



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
АТАЙЫН ЧЫГАРЫЛЫШ
SPECIAL ISSUE

ISSN 0002-3221

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК
ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН

КАБАРЛАРЫ

ИЗВЕСТИЯ

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

PROCEEDINGS

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF KYRGYZ REPUBLIC

№7



2019

ISSN 0002 – 3221



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН

КА БАРЛАРЫ

ИЗВЕСТИЯ

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БИШКЕК



2019


ilimbasma@mail.ru

**ИЗВЕСТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ISSN 0002-3221

Редакционно-издательская коллегия:

академик М.С. Джуматаев (главный редактор);
член-корреспондент О. А. Тогусаков (зам. главного редактора);
Б. М. Дженбаев (отв. секретарь);
академик А. А. Акматалиев
академик Ж. А. Акималиев
академик А. А. Борубаев
академик Ш. Ж. Жоробекова
академик К. М. Жумалиев
академик А. Ч. Какеев
академик Т. К. Койчуев
академик А.А. Кутанов
академик М. М. Мамытов
академик Д. К. Кудаяров
академик Ж. Ш. Шаршеналиев
академик А. Э Эркебаев
член-корреспондент И. А. Ашимов
член-корреспондент К. Ч. Кожогулов
член-корреспондент Р. З. Нургазиев



**Жалал-Абад мамлекеттик университетинде
өткөрүлгөн Чыңгыз Айтматовдун
90 жылдыгына арналган
«Улут руху жана Чыңгыз Айтматов»
аталышындагы Эл аралык илимий-практикалык
конференциянын макалалар жыйнагы**

Журнал основан
в 1966 г.
Выходит 4 раза
в год

Журнал зарегистрирован
в Министерстве
юстиции КР
свидетельство
№1950

Журнал
входит в
систему РИНЦ
с 2016 г.

ИИЦ «Илим»
НАН КР
г. Бишкек
пр. Чуй 265а

МАЗМУНУ**СОДЕРЖАНИЕ****CONTENTS**

<i>Айталиева К.Т.</i> Чыңгыз Айтматов жана эне тил тагдыры	5
<i>Асакеева Д.Д.</i> Социалисттик реализм методу: Чыңгыз Айтматовдун эстетикалык сабагы	9
<i>Ашур уулу Б.Ч.</i> Айтматовдун чыгармаларындагы мекенчилдик темасы	15
<i>Бакирова Г.К.</i> Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы тергөө сөздөрү	18
<i>Дабыт Абылбары уулу</i> Айтматовдун Кытайды изилдениши	24
<i>Кадырова А.К.</i> «Саманчынын жолу» повестиндеги согуштун курмандығы болгон үй-бүлөнүн тагдыры	31
<i>Катчекеев К.Б.</i> «Манас» эпосундагы каада-салттардын чагылдырылышы (Кекетейдүн ашы мисалында)	37
<i>Култаева У.Б.</i> Чыңгыз Айтматовдун каармандарынын прототиптери жана алардын керкем образы	45
<i>Култаева У.Б.</i> Протосюжет жана анын Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылық тагдырын дагы ролу	53
<i>Куриналиева Г.Ж.</i> Чингиз Айтматов – мудрейший художник вселенной	60
<i>Мирзахидова М.И.</i> Ч.Айтматов чыгармаларынын каторлуу маселелери	65
<i>Мырзабекова А.Р.</i> Кыргыздын кылым уулу – Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылық армы	71
<i>Рыскулова Г.У.</i> Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы адам абалын билдируүде фантастикалык каражаттардын орду	75
<i>Сатыбалдиева Г.А.</i> Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы стилистикалык каражаттарынын текстеш эмес тилдерде берилишинин өзгөчелүктөрү	82
<i>Тойчубекова Г.Ж.</i> Чыңгыз Айтматовдун жан дүйнөсүнүн тарбиялык таасири	86
<i>Токтогулова Г.Т.</i> Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы тил философиясы	92
<i>Чодошева Т.</i> Чыңгыз Айтматовдун «Эрте келген турналар» чыгармасындагы улуттук каада-салттын сакталышы	95
<i>Чокоеva Д.М.</i> Чыңгыз Айтматовдун феномени	99
<i>Чокоеva Д.М.</i> Чыңгыз Айтматов – ишеним лагериндеги улуттук экзистенциалист	106
<i>Чокоеva Д.М.</i> Чыңгыз Айтматовдун «Тоолор кулаганда» романындагы экзистенциалисттик мотивдер – элдик философиянын контекстинде	113
<i>Шерипбаев А.Р.</i> Саякбай Карадаев менен Жусуп Мамайдын «Семетей» эпосундагы троптун түрлөрү	120

УДК 80/81

Айталиева К.Т. Чыңгыз Айтматов жана эне тил тагдыры
Асакеева Д.Д. Социалисттик реализм методу: Чыңгыз Айтматовдун эстетикалык сабагы
Ашур уулу Б.Ч. Айтматовдун чыгармаларындагы мекенчилдик темасы
Бакирова Г.К. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы тергөө сөздөрү
Дабыт Абылбары уулу Айтматовдун Кытайды изилдениши
Кадырова А.К. «Саманчынын жолу» повестиндеги согуштун курмандығы болгон үй-бүлөнүн тагдыры
Катчекеев К.Б. «Манас» эпосундагы каада-салттардын чагылдырылышы (Кекетейдүн ашы мисалында)
Култаева У.Б. Чыңгыз Айтматовдун каармандарынын прототиптери жана алардын керкем образы
Култаева У.Б. Протосюжет жана анын Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылық тагдырын дагы ролу
Куриналиева Г.Ж. Чингиз Айтматов – мудрейший художник вселенной
Мирзахидова М.И. Ч.Айтматов чыгармаларынын каторлуу маселелери
Мырзабекова А.Р. Кыргыздын кылым уулу – Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылық армы
Рыскулова Г.У. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы адам абалын билдируүде фантастикалык каражаттардын орду
Сатыбалдиева Г.А. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы стилистикалык каражаттарынын текстеш эмес тилдерде берилишинин өзгөчелүктөрү
Тойчубекова Г.Ж. Чыңгыз Айтматовдун жан дүйнөсүнүн тарбиялык таасири
Токтогулова Г.Т. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы тил философиясы
Чодошева Т. Чыңгыз Айтматовдун «Эрте келген турналар» чыгармасындагы улуттук каада-салттын сакталышы
Чокоеva Д.М. Чыңгыз Айтматовдун феномени
Чокоеva Д.М. Чыңгыз Айтматов – ишеним лагериндеги улуттук экзистенциалист
Чокоеva Д.М. Чыңгыз Айтматовдун «Тоолор кулаганда» романындагы экзистенциалисттик мотивдер – элдик философиянын контекстинде
Шерипбаев А.Р. Саякбай Карадаев менен Жусуп Мамайдын «Семетей» эпосундагы троптун түрлөрү

ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВ ЖАНА ЭНЕ ТИЛ ТАГДЫРЫ

Аннотация. Макалада улуу жазуучу Ч.Т.Айтматовдун кыргыз тили боюнча айткан баалуу пикирлерине талдоо жүргүзүлдү. Кыргызстан СССРдин курамында турган мезгилде эне тилибиздин кейгейлүү маселелери болгон. Ошол маселелерди учурунда көрө билген жазуучу өзүнүн билимине, интеллектисине таянып, ар кандай каралоолордон коркостон эне тилдин тагдырынын эртеңкисин ойлонгон. Республикалык илимий-тажрыйбалык жыйында бул багытта сүйлөгөн сөздөрү өтө мазмундуу болгон. Ч.Айтматовдун эне тилдин тагдырына чын ыкластан тыңчсыздануусу өзүнүн оннатыйжасын берген.

Негизги сөздөр: эне тил, жыйын, курч маселе, интернационализм, дүйнө тилдери, тилдин образдуулугу, манкуртчуулук, байыркы эл, мамлекеттик тил, кош тилдүүлүк.

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ И СУДЬБА РОДНОГО ЯЗЫКА

Аннотация. В статье анализировано мнение великого писателя Чингиза Айтматова о кыргызском языке. Во время СССР, когда Кыргызстан был в составе появились острые проблемы кыргызского языка. Осознав эти проблемы писатель на свое знание и интеллект, не боясь различных очернений думал о будущей судьбе родного языка. Речь в научной-практической конференции в этом направлении была очень содержательной. Искреннее беспокойство Ч.Айтматова о судьбе родного языка дало свой хороший результат.

Ключевые слова: родной язык, интернационализм, мировые языки, образность языка, манкуртизм, древний народ, государственный язык, билингвизм.

CHINGIZ AITMATOV AND THE FATE OF THE NATIVE LANGUAGE

Abstract. The article analyzes the opinion of the great writer Chingiz Aitmatov about the Kyrgyz language. At the time when Kyrgyzstan was a part of the USSR, appeared acute problems of the Kyrgyz language. The writer realized these problems in time, relying on his knowledge and intellect, without fear of various denials, he thought about future of native language. In the scientific-practical conference the speech about this was very informative. Chingiz Aitmatov's sincere anxiety about the fate of his native language gave good results.

Key words: native language, conference, acute problems, internationalism, world languages, figurative language, mankurtism, ancient people, state language, bilingualism.

Айталиева Т.К.,
фил. илим. канд., доцент
Талас мамлекеттик университети

1987-жылдын 4-декабрында, мындан 31 жыл мурда, ошол кездеги Фрунзе шаарында «Эмгек колективинде патриоттук жана интернационалдык тарбия берүү» аттуу республикалык илимий-практикалык конференция болуп өткөн. Конференцияга партиялык, советтик, профсоюздук жана комсомолдук кызматкерлер, жумушчулар, колхозчулар, чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын өкулдерүү, студенттер, ошондой эле министрствородун, ведомоствородун, ишканалардын, биримелердин, колхоз-совхоздордун жетекчилери, массалык-маалымат каражаттарынын өкулдерүү катышышкан. Мындан тышкary конференцияга Москвадан, Казакстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан жана Туркмөнстандан партиялык кызматкерлер жана илимпоздор чакырылышкан.

Конференцияны Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин секретары М.Ш. Шеримкулов ачып, сөз сүйлөгөн. Конференциянын жүрүшүндө ошол учурдун өтө маанилүү, курч маселеринин айланасында аттуу-баштуу адамдар да докладдар менен чыгып сүйлөшкөн. 5-декабрда конференция өз ишин уланткан. Пленардык жыйында Кыргыз ССР Жазуучулар Союзунун башкармасынын председатели Ч.Т.Айтматов «Эмгекчилерге патриоттук жана интернационалдык тарбия берүүдө рухий маданиятты интернационалдаштыруу жана көркөм интеллигенциянын ролун жогорулатуу» аттуу темада доклад жасаган.

Залкар жазуучубуз билдирген докладын даярдоо учун кыйла кыйылып отуруп киришкенин айткан. «Бул докладды жазуу учун өтө маанилүү маселенин кадыры учун жазып жаткан жаны чыгармамды жыйыштырып туруга туура келди» деп айтып, кандайча жазганина да токтолгон.

Эл мугалими Б. Исаков агайыбыз өзүнүн Ч. Айтматовду көргөн жана ага жолуккан учурларында улуу жазуучу убакыттын абдан кымбат экендигин белгилеп: «Мезгил дегенибиз үстөкө-босток камчыланып өтө берет экен. Жаш улгайган сайнан анын ар бир саатын, ар бир мунөтүн барктап калат экенсин...» деген оюн айткан. Улуу жазуучу убакыттын баалуулугу тууралуу оюн бил-

дирип, жараткан чыгармалары тууралуу элдин жадынан чыкпаган, элдин жүрөгүнөн тунек тапкан чыгармалардан болор бекен деп санааркаган.

Ч.Айтматов өзүнүн докладында биздин республикадагы интернационализм практикасынын айрым учурлары жөнүндө жана биринчи кезекте, гуманитардык маселелер жагдайында кеп салууну тутура көргөн. Өзүнүн макаласында Коммунисттик партия бийликтөө келип, башында Ленин турган большевиктер партиясы жетекчилик жургүзө баштаган шартта, мурда дымып жаткан этностородун катмарлары абалкы колониячыл мамилелердин системасын таптакыр, тұптамырынан бери жокко чыгарган бир бүтүн биримдикке, интернационалдык топ жыйынга кошуулгандыгын, улуттук кеп тилдүүлүктүн, улуттук ан-сезимдин өсүшүнүн кыртышында социалдык интеграция жаралгандыгын белгилеген. Бул алдынкы маданияттардын же-тишкендиктери ачып көздө жумганча эң төмөнкү баскычтан эң жогорку баскычка көтерүлгөндүгүн айтып, мурда-күйин болбогон жана ылдамдыгы таң калтырган дүйнөнүн биринчи картинасы, коомдун жаңы абалы экендигин айткан. Батышта мынтай көрүнүштү көргөн көздөрүнө ишенбей, демин ичтерине тартып байкап турушкандыгын да баса белгилеген.

Интернационалдык маданияттын проблемалары жөнүндө кеп козгогондо лингвистикалык маселеге токтолуу зарыл экендигин белгилеп, ошол учурда коомдо «тил маселесинин айланасында күйүп-бышкан сездер көбөйүп кетти» деген сездер кеп айтыла баштаганы мыйзам ченемдүү нерсе экендигин жазган.

Жазуучу энэ тилдин баа-баркын жакши түшүнгөн. «Тил – бил ар бир элдин каныжаны, ошол элдин тажрыйбасынын, дүйнө таануусунун, маданиятынын, тарыхынын ашташусу. Акырында тил – улуттун кубанса кубанычы, кайырса кайгысы жана ақыл-эси. Кыргыздар бекеринен өз тилин «Энэ тил» деп атабаган чыгар. Журт өз тилинде өзүн-өзү андал-түшүнөт жана өзгөлөргө андал түшүнгөт» деп айттуу менен элдин энэ тилисиз

жашоосу, күнү жок экендигин, эгерде эл тилин жоготсо, ал өзүнүн тажрыйбасын, дүйнө таануусун, тарыхын, маданиятын, ақыл-эсин жоготот деп таасын белгилеген. Бекеринен Ч.Айтматов «манкурт» жөнүндө легендасын жазып, адамдарды ақыл-эстүүлүккө, өзүнүн ата-энесин, каада-салтын, эл катары тутунган баалуулуктарын сактоого үндөгөн эмс.

Эл кайсы учурда өзүнүн энэ тилин жоготот?.. Качан ал тилде эч ким сүйлөбей, ал элдин тарыхы, каада-салты унтуулуп, адамдар көр тириликтин кулу болуп калганда энэ тил жоголот. «ЮНЕСКОнун баракчасында жыл сайн жоголуп бараткан тилдердин саны өсүүдө. Ушул көрсөткүчтүн арасында кыргыз тили да илине баштаганы интернет баракчаларынан маалым болгон. Бүгүнкү күндө жалпысынан «Жоголуу коркунучундагы дүйнө тилдер» атласында 2 мин 473 тил бар деп белгилеп келишет. Кызыгы, жоголуп бараткан тилдер да «таптакыр жоголуп бараткан», «шексиз жоголуу коркунучундагы», «олуттуу коркунучунтагы», «жоголуп кетүү коркунучундагы» жана «пайдаланылбай калган» тилдер болуп беш категорияга белүштүрүлгөн. Биз эркин пикир алышып келген кыргыз тили «шексиз жоголуу коркунучундагы тил» категориясына киргени өкүндүрбей койбайт. Себеп дегенде, үйдө жаш балдарга энэ тили катары үйрөтүлбөгөн тил катары сүрөттөлүп жүрөт. Чындыгында, шаарда отурукташып калган кыргыз үй-бүлөлөрдүн басымдуу бөлүгү «Балам башка тилди жакши өздөштүрсө, келечеги кең болот» деген ой менен орус тилинде пикир алышып, энэ тили экинчи орунга чыгып калышы өкүндүрбей койбайт. Дүйнөдө 6 мингө жакын тил болсо, алардын 43 пайызы жоголуу коркунучунда. Анын ичинде 11 пайызы «шексиз жоголуп бараткан», 10 пайызы «таптакыр жоголуп бараткан», дагы 10 пайызы «пайдаланылбай калган», 9 пайызы «олуттуу коркунучунтагы» жана 4 пайызы 1950-жылдан бери жоголгон тилдер болуп саналат» деп жазат Наргиза Келсибаева өзүнүн «Кыргыз тили жоголуп бараткан тилдердин катарынан орун алдыбы?» аттуу билдириүүсүндө. Бул сыйктуу тилдердин аба-

лы тууралуу иликтөөлөр көп. Кыргыз тили тууралуу жогорудагыдай маалыматтардын таралышы өкүнүчтүү. Ошондуктан бул маселеге кайдыгер карабай энс тилибиздин сакталышы учун кам көрүшүбүз керек.

Чынгыз Айтматов тил жөнүндө «Дүйнө элдеринин тилдер түн жарымында жангандылдыздардай тарыхтын асманын бербай чачырайт. Тил бүткөн сан жылдыздар туштарапка өздөрүнүн үндөрүн, дабыштарын таратып, ошол жылдыздардын баары, чону да кичинеси да биригип келип, өзүнүн улуулугу жана сууулугу менен жан жыргатып, жарпты жазар жалтылдаган ажайып ааламды, узун сабак мукам ырды жаратты...» – деп тилдер жөнүндө көркемдөн жазганын окуган адамдар кайдыгер калышпайт. Жазуучу ар бир тилдин бийиктеген жанатөмөндөн учурлары, бышып жетилгөн, айрым учурда өтө оор маселелери менен сыноолору да бар экенине токтолгон.

Кыргыз коомчуулугунда Октябрь революциясы орногондон кийин орус тилин үйрөнүүгө көп шарттар түзүлгөн. Орус тилин интеграция эч кандай мажбурлоосуз эле үйрөнүп, жашоосунда кенири колдонушкан. Ошол учурда айрым басма сездер «...Кыргызстандын калкы орус тилинде жетиштүү түрдө жакши сүйлей албайт» деп жазып чыгышкан. Бул тууралуу Ч.Айтматов: «Мынтай пикир жазгандар жер-жерлерде улуттук тилди өнүктүрүү боюнча кеп козголо калгана, атайын күчтөр тарабынан атайылап айтылып, жазылып калып жүрөт» деген оюн билдиригөн. Ошол учурда «Комсомольская правда» газетасына кыргыз тилинин абрюона шек келтиргөн материалдар да жарыланган. «Кыргыз тили булганган, ыныр-сынырга толгон тил» деп айттуу эн натуура пикир жана жогорудагы газетада жарыланган материалдагы туура эмес пикирлер кыргыз тилинин кадыр-баркын төмөндөтө албайт. Кыргыз тилинин образдуулугу, төрөндиги Т.Касымбековдун романдарынан, С.Эралиевдин поэзиясынан, М.Борбуловдун илимий эмгектеринен айкын сезилет» дейт жазуучу. Мынданырткары Ч.Айтматов элдердин ортосундагы ыркты буза турган материалдардын борбордук жаштар газетасына

жарыяланганын айтып: «Кимдин башына эмис келсе, ошонун баарын жазып жарыялай берсе болобу? Булардын көксөгөн максаты эмис?» деп тынчсызданган. Жогорудагыдай пикирдин айтылып калуусунун себеби, ошол учурда бала бакча, мектеп керек деп айтылып калып жүргөн пикирлер менен байланыштуу экен. Борбор шаарыбызда кыргыз тилинде окуткан жападан жалгыз мектеп №5 мектеп болгон. Анда окуучулар уч смен менен окушуп, ар бир класста 50–60 бала окуган. Ушундай шартта окуучулардын биллим сапаты тууралуу айтуу мүмкүн эмес экендигин да туура белгилеген. Кыргыз тилиндеги бала бакчалар болгон эмес. Кыргыз тилиндеги бала бакча, мектеп жок деген түйшөлүүнүн да себеби болгон. Өсүп келе жаткан балдар ата-бабасынын бир да сезүн түшүнбөйт, кыргыз чателекөрсөтүүлөрдү көрүшпөйт, себеби кыргызча түшүнүшпөйт. Ушунун өзү улуттук тилдин сакталышына кедергисин тийгизе тургандыгы айдан ачык эле. Бул маселе ошол учурдагы кыргыз учун күйген ар бир адамды түйшөлткөн. Дүйнө жузүндө өз энэ тилин жоготуп койгон элдер көп. Энэ тилин жоготкон эл өзүнүн кылымдар бою сакталып келген нарк-насилин, каадасалтын, эл катары өзүнчелүгүн жоготот эмеспи. Орто Азияда жашаган калктардын эң байыркыларынын бири болгон түптүү эл кыргыздардын өз тилин жоготуп куюсуз – бул албетте, эч бир кечиримсиз иш. Миллион саптан турган «Манас» дастаны кыргыз тилинин бай экендигинин далили эмеспи.

Ч.Айтматов кыргыздардын Азия чөлкөмүндөгү түлгүү журт экендигин, жамандыр-жакшыдыр артында көп кылымдык тарыхыбыз бар союздук республика экенибизди унтууга болбой тургандыгын белгилеп, кыргыз тилин анчейин шакаба чегүү менен эрмек кылууга айландырып, жооп салуута «Комсомольская правда» газетасына эч ким укук бербегендиги тууралуу айткан.

Ошол учур союздук республикада жашаган калктарадын эне тилдери чүн коркунчтуу учур болгон. Ашынган орус шовинисттери: «Совет эли бир тилге-орус тилине етүү керек» деген ураанды көтөрүп чыгышкан. Эне тил жонундө сез сүйлөгөн адамдарга улутчуул деген

айып тагылган. Ушул маселеге байланыштуу жыйынды да Кыргызстанда өткөрүүнү туралар көрүшкөн. Ошондо Ч.Айтматов өзүнүн кадыр-баркына, интеллектуалдык потенциялына таянып, баалуу пикирлерин айткан жана кыргыз тилинин сакталып калышына ченемсиз таасирин тийгизген.

1989-жылдын 23-сентябринда Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинде кыргыз тили Мамлекеттик тил деген мыйзам кабыл алынган. Андан бери 30 жылга жакын убакыт өттү. Борбор калаабызда кыргыз тилиндеги мектептер, бала бакчалар көбөйдү, кыргыз тилинин кадыр-баркын көтөрүү үчүн абдан көп алгылыктуу иштер жургүзүлүүдө. Бала бакчалардан тартып, жогорку окуу жайларына чейин кыргыз тили окутула баштады. Кыргызстанда жогорку мамлекеттик кызметтарда иштеген чиновниктерден тартып, катардагы атуулдарга чейин кыргыз тилин билүүсү милдеттенидирилди. Бул аркылуу кыргыздар кыргыз тилин гана билиши керек деп айтууга болбойт. Замандын шартына ылайык, ар бир билимдүү адам бир эле эмес бир нече чет тилин жакшы билүүсү зарыл экендиги келип чыкты. Адам баласы жаны төрөлүп, бешикте жатканда энесинин бешик ырын уккан эне тили – дүйнедөгү эн бир касиеттүү, эн бир ыйык тилдердин бири. Андыктан эне тилибизди дайыма кастандрайтын.

Ч.Айтматовдун чыгармачылыгына дүйнелүк аброй алып келген тил катары орус тилин айттай коюуга мүмкүн эмес. Эки тилде тен эркин сүйлөп, жаза билген жазуучу адабият майданында эң жогорку бийиктиктегерди багындыра алган. Келечекте эл үчүн кызмат кыла турган уул-кыздарбызыз өз энэ тилин каастарлоо менен башка тилдерди да эң мыкты билүүсү зарыл.

Адабияттар

1. Чайтматов. Энэ тил тагдыры. – Б., 2008.
 2. Чайтматов. 8 томдон турган чыгармалар жыйнагы. 4-том. – Б., 2008.
 3. Эл мугалими Б.Исаковдон уккан маалыматтар.
 4. Н.Келсинбаева. «Кыргыз тили жоголуп бараткан тилдердин катарынан орун алдыбы?» Интернет булактарынан. 2015-жыл, 2-сентябрь.

УДК: 821.512.1

СОЦИАЛИСТИК РЕАЛИЗМ МЕТОДУ: ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЭСТЕТИКАЛЫК САБАГЫ

Аннотация. Макалада Чыңғыз Айтматовдун социалисттик реализм методунун принциптерине жасаган мамилеси менен анын алкагынан чыгып кетүү аракети жана буга кандай жол менен жеткендиги, эстетикалык сабагы анализденди. Көркөм чыгарма жаратууда соцреализмдин принциптеринин чегинде кала бербестен, жеке жолун таап, жеке эстетикалык позициясын иштеп чыккандыгы, жөн гана жазмакерлик менен чектелбестен, жалпы адамзаттык көз карашка көтерүлөндүгү анализделип, баасы берилди.

Негизги саздер: советтик идеология, социалисттик реализм, пафос, чыгармачылыктын психологиясы, чыгармачылык эркиндик, эстетикалык принцип.

МЕТОД СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА: ЭСТЕТИЧЕСКИЙ УРОК ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

Аннотация. В статье рассматривается отношение Ч.Айтматова к методу социалистического реализма, его стремление выходить за рамки этого метода, пути достижения и эстетический урок. Писатель в своем творчестве не ограничивался социалистическим реализмом и разработал свою эстетическую позицию и поднялся до общечеловеческого взгляда.

Ключевые слова: советская идеология, социалистический реализм, пафос, психология творчества, творческая свобода, эстетический принцип.

THE METHOD OF SOCIALIST REALISM CHINGIZ AIMATOV'S AESTHETIC LESSON

Abstract. The article deals with the attitude of Chingiz Aitmatov to the method of socialist realism, his desire to go beyond this method, ways to achieve and aesthetic lesson. Analyzed as a writer in his work was not limited to social realism and developed his aesthetic position and rose to a universal view.

Key words: soviet ideology, socialist realism, paphos, the psychology of creativity, creative freedom, aesthetic principle.

«Мунөз жана азыркы учур» (1959), «Башкы китең» (1961), «Коммунисттин жаркын образын жараталы» (1963), «Өзүмдүн замандашым менен сыймыктанам» (1963), «Зарылтактоолор» (1970), «Бийиктөө» (1971), «Тилдик космос» (1976), «Ауэзов жөнүндө сез» (1977) сыйктуу бир канча макалаларды жазган. Аталган макалаларын талдай турган болсок Айтматов ал мезгилдин талабынан чыга албаган, ошол көз караш менен жашаган, идеологиянын айтканын толук аткарып келген жазуучудай сезилиши мүмкүн. Анткени, жазуучу коммунисттик партиянын искусство чыгармаларына койгон жобо, милдеттерин, советтик идеология талап кылган жол-жоболорду колдоо менен аны жайылтуу, социалисттик реализм методунун талап кылгандай каарманды, он каарманды түзүү сыйктуу жалпы кабыл алынган эрежелерди колдоп, коммунисттин идеалдуу образын жаратууну ачык эле агитациялап, партиянын бул талаптарын так аткарбай жаткан жолдошторун сынга алган. Мисалы, «Өзүмдүн замандашым менен сыймыктанам» деген макаласында: «Бизден мурдагы жогорку муундун айрымдары он каарманды схеманын, декларациянын жана плакаттын денгээлине түшүрүп жиберишкен. Социалисттик реализм искусствоонун баркын кетирген мындай көрүнүш менен дайыма күрөшүүбүз керек» (Ч.Айтматов. С авторстве с землею и водою... – Ф.: Кыргызстан, 1978. 100-б.) – деп айтканы, жазуучу социалисттик реализм методу, он каарман маселеси тууралуу ой-пикирлеринде ал мезгилде айтылып, көтөрүлүп жаткан ой-пикирлерден айырмаланбаган пикирлерди айтканын күбелейт. Же болбосо, соцреализм методунда жазган жазуучулардын бул методдин эстетикасына туура келген чыгармаларын жаш муунга үлгү алууну сунуштаганы, же «дүйнөлүк аренага чыккыбыз келсе Пастернакты эмес, Горький менен Маяковскийдин жолун жолдошбуз керек» деп айтканын карап көрсөк. Мындай тариздеги ой-пикирлерин окуган сон «Чын эле Айтматов совет бийлиги, коммунисттик партия кандай айтса ошону

колдоп, көрсөтме, жоболордон чыкпай, коюлган талаптарды аткарган жазуучу болгонбу?» – деген мыйзам-ченемдүү суроо туулат.

Дал ушул эле суроонун аркасынын дагы «Айтматов өзү эмне үчүн көркөм чыгармаларында бул айткандарын ат-карған жок, эмне үчүн коммунисттин жаркын образын жараткан жок, эмне үчүн ойдогудай он каарманды жараткан жок?» – деген суроолор жарагат. Көрсө суроонун жообу төрөнде экен! Публицистикаларында жогорудагыдай ойлорду айтканы менен көркөм чыгармаларында мунун бириң да аткарбалтыр. Мунун себеби эмнеде?

Ооба, Ч.Айтматов жогоруда санап өткөнүбүздөй, соцреализм методунун алдынкы чыгармаларды жаратуу, ойдогудай каарман түзүү сыйктуу атайын кабыл алынган эрежелерге каршы чыкпайт, ал гана эмес методду колдоочу катары да чыгат. Көрсө ал ошол мезгилде бийликтке, системага ачык каршы чыкпастан, партия менен «тил» табышып, бийлик менен да, саясат менен да эсептешкен (К.Асаналиевдин айтканы). Анын ар кандай талаптарын, саясий дөгмаларын колдогондой, көтөрүнкү пафостогу лозунгдарын колдоп келгендөй түр көрсөтө берген да, көркөм чыгармачылыгына келгенде жазуучулук милдетин бир ирмем да унупастан алган наамдары үчүн идеологияга кызмат кылбастан, принциптүү жолунан тайбастан бийликтин, партиянын, идеологиянын негиздерине балта чапкан. Идеологиянын таасиринен улам чектелген чектелүүдө кала бербестен жеке эстетикалык позициядан жалпы адамзаттык гуманизм идеясындагы чыгармаларды жаратып, дүйнөлүк мейкиндикке чыгууга умтуулуп, идеологиянын таасиринен да, соцреализм методунун темир торунан да чыгып кеткен. Көркөм чыгармаларында өзү публицистикаларында айттып келген пикирлерине тескери келген такыр башка эстетикалык принцип, такыр башка көз карашты алып чыгат. Чыгармачылыгында мына ушундай эки башка көз караш өмүр сүргөн, мунун себеби: партиянын, советтик

идеологиянын таасиринен улам чыкпай калуу коркунучунаң өтүү үчүн, адабиятта өз ордун бекемдөй үчүн, жазуучу катары өз элине кызмат кылуу үчүн, улуттук адабиятты дүйнөлүк алдыңкы нарктардын алдына алып чыгуу үчүн, а мындай деңгээлге жетүү үчүн, алдына койгон максаты үчүн партиянын койгон талаптарын аткарғандай болгон иштерди жасаган экен. Эгерде К.Асаналиевдин айтканына таянып туруп айтсак: «...Жалгыз гана айласы, кандай болсо да, өз жолун, өз эсебин таал, көркөм адабиятка өзүн-өзү бекем орнотуу керек эле. Лениндик сыйлыкты алуу – дал ушул максатка бирден-бир ишенимдүү жана айныгыс жолу болчу» (Асаналиев К. Чынгыз Айтматов: кечээ жана бүгүн. – Б., 1995. 118-б.). Бир эле инсан бир эле мезгилде эки жактуу, эки багытта Айтматов – саясатчы жана Айтматов – художник катары иштеген. Мамлекеттеги эң чоң сыйлык Лениндик сыйлыкты алды, мына ушундан кийин партияга кызмат кылып, ал жол көрсөткөн социалисттик реализм методунан чыкпай саясий көрсөтмелөр, жол-жоболор менен чыгарма жаратууга киришпестен, турмуш чындыгын эркин ойлонуп, чындыкты сүрөттөөнү жалпы адамзаттык деңгээлден караган жаңы адабиятты жаратты. Тактап айтканда, методдун идеялык-көркөмдүк жыйындысын чагылдырган, методдун эстетикалык принципидеги чыгарма жараткан жок. Тескерисинче, тоталитардык доордун азабы менен тозогун, репрессивдик табиятын, кыргыз элиниң башынан өткөн трагедиясын, жеке инсандын трагедиясын жазды.

Мындай жолго баруунун объективдүү да, субъективдүү да жолдору бар эле: жазуучу өзү большевиктер бийлигинин каарын, репрессиянын чындыгын өз башынан өткөргөн, биринчиiden: атасы Төрөкул Айтматовдун «эл душманы» катары атылып кетиши, анын запкысын бир топ жыл көрүшү, эл душманынын баласы катары бир топ ыдыктарды, кысымдарды башынан өткөрүшү, бир эле мисалды алып көрөлүчүү: ииниси Ильгиз Айтматов институттуу кы-

зыл диплом менен бүтөт, бирок, «эл душманынын» баласына кызыл диплом берилбестигинен улам кызыл диплом албай калат. Эгерде мындай мисалдарды келтире берсек, толгон-токой далилдер чыгат. Экинчиiden, чыгармачылыгы башталганды эле адабий-көркөм процессте кыргыз совет адабияттынын алгылыктуу акын-жазуучуларынын кысымына калышы эки жактуу иштөөгө алып барган экен!

Жыйынтыгында, социалисттик реализм методунан чыгуунун жолун эч кимге окшобогон езүнчө жол менен тапкан. Кыйын, оор кырдаалда Ч.Айтматов башка жазуучулардан айырмаланып: партиянын көрсөтмөсүн өз ишенимидей, өз көз карашында кабылдаган жок, аргасыздан ага ыкташып, ыңгайлашып иштешүүгө да барган жок, партиянын саясатына, советтик идеологияга каршы чыгып, алар менен карышлашууга да барган жок. Ал езүнчө, башкаларга окшобогон жол менен кетүүгө умтуулду. Бул жол – чыгарманнын көркөм күчү, сапаты менен ар кандай идеологиялык тушамыштардан бошонуп чыгуу жолу эле. Дал ушундай жол менен кеткен. Совет өкмөтү койгон жол-жоболордон, идеологиянын талаптарынан, соцреализм методунан чыгып кеткен, бирок, аны колдогондой, ага кызмат кылгандай публицистикаларды жазып, маектеринде кеп кылып, көпчүлүк түшүнбөгөндөй абалда чыгып кеткен. Пикирибизди К.Асаналиевдин айтканы менен бекемдесек: «Ч.Айтматов өзүнүн глобалдуу чыгармачылык максатына жетиш үчүн чыгарманнын «жал-куйругун», же «колубутун» курмандыкка чалган сыйктуу адабий көркөм макалаларында, интервьюларында жекече эстетикалык концепциясын күчтүп, терендөтүп отуруу менен биргэ, эч качан жалпы декларациядан, саясий пайфос менен жазылган формулаардан деле кол узгөн эмес. Бул өзү айтканда, «коргонуу рефлекси» катарында, калканч катарында кызмат аткарған» (Асаналиев К. Чынгыз Айтматов: кечээ жана бүгүн. – Б., 1995. 140-б.).

Ч.Айтматов советтик идеологияга, социалисттик реализмге каршы жүргүзгөн ты-

мызын күрөшүн, коммунисттик партиянын так жана ақылман тактикасынын адамга жана адамзатка жасаган мамилесин ачып берүүнү «Жаныбарым, Гүлсары!» повести менен баштаган. Повесть социалисттик коомдун кызыкчылыгын, «Бардыгы эмгек-чилирge» деген лозунгдун алдында партиянын адамзатка жасаган мамилесин, адам менен коомдун мамилесин ачып көрсөткөн. Жазуучу советтик бийликтин кемчилигин ачык айтпайт, сыйнабайт, анын ордуна ал мезгилдеги карапайым калктын турмушун, согуштан каржалган оор турмушту, же-тишпеген, кыйын кырдаалды сүрөттөп отуруп, Танабайдын иш-аракети, анын Сегизбаев сыйктуу ат үстүнен башкарған башкаруучуларга каршы чыгуусу аркылуу совет бийлигинин чыныгы жүзүн ачып берген. Эң алгачкылардан болуп Танабай аттуу каарманы менен коммунисттин жаңы образын түзгөн, бирок жасалмалаган эмес, бирок аны сүрөттөөдө ийгилигин, жетишкендигин айттууга умтулбастан, совет коомуна ишенип жүргөн, бирок ақыр-аягында ара жолдо калган, баардык нерседен көнүлү калган адамдын образын жараткан. Ал түзгөн коммунист адам революциянын иштери, идеалы учүн талбай күрөшкөн, бул иштер учүн жоопкерчилики аркалаган, бирок жыйынтыгында ишенген коому, берилген партиясы тарабынан моралдык да, руханий да жактан сокку алган трагедиялуу тагдырдагы адам болгон. Ушул эле учурда башка жазуучулардын кээ бирлери коммунисттин идеалдуу, шумдуктуудай образдарын түзүшкөнү жашыруун эмес.

Автор повести аркылуу кыргыз адабиятнадагы жаңы тенденцияны жаратып, Танабай сыйктуу каарманы аркылуу инсандын образын жаратууну баштаган жана социалисттик реализм методунун доктринардык мүнөзүнүн баш тартып, жеке өз алдынча чыгармачылык изденүү доорун баштаган. «Жаныбарым, Гүлсары!» повести менен башталган мындай кырдаал «Ак кеме», «Дениз бойлой жорткон Ала-Дебет» повестери менен терендей отуруп, «Кылым карытаар бир күн» романында бийликтикке

чыккан, ал эми «Кыямат», «Кассандранын эн тамгасы» романдарында мындан да ачык айттууга өткөн, тагыраак айтканда, Айтматов улуттук адабиятта, дегеле совет адабиятында жеке эстетикалык позицияда чыгармачылыгын баштаган.

Маселен, «Ак кеме» повестинде турмуш чындыгын – «баары жакшы» деп чүмбетtelген «идеологиянын» ичинде кандай «чындык» болуп жатканын сюжетинин «жашируун линиясына» (подтекстине) катып кооп айттып бергиси келген. Жазуучу драманын да, трагедиянын да, жеке кайты да «баары жакшы» делген Совет өлкөсүндө болуп жаткандыгын: «Трагедия – чындыктын объективдүү категориясы, аны этибар албоо, же тоготпой коую жарабайт. Трагедия бул – ан-сезим, бакыт, чыгармачылык сыйктуу эле адам менен бирге болуучу нерсе. Бул анын тиричилигинин, жашоосунун бир белүгү» (Айтматов Ч. Биз дүйнөнү жаңыртбыз, дүйнө бизди жаңыртат. – Ф., 1988. – 400 б: 140-б.) – деп ачыкка чыгарган.

«Ак кеме» повести советтик бийликтин, социалисттик идеологиянын реалдуу жүзүн эн сонун ачып берген чыгарма болуу менен автордун социалисттик реализм методунан чыгып кеткендигинин далили. Өнүккөн социализм доорунун жакшы жактарын чылдыруу доору сүрүп турганда Ч.Айтматовдун чектелүү схемадан, даяр алкактан чыгып кеткени, албетте терс кабыл алынып, коомдук келишпестики чыгарары, мурунку методго жакпасы чындык эмеспи. Ошондуктан, ал мезгилде «Ак кеменин» пафосун түшүнүшкөн эмес. Жазуучу өз убагында көтерүп чыккан идея мезгил өтүп, пардаланган чындык ачылганда гана далилденди.

Ал эми «Дениз бойлой жорткон Аладебет» повестинде биринчи жолу саясаттын, коомдук идеологиянын кандайлыгын балыкчылардын турмушу, тумандын шарттуу образы аркылуу туюндурууга же-тишкен. Кайсы сөзүндө, чыгармасында болбосун кооп келген ушул проблема, айттып келген улуттук нарк-насил, барк

албоочулуктун аркасында рухий сапат, инсандык касиеттин жоголушу, улуу муундун ыйык туткан ыймандык-адептик мурастары, билимдери ақырындап, кийинки муундун көнүл бурбай кол шилтеген бейгам, шалакылыгынын натыйжасында унтутууга ык койгондугун кабарлаган повестинде замандын кыйынчылыгын, жеке инсандын трагедиясын жазган. Жазуучу баарын бириктируу идеясы жайылтылган саясий система менен адамдардын күрөшүн, кармашуусун көрсөтүп, адамдын өлбөстүгү, түбөлүктүүлүгү, адамдын женилбестиги, кандай азап-кордукту көрсө да, аны жене алган күчтүүлүгүн, өлбөс-өчпөс түбөлүк жашоо маңызын көрсөтүүгө жетишкен. Автордун идея-максаты адамзат жашоосунун маани-маңызын, адам күчүн, адамды алсыратууга, өлтүрүүгө боло тургандыгын, бирок женүүгө, аз элди унтууга, өчүрүүгө, же болбосо биротоло жок кылууга, сыйндырууга болбостугун, мизин кайтаруучу күчтүн анын күчүнө төн келе албастыгын ачууга багытталган.

«Кылым карытаар бир күн» романын «дымуу» мезгили күчүнде турган кезинде жазгандыгына карабастан сталиндик репрессиянын маани-маңызын ачып берүү максатын койгон. Ал мезгилде репрессия темасын жазуунун өзү, ал турмак ал тууралуу сүйлөөнүн өзү коркунучтуу эле. Мына ушундай кыйын учурда совет доорунун чындыгын, Сталиндик репрессиянын чындыгын, коммунисттик партиянын жаман, жакшы жагын, дегеле реалдуу турмуштун көптөгөн кейгейлөрүн, дегеле жалпы адамзаттык кейгейлөрдү тартынбастан көтөрүп чыккан. Чыгармаларында мына ушундайча советтик чындыкты ар кандай жолдор менен чагылдырып, сыртынан караганда эч билинбеген көркөм табылгалар менен жазгандыгына карабастан партиянын талабы менен идеологиянын таасиринен бир топ азап чеккен. Мына кечээ жакында эле (80-жылдар) «Кылым карытаар бир күн» романы жарыкка чыкпай калуу коркунучуна кабылган. Бул чындыкты өз оозунан уксак: «Республикада бир кызматкер бар

эле. Чыгармаларды «идеологиясы начар» деп баса калчу. Анын сынарында менин чыгармаларым да дээрлик бардыгы ошол кезде цензуранын катуу көзөмөлүндө турду. Айтальык «Кылым карытаар бир күн» чыгарда КГБ катуу киришип, токтотуп койгон. Мен өзүм генералдар менен главлиттин чиновниктерине нечен жолу барып түшүндүрүп жатып, ақыры С.Наровчатовдун катуу тобокели менен чыккан. Бирок бир топ жерин алыш салыштыр» (Айтматов Ч. Эркин сүрөткер гана нагыз турмуштук чыгарма жарата алат // Кыргыз туусу, 1992-жыл, 10-декабрь). Романга жасалган мамиленин мындай болушу автордун советтик тоталитардык система учурундагы карапайым адамдардын жашоо кейгейлерун, драмалуу, трагедиялуу тагдырларын ачык көрсөткөндүгүндө болгон.

Мына ушул сыйктуу ал эч качан соцреализм багытынын талаптарын ишке ашырууну, метод талап кылган каармандарды түзүүнү, шандуу турмушту шандуу сүрөттөөнү максат койгон эмес. Бүтүндөй совет адабияты эмгектенип жаткан «социалисттик реализм» багытынын талаптарын аткарбастан, багыт талап кылган каармандарды түзбөстөн, советтик идеологиянын, соцреализмдин талабына таптакыр туура келбegen повесть, романдарды жазган. Мына ушундай жол менен социалисттик реализм методун ачык түрдө четке какпастан, бирок методдун талаптарынан чеберчилик менен сыртка чыгып кеткен. Кайсы чыгармасын албайлы замандын кыйынчылыгы, тарыхтын илмекайыптыгы, инсандын жеке трагедиясын жазган, экинчиден, чыгарма жазуудагы жазуучунун башкы, негизги милдетин эч качан унуктан эмес. Дал ушундай ыкмасы менен башкаларга ошшобогон жеке жолун баштаган. Бир жагынан, советтик идеологиянын толук үстөмдүгү бийлик кылып турганда андан баш тартып, өз алдынча кете албайт эле, ошондуктан чыгармасынын негизги өзөгүн, борбордук идеясын сактап калыш учун аны менен «тил табышканга» аргасыз болсо,

екинчи жағынан, ар бир чыгармасында жеке-чө көз карашын, эстетикалык табитидеги ойлорун билгизбей, подтекст аркылуу айтып жүрүп отурган.

Бийликтин системасы канчалык катуу болсода, тоталитардык систематалапкылган ар кыл режим, установка, көрсөтмелөргө турштук берип, чыгармачылык репресивдик катаал тагдырды өткөрүү менен бирге бийликтин күчтүү цензордук режим, методдоруна, тыюуларына баш ийбей туруп, коомдун ошол чектелүү алкагында эле кала бербестен, ар кандай коддор, символдор – метафоралуу, аллегориялуу келген ар кыл поэтикалык ыкмалар менен кыйыр түрүндө да, тике түрүндө да расмий режимге карши турган чыгармаларды жазуу менен бирге аркасынан жазуучулардын бүтүндөй бир муунун ээрчитип, улуттук адабиятызын келечегине жол салган.

Жыйынтыктап айтканда, Чыңгыз Айтматов социалисттик реализм методунда өнүккөн советтик идеологиянын алкагында турган адабияттын өкүлү болуп туруп анын терс жактарын, адам жана коом мамилесин, бийликтин калкка жасалган мамилесин, улуттар арасындагы өйдө-ылдыйлык сыйктуу курч проблемаларды көтөрүп чыккан.

Социалисттик реализм методунун темирдей тартибинен мына ушундайча чыгып кеткен, бирок ал мезгилдин адабий сынында (ал турмак азыр деле) жазуучу кандай чыгарма жазбасын жана кандай гана мүнөздө жазбасын ушул гана методдун туундусу, бир гана социалисттик реализмдин жетишкендиги катары атап, совет коомуунун адамга жасаган мамилесинин драмасын, адамдын трагедиясын көрсөтсө деле социалисттик реализм методундагы чыгарма деп санай беришкен жана Айтматов социалисттик реализм методунун так өкүлү, андан эч качан чыгып кеткен эмес деген көз караштар өмүр сүрүп келүүде.

Адабияттар

1. Асаналиев К. Чыңгыз Айтматов: кечээ жана бүгүн. – Б., 1995. 110-б.
2. Айтматов Ч. Эркин сүрөткер гана нагыз турмуштук чыгарма жараты алат // Кыргыз туусу, 1992-жыл, 10-декабрь.
3. Айтматов Ч. В соавторстве с землей и водой. – Ф.: Кыргызстан, 1978. 100 с.
4. Айтматов Ч. Биз дүйнөнү жаңыртбыз, дүйнө бизди жаңыртат. – Ф., 1988. – 140-б.

УДК 903.15+172.15

Ашур уулу Байырбек,
окутуучу;

Жалал-Абад мамлекеттик университети

ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ МЕКЕНЧИЛДИК ТЕМАСЫ

Аннотация: Илимий макалада мекенчилдик темасы ааламдын жазуучусу Ч. Айтматовдун чыгармаларынын мисалында илимий анализге алынды. Макалада жазуучунун көтөргөн проблемаларынын актуалдуулугу, чыгармалардагы мекенчилдик идеялары, Ч. Айтматовдун дүйнөлүк таланттынын денгээли чагылдырылат.

Негизги сөздөр: мекен, мекенчилдик, коом, адам, эл, этнос, жаран, милдет, абийир, арнамыс.

ТЕМА ПАТРИОТИЗМА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

Аннотация: В статье проведен научный анализ на тему патриотизма на примере произведениях писателя мирового уровня Чингиза Айтматова. Показан уровень мирового таланта Чингиза Айтматова, актуальность поднятых им проблем и патриотических идей в произведениях. Был сделан историко-философский анализ философии языка в произведении Ч. Айтматова. А также в статье дан философский анализ структуры языка. Значит исследование феномена языка является актуальным вопросом нашего времени.

Ключевые слова: Родина, патриотизм, общество, человек, народ, этнос, гражданин, долг, совесть, честь.

THE THEME PATRIOTISM IN THE WORK OF CHINGIZAITMATOV

Abstract: It was made historical and philosophical analysis of the philosophy of language in the work of Chingiz Aitmatov. The article also provides a philosophical analysis of the structure of the language. Hence, the study of the phenomenon of language is a pressing issue of our time.

Key words: motherland, patriotism, society, people, ethnic group, citizen, duty, conscience, honor.

Заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов өзүнүн жашап откөн өмүрүндө патриотизмге, гуманизмге, сабырдуулукка жана оптимизмге жык толгон чыгармаларды жараткандыгы жалпыга белгилүү. Анын чыгармалары көптеген мамлекеттерде 180ден ашуун тилге которулуп, дүйнө элине тараган. Азыркы күндө анын чыгармаларын дүйнө эли окуйт. Демек, ушунун өзү жазуучу көтерген проблемалардын актуалдуулугунан, дүйнөлүк таланттынын дөнгөзлиниен кабар берет. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына мүнөздүү өзгөчелүк фольклор, терен философиялык ой толгоолор, адам жана анын төгерегиндеги нравалык-этикалык, сабырдуулук жана мекенчилдик проблемалары. Анын чыгармалары чыргыз элини жашоо жолу, таянаар таянычы. Анткени, салттык баалуулуктарды сактап калууда адабияттын ролу етө жорору экендиги тууралуу бир катар окумуштуулар айтып келишет [1. 145]. Гомер грек адабиятына кандай салым кошсо, Чыңгыз Айтматов да дүйнөлүк адабиятка ошондой чоң салым кошо алды деген пикирлер менен да ынанууга болот. Ошондуктан, анын чыгармаларын адабий бағытта гана эмес, философиялык өнүттө да изилдөө мезгилдин зарыл талабы болууда. Анткени, анын ар бир чыгармасы терен ой толгоолор, аалам, адам, жаратылыш, мекенчилдик, тил проблемалары менен коштолгон. Жазуучунун алгачкы чыгармасы болгон «Асма көпүредө» Нурбек менен Асиянын маҳабаты жана мекенге болгон сүйүсү баяндалат. Ал эми «Бетме-бет» повести – трагедиялык, ошондой эле Мекен темасына сүнгүп кирген чындык. «Бетме-беттин» өзөгүн мекенчилдик темасы түзөт. Мында Ысмайыл мекенчилдикти туу тутпаган адамдын символу, ал өзүнүн жеке керт башын Мекен түшүнүгүнөн жорору койгон жана мекен алдынdagы милдетти так аткарбай, сабырсыздык кылган. Мындан ар түрдүү ой толгоо келип чыгат.

Ким мекенчил?.. Ким мекенчил эмес?.. Кимдин аракети туура?..

Бул суроолорго окурман өзү жооп табат. Бул кандайдыр бир дөнгөэлде муундун тагдыры. Сейдени кыргыз элиниң үй-бүлөсүн, мекенин урматтаган айымы катары карасак болот. Жалпы адамдык милдет жубайлых милдеттен жорору тургандыгы чыгарманын андан ары өнүгүшүнөн белгилүү.

«Жамила» повестинде – Жамиланын образы көнүмүш жашоого баш ийүү болсо, кийинчерээк адамзатка таандык бийик сезимдердин ойгонуусу сүйүгө-бакытка алтып келген көрүнүш катары карасак, Дааниярын образы чыныгы мекенге кызмат кылган жигиттин элесин берет. «Саманчынын жолу» чыгармасы легенда формасында берилип, кенен ааламдагы саманчынын жолу максималдуу көп пландуу түрдө сүрөттөлүп: анын символу – тыйнчтык, Толгонай энеге дыйкандардын эмгек менен нан табуу жолун көрсөтүү, жол, ошондой эле согуштун бүтүшүн самаган мекенчил эненин образы. Ошондой эле Жер эне (кенен аалам) баардык адамзатка таандык, кен, адилеттүү жана кен пейил. Ал эми Толгонай – сабырдуу, адилеттүү, тайманбаган каарман, толеранттуулуктун символу. Субанкул, Касым, Майсалбек, Жайнактар ошол мезгилдин ыргагы менен кошо жашаган мекендин уулдары.

Ал эми «Дениз бойлой жорткон Аладабет» чыгармасында бир гана жашоо учун күрөш эмес, дүйнө, ааламды түшүнүүчүлүк, жаратылыш күчүнө болгон баш ийүүчүлүк жана күрөш, ошону менен биргэ эле жаш муундуу сактап калуу аракети башка сез менен айтканда акылмандык. Ошондой эле өз мекенинин, жеринин ыйыктыгы, космикалык мейкиндик, аалам, жашоо-бул табышмактуу татаал көрүнүш, адамдык жоопкерчилик, кайык – өмүр символу, туман-күйинчилдик, ал эми баланын тириүү калуусу келечек муундун улануу символу, келечек, үмүт. Мында эгер жаш муун корголбосо, цивилизация андан ары өнүгө албайт деген чоң идея жатат.

Ошондой эле «Кылым карытар бир күн» чыгармасында элдин рухий жана жашоо жолу каармандардын тагдыры аркы-

луу реалдуу сүрөттөлөт. Мисалы, Эдигей жана анын досу Казангап аркылуу кыргыз элиниң мекенчилдигин жана толеранттуулугун көрсөткөн. Жазуучунун чыгармачылыгындағы мекенчилдик, толеранттуулук, рухий нравалык проблематика-өткөн жана келечек муундардын алдындағы моралдык жоопкерчилик, интернационализм, патриотизм, өз мекенине болгон сүйүү, жалпынын жыргалчылыгы учун эмгектенүү башкача айтканда бийик нравалык сезимдер аркылуу чагылдырылган. Жазуучунун чыгармачылыгындағы негизги аракет өткөндү анализдей жана келечекти көрө билүү. Анын чыгармаларынын негизги өзөгүн жогорку баалуулук катары саналган адам, жашоо манызы, нравалык проблемалар түзөт. Мекенчилдик темасын толуктап турган өзөктүү унгу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында жаныбарлар дүйнөсү да адамзат жашоосу менен тыгыз байланышта жандуу жаратылыш образында сүрөттөлөт. Мисалы, «Гүлсарат» жана «Кыяматта» жаныбарлар негизги каарман ролунда болуп, жаныбар дүйнөсүнүн көзү менен көчмөн цивилизация концепциясы жатат. Танабайсыз Гүлсарыны, Эдигейсиз Карапарды сүрөттөөгө болбойт. Анткени алар адамзаттын жандуу жаратылыш менен байланыш символу. Ч.Айтматовдун жаныбарлар дүйнөсүн чагылдырган чыгармаларынын бири «Кыяматтагы» Ташчайнар менен Акбара. Автордун көркөм логикасы болуп: жандуу жандык бул ааламга жашоо учун келет, жашоо учун күрөштөн жана түкүм калтырат. Акбара менен Ташчайнар – ушул улуу мыззамдын символдору. Демек, жазуучунун чыгармаларында адам жана жаратылыш бири-бири менен байланышта, бири-биринен көз каранды. Ч.Айтматов өзүнүн келечекти рационалдуу андай билүүсү, көрөгөчтүү менен айырмаланды. Ал өз сөзүндө: «Илимий-техникалык революция

менен өндүрүштүн тез өнүгүүсү адамзаттын рухий жан дүйнөсүнүн өнүгүшүнен кабар бербейт, бирок биз сулуулук, жакшылык, сабырдуулук, адилеттик критерийлерин жогорку дөнгөэлде сицирсек жамандык жана карангылык, түркөйлүк өз ордун бизге бошотот. Ал үчүн адам рухий күчтүү, өзүнүн жашоо принциптерине туруктуу, эн негизгиси адам акыл-эсти, жакшылыкты, тынчтыкты, гумандуулукту, адилеттүүлүктүү, сабырдуулукту алып жүрүүсү зарыл – деген.

Чыңгыз Айтматов көп кырдуу жашоонун адиси катары өз чыгармаларын жараткан, реалдуу жашоодон четтеген эмес, тескериинче азыркы романдар аалам бийиктигине чейин жогорулаган. Негизги жашоо өзөгү – адам качан гана жогорку моралдык жана нравалык принциптеринин негизинде өз жашоосун кура алса, ал эми техникалык прогресс менен нравалык мамиле шайкеш келбесе, адамзат цивилизациясы ийгиликтүү өнүгө албайт. Анын окурмандарга калтырган белеги – жакшылык, нравалуулук, толеранттуулук, жалпы адамдыкулуу касиеттер, бабаларбыз калтырган маданий баалуулуктарын сактоо, асыроо менен учурдагы ааламдашуу цивилизациясынын проблемаларына даяр болуп, туруштук берүү, ошондой эле артта калып калбоо [2.25–50]. Кыйынчылыктарга карабастан адам болуп калуунун өзү мекенчилдик. Залкар жазуучунун пикирине ылайык «Адам үчүн күндө адам болуу баарынан кыйын».

Адабияттар

- Сааданбеков Ж. Философия Ч.Айтматова. – Б., 2013. – 145-б.
- Айтматов Ч. Биз дүйнөнү жаныртабыз, дүйнө бизди жаныртат. – Ф. «Кыргызстан», 1988. – 29, 30, 31-бб.

УДК 81.0

**Бакирова Гүлжан Коккозовна,
фил.илим.канд., доцент,
Жалал-Абад мамлекеттик университети**

ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ ТЕРГӨӨ СӨЗДӨРҮ

Аннотация. Макалада жазуучу Ч.Айтматовдун берген маектеринdegи, сөздерүндөгү тилдин, сөз кадырынын, элдик каада-салттын азыркы учурдагы коомдук-социалдык, экономикалык, маданий турмуштагы орду, «Айыл академиясынан» алган сабактары жөнүндөгү ой-пикирлери берилет. Жазуучунун көркөм чыгармачылыгындагы лингвистикалык табылгаларапынын бири катары чыгармаларынын көркөмдүүлүгү, образдуулугу үчүн, айтылып жаткан ойду нукура элестүү берүүдө лексикалык каражаттардын ичинен тергөө сөздөрүн пайдалануудагы чеберчилиги белгиленет. Кыргыз тилиндеги тергөө сөздөрүнүн, тергеме атоолордун публицистикалык жана лингвистикалык эмгектердеги табиятына саресеп салынат. Ч.Айтматовдун элдик философияга сугарылган чыгармаларынын мазмунунун терен, идеясынын курч, нукура элдик мүнездө болушунда, өз кейипкерлерине мүнөз түзүүдө жана алардын тилине маани берүүдө эларасында сакталып келе жаткан тергөө салтына байланышкан сөздөрдүн, тергеме атоолордун орду чыгармаларынан жыйналып алынган мисалдардын негизинде кенири талдоого алынат.

Негизги сөздөр: тил, сөз, чыгарманын тили, тергөө сөздөрү, тергеме атоолор, сөз кадыры, күйма кулак, каада-салт, этнографиялык, мифологиялык түшүнүктөр, жугумсуз сөз, сыйлоо-урматтоо, өзгөчө белгилөө, тыюу салуу, табунун социалдык, гносеологиялык, психологиялык тамырлары, элдик философия, айыл академиясы, үй-бүлөлүк мамиле, бурмалап айтуу, кесибин баяндоо, манкуорт, кара кагаз.

ТАБУ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

Аннотация. В статье рассматриваются ценность слова, место и значение народной традиции в современной общественно-социальной, экономической, культурной жизни общества, мысли и мнения о приобретенных уроках в «сельской Академии». На ряду лингвистических находок в художественном творчестве писателя отмечается мастерство в применении иносказательных слов в передаче образной мысли через специальные изобразительные художественные средства. Особое внимание обращается природе иносказательных слов и оборотов в лингвистических и публицистических трудах. Основательному анализу подвергаются иносказательные слова и слова-табу, выражающие глубокую философию народа в отношении раскрытия идейного содержания произведений Ч. Айтматова.

Ключевые слова: язык, слово, язык произведения, табу, ценность слова, обычаи и традиции, этнографические, мифологические понятия, уважение, особо отметить, запретить; социальные, гносеологические, психологические корни табу, народная философия, сельская Академия, семейное отношение, искажение, рассказ о профессии, манкуорт, похоронное письмо.

TABOO IN THE WORKS OF CHINGIZ AITMATOV

Abstract: This article is about the opinion of Chyngyz Aitmatov in his conversations about the role of the words in language, the dignity of the word, national traditions in modern public-social, economic, and cultural life and there were given the opinions about the study in «Academy of the village». One of the linguistic foundations in the writer's works is about the peculiarities of using taboo from lexical devices in giving the opinions in original way. The attention was given to the publicity and linguistic way of using taboo in Kyrgyz language. There were given examples of the sentences where Chyngyz Aitmatov uses taboo and taboo words in the tradition of Kyrgyz people's life in order to give the deep meaning, the sharp of the idea, original characteristic of the nation and to characterize his heroes in his national philosophical works.

Key words: language, word, the language of the work, taboo, taboo words, the dignity of the word, kuima kulak (person who listens carefully), tradition, ethnographical and mythological conceptions, meaningless words, respect, especially mark, forbid, sociological, gnoceological, phycological root of taboo, national philosophy, the academy of the village, the relation in the family, transferred words, describe the profession, mankurt, kara kagaz (the information about smb's death).

Залкар жазуучу Ч.Айтматов дүйнө элине көөнөрбес чыгармаларын тартуулоо менен бирге, патриот, коомдук ишмер катары кыргыз элинин турмушунда улуттун келечегин аныктаган, олуттуу саясий-социалдык маанинге ээ болгон тил маселелерине өзгөчө мамиле жасаган. Жазуучу өз алдына «сөздүн күчүнө ишенбесем, мен неге жазам?» деген суроону кооп, сөздүн кенчине, өзүнө дүйнөнүн таңдашын камтыгын, адамзаттын көкүрөгүндө сакталып, көркөм өнөрдүн табиятына биротоло сиңип калган күчүнө ишенүү менен өлбес-өчпес чыгармаларын жараткан.

Казак элинин таланттуу акыны Мухтар Шаханов менен болгон ой белүшүү, ээнэркин сырдашуу бактысынан жарагалган «Аскада калган аңчынын ыйы» чыгармасына [7:5] киришүү иретинде жазган «Сырдашуу баракчасы» деген пикиринде: «Сөздү да сезим сынары аздектеп урунбасан, дегеле, аны күнү-түнү тынымсыз, эзепсиз ағып жаткан суудай көрүп, иргеп тандабай, калчап толгонбой, сөздү сүйлейт деген ушул экен деп, туш келди айта берсөн кадырын, беделиң түшөт. Сөзү жугумсуз адамдын өзү да баркыз боло тургандыгын турмуш тастыктап келе жатат» деген сөздөрү – жазуучунун сезим аздектеген өзгөчө мамилесинин, тиілгө болгон сүйүсүн дилинне терен сиңиргендигинин белгиси. Ошол маегинде:

«Бала кезимде айлыбыздагы бир сыйлуу карыя «Сүйлөшө турган киши да калбай баратат», – деп, кейип-кепчиш, көчөгө чыксан толуп жүргөн эле киши, аксакалдын мынчалык жалгызыраганы эмнеси деп таң калар элем. Кийин ойлосом, ал карыя өзү менентөлтүрүп ой белүшкөн, сөз кадырын өз кадырындай баалаган, терен акылдуу, күйма кулактууларды эңсеген экен», – дейт. Демек, жазуучунун чыгармаларынын көөнөрбөстүгү, биринчиден, бүтүндөй адамзат коомуна мүнөздүү болгон олуттуу проблемаларды көтөргөндүгү болсо, экинчи жагынан, ошол максатта тил байлыгын, тилдин мүмкүнчүлүктөрүн етө ийкемдүү пайдалана билгендигинде.

Бул макалада сөз кадырын терен баалоо менен, ар бир адамдын дилине уялаган ойду камтыгын залкар жазуучунун чыгармаларынын тилине көңүл буруп, колдонулган лексикалык бирдиктердин ичинен тергөө сөздөрүн пайдалануу чеберчилиги жөнүндө сөз кылмакчыбыз.

Агартуучу, журналист жана этнограф А.Акматалиевдин сезү менен айтканда, тергөө – бул ата-бабалардан берки адепти, ыйманды тутуу салтынын бир асыл түрү. Мында улууларды урматтоо, кичүүлөрдү ызаттоо наркы, салты сакталган. Бул – биринчиден, ызаттоо, өз абишириң өзү сактоо. Мунун артында жылуу сезимдер, сыймыктануу жагдайлары бар» [8:38–39].

Б.Касымалиев да А.Акматалиевдин пикирин мисалга алуу менен: «Илгертеден эле үйдөгү зэр-бүлөлөрдүн таасири, ззелтен келе жаткан эркектик касиеттери аркылуу аял кишилер тууган-уруктарды бир ооздо, бир пикирде болушуп, аттарын тергешип, абиийрдин жалпы жазмышын сакташкан. Аттарды тергеп айтууда аял кишилер ошол адамга жеke мүнөздүү болгон сапатын, сырткы кебетелерин чукуп таап, ошол талуу жерине ылтайык ат таап койгон», – десе [13:31], К.Акматов заман өзгөргөн сайын жаштарда мындай касиет жоголуп бара жаткансып, учурда айрым келиндер уятуу адамдардын так мандайна отуруп алып, анын атын да, атасынын атын да так айтышарын, жашы да, жолу да улуу кайын-журттарын тергебей атынан айтуу кыргыз элинин илгертен келе жаткан салтын чангандыкка барабар экендигин белгилейт [9:46–48].

Байыртадан бери эле дүйнө жүзүндөгү бардык элде айрым нерселердин аттарын атоого тыюу салынып келген. Ошондуктан тергелип айтула турган сөздөр тилдин өзүнчө лексикалык катмары катары бардык тилдерде кездешет. Мындай кубулуш тил илиминде *табу* деп атальп, ал полинезий тилдиндеги *ta* – «белгилөө», *ri* – «бүткүл», «бүт бардыгы» деген сезүнөн алынган. Табунун этнографиялык түшүнүктөр менен тыгыз байланышы болуп, ал тилге таасирин тийгизгендикten, дүйнө жүзүндөгү ар кандай тилдерде табунун (тергөөнүн) айрым белгилери алиге чейин сакталып келе жатат. Тилчи Э.Абдуллаевдин пикиринде [1:175] тергеп айтуунун бир себеби байыркы адамдардын кандайдыр бир сый-kyрдуу күчтүн таасири катары түшүнгөн табигый кубулуштардын, жаратылыштын жашыруун сырларынын натыйжасында ар кандай тескери ишенимдердин, мифтик түшүнүктөрдүн пайда болгондугунан болсо, экинчи жагынан, этнографиялык түшүнүктөр менен тыгыз байланышта болгон. Ал эми тилчи Ж.Мукамбаев табу деген терминге «озгочо белгилөө», «тергөө», «оз атын айтпай жашыруу», «оз атын айттууга тыюу салынган» деген түшүндүрмөлөрдү берип,

табу же тергеме деп аталаң сөздөрдүн тобу тилдин байыркы өнүгүшүнөн калган көрүнүш экендигин белгилейт» [10:149–150].

Кыргыз тилинин грамматикасында: «Тергеме сөздөр, айрыкча, адамдарды тергөө көрүнүшү азыркы социалдык турмушка ылайык келбegen факт катары катуу сынга алынууда. Чындыгында, адамдардын өз аттары турганда аларды тергеп, кынтык талкан сөздөрдү колдонуу зарылчылыгы жок» [11:26] деген пикир да орун алган. Ал эми тилчи К.Дыйканов кыргыз элинде улууну учурда, кичүүнү калырлоо мамилесинен ат тергөө пайда болгондугун айтып: «Тергеле турган сөздү башка бир синонимдери менен алмаштыруу табу деп аталаат. Биз аны тергеме сез дейбиз. Тергеме сөздүн семантикасы негизги сезгө синоним болот» [12:96] десе, тилчи Ж.Мамытов [14:178] тергөөнүн на-тыйжасында индивидуалдык мүнөздөгү синонимдердин жаралгандыгын белгилейт. Демек, мындай пикирлер тергөө сөздөрүнүн байыркылыгын жана этнографиялык, этнолингвистикалык көрүнүш катары илимдин ар түрдүү тармактарынан өз ордун тапкандыгын далилдейт.

Эл арасында сакталып келе жаткан мына ушул улуу салтка байланышкан тергөө сөздөрө, тергеме атоолорго жазуучу Чындыгы Айтматовдун мазмуну терең, идеясы курч, нукура элдик философияга сугарылган чыгармаларынан кенири орун берилген. Ал чыгармаларынын көркөмдүүлүгү, образдуулугу үчүн элдин нукура жашоосун, каада-салтын элестүү берүүдө лексикалык каражаттардын ичинен тергеме сөздөрдү да өзгөчө пайдалана билген.

Жазуучунун акын М.Шаханов менен болгон жогорудагы маегинде [7:14] М.Шахановдун: «Ооба, айыл негизинен, жазылбаган мыйзамдар менен өмүр сүрөт. Маселен, келиндерди алалы. Келе жаткан карыяны көрсө, алдынан кыя отпой, ийнилп жүгүнүп отөт. Абысындары менен кайнага, кайнилеринин атын атабай, тергеп жүрүүнүн өзүндө кандай ыймандаулук жатат?» деген суроосуна Ч.Айтматов: «Биздин айылда да келиндер кайнагалары менен кайнилерине

ылайыктап, ар түркүн ат коюп алыша турган. Кээде кесибине карап «жылкычы кайнага», бою укуруктай узун болсо, аны тескерисинче, «кичине ата» дешер эле. Демек, айылдагы ар бир адамдын өзүнүн кадыр-баркына жараша мартабасы болот. Бул «Айыл академиясы» дегендөн чыгып жатыры, мунун өзү байыркы көчмөндөрдүн маданиятинин өзөгүн түзгөн», – деп жооп узаткан. Демек, «Айыл академиясынан» мыкты сабак алган жазуучу ата-бабалардан келе жаткан тергөө салтына өзгөчө маани берген.

Маселен, үй-бүлөлүк мамиледе бири-бирине сый-урмат көрсөтүп, аяр, сыйлык мамыл жасаган аялы күйөөсүнүн, күйөөсү аялышын атын так айтпастан, бири-бирине «байбиче», «кабышка», «баланын атасы» деп кайрылган. Бул көрүнүштү жазуучу «Бетме-бет» повестинде [2:124] Байдалынын Тотойго: «Ээ байбиче, ачуунду кой, бакандай үч уул терөп бердин, андан башка мага байлык-дөөлөттүн кереги эмне?», «Кыямат» романында Гүлүмкандын Бостонго «Кой, баланын атасы, айланайын, тамашанды кой. Мени тимеле баладай көрөсүн да! – деп, Гүлүмкан мыйыгынан күлдү» деген сыйктуу эпизоддордо [6:302] берген. Ал эми Зарипа жолдошу Абуталиптин атын толук айтпастан, «Абу» деп кайрылат: «Абуга тиерде ата-энэ, агаларымдын тили албай койбодумбу» [5:129]. Мындай атоо Эдигейдин кебинен да учурал, каармандардын Абуталипке болгон сый-урматын чагылдырат: «Э, Абу, эл орунга отургандан кийин деле, өтүп жатып көрүп калам, терезендин түбүнде отурасын. Бирдеме жазып атырысынбы же өтүк ултарып отурасынбы? Мандайында чырак жанат, – деди Эдигей» [5:174].

Өз адебин бийик туткан аялзаты өмүрлүк жолдошунун тууган-уруктарынын атын айтпастан тергеп, адептүүлүгүн көрсөтүп келишери белгилүү. Алар өз ата-энесинин намысын сакташып, барган жеринде өз жүзүн, алган тарбиясын көрсөтүшүп, кыялжоругу менен элге жагат. Тергеп айтууда ошол аттардын жаралышына негиз болгон

сөздөрдү таап, бурмалап башкacha айтышат. Бул салт жазуучунун чыгармаларында Жамийланын Сейитти, Алимандын Жайнакты «кичине бала» деп тергеген учурлары аркылуу берилет: «Алардын келини Жамийла мени кичине бала деп инисиндей эркелетет» [2:194], «Ии, кичине бала, кызыксын да абан! – деп, адатынча мени бооруна кысып, мандайымдан ёбөт» [2:200], «Мага берчи муну, кичине бала! – деди ал акырын гана. Мен эстеликке сактап көён [2:244]. Анда Алиман женеси шынкылдан күлөт: «Ой, кичине бала, туула элек балага ат койгонсабай, жайдак эле жерге көчөнүн атын издең убара болгончо, элден мурун аял алсанчы [3:135]. Мен кете берейин, эне. Атама айтып коюнуз. Берки кичине бала кайда жүрөт болду экен [3:140]. Ошол эле учурда «Жүр кеттик, кайним!» – деп тигилерди ого бетер кызыктырат [2:200] деген эпизоддо «кайни» деген сез да тергөө катары колдонулат.

Ал эми «Кокуй, атамдын баласы, өлдүм эле өлдүм, жыгылдым, кокуй!» – дешсе, беркилери талааны жанырта күлүшөт» [3:130] деген мисалда кимдир бирөөнүн атын айттуудан ийменүү «апамдын баласы» деген тергөө менен берилет. Чыгармаларда бул сез каармандардын күтүүсүз учурда чочуу, коркуу сезимдерин билдириүүдө колдонулган: «Алиман Толгонайга «Эне!» – деп бакырганда жылан чаккан экен деп: «Кокуй, атамдын баласы, эмне болду? – деп жанына жетип барат» [3:136], «Энемдин баласы! Энемдин баласы! – деди да, ал кысталып шыбыраган үн менен, абан чыдай албай кетип, «Ысмайыл» деп өз атынан айтып, кубанганынан балактап ыйлап жиберди» [2:111].

Элибизде жаш наристелерди кандайдыр бир жаманчылыкка ыраа көрбөй аярлоо же эркелетүү максатында «жаман» деген сез менен тергеме мисал айттылат. Мына ушул көрүнүш да жазуучунун чыгармаларында көз жаздымда калган эмес: «Мырзакул сельсовет Сейдеге ээр үстүнөн дубалдан артыла берип, дабыштап көйт: «Сейде, жаман уул чоноюп жатабы?» [2:126]», «Ой,

алдагы жаман кантет, жене ушунуку беле!» – деп жигиттер күлгөндө, көзүмө жаш имериле түшөт окшойт» [2:200].

Кепте туугандык байланышты билдириген «жене» деген сөз кайни, кайын синдилири тарабынан айтылып, женелерин атынан айтпайт. Бул салт боюнча жазуучунун каармандары Сейит Жамийланы, Жайнак Алиманды «жене» дешет: «Э, жеңе, эсин ооп калган го! Алың ушул экен, катты окуй албай, элге күлкү болдуң», – деп, Алиман Касымдан келген катты колдору калтырап окуй албай койгондо Жайнак тамашага салат [3:159]. «Жеңем экөөбүздүн бул ойлобой кылган кылмышыбызга ушунчалык уялып, эсим чыкканынан денем өлүп, калчылдаштады [2:219].

Элдик тергөөлөрдө «мергенчи акем», «капканчы акем», «бүркүтчү акем», «ырчы уул», «тегирменчи уул», «депутат кайним» сыйктуу атоолор айтылып, тергелип жаткан адамдын кесибин баяндоо да кошо берилет. Тергөөнүн бул салты да жазуучунун чыгармаларында кенири орун берилген. Маселен, «Бетме-бет» повестинде Тотой Курманды «почточу аке» деп тергейт. «Айи, почточу аке, бизге кат барбы?» [2:119], «Саманчынын жолу» повестинде Майсалбекти Алиман «мугалим бала» деп тергейт. «Биздин мугалим бала ожшогон сулуу жигит турбайбы, эне?», «Ме, эне, мугалим бала таштап кетти», – деди ал аскер тумакты колума карматып» [3:157], ал эми Толгонайды ошондогу жаштар бригадир апа дешет [3:197], «Кайрылып күштар келгенче» ангемесинде Сениrbай керегечини аялы Кертолгоо абышкасынын кесиби боюнча «уста» деп атайт: «Устанын тамырын кармап көрсөм анча эмес», – деп келатты Кертолгоо зыйип», «Кантап калдың, уста? – деди аялы көзүнүн кыры менен эрин саксына карап» [5:497–498], «Кыямат» романында Авдий окуган шаарчадагы патриархиянын координатору Дмитрийди семинария чөйрөсүндө координатор-Ата деп аташчу [6:99], «Бахиана» чыгармасында чиркөө эssi Игкменья Митродора «бүбүй эне» деп тергелет: «Ооба, бүбүй эне, ысымым

– Бахиана, фамилиям – Матенова» [5:519], «Ак кеме» повестинде «Момун бугуларды ыйык санап: «Оо, кайып болгон олужа эне, тукум жерибegen касиеттүү Умай эне! – деп, кубанганынан буту жерге тийбей аптыга сүйлөп баатты» [4:88] деп берилген.

Жазуучунун көркөм чыгармачылыгындагы лингвистикалык табылгаларынын бири катары образ түзүүдөгү жаны тергеме атоолорду иштеп чыгуу чеберчилигин белгилесек болот. Маселен, ақыл-эстен ажыраган, өзү ким, эл-жери кайда, ысмы ким, ата-энеси ким, кайда, качан чонойгон – эчтеме эсинде калбаган бир сөлекеттүү «маңкурт» деген ат менен берип [5:137], дүйнө жүзүндөгү ақыл-эссиз сөлекеттүү жаны тибин жаратты. Ал эми «Кылым карытар бир күн» чыгармасында билимсиз, кайрымсыз, адилетсиз тергөөчү Тансыкбаевдин өз аты аталbastan, «ителги көз» деген тергеме аркылуу анын терс образы түзүлгөн: «Түшүнүктүүбү? – деди ителги көз», «Ителги көз анын жообун кулагынын сыртынан кетирди», «Ителги көз жеп ийчүдөй ақырая карады» [5:199–202].

Жазуучунун чыгармаларында жогорудагыдай ат тергөөлөрдөн башка да кыйытма, тергеме атоолор ийкемдүү колдонулган. Маселен, жаштар арасында экөнүн ысымдарынын арасына кошуу белгисинин коюлуп жазылышы – бул эки жаштын ортосундагы «сүйүү» түшүнүгүн билдириген тамашалуу көрүнүш. Мына ушул турмуш көрүнүшү Ч.Айтматовдун «Эрте келген турналар» повестинде эки жаштын ортосундагы жылуу мамиленин «Султанмурат + Мырзагүл», беш окуучудан түзүлгөн жаштар бригадасынын «Аксай десанттары» деп атальышы тергеме атоолордун иштелип чыгышы катары белгилөөгө болот: «Баарынан да береги чунак кыздар саал эле болсо: «Султанмурат + Мырзагүл» эки ашык» деп кагаз жазып, партадан партага таратат» [4:196], S g M – Султанмурат жана Мырзагүл дегени го! [4:245], «Беш бала, жыйырма ат «Аксай десанттары» деп, Тыналиев ушуну айткан» [4:202].

Ал эми согуш учурунда эл арасында үрэй учурган жаман кабардын белгисинин «кара кагаз», кайын-журтун башпаанек кылган эркектерге карата айтылып келе жаткан «күч күйөө» деген атоолор да жазуучунун чыгармаларындагы тишелүү түшүнүктөрдү өз атынан эмес, кыйытып айттуу максатында колдонулган тергемелерге далил болот: «Тотой жакында эле кара кагаз алыш, күйөөсүнөн айрылып, бетин тытып аза күткөн» [2:134], «Балалыгым» ангемесинде: «Суук кабар жазылган каргашалуу кара кагазды тапшыруу ишин да мага Кабылбек аке буюрган» [6:452], «Делбирим» повестинде эл Жантай шофёр жөнүндө: «Ошого күч күйөө болуп кирип алат имиш дешкен» [2:273] деп айткан.

Жазуучунун «Делбирим» повестинин атальышынан белгилүү болгон «делбирим» сезү ыйык махабатын арнаган аялзатына карата айтылат. Сүйүү сезиминде сүйүктүүсүнө арнай турган атоолор арбын. Бирок, жазуучу тилдик каражаттардын демейдө байкалбаган сырларын ачып, сездүн ыктуусун тандоо чеберчилиги менен бул атоону иштеп чыккандыгы Илиястын Асельге кайрылууларынан жолугат: «Кечир, Асель! – дедим ичимен. – Кечир, делбирим! Айта албай кетип баратам – деген сезү» [2:281], «Сени эч качан, эч кимге кор кылбайм, делбирим! – деп кулагына шыбырайм» [2:287], «Кайдасың сен, кызыл жоопук делбирим?» [2:336].

Мындан тышкary «Бийик дөбөчөдө турган Шекердин мечитин Ак үй дешчү» [6:460], «Касиетинден айналайын Коко төцир!» – дейт Сейде, Ысмайылдын качып келгенин эч ким белбесе экен деп жалынат» [2:148] деген сыйктуу эпизоддордогу «ак үй», «Көкө төцир» деген атоолор да түшүнүктөрдү өз атынан атабаган элдик тергемелерге мисал боло алат.

Тил – бул түбәлүк жаныланып туроочу, ысымдардын орчундуу маселеси. Ошондуктан атактуу жазуучубуз Ч.Айтматов

өз чыгармаларында кыргыз тилинин лексикалык каражаттарынын бир катмары болгон тергөө сөздөрүн колдонушу улуулар ақыл айтып, жаштар ақыл-эс, ыйманын сактап, илгертеден колдонулуп келе жаткан тергөөлөрдү элдин күнүмдүк жашоосуна айлантууга чоң салымын кошот. Жаштардын туура багыт алышина жардамчы болуп, атабадан келе жаткан салтты сактоо менен, өз адебин бийик тутуу, жаштарга туура тарбия берүү милдетин коёт.

Адабияттар

1. Абдулдаев Э. Азыркы кыргыз тили. – Б.: Кыргызстан, 1998.
2. Айтматов Ч. 1-том. – Б.: Бийиктик, 2008.
3. Айтматов Ч. 2-том. – Б.: Бийиктик, 2008.
4. Айтматов Ч. 3-том. – Б.: Бийиктик, 2008.
5. Айтматов Ч. 4-том. – Б.: Бийиктик, 2008.
6. Айтматов Ч. 5-том. – Б.: Бийиктик, 2008.
7. Айтматов Ч. 7-том. – Б.: Бийиктик, 2008.
8. Акматалиев А. Баба салты, эне адеби. – Б., 1993.
9. Акматов К. Каада-салт жана адеп. – Б., 46–48-бет.
10. Ахматов Т., Мукамбаев Ж. Азыркы кыргыз тили. Фонетика, лексика. – М.: Мектеп, 1978.
11. Даалетов С., Мукамбаев Ж., Турсубеков С. Кыргыз тилинин грамматикасы. 1-бөлүм. – Ф.: Мектеп, 1982.
12. Дайканов К. Кыргыз тили. Фонетика, лексика. – Б., 1992.
13. Касымалиев Б.Ж. Тил жана улуттук каада-салт. – Б.: Турар, 2009.
14. Мамытов Ж., Кулумбаева З. Азыркы кыргыз тили. – Ф., 1971.

УДК 82-1-9

*Дабылбары уулу,
Phd-докторант,
КЭР, Бээжин*

Китай Борбордук улуттук университети

ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНЫН КЫТАЙДА ИЗИЛДЕНИШИ

Аннотация. Макалада Айтматовдун чыгармаларынын кытай тилине каторулушу, Кытайдагы Айтматов таануунун сандык маалыматтар менен көрсөтүлүшү, Кытайда Айтматов таануу жаатында жазылган монографиялык эмгектер, Айтматов чыгармаларынын Кытайда кабыл алыныши тууралуу маалыматтар берилip, илимий талдоо жүргүзүлөт.

Негизги сөздөр: Айтматов, Китай, катормо, изилдөө, кытай адабият, айтматовтаануу.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА В КИТАЕ

Аннотация. В статье представлена информация о переводах книг Ч.Айтматова на китайский язык, их публикация и анализ материалов. Также даётся научное описание монографиям Ч.Айтматова, выпущенные в Китае и принятые Чингиза Айтматова китайскими читателями.

Ключевые слова: Китай, перевод, исследование, китайская литература, айтматоведение.

CHINGIZ AITMATOV'S WORKS RESEARCH IN CHINA

Abstract. This article shares the translation, research, and discussion of Aitmatov's works in China. Introduction to the analysis of the academic monographs published by Aitmatov and the acceptance of Aitmatov by Chinese readers.

Key words: Aitmatov, China, translation, research, Chinese literature, aitematology.

Кыргыз зелинин мандайына бүткөн сыймыгы, дүйнөгө белгилүү улуу жазуучу Чынгыз Төрөкулович Айтматовдун окурмандарын дүйнөнүн ар бир булуң-бүрчунан тапса болот. Ошол эле учурда миллиарддаган калкы бар Кытай Эл Республикасында да Чынгыз Айтматовдун көптөгөн окурмандары бар. Чынгыз Айтматов кезинде, «Кытайда менин миллиарддан ашуун

окурманым бар»^[1] деп айткан. Ооба, залкар инсандын чыгармаларын окуп, жан дүйнөсүнө саякаттоо бакты да ар кимге буйрула бербеген ырыссы. Ошол ырыссыга ээ болгон кытайлык бактылуу окурмандарга Чынгыз Айтматовдун чыгармалары кантип жетти, дегеле Кытайда Чынгыз Айтматовдун чыгармалары тууралуу илимий изилдөөлөрдүн кайсы деңгээлде, анын та-

рыхы кандай деген суроолорго жооп берүүнү максат кылып, аталган макаланы окурман чейресүнө сунуп отурабыз. Анда эмесе, сөз Чынгыз Айтматовдун чыгармаларынын кытай тилине каторулуш тарыхынан башталмакчы.

1. ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВ ЧЫГАРМАЛАРЫНЫН КЫТАЙГА КИРИШИ.

Чынгыз Айтматовдун чыгармалары Кытай жергесине тунгуч жолу кириши XX кылымдын 60-жылдарынын баш ченине туура келет. 1958-жылы жарык көрүп, француз жазуучусу Луи Арагон «дүйнөдөгү эң сонун сүйүү баяны»^[2] деп атаган «Жамийла» повести кытайлык окурмандарда кадимкидей кызыгуу жараткан. Кытайда Чынгыз Айтматовдун аталган чыгармасы 1961-жылы «Дүйнө адабият» журналынын 10-санында жарык көрүп (Ли Гайдын катормосунда), Чынгыз Айтматовдун ысымы кытай тилдүү булактан тунгуч жолу орун алган. Андан кийин «Чынгыз Айтматов чыгармалары»^[3] деген ат менен Жазуучулар союзунун 1965-жылы өз алдынча жыйнак болуп алгачкы жыйнагы чыккан. Ал жыйнакка «Жамийла», «Кызыл жоолук делбирим», «Жер-энэ», «Биринчи мугалим», «Бото көз булак», «Кызыл алма» сыйктуу повесть жана ангемелери киргизилген. 1973-жылы «Ак кеме» повести Сао Йэнжон аттуу катормочунун каторушу менен Шанхай эл басмасынан өз алдынча жыйнак болуп жарык көргөн. Бирок, ал мезгилде Кытайдагы саясий климаттын себебинен окурман чейресүнө жакшылап жеткен эмес. Кайра «Тескерчил окуулук» деп сыппатталып, «ички материал» катары гана колдонулган. Ал тургай «Ак кеме» повести «ревизионизм» деп каралып сынга алынган. Ал кезде Айтматов чыгармалары етө сейрек окулган. Мыйнай абал «Маданий ыңқылаг» аяктап, Кытай дүйнөгө көз чалтыра баштаган 1978-жылга чейин уланган.

1980-жыл Чынгыз Айтматов үчүн абдан маанилүү жыл болгон. Жазуучунун «Бетмебет» повести «Совет адабияты» журналында кытайча катормосу (Су Жоушиондун катормосунда) жарык көрүп, ошол эле жылы июль айында Чет эл адабиятты басмасы «Айтматов чыгармалары I» деген атальшта Чынгыз Айтматовдун 6 томдук ангеме, повестин жыйнак кылып, 50 мин нуска менен басып чыккан. Бул катормо аркылуу Чынгыз Айтматов кытай окурмандарына кенири таанылган. 1981-жылы адабият таануучу Шы Нанжындын «Советтик жазуучу Чынгыз Айтматовдун «Кылым карытар бир күн» романы» атальштагы макаласы «Чет эл адабиятынан жаңылыктар» журналынын 3-санында жарык көрөт да, Чынгыз Айтматовдун чыгармалары тууралуу актай калган адабий сындын тарыхына чекит кюолат. Ошондун баштап Айтматовдун чыгармалары тууралуу адабий сындар да көп жазыла баштайды. Ал эми бүгүнкү күнгө чейин Айтматовдун кытай тилине каторулуп жарык көргөн чыгармаларынын (жыйнектары) 30га жакын варианты бар. Мында негиздүүсү 90-жылдарга чейин каторуландары салмактуу орунда турат. Чынгыз Айтматовдун адабий чыгармаларынан тышкары, илимий жана публицистикалык макалалары да кытай илимий чейресүнүн көнүлүн бурган. Ар кайсы басма сөз булактарында жарык көргөн 20дан көбүрөөк макалалары жана 1987-жылы окумуштуу Чын Шөшүн мырза каторуп-түзгөн «Адабият жана көркөм өнөр тууралуу ойлор» атальштагы китең Айтматовду изилдөөчү илим чейресү үчүн жакшы материал болгонун да айта кетели.


2. КЫТАЙДАГЫ АЙТМАТОВ ТААНУУ САНДЫК МААЛЫМАТТАР МЕНЕН

Кытайдын «Кытай билим сайтында» (CNKI)^[4] 1983-жылдан бери Айтматов тууралуу жазылган макалалар толугу менен орун алган. Аталган сайтка таянуу менен биз төмөнкүдөй маалыматтарды көлтиреңиз:

1983–2018-жылдар аралыгында Кытайда Айтматов таануу боюнча жарык
керген илмий эмгектердин статистикасы

Илмий эмгек	Магистрик диссертациялар	PhD-докторлук диссертациялар	Илмий макалалар	Монографиялар	Жалты
Саны	43	2	189	2	236

Ал эми темөнкү графиктен биз 1983–2018-жылдар аралыгындагы Чыңгыз Айтматов тууралуу жазылган макалалардын ар жылдары жыштыгын көрүп алсак болот. Графикten белгилүү болгондой, 2002-жылы



Төмөнкү график болсо бизге Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары тууралуу жазылган илмий эмгектердин саны тууралуу салыштырма маалыматты берет. Графикте Чыңгыз Айтматовдун айрым чыгармалары тууралуу жазылган макалалардын саны көрсөтүлгөн. Белгилүү болгондой, жазуучунун «Ак кеме» повести тууралуу эн көп макала жарык көргөн.


3. Айтматов таануу жаатындагы монографиялык эмгектер

Чыңгыз Айтматов тууралуу жазылган 2 монографиялык эмгек Айтматов таануу жаатында олуттуу орунда турат. Анын бири Хайнаң педагогикалык университетинин профессору Хан Жианжин айымдын «Чыңгыз Айтматов: XX кылым адабиятынын

Айтматов тууралуу жазылган макалалар эн көп жаряланган. 2007-жылга баргандан солгундап, 2008–2009-жылдары кескин көтөрүлгөн.

алып»^[5] (аталган китеп алгач жолу 2001-жылы август айында Сычуан эл басмасынан жарык көргөн. 2002-жылы толуктоо-түзүтүүлөр менен кайра басылган) атальштагы китеби. Киришүү белүмүн эсепке албаганда алты белүмдөн турган билүү китеп илмий-публицистикалык стилде жазылган. Китептин биринчи белүмү «Залкар изи» деп аталып, анда Чыңгыз Айтматовдун балалыгы, аны ёстүргөн маданий чейре, балалыгындагы айрым маанилүү окуялар, залкардын адабий чөйрөгө аралашыши тууралуу сөз болот. «Ыйман мызамдары» деп аталган экинчи белүмдө Чыңгыз Айтматовду армандуу пайгамбар, руханияттын коргоочусу, улуу гуманист катары сыпаттап, илмий фак-

Чыгармалар тууралуу жазылган эмгектер



тылардын негизинде автордук көз караштар ортого коюлган. Учүнчү белүм «Өзгөчө талант» деп аталып, бул белүмдө Чыңгыз Айтматовдун «космостон көрүнүп турган» ооматтуу өмүрү тууралуу сөз болот. «Сүйүүге умтуулуу» деп аталган төртүнчү белүмдө Чыңгыз Айтматовдун жаштыгы, гуманисттик ойлору, энесинин мээрими тууралуу маалыматтар жана көз караштар берилсе, бешинчи белүм «Сулуулукка карай» деп аталып, анда айрым чыгармалары жана алардагы автордук идеянын чагылышы тууралуу сөз болот. Алтынчы белүм «Мээримдүүлүктүн чакырыгы» деп аталып, бул белүмдө адамзаттын руханий, ыймандык маселелери тууралуу ойлору, саясий, гуманисттик көз караштары, адамзаттын, жер планетасынын келечегине болгон толгонуулары, адамдардын табият менен болгон байланышына, согушка болгон таанымдарына карата ой жүгүртүүлөрү жөнүндө сөз болот.

Монографиянын экинчиси – Хыбей педагогикалык университетинин профессору Шы Жиниу айымдын «Айтматов Кытайда»^[6] атальштагы эмгеги. Аталган эмгек киришүү жана корутунду бөлүмдерүн эсепке албаганда 4 белүмдөн турат. «Киришүү» белүмүндө маданияттар аралык салыштыруунун негизинде дүйнө-

лүк адабиятка талдоо жүргүзүүнүн методдору тууралуу сөз болот жана Айтматов өз улутунун, ошол эле учурда дүйнөнүн генини экенин белгилейт. Биринчи белүмүндө Чыңгыз Айтматов чыгармаларынын Кытайда которулушу, таралышы тууралуу сөз болот. Бул белүм кытай жана кыргыз маданияттын алакасын тарыхый баштардан даректеп, ага жанаша кытай жана орус адабиятынын байланышы тууралуу сөз козгойт. Чыңгыз Айтматов чыгармаларынын Кытайда которулушун «Маданий ыңқылапка» чейин, «Маданий ыңқылаптан» кийин, СССР ыдырагандан кийин деп үч этапка белүп маалымат берет жана котормолордун өзгөчөлүгү тууралуу талдоо жүргүзөт. Экинчи белүм «Чыңгыз Айтматовдун Кытайда изилдениши» деп аталаат. Анда негизинин Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын, өмүр жолун, анын идеясын иликтеген эмгектерге жасалган талдоо жана Айтматов менен заманбап кытай калемгерлерин өз ара салыштыруу орун алган. Учүнчү белүм «Чыңгыз Айтматовдун таасири жана кытай калемгерлеринин чыгармачылыгы» деп аталып, бул белүмдө Чыңгыз Айтматовдун кытай калемгерлерине көрсөткөн таасири далилдүү фактывардын негизинде көрсөтүлөт. Чыңгыз Айтматов чы-

гармаларындағы айрым образдарга концепттик талдоо жасалат. Чыңғыз Айтматовдун чыгармачылыктагы диний, ыймандық көз караштары, гуманисттик руху тууралуу, көркөм чыгармачылыктагы талант менен чеберчилиги жөнүндө да илимий пикирлер айтылат. Төртүнчү бөлүмдө Чыңғыз Айтматовдун Кытайда кабыл алышы тууралуу жалпы жонунан илимий көз караштар баяндалат. Анда Чыңғыз Айтматовдун езү, анын эли тууралуу окурмандардын, илим чейресүнүн кабылдоолору жөнүндө пикирлер айтылат. «Корутунду» бөлүмүндө автор адабияттын руху төн ортоқ жана ал түбөлүктүү экени тууралуу көз караштарын белүштөт.

Жогоруда тааныштырып өткөн эки монография Кытайда Чыңғыз Айтматов тааннуу жаатында окурман чейресүнө кенири тааныш эмгектер болуп эсептелет. Кытайда Чыңғыз Айтматов тууралуу жазылган илимий иштерде бул эки эмгекке шилтеме бербей кетүү мүмкүн эмес.

4. Чыңғыз Айтматов чыгармаларынын Кытайда кабыл алышы

Чыңғыз Айтматов кытай жаны доор адабияттына таасир эткөн чет өлкөлүк жазуучулардын бири катары кабыл алышат. Мында сөз болуп жаткан «Жаны доор» Кытайда 10 жылга созулган «Маданий ынкылап» сонуна чыгып, 1978-жылдын декабрь айындағы III жалпы жыйынтында жана 1979-жылдын октябрь айындағы Төртүнчү Адабият-көркөм өнерчүлөр өкулдерүнүн жыйынтында илим, билим, маданият чейресүндөгү тар саясий каамыт алып салынгандан кийинки аталган чейрелөрдүн кайра жанданган учурун көрсеттөт. Айтматов кытай адабиятты үчүн кандай таасирге ээ экенин төмөндө бир канча абройлуу инсандардын сөздөрү менен далилдемекпиз.

Кытайлык белгилүү калемгер, Кытай жазуучулар союзунун мурдагы төрагасы Ван Мындын көз карашы боюнча, Чыңғыз Айтматов, Гарсия Маркес, Франц Кафка, Эрнест Хемингуэй катарлуу төрт жазуучу «жаны мезгилдеги кытай адабияттына олут-

туу таасирин тийгизген.»^[7]; Кытайдағы өтө белгилүү жазуучулардын бири, демократ Лиу Зайфу 1987-жылы жарык көргөн бир макаласында «Чыңғыз Айтматов чыгармаларынын коомчулукка жайылыши жагынан Хемингуэйдикине тената боло алат»^[8] деп айткан. Кытай коомдук илимдер академиясынын Адабият институтунун деканы, белгилүү адабиятчы Жан Жион: «Бул мезгилде Кытай адабияттына таасир көрсөткөн үч залкар жазуучу дүйнөлүк адабияттын үч ири агымына өкүлдүк кыллып турганын байкаса болот. Анын бири СССРдин жазуучусу Чыңғыз Айтматов, экинчиси австриялык маркум жазуучу Франц Кафка, үчүнчүсү колумбиялык жазуучу Гарсия Маркес»^[9] деп айткан жана бул катарга Хемингуэйди кошкон эмес. Ал эми орус адабиятты боюнча көрүнүктүү адистердин бири Ван Жиежы: «СССРдин бүгүнкү жазуучуларынан Кытай жаны доор адабияттына ээ олуттуу таасир көрсөткөн Айтматов болуп эсептелет.»^[10] деген пикирин айтат.

Дегеле кытай окурмандарынын Чыңғыз Айтматовдун чыгармаларын баалап окуп, андан таасир алышынын тарыхый, маданий, саясий жана социалдык себептери бар. Тагыраагы, Чыңғыз Айтматовдун көркөм чыгармачылыгы күчүнө кирип, адабий чейредө жылдызы жанып турган өткөн кылымдын 70-80-жылдары Кытайда адабий чөйрө кайра жанданган мезгилге туура келет. 10 жылдык «Маданий ынкылапта» адабиятка чаңкаган окурмандар үчүн Чыңғыз Айтматовдун чыгармалары чөлдө калган адамдын тандайына тийген замзам суусу сыйктуу болгон. Анын устүнө, Кытайда ошол 80-жылдары «реформа адабиятты» агымы пайда болгон. Айтмакчы, 80-жылдар заманбап кытай адабияттын дүркүрөп турган убагы болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө атагы таш жарган көптөгөн жазуучулар өздөрүнүн адабиятка болгон кызыгуусу 80-жылдарда пайда болгонун жашырышпайт. Адабият тармагындағы Нобель сыйлыгынын алгачкы кытайлык лауреаты, белгилүү жазуучу Мо Ян да өзү-

нүн чыгармачылык өмүр жолу тууралуу сөз болгондо дайым ошол 80-жылдардагы «реформа адабиятты» агымынын таасири терен болгонун айтып келет. Демек, Мо Янды сөзгө сап кармаганда да 80-жылдардагы «реформа адабиятты» агымынын бүгүнкү күндө жакшы мөмө бергенин айтса болот. Мына ушундай мөмөнүн болушуна Чыңғыз Айтматовдун да таасири чоң болгон. Айрым адабиятчылардын көз карашы боюнча, Мо Яндын айрым чыгармаларынан Чыңғыз Айтматовдун таасирин көрүүгө болот. Бул тууралуу Кытай мамлекеттик коргонуу университетинин профессору, адабий сынчы Чиао Лиаң кытайдын улуу жазуучусу Мо Ян Нобель сыйлыгына ээ болгон 2012-жылы «Мо Яндан сыймыктанууда сарандык кылбаш керек»^[11] деген темада ачык интервью берип, аны алгач өзүнүн блогунда жарыялап, өзү Мо Яндын чыгармаларына көптөн бери көнүл буруп келатканын, жазуучунун «Тунук кызыл туруп» повестинен Чыңғыз Айтматовдун «Ак кеме» повестинин жыты келсе, «Жарылуу» аталаشتагы чыгармасынан франциялык жазуучу Клод Саймондун «Фландрия таш жолу» чыгармасынын боёктору көрүнүп турарын айтып чыккан.

Айтматовдун кытай окурмандары жагынан 80-жылдарды жакшы кабыл алышынын дагы бир себеби, Чыңғыз Айтматов ыймандуулуктун элчиси болуп туюлган. Кытай адабияттында гуманисттик идеялардын ойгоншуу менен алар орус адабияттында гуманисттик түскө ээ, ыймандуулукту туу туткан чыгармаларды баалап окушкан. Ошол эле учурда кытайлык окурмандар капиталисттик коомдун авторлору жазган гуманисттик идеяларга караганда, социалисттик коомдун жазуучусунун гуманисттик ойлорун чыгармаларын бийик койгон.

Ага чейин саясаттын каргысын тагынган көркөм адабияттан тажап бүткөн окурмандар үчүн Чыңғыз Айтматовдун чыгармалары сакаярдын бакшысындай болуп сезилген. Залкар жазуучу социалисттик реализм адабияттынын өкүлү болуп туруп, ошол эле учурда ал чыгармаларын «саясий боёктордон алыс кармаганы» үчүн Чыңғыз

Айтматовдун чыгармалары кытайлык окурмандардын китең сересинен орун ала алган. Андан тышкары, Чыңғыз Айтматов чыгармаларында улуттук маданиятты, салтсанааны, үрп-адатты укмуштуудай таасын чагылдырышы да кытай окурмандарынын кызыгуусун жараткан жана Кытайдағы көптөгөн жазуучулар үчүн улуттук салтуулук менен заманбап маданияттын жуулушунан дүйнөлүк денгээлдеги чыгарманы жаратуу боюнча үлгү болгон.

Мына ушундай бир топ себептер менен өткөн кылымдын 80-жылдарында Айтматовдун чыгармалары кытайлык окурмандардын жакшы кабыл алуусуна ээ болгон. Бирок, 90-жылдарга келгенде Айтматовду окуган, ага кызыккан окурмандардын саны азайып кеткен. Аны себеби катары мындаиди бир канча мисалды келтириүүгө болот:

Биринчиден, саясий себеп. Дүйнедегү эн ири социалисттик өлкө СССРдин ыдырашы кытайлык окурмандардын орус адабияттына болгон кызыгуусуна суу сээп, умуттун өчүргөн. Кытайлык окурмандардын көпчүлүгү сүйүп окуган орус социалисттик адабияттынын ичер суусу түгөнгөндөй сезилип, андан көнүлдерүү калган.

Экинчиден, экономикалык-социалдык себеп. Өткөн кылымдын 80-жылдарынын ортолорунан баштап базар экономикасына бет алган кытай коомунда, 90-жылдарга келгенде адабият, көркөм өнөргө көнүл буруу кескин түрдө солгундаган. Мындаиди солгундоо чет өлкөлүк адабияттарды которууга да таасирин тийгизген. Базар экономикасынан арааны жүрүп турган алубактарда окурмандар 80-жылдарды дүркүрөген «реформа адабиятты» агымы менен канааттандып, классиктер окулбай кала баштаган. Алардын катарында Чыңғыз Айтматов да болгон. Орус адабияттын которуу иши да ырааттуу иштөлгөн эмес.

Үчүнчүдөн, Чыңғыз Айтматовдун чыгармалары акыркы убактарда нукура улуттук боёктор менен аз жабдылып, Батыш дүйнөсүнө ыкташы анын окурмандарынын санын азайткан. Ага катар эле Айтматовдун «ыймандуулук дүйнөнү куткарып калат» деген сөзүн жаны муундун жана базар эко-

номикасынын казанында боркулдап кайнап жаткан кытайлык окурмандардын кулагына жакпай калган.

Бүгүнкү күндө, Айтматов таануу жаатында Кытайдың кайрадан жандануу болуп жатканын байкаса болот. Мындаи жандануунун мисалы катары биз жакында Кытай хуабао басмасы жагынан жарык көрөтүргөн «Чыңгыз Айтматов чыгармаларынын жыйнагы» аталыштагы китепти тилге тээк кылар залек. Аталган жыйнак Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата КЭРдеги Кыргыз элчилигинин жакындан иштешүүсү менен даярдалып жатат. Жыйнакка Айтматовдун мурда жарык көргөн бир топ адабий чыгармалары, макалалары кирет. Андан тышкary, залкар жазуучунун дагы башка макалаларын которуп жыйнакка киргизүү ишин белгилүү кытайлык кыргыз окумуштуу, профессор Адыл Жуматурду өз колуна алган. Бул Чыңгыз Айтматовдун Кытайдың жарык көргөн эң ири, көп чыгармасын камтыган комплекстүү жыйнак болуп калмак. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын Кытай окурмандарына кайра сунуу иши бир чети Чыңгыз Айтматовдун окурмандарынын суроо-талалтарын көрсөтсө, дагы бир чети Кытай жана Кыргыз елкөлөрүнүн учурдагы маданий алакасын кайсы бир дөңгөлдө.

Адабияттар:

¹. Филилм.доктору, проф., Адыл Жуматурдуунун 2006-жылдын 5-сентябрьида Айтматов менен болгон чакан жолтушусунда айтылган сез. Карасыз, 阿地里·居玛吐尔地. 大师陨落，举世哀痛—悼念吉尔吉斯斯坦著名作家钦基斯·艾特马托夫. 中国民族文学网, 2008年6月18日;

². Луи Арагон. Культура и жизнь, 1958, №7. Чыңгыз Айтматов. Уч томдон турган чыгармалар. – Ф.: Кыргызстан, 1-том. 1982. — 449 б. 446-6.

³. 钦吉斯·艾特玛托夫. 艾特玛托夫小说集, 作家出版社, 1965年1月;

⁴. WWW.CNKI.NET (atalgan salit 1999-жылы Дүйнөлүк банттын далалаты менен, Кытай Коммунисттик партиясы жана Борбордук бийлигинин, ошондой эле Билим берүү министрлиги, Маалымат министрлиги, Илим-техника министрлиги, Мамлекеттик Басма сез-маалымат мекемеси, Мамлекеттик Палан-долбоор комитети сыйкатуу мекемелердин колдоосу астында түзүлгөн. Кытай тилиндеги илимий адабияттардын расмий жана эң ири интернет кампасы болуп эсептелет.)

⁵. 韩捷进. 艾特玛托夫:20世纪文学泰斗, 四川人民出版社, 2003年8月;

⁶. 史锦秀. 艾特玛托夫在中国. 河北人民出版社, 2007年9月;

⁷. 陈建华. 二十世纪中俄文学关系. 高等教育出版社出版, 2002年, 第221页;

⁸. 刘再复. 笔谈外国文学对我国新时期文学的影响[J]. 世界文学, 1987(06), 第221页;

⁹. 张炯. 世界格局中的当代中国文学[J]. 文艺争鸣, 1986(03), 第40页;

¹⁰. 汪介之. 选择与失落: 中俄文学关系的文化观照. 江苏文艺出版社, 1995年版, 第328页;

¹¹. 莫言、刘再复编著. 赤子莫言(诺贝尔文学奖得主的故事朋友与作品彩色绘图本)/经典阅读书系》. 同心出版社, 2014年1月;

туюндуруп турат десек жаңылышпайбыз. Мурда көбүнчө Чыңгыз Айтматов кытай окурмандары үчүн орус адабиятынын өкулү болуп эсептелсе, мындан кийин ал кыргыз адабиятынын өкулү болуп калмакчы.

Корутунду

Залкар жазуучу, улуу гуманист Чыңгыз Айтматовдун Кытайдың окулушу, изилдениши тууралуу илимий илкүтөөлөрдү кылдат изилдеп бир макалага сыйдыруу мүмкүн эмес. Жогоруда болгону биз кытай тилдүү булактардын мисалында, Чыңгыз Айтматовдун кытай адабиятындагы орду тууралуу маселеге токтолдук. Кытайды Чыңгыз Айтматовдун кытай (хан) адабиятынан белөк, кыргыз, казак, уйгур, монгол, дунган адабияттары менен болгон байланышын иликтөөнүн өзү ар бири бирден монографиялык эмгекти талап кылат. Мейли кандай гана тарыхый шартта болсун, Чыңгыз Айтматовдун кытай жаңы доор адабиятына таасир көрсөткөн чет елкелүк жазуучулардын катарына кирет. Кылкылдаган миллиард калкы бар Кытай елкесүнүн адабиятына жылдыздай гана элдин улуу таланты өз таасирин көргөзүп кеткени бир улуу чындыкты, элдин улуулугу эч качан анын саны менен елчөнбөй турганын билдирип тургансыйт.

УДК 82-11-19

Кадырова А.К.,

фил.илим.канд., доцент,

Жалал-Абад мамлекеттик университети

«САМАНЧЫНЫН ЖОЛУ» ПОВЕСТИНДЕГИ СОГУШТУН КУРМАНДЫГЫ БОЛГОН ҮЙ-БҮЛӨНҮН ТАГДЫРЫ

Аннотация. Макалада Улуу Ата мекендик согуштун курмандыгы болгон Толгонай менен Субанкулдуң үй-бүлөлүк трагедиясы жалпы адамзаттын кулагына кагылган конгуроо болсо деген Ч.Айтматовдун концепциясына иликтөө жүргүзүлөт.

Негизги сездер: курмандыкка чалынуу, үй-бүлөлүк трагедия, кулакка кагылган конгуроо, аң-сезими мокоо, жан дүйнөсү ооруу, үлгүлүү мурас-дөөлөттер, бактылуу үй-бүлө, кажыбаган кайрат, майтарылбаган эрк, чымырканган эмгек, согуш, тынчтык.

ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА ОДНОЙ СЕМЬИ СТАВШЕЙ ЖЕРТВОЙ ВОЙНЫ В ПОВЕСТИ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «МАТЕРИНСКОЕ ПОЛЕ»

Аннотация. В данной статье рассматривается семейная трагедия героев повести Толгонай и Субанкула. Автор работы анализирует художественное отражение семейной трагедии во время Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: по жертвование, семейная трагедия, война, мир, посливестная концепция, образцовое наследие, счастливая семья, неугомонная воля, неустанный труд, внутренняя боль.

THE FATE OF THE FAMILY THAT WAS VICTIM OF WAR IN THE NOVEL OF «MOTHER'S FIELD» BY CHINGIZ AITMATOV

Abstract. The article deals with the family tragedy of Tolgonai and Subankul that were victim during the Great Patriotic War. The author challenges the readers to follow this exemplary family.

Key words: to be victim, family tragedy, to give a warning, ignorant, throe, exemplary heritage, happy family, courage, strong will, hard work, war, peace.

XXI кылымдын езгөчө алгачкы эки он жыл аралыгында кыргыз жергесинде эле эмес бүтүндөй жер шарында болуп жаткан саясий окуялар, экономикалык оош-кыйыш абалдар, көз көрүп, кулак укпаган оорунун түрлөрү, жеке адамдын жан дүйнөсүнүн жакырланышы, согуш кесепеттери менен терроризм

запкылары акыл-эстүү инсандардын аң-сезимиин мокотуп, жан дүйнөсүн оорутуп турган чагы болгон. Мындаи кырдаалды жөнгө салуу үчүн улутуна, расасына, динине, тилине, жашына, коомдук түзүлүшүнө карабастан, ар бир адам акыл-эсин курчутуп, бир кишидей жаңыланууга, өзгөрүүгө умтулуусун оку-

муштуулар (философ, психолог-педагог ж.б.) ынанымдуу мисалдар менен далилдеп, көрсөтүп келе жатышат.

Байыртан адамзаттын жашоо ыргагын он тарапка багыттоодогу ийкемдүү каражаттардын бири үлгүлүү көркем сөз чеберлеринин үлгүлүү мурас-деөлөттерү экендиги далилденген. Көркем чыгарма адамдарды таанып-билүүдө алардын максат-милдетине, иш-аракетине, күлк-мүнөзүнө, интеллектуалдык деңгээлине, маданиятына, кызыгуусуна, мекенчилдигине адилеттүү баа берип, туура чечим чыгаруусу үчүн окурунган көмөк көрсөтөт жана турмушту ар тараптан толук билүүгө, даанышмандыкка үйрөтөт. Көркем мурастарга жаңыча мамиле кылуу, анын маани-манзызын туура түшүнүп кабылдоо, учурдагы ал-абал менен салыштырып, өз заманы, өз иш-аракети менен айкалыштырып, кырдаалга карата адилеттүү баа берип, өзүнүн туура жолун тандап алуу зарылдыгы күн тартибинде турат. Анткени, бүгүнкү күндө айрым замандаштарбыз белөк-бөтөн жерде болуп жаткан согуштун максат-милдетине терендер андоо салbastan, анын курмандыгына айланып жаткандыгы жашыруун болбой калды. Ошондуктан биз бул макалада Ч.Айтматовдун согуш темасында жазылган чыгармалары аркылуу жалпы адамзатка айтып кеткен сабактарын эске алып, алардын арасынан өзгөчө «Саманчынын жолу» повестинде чагылдырылган согуш кесептинен улам үлгүлүү, бактылуу үй-булө мүчелерүнүн трагедиялуу тагдыры тууралуу дагы бир ирет сөз козгомокчубуз.

Чындыгында жер бетинде (сүү астында, космос мейкиндигинде ж.б.) согуш отун жандырбоо үчүн, анын түпкү маани-манзызын, залака-кесептин ачык да, кийир да түшүнүктөр менен тактап, согуш проблемасына эчен ирет кайрылган доорубуздин залкар жазуучусу Ч.Айтматов аны өзүнө таандык көрөнгөлүү таланты менен «ийне-жибине» чейин талдап, жалпы адамзаттык философия алкагынан көркем чагылдырып, төгөректүн төрт бурчундагы окумал

калктын баарына сабак болсун деп жазып кетти. Кечэеки жазып кеткен чыгармасы – еткөн тарыхты, бүгүнкү турмушту, эртенки келечекти ачык-айкын көрсөтүп турган прожектор.

1975-жылы жарыкка чыккан «Манас-атанын ак кар, көк музу» деген очеркінде Ч.Айтматов мындай дейт: «...Өткөн согуш ар бир адамдын көргөн күнү, ичкен суусу болду, адамдын адам экендигин билгизер чен-өлчөм, ыйманын, касиетин салмактаган тараза болду. Согуш менен бетме-бет кез келишти, согушту тиешеси жоктой четтеп еткөн жанды мен билбейм. Антем дегендер буйдамсыз калктын өзү менен карама-каршылыкка учуралы, анткени согуш бүт калайыктын тагдыры болуп турганда эч кимге женилдик жок эле. Алгачки «Бетме-бет» деген чакан повестимде мен ошол жөнүндө айткым келген».

«Бетме-беттен» кийин Ч.Айтматов «Жамиланы» жаратты. Бул эки повестте Сейде менен Жамиланын жекече, үй-бүлөлүк тагдырын сүрөттөсө, «Саманчынын жолунда» жер бетиндеги бардык адамзатты түйшөткөн согуш деген алааматты согуштун курмандыгы болгон бир үй-бүлөнүн дарегинде көркем чагылдырууну максат кылды. Мындай бүт адамзатты түйшөткөн проблеманы көркем чагылдыруу үчүн чыныгы талант, жогорку интеллектуалдык деңгээл, мол тажыйба, чымырканган эмгек да керек эле. «Саманчынын жолун» жазууга киришкенде, жогоруда аталган сапаттар залкар жазуучуда бар эле.

«Манас-атанын ак кар, көк музу» очеркінде 1941-жылкы согуш жеке эле кыргыз калкынын трагедиясы эмес жалпы адамзаттын трагедиясы болгонун эскертип турат. Ошол кездеги согуш менен бүгүнкү илим-техника өнүккөн, ааламдашуу процесси күч алып турган мезгилдеги согуштун канчалык окшоштук жана айырмачылыгы тууралуу кеп козгоого болобу? Албетте болот, бирок учурдагы согуш каерде, качан, кандай максатты көздөп жатпасын, ал жер шарынын башына кара туман чулгап, жалпы адамзаттын бейпил жашоосунун ыргагын

бузат, бардык баалуулуктарды кыйратат (анын кесептин айтканга сөз жетпейт). Өз мезгилинде улуу философ Аристотель: «Эгерде биз билим жагынан алга барып, нравалуулук жактан артта калып жатсак, анда биз алга карай эмес, артка карай бара жаткан болобуз», – деген экен. Албетте, бул калетсиз сөз, Учурда дүйнөлүк цивилизация илим, материалдык-техникалык жактан адамзатты байытууга зор салымын кошкон менен рухтун эркиндигин өзгөртүүдө алсыздыгы байкалып турат. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Мындай кенемтени толтурууда Ч.Айтматовдун «Саманчынын жолу» повестиндеги бардык кыйынчылыкты, кайғы-капаны моюнуна көтөрүп, мурда адам баласы биле злек эркүүлүктүн үлгүсүн көрсөткөн каармандарынын: Субанкул, Толгонай, Касым, Майсалбек, Жайнак, Алимандардын орду башкacha.

«Саманчынын жолу» жогорку деңгээлдеги көркем-эстетикалык повесть катары адабий сында өз убагында эле өзгөчө баасын алгандыгы белгилүү. Чыгарманы окуп бүтөр менен «Жер Эне менен Толгонайдын», «Субанкул менен Толгонайдын», «Саманчынын жолу менен Субанкул, Толгонайдын», «Торгой менен Субанкул, Толгонайдын», бир сүйлем менен баяндалган эпизоддук каарман Ашияралынын ж.б. образдары көз алдына кинотасмадагыдай кашкайып даана тартылат. Бул, албетте, алп жазуучунун образ жаратуудагы чеберчилигине байланыштуу, учурда аталган каармандар типтүү каарманбы, же эпизоддук каарманбы аныз кепке айланып, эл арасында айтылып келет: «Толгонайдай эркүү», «Субанкулдай эмгекчили», «Майсалбектей кайраттуу», «Орозкулдай зөөкүр», «Момун чалдай бечара» ж.б. Окурмандар күнделүк турмушта Толгонайдай, Субанкулдай, Орозкулдай, Момун чалдай ж.б. замандаштарды байма-бай кездештиreibиз.

Повестте сюжеттик окуянын өзөгүн: наң, турмуш, эмгек жана адамдын өлбөстүгү түзөт. Сүрөттөлүп жаткан мезгил согушка карши күрөштөн турган соң, каармандардын образын дал ошолордон баштоо туура болот.

Согуш отун ким жагат да, ким тутантат деген суроо адилеттүү суроо. Согушту каалаган адамдын саны аз гана болгону менен алардын «пендечилик» сапаттарын зептөөгө санак жетпейт: өзүнүн ақылын өзгөчө баалаган, бийликтин, байлыктын кулу, текебер, өзүмчүл, мемменсинген, адилетсиз, ачкөз, аферист, көрө албас, таш боор, ииети бузук, тилеги-юю жаман наадан, руху жакыр ж.б. сыйпаттагы «киши» жана «кишилер» согуш отун жагууга қызықдар. Мындай сыйпаттагы адамдардын атын тарыхчылар кара боек менен тарых барактарына жазып калтырат. Албетте, андай тарыххылар кара боек менен тарых барактарына жазып калтырат. Албетте, керкемдө тарыххыл чыгармалардын объектизи. Ч.Айтматов жогоруда аталган согуштун жексурлугунан эчендеген күнөөсүз асыл адамдардын максат-муратына жетпей, байажал өмүр менен коштошуп кеткендерин көркем сүрөттөгөн менен согушту каалаган күнөөкөрлөр тууралуу сөз козгобойт. Бирок алардын образы бейкүнөө адамдардын тарткан азап-тозогунан көрүнүп тургандыктан, аты аталбаса да, элеси тартылбаса да окурмандын антипатиясын жаратат.

Повестте согуштун кесептинен бүтүндөй үй-бүлөнүн анын курмандыгына айланган инсандардын жашоо-тагдырын, ишмердүүлүгүн талдоо жетиштүү болот. Ал эми Жер Эне менен Толгонайдын ретроспективалык ыкма менен берилген диалогдору Жер Эненин образын таанып-билигүү шарт түзөт.

Автор пейзаждык сүрөттөөлөрүн повесттин бүтүндөй духуна синирип, бир топ милдеттерди аткарткан. Мисалы, кой јустуло торгой жумурткалаган бейтил турмуштун элесин: «...көркү жупуну боз чымчыктын көкөлөгөн бийликтите толукшуган күүлөрдү төктүрүп, безеленип сайраганынан»; аба ырайынын ачыгынан «...ай чыкканда, жылдыздар дагы асман бербей жабыла көз жарышты» жана каармандардын ички сырын, мүнөзүн ачуудан: «...Ошол түнү биз өмүрлүккө шериктеш жар болуп кошулдук»; каармандардын ал-абалына, ишинин максатына жараша өзгөрүп тур-

рын Саманчынын жолунан: «...Түн орто-сунда тээ жылдыздуу төбөнү карасам, Саманчынын жолу ааламдын бир четинен экинчи чепине керилип жаткан кези экен, Субанкулдун айткандары эсиме түшүп, кылымда асмандын ошол күмүш жолу менен кандайдыр бир зор дыйкан кере кучак саман көтөрүп өткөн экен го, анын мол кучагынан себеленип түшкөн дан, топон береке төгүп, из чубатып кеткен турбайбы...»; Толгонайдын сезүнөн: «...Эл-журтка нан берген, айланайын дыйкан талаам, бозоруп, саргарып жатсан да, албырган эртелерин дениздей төгүлүп, кучагын жая сенчелик эргип, сенчелик жоомарттанып ким тосуп алат!»

Повестте Субанкул менен Толгонайдын үй-бүлөлүк жашоо-тагдырын, бекем, бактылуу үй-бүлөнүсактоодогу иш-аракеттерин, үй-бүлөнүн башына мүшкүл иш түшкөндө кандай кетерөрүн көркөм андоого алуунун негизинде түзүлгөн. Субанкул менен Толгонайдын образы окурманга эстетикалык ыракат тартулоого татыктуу. Бул эки көркөм образды турмуштук чындык катары да, көркөм чындык катары да бири-биринен бөлүп кароо мүмкүн эмес. Бирок повесттеги сюжеттин баштоочусу жана окуялардын өнүгүшүнө баштан-аяк катышкан каарман – Толгонай. Тагыраак айтканда, автор көркөм жаратылган сюжеттер аркылуу уламышка айланган идеалдуу аялзатынын сапаттарын типтештирген. Ошондуктан Толгонайдын образын типтүү каармандардын деңгээлинде талдоо ылайыктуу.

Автор Толгонайдын образын типтештируусу төмөнкү факторлор менен шартталат: биринчиси, карапайым жатакчынын кызы («...орок маалында ата-энем мени чөмөлөнүн түбүнө отургузуп коюшчу»); автор көркөм андоого алганда анын мүнөзү («...шайыларды кийбесен да, бой жеткенде кандай сонун кыз болдун...»); экинчиси, иш-аракети («...эл тира электе, тан ирен-баранда Субанкул экөөбүз ээрчишип келчүбүз»); үчүнчүсү, түшүнүгү («...эл журтка нан берген, айланайын дыйкан талаам»); төртүнчүсү, турмушка карата максат-тилеги, ой толгоосу («...тилегибизге жет-мамилесин таң каларлык көркөм баяндал

сек, менин да Субанкулум ушундай саман көтөргөн дыйкан болсо, кырмандын бетинен биринчи иргеп алган саманды кучактап басканда, так ушундай береке төгүлгөн жол чубалып калса»); бешинчиси: өзү менен айылдаш, карапайым үй-бүлөдөн чыккан Субанкулга («...колдору тарамыштуу, сом темирдей салмактуу») турмушка чыгышы; алтынчысы, жубайлардын кырдаалга жара-ша ар дайым бирин-бири колдоосу («...башын көтөрүп, мени аяп да, сүйүп да, эрдин тиштене карап да алды»); жетинчиси, бирин-бири түшүнүп, баалоосу («...Сен, Токон, Алиман менен Жайнакка гана башкөз болбой, менин ордума бригадир болуп каласын, бул ишке сенден башка ылайыктуу эч ким калган жок айылда»); сегизинчиси, балдарын тарбиялоодо ата-бабанын салтын улантуусу; тогузунчусу, жүрт башына кара түн түшкөндө эл катары Жениш учун согуштун чектен ашкан кесепеттерин моюн-дабай, майтарылбаган эркүүлүктүү, кажы-баган кайраттуулукту көрсөтүүсү; терен ақылы, адеби, жөн билгилүүгү менен никесиз төрөгөн келинин кечириүүсү; жылуу сезү, мээримдүү жүзү менен Жанболотко аркабел, жөлөк-таяк болуп кам көрүүсү; согуш деген жексурду жетесине жеткире жектөөсү, согуштун курмандыгы болуу же болбоо ар бир адамдын жана да жалпы адамзаттын колунда экенине бөркүндөй ишенүүсү.

Ч.Айтматов чыгармачылык жолунда үй-бүлө мамилесине абдан көп кайрылган, бул проблеманы түрдүү деңгээлде изилдөөгө алып, жубайлардын үй-бүлөлүк мамилесинин мин сырдуу, мин кырлуу мүнөздөрүн, жашоо образын жана иш-аракетин типтештирип, натыйжалуу жалпылап, окурмандарга сабактап келди. Мисалы, Бостон менен Гүлүмкандын, Базарбай менен Көктурсундун («Кыямат»), Ысмайыл менен Сейденин («Бетме-бет»), Садык менен Жамиланын («Жамийла»), Абуталип менен Зарипанын, («Кылым карытар бир күн»), Илияс менен Асельдин («Делбирим»), Орозкул менен Бекейдин («Ак кеме») жана да Ташчайнар менен Акбаранын үй-бүлөлүк мамилесин таң каларлык көркөм баяндал

берген. Автордун мындай чеберчилигине арбалган айрым окурмандар мурунку жашоосунда «жазуучу көк жал карышыр болгон бейм» деген» түкшүмелдөрүн «бо-журап» айтып чыгышканы жадыбызда. Окурманга чыгармадагы жубайлардын өз ара мамилелериндеги түпкү (он, сол) сырларды гана таанытып-билдирбестен, улуттук жана жалпы адамзаттык ан-сезими迪 өркүндөтүүгө, көндүмдөрүн калып-тандырууга чон таасирин тийгизет.

«Саманчынын жолундагы» түгэйлөр (Субанкул менен Толгонай, Касым менен Алиман) үй-бүлөдө эркек менен аялдын жубайлык мамилелеринин мыкты үлгүсүн көрсөтүшөт. Үйлөнгөн күнү Субанкул Толгонайды көтөрүп алып; «...Эй, Күн, көрдүнбү? Көрдүнбү, менин жубайымды! Мына, мынакей көрүп ал, көрүп ал, көрүндүгүндү бер, бергин сүйүнчүндү аябай! – деп кыйкырды. Тамашасыбы, чыныбы билбейм, мен ошондо ыйлап жибердим, тек анчейин, жүргөмдө оргуган кубанычка аптыгып ыйладым». Субанкул менен Толгонайдын тилеги ишке ашып, жер алып үйлүү болушту. Касым, Майсалбек, Жайнак деген уч уулдуу болушту, өндүү-түстүү, бели бураган Алиман аттуу кыз Касымга турмушка чыгып, алардын бүлөсүнө бүлө кошулду.

Алыста капсаландуу согуш башталды деген суук кабар эли-журттун ақыл-эсин будун-чаң кылды. Анткени бейпил турмуш бешигинде өмүр өткөрүп жаткандардын ан-сезиминде «согуш болот» деген түшүнүк жок эле. Тагыраак айтканда, алар согушка психологиялык жактан да, физикалык жактан да даяр эмес болчу. Ошондуктан жазуучу көркөм-эстетиканын мыйзам ченеми аркылуу интерпретациялоону биринчи планга койгон. Калайык калк, алардын катарында Субанкулдун үй-бүлөсү да күтүүсүз келген кырсыктан кантит чыгуунун жолун издел, таппай жаткан реалдуу турмуштук көрүнүштүү ойдон токулган кесепеттүү курч окуялар менен айкалыштырып, окурмандын эмоциясына күйгүлтүк түшүрөт, согуштун кесепетинен бейажал кеткен адамдардын өлүмүнө өкүнтөт.

Бат эле согушка жарамдуу эр-азаматтар биринин артынан экинчиси колуна курал алыш согуш майданына бет алды. Булардын үй-бүлөсүнөн Касымга биринчи повестка келди. Ошондо Алиман Касымды бек күчтап: «Сенден ажырабай өлөмүн! Сенден ажырабай өлөмүн!» – деп, ботодой боздоп, сыйызгыдай сыйдал коштошту. Кеп убакыт өтпөй Субанкулга да чакыруу келди. Ошондо Толгонайдын көзүнөн мин талаа жаш кетип, өзүн коёрго жер таппай жатканда Субанкул: «Экөөбүз ким элек, Толгонай? Мына ушул эл, ушул журт менен киши болдук, Жакшылыгын көрдүк, эми жамандыгына туш келгенде, ар кимибиз өз башыбыздын убайын тартып, бексөрө берсек, биздин эмнебиз адам?.. Эртең бек болгун, Алиман экөөбүз көргөндүн бирин да көргөн жок, ал ыйласа – жөнү башка. Сени – эне дейт. Билип койгун, согуш ушинтип күчей берсе, мен да кетем. Майсалбектин да жашы келип турат, керек экен – бириниз калбайбыз. Ушуга, Толгонай, эмитен көнө бергин...» – дейт. Кыска, бирок нуска айтылган Субанкулдун сезүндө жыйырма эки жылдык үй-бүлөлүк өмүр таржымалында жашоо таттуусун сунуп, бактыларын ак паҳтадай ачып, гүлдөй жайнатып турганда, ак эмгектеринин ақыбети кайтып, жайкалып жашаганын эстетти. Эми турмуш жыландаи ышкырып, уусун чачып турганда, онкончонко кетпей, анын сыноосуна туруштук берүүгө милдеттүү экенин эскертти. Субанкулдун катаал чындыкты түз айтканы Толгонайдын жүргөнүн толтосуна атылган октой тийди, таштай катырды, алмаздай курчутту, болоттой бекемдetti, муштумдай түйүлтүү. Чындык канчалык катаал болсо да, өз учурунда Субанкул тарабынан так, туура айтылганы повесттин бардык муундарга берген иравалык сабагы деп түшүнөбүз.

Толгонайдын согуш башталгандан кийинки өмүрү сай-сөөгүн сыйдаткан эскерүү, өкүнүү, ексүү менен коштолду. Согуштун ар бир күнү Толгонайда алалбай жүргөн өчү, каткан кеги бардай, устөкө-босток азабын-тозогун «белектеп» жатты. Касым менен Субанкулга бир күндө кара кагаз келди.

Аларды: «...Субанкул менен Касымым, ата-бала экөө не деген дыйкан эле! Элди тойгозгон да ошолор, жоо келгенде колуна курал кармап, мекен коргоп, кан төккөндер да ошолор», – десе, канырыгы таш жарат.. Алыста мугалимдик кесипти алуу үчүн окуп жүргөн уулу Майсалбек менен минутага жолугуша албай калып екунгөнүн: «...чагылгандай оокумда Майсалбектин өңүтүсү эн бир даана көрүндү, жүзүндө, көзүндө – өкүнүч да, сүйүнүч да, учурашуу да, коштошуу да» бар эле. Ал эми Жайнағын: «...бейтааныш бир кичинекей балага үстүндөгү тонунду чечип бергенинди ар качан эстейм... Ошол кичинекей баланын жүрөгүндө биреөнүн кылган жакшылыгы жулундөй сакталып калса, башкага жакшылык кылуу милдет экенин жаштайынан сезип калса, Жайнағымдын сооп кылгана ошол», – деп эскерет. Жайнак жаш болсо да уюштуруучулугу менен, өнөрү менен, айылдаштарынын эс-тутумуна кирген, атабабанын элдик таалим-тарбия сабактарын өз боюна синирген эр азамат болгон. Согушта дайын-дарексиз кетти.

Алиманды болсо: «...О, турмуш ай. Мынча неге катаал болдун, мынча неге сокур болдун?.. Бала да түштү, Алимандын жаны да узап кетти», – деп эскерет.

Сүрөткердин согуш жана тынчтык темасына кайрылуусун иликтеө өзүнчө чалкып жаткан айдың көл. Адам турмушундагы жакшылык менен жамандыктын, адилеттик менен адилетсиздиктин, ақылдуулук менен наадандыктын, кубаныч менен кайгынын, сулуулук менен кунарсыздыктын ортосундагы түбөлүктүү күрөштү, бардык жагынан көркемдөп, адамзаттын бейкүт

кеleчегин камсыз кылуу жалпы адамзаттын ынтымагында, достуғунда, биримдигинде, гумандуулугунда, бир туугандыгында, ый-мандуулугунда экендигин көтөрүп чыгып, аны бир үй-бүлөнүн алкагында өзгөчө көркем ык менен чагылдырууга жетиши. Повесттин сюжетин шарттуу түрдө экиге белүп, биринчи белүктө Субанкул менен Толгонайдын адам сүктанарлык үлгүлүү үй-бүлөлүк турмушу аркылуу тынчтыктын ынанымдуу конструкциясы жасалса, экинчи белүктө согуштун кесепетинен Субанкул менен Толгонайдын үй-бүлөлүк турмушунун тыптыйпыл болуп, урандыга айланышы көркемдөлөт. Ал эми жашоонун түбөлүктүүлүгүн улантууну адамдык парзы катары тая билген Толгонай никесиз төрөлгөн Жанболотту аман-эсен чоңойтууга багыт алат. Автор өзүнүн тынчтык тууралуу концепциясын Жер Эненин Толгонайга айткан сөзү аркылуу жыйынтыктаган, биз да иликтөөбүздү ушул деталь менен корутундулоону туура көрдүк: «Жок, Толгонай, сен айткын! Сен – Адамсын! Сен баарыбыздан бийик, баарыбыздан улуу жаралган жансын, сен айткын, сен – Адамсын!..»

Адабияттар

1. Укүбаева Л. Кыргыз адабияты: талдоолор жана ой жүгүртүүлөр. – Б., 2006.
2. Укүбаева Л. Ч.Айтматов: улуттук негиз жана эстетика. – Б., 1999.
3. Айтматов Ч. Чыгармаларынын 8 томдук жыйнагы. 2-том. – Б., 2016.
4. Бобулов К. «Турмуш сыноосунан еткөн каармандар». – Ала-Too, 1963, № 7.

УДК:82-131К

Калчекеев К.Б.,

фил.илим.доктору, профессор,
Жалал-Абад мамлекеттик университети

«МАНАС» ЭПОСУНДАГЫ КААДА-САЛТТАРДЫН ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ («ҚӨКӨТӨЙДҮН АШЫ» БӨЛҮМҮНҮН МИСАЛЫНДА)

Аннотация. «Кекетейдүн ашы» – «Манас» эпосундагы негизги белүмдерден. Себеби, эпостогу сюжеттик нук эскерүүдөгү каада-салттардын чагылдырылышында курчуйт. Ошентип окуялардын чыналуусу «Чон казаттын» башталышына жол ачат.

Негизги сөздөр: Каркыра, Манас, Бакай, Кошой, кырк чоро, ботолуу төө, каада-салт, формуласалык стиль.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ В РАЗДЕЛЕ «ПОМИНКИ КОКОТОЯ» В ЭПОСЕ «МАНАС»

Аннотация. «Поминки Кокотая» – основной раздел в эпосе «Манас». Сюжетная линия «Поминки Кокотая» в эпосе «Манас» усиливает конфликт. В результате событий произошедших на поминках являются причины для «Большого похода».

Ключевые слова: певчий сын, Жусуп Мамай, скакун, портрет, архаичный слой, старец Кыргыл.

NATIONAL TRADITIONS IN THE «WAKE OF COCOTEY» TO THE EPIC «MANAS»

Abstract. «Commemoration of Kokotaya» is the main section in the epic «Manas». The storyline «Kokotaya's Wake» in the epic «Manas» enhances the conflict. As a result of the events that took place at the commemoration is the reason for the «Great March».

Key words: Sagynbai Orozbakov, two thousand horses, eighty thousand herds, one hundred thousand sheep, thousand cows, thousand camel, fifty thousand sheep, Manas, Almambet, Karkyra, Storm, seven thousand horses were in line in Sayakbay's version. Unhitching the Camel in Koktai's funeral repast.

Сагымбай Орозбаковдун вариантында ат чабышка эки мин ат чубатылып, биринчи байгеге сексен мин жылкы, мин атан төө, жүз мин кой, тогуз мин уй, ал эми экинчи байгеге беш жүз төө, кырк мин жылкы,

төрт мин уй, элүү мин кой, учүнчү байгеге болсо эки жүз элүү төө, жыйырма мин кой, төртүнчү байгеге – он мин кой сайылат. Ат чабышка аргымактар тандалып жатканда Манас Алманбетти өзүнө чакырып:

«Аябай күнду жайлап көр, Каркыра бою бийик өр, Катыра күнду жайлап көр, Ат семизин кымпыйтын, Этине келген аттар бар, Арыктын баары дынкыйсын» – деп кеп салат. [С.Орозбаков «Манас» 3-китеп, Ф.Кыргызстан, 1981, 149-150 б]. Алмамбет эр Манастын сезүн кубаттап: «Касыйдадан кат окуп, Калмакча кара дуба жат окуп, Бар айыздан бат окуп, бачымыраак жат окуп, Тегеректе терс окуп, Кытайча дуба нече окуп, Сурданып Алман калганы, Сууга жай таш салганы. Дуба окулгандан кийин эле, Алай-дүлөй болуп, жаан мөндүрлөп борошо уруп, арык-торук мал кырылат».

Саякбайдын вариантында жети мин кырк үч ат чубатылат. Кекетейдүн ашында төө чечмей оюну ойнолуп, Оронгу женишке жетишет.

Ал эми Жусуп Мамайдын вариантында ат чабышка Ырчы уул кырк мин кызыл алтын сайылат деп жар салынат. Биринчи байгеге кырк мин алтын, экинчи байгеге жүз тай, Манастын атынан жар салынат. Ат чабыштын алдында Каныкей көрүнүктүү саяпкер Нарматты чакыртып Аккуланы каратат. Саяпкерге жардамчы катары Бозуул менен Байматты кошуп, Аккуланы тапташат. Ат чабышта Ырчы уул жар салып, Аккулага Коёнаалыны мингизет. (Кекберүнүн жалгызы баладан чыккан чыйрак уулдардын бири) Жусуп Мамайдын вариантындагы Кекетейдүн ашындагы ат чабышта алты мин аргымак чубатылып, улуттук оюндардын жүрүшү кызыктуу сүрөттөлөт. Нескара Манаска келип, Мааникердин байге алышина карши экенин «Силердеги Мааникер калбыр өпкө, жез канат, Атым менен жарышса канаты бар күш калат, Төрт аяктуу айбандан кантип, андан байге алат» – деп нааразычылыгын билдириет. Көпчүлүк бул ойду кубаттап Мааникерге байге каралбасын деген бүтүмгө келет. Бирок, ат чабыштын жыйынтыгында Мааникер менен Аккула женишке жетет [Ж.Мамай «Манас» Шинжиан басмасы 1995, 149-бет].

Саякбай Карадаевдин вариантында кечилдин каны Конурбай, калмактын каны – Жолой, катын балбан Оронгу, манжунун

каны – Нескара, Кокондун каны – Козубек, Анжыяндын каны – Айры сакал Сынчыбек, Эламандын Эр тештүк, Оогандын ханы – Акункан сыйактуу дөө-шаалардын Жамбы атуу оюнга келиши ырааттуу сүрөттөлүп, жыйынтыгында баш байгени Манастын алганы төмөндөгүдөй сыппатталат: «Айкөл Манас жеткени, Канкор жетип бир атты, Бар танабын кыя атты. Баатырын Жамбы кулатты, Кан Манастын кырк чоро, Кекетейдүн казына байгесине сыйганы, Кыймылдаган мөөрөйдү, кымбатым Манас алганы» [С.Карадаев 2-китеп, Ф.: Кыргызстан 1988, 66-б]. Жамбы атуу Сагымбайда бир топ кенири сүрөттөлгенүн көрөбүз. Манасчы төгөрөктүн төрт бурчунан келгендердин жамбы атууга даярдыгын, алардын кулкүнөзүн тартууда таасирдүү көркөм сүрөттөөлөрдү курган.

Сагымбайда да, жамбы атууда Манастын женишке жетишкени мындайча мүнэзделет: «Түркүгүн түптөп сындырды, Дүйненун көөнүн тындырды, Туура танган жыгачын, Туйгунун Манас сындырды, Душмандын көөнүн тындырып, Тууганга кубаныч Кылдырды» [С.Карадаев, Манас 3-китеп, Ф.: Кыргызстан, 1991-ж, 63-б]. Ал эми Сагымбайда Аккуланын баш байгени алганы уруштун чыгышына негиз болуп берет. Кытай – калмак Конурбай Аккула, Чалкайрук, Ачбуудандын байгесин көзгө илбей, «менин үч аргымагым алыш керек» деп атайын чырды тутантуга бел байлайт. Сагымбай бул белүмдө ар бир тулпардын портретин, баатырлардын куралжаркытарын, каармандардын портретин жандуу сүрөттөөгө жетишкен. Саякбайда бул мотив өзүнчө белүнбейт, «Кекетейдүн аши, чырдын башы» экени белгиленип, аштын финалында Манас баштаган баатырлардын кытай-калмакты жерине чейин кууганы ишенимдүү, таасирдүү сүрөттөлгөнүнө күбө болобуз.

Жусуп Мамайдын вариантындагы күрөшкө чыгуу белүмүндө, Кошой баатырларды сынайт, себеби Манас бүт баатырларды сыноо жагын Кошойго жүктөгөндүгү окуянын жүрүшүнөн ачык көрүнөт. Мында Нескара Эр Төштүкке чыгам деп камданат. Анда Эр Төштүк: «... Жер алдында жети жыл жүрүп, жетимиш алпты бүт жендим. Жер үстүнө чыкканы жети айга толук толо элек, Каным калган бир кашык, Этимдин баары кек жашык, Оронгу

карап туруптур, Жолойду Кудай уруптур» деп сыппатталат [С.Орозбаков, «Манас» 3-китеп, Ф.: Кыргызстан, 1988, 226-б].

Саякбайда болсо күрөшкө чыккан Жолойго атаандаш чыкпай, Манас Кошойду чакырат. Кошой сексен беш жашта экенине карабай, Жолойду жыгат. Саякбайда ат чабыштын байгесинен улам, Конурбай уруш чыгарат. Манастын Конурбайды жыга салып, жарадар кылганы «Опол тоодой күркүрөп, Оён Манас жеткени, Калың кытай Какандан, Буйтай качып өткүчө, Камбардай болгон калганы, Каарданган зор Манас, Муштап эми өткөнү, Алгаранын үстүнөн, Тоо урган немедей, Алоокенин Конурбай, Күркүрөп кулап кеткени» – деп элестүү сүрөттөлөт. Мында Жолой баштаган калмак-кытайлар, Аккуланын баш байгесин талап кетет. Ачуулган Манас жеке кол салып, Жолойду башын жара чабат. [С.Карадаев, Манас 3-китеп, Ф.: Кыргызстан, 1991-ж, 63-б]. Ал эми Сагымбайда Аккуланын баш байгени алганы уруштун чыгышына негиз болуп берет. Кытай – калмак Конурбай Аккула, Чалкайрук, Ачбуудандын байгесин көзгө илбей, «менин үч аргымагым алыш керек» деп атайын чырды тутантуга бел байлайт. Сагымбай бул белүмдө ар бир тулпардын портретин, баатырлардын куралжаркытарын, каармандардын портретин жандуу сүрөттөөгө жетишкен. Саякбайда бул мотив өзүнчө белүнбейт, «Кекетейдүн аши, чырдын башы» экени белгиленип, аштын финалында Манас баштаган баатырлардын кытай-калмакты жерине чейин кууганы ишенимдүү, таасирдүү сүрөттөлгөнүнө күбө болобуз.

Жусуп Мамайдын вариантындагы күрөшкө чыгуу белүмүндө, Кошой баатырларды сынайт, себеби Манас бүт баатырларды сыноо жагын Кошойго жүктөгөндүгү окуянын жүрүшүнөн ачык көрүнөт. Мында Нескара Эр Төштүкке чыгам деп камданат. Анда Эр Төштүк: «... Жер алдында жети жыл жүрүп, жетимиш алпты бүт жендим. Жер үстүнө чыкканы жети айга толук толо элек, Каным калган бир кашык, Этимдин баары кек жашык, Оронгу

жыгып салбасын» деп өзүн күрөштөн ала качат. Айкандын уулу Кекбөрү «каруумдун сынган жери бүтө элек» десе, Айдаркандын Эр Кекчө «өпкөм ооруп жүрөт» да кесе айтат. Акбай да макул эместигин билдириет. Баарын угуп, калчап көрүп Манас Кошойду өзүн сунуштайт. Кошой Эр Кекченүн шымын кийип, тартканды жыртылып кетет. Манас өзү көпчүгүнүн ичинен кандагайды таал, жетимиш төрт жаштагы Кошойго сунат. Кошой кийип, керсе багалеги батпай, Каныкейди чакырып, өзү тиккен кошумча жерлерин сөгүп, (бүйүрө тиккен) кенеитип, портрети: «Абаңдын жели күч экен, Жону талаа түз экен», «Дене бойдон аккан тер, Күн жаагандай куюлат» – деп мунөзделгөнүн көрөбүз [Ж. Мамай «Манас» Шинжиан басмасы. 1995, 141-б.]. Эр сайышта Жусуп Мамайдыа өзгөчө портреттик сыппаттоолор аркылуу жугумдуу, таасирдүү берилет. Конурбайдын портрети: «...белдүү Чочко Конурбай. Таш казандай башы бар, Өнергөн койдой кашы бар. Жаркыны көккө тартылган, Башында каухар ташы бар» – деп берилет. Ал эми Манас менен Конурбайдын эр сайышуусу, өзгөчө сүрөттөлөт: «Манас кабылан, Капталдан ары бир койду, Катаркатар бадана, Катары менен жыртылып, Калпактай нечен буланы, Калдайтып шамал учурup, Капталга коюп өткөндө, Кара кан кетти чубуруп, Качып калды калдандал». Тоголок Молдонун вариантында «Кекетейдүн аши» белүмү «Семетей» эпосунда берилээрин жогоруда белгилеп өткөндөй, күрөштө Жолойго Кошой чыгат. Күрөш болоордун алдында Манас көпчүгүнүн алдында Каныкей тиккен шымды алдырып Кошойго берет. Кошой: «Айкожо жолукканда менин үч тилегимдин аткарылышин колдоп бата берди зле, биринчисин – Жакыптын балалуу болушуна, экинчисин – калмакты женип, Жолойду күрөштө женишиме арнагам, үчүнчү батамды – Манас сенин балалуу» болушуна арнайм» – деп айтат. Бул баталардын бериллишин бул варианттагы, өзгөчө бир көрүнүш деп баалоого болот. Сагымбайда бул бата Каныкейге берилип: «балалуу бол» – деп, атүгүл Семетей аттуу

балалуу болоору белгилүү болот. Андыктан, Тоголок Молдодо Айкожо берген үч батанын баарын Эр Кошой Манаска, баатырдын эбегейсиз жеништерине, баласы Семетейге балыштайт. Бул деген Кан Кошойдун кан Манаска өтө берилгенди деп баалоого болот. Ырасында зле Кошойдун Манас эпосунун башынан аягына чейин сюжеттик енүгүүсүндө Манастин идеяларын колдоп жашап келгени, бекеринен эмес. Бул эпостун бардык белүмдерүндө бекемделип турганын көрөбүз. Бул варианта Кекетейдүн ашында, жанжалды, Жолой чыгарат. Ат чабышта Жолойдун Суркуласы (Ачбуудан) тердеп, чанкап, Аккулага окшоп калат. Ошол себептен, «менини келди» – деп Жолой биринчи байгени талашат.

«Кекетейдүн ашы» белүмү айрым илимий эмгектерде «Манас» белүгүндө айтылганы туура. Кээ бирлери, «Кекетейдүн ашы» белүмү «Семетей» эпосунда берилген» деп белгилешет. Манас таануучу М.Мамыров: «Саякбай Карапаев мурда жомокту жаздырууга көнбөгөндүктен, айрым белүмдерү калтырып, толук жаздырып бүткендө кандай айткандыгы тууралуу өзү да байкабай айрым эпизоддор калтырылып калганын сезген. Ошондуктан, калтырылып калган эпизодорго «Көзкамандар окуясы», «Кекетейдүн ашы» белүмдерүн атап айтып берген» [Мамыров М. «Семетей» эпосу, «Манас» трилогиясынын 2-белүгү. 1963.5-15-б].

Андыктан, М.Мамыров «Кекетейдүн ашы» трилогиянын биринчи белүмүндө айтылышы туура деген жыйынтыкка келет. Муну окумуштуунун «1952-жылы Саякбай Карапаевден эпостун «Манас» белүгүн кайра жаздырганда аталган эпизоддор («Кекетейдүн ашы», «Көзкамандар окуясы», – к.к.) өз ордун таал, «Чоң казат» поэмасынын (эпизодунан, к.к) мурун жайгашкан деген пикири далилдүү бекемделгенсийт. [Ошондо 20-бет] Окумуштуу аталган эмгегинде мурунку айткан оюна каршы чыгып: «Кекетейдүн ашы» манасчылардын Ыссык-Келдүн мектебинде эпостун «Семетей» белүмүндө айтылаары мурунтан зле белгилүү. «Кекетейдүн ашы» манасчы-

лардын Тянь-Шандын мектебинде (Шапат Рысмендеев) Чүйлүктөрдө (Акмат Рысмендиевде) да кезигет [Ошондо 20-бет] деп жыйынтыкка келет. Ушундан улам «Кекетейдүн ашы училтиктин «Семетейдин белүмүндө айтылганы он деген ойго келүүгө болот. Себеби, М.Мамыровдун ою боюнча манасчылардын бир мектеби бул белүмдү «Семетей» эпосунда айтылганы туура деген ойду түшүнөбүз».

Негизи көрүнүктүү манасчы Тыныбек Жапый уулунун «Кекетейдүн ашы» белүмү жөнүндө айтпай кетүүгө болбойт. Себеби, Тыныбектин «Семетей» эң алгачкылардан болуп жазылып алынып, өзүнчө белүм болуп берилген. Кекетейдүн ашында чагылдырылган улуу кыргыздын каада-салттары архайкалык катмарларга бай. Ошондуктан кыргыздын улуу манасчылары Сагынбай, Саякбайлар, Келдибек, Акылбек, Тоголок Молдолов ушул Тыныбектен үйрөнгөн болуу керек деп ойлоим.

Ч. Валихановдун жазып алган «Кекетейдүн ашы»-академик А.Х. Маргулан тарбынан СССР илимдер академиясынын Азия элдеринин институтунун архивинен [Р.11, оп.4.№36] тапкан, Маргулан Манастин үзүндүсү жөнүндө монография жазып, түп нусканын факсимили кошо тиркелип (А.Маргулан Шокан жана «Манас» Алматы, 1971) жарыкка чыгарат. Бул казакча котормо Чокан Валихановдун чыгармалар жыйнагына да басылат [Ч. Валиханов. соб. соч. в пяти томах, Алма-Ата, 1985, Т.2 101-147-б.]. 1969-жылы Лондон университетинин профессору А.Т.Хатто Ч. Валиханов менен В. Радлов жазып алган вариантарды салыштыруу менен монография жазган.

Тыныбек Жапый уулунан (XIX к.) Сагынбай, Тоголок Молдо, Байбагыш, Донузбай өндүү манасчылар таалым алган. Тыныбектин Тоголок Молдодон Молдобасан Мусулманкулов, Байбагыштан Багыш Сазанов, Донузбайдан Мамбет Чокморовдор үйрөнген. Тыныбек Чонбаш (Нармантай), Келдибек, Акылбек, Балыктарга шакирт болгон. «Мен жүз токсон тогуз жашты жашадым, (Кекетей 199 жашта) жаак сөөгүм бошоду

журтум... Кекетей Жайма Кекүл Жаш Айдар, чором» (Т.М. 110-б.). «Мааникерди мине кер, чором» Умет уулу Жайсанга айтты. «Карды салык бийине айт, катта курсак байына айт, Калың ногойго айт» ж.б. «Оо, Байдын уулу Баймырза, баатыр. Ээ, бери карап кулак сал, баатыр», – деп элди ынтымакка чакырууну айт. (Т.М. 12-б.). «Он экиде ок атып, он учуне жеткенде, ордо бузуп, үй чапкан Жакыптын уулу жаш Манас. Кекжал дебет бөрү эле ошо эр Манаска бара көр». (Т.М. 14-б.). Автордук баяндоо: «Кекетейдөй ханышаныз, эки бир көзү сүзүлдү, о-о, кыямат көздөн үзүлдү». (Т.М. 14-б.). «Айдар хандын баласы, Айланыс тууган эр Кекчө» (Т.М. 15-б.). «Ботолуу төө, нар менен, Алты бир тогуз мал менен» келди. Кытайдын кыр мурундуу Конурбай, Кекчө Калың көп ногой, козголо көчүп барды дейт. Алабаш жорго, чубарат, Айдап бир тартуу кылды дейт» (Т.М. 15-б.). Конурбай келгенде Байдын уулу Баймырза, кенеш албай турду дейт. Аナン эле алты жашар Бокмурун Мааникерди минип Баймырзага кайрылат:

«Кекетей ашын билгизбей маке
Жана Анжиянда семирген аке
Анжияндын тон алмасын кемирген
Чийки канга семирген,
Самарканда сарт Манас
Сары кулак ит Манас» (Т.М. 16-б.)

Бул эмгектин 18–19-беттеринде Кекетей ашын беремин деп мусулман менен каапырдын, Баарын бирдей жыямын ж.б. Жаш Айдар менен Бокмурун айтышат. Бокмурун Энекем минген Эркебоз, Сүйсөн шону минип бар. Карындашым Карлыгач, Анын минген Кайкыбоз. Сүйсөн шону эле минип бар, Жаш Айдарга Бокмурун Мааникерди берет. (Т.М. 21-б.)

Бокмурун: Эр Кошой, Жаангер Билерик, Эр Үрбү, Эр Көкчөгө барып айт кайталанып жатат (Т.М. 24-б.) Агыш, Кожан, Бегиш, Чегиш, Алтын күлүк, Керкулук, Сайкал, Болот, Дүмүр алп, Жедигерден Эр Багыш, Эр Карак, Жанаалы, Эр Төштүк, Орчун журтка баш болгон ошо Манаска барып айт (Т.М. 27-б. Кайталанып жатат, 14-бette да айттылат).

«Саймалуу саадак байланган, Самаркан тоосун айланган, Ак селдесе көзөндөй, чанырган үнү азандай Алтын сакал Айкожом, ошол Айкожомо барып айт (Т.М. 928-б.).

Манас башын көтөрүп: «Ала байрак куу наиза, жоодураган кырк чором. Кырк чором башы Кыргылчал, катынын жылда уч түүдүргөн сүргүн чал» (Т.М. 33-б.) деп чоролору тууралуу айттып келип, астындағы Мааникерди «Атты сойдуруп салгыла. Бу кулдун башын койдой кескиле, канын суудай чакыла», – дейт. (Т.М. 33-б.) Жаш Айдар ыйлап: «Дениз злен кечирчи, Дарыя злен кечирчи, Дабан злен ашырчи... Бир уядан так злем, жумуртқадан ак злем» дейт. Ошондо Манас: «Ороздунун он уулу Олжого зорлук кылганды, жалгыздык башка келди эле чором» дейт. Жаш Айдар аман калат. (Т.М. 34-б.) Жаш Айдар Манаска карап: «Коё берчи падышам, байгемди айттып берейин» дейт. Баш байге: Тогуз торко тон, 90 калча кул, сан саанчы, күн саят, сан сары баш бээ, ал эми ақыркы байгеге: Ала баш жорго ат, 60 атка 60 калча кул мингизип саят. Ботолуу төө нар, Балалуу ногой күн, манаттан жапкан үй (Т.М. 36-б.) Ошондо Манас Жаш Айдарды бошотот.

Бокмурун туруп ошондо Тогуз жорго катарлап, Эр Манастин алдына, тартууга кой берди дейт. Бөтөнчө тогуз жамбыны. (Т.М. 40-б.) Калмактар эттин бышканын бекитип, ала качканын Манас байкап, калмактардын башын айра чаал, кемегенин башынан кууп жиберет. (Т.М. 41-б.), Каалырдын каны Нескара Эр Кошойдөн Манастин чоо-жайын сурайт. Манасчы тарабынан Нескара менен Эр Кошойдун суроо-жооптору берилет: Мында ат чабышты Манастин өзүн башкарса дешет. Ат чабышты он эки айга чалтыр дейт Кошойго. Көмкөрөсүнөн жаткан Жолойго Кекчө да, Эр Төштүк да, Жаанбай да (Т.М. 50.51.52-б.), көнбөгөндүктөн, Акпай, Мамбет, Кек көен жаш жигиттерди (чукө ойногон) Жолойго беттешүүгө чакырат. Аны Манас байкап калып (Т.М. 53-б.) 95 жаштагы Кошойду өзүн чык дейт. Жолойдун бир күндүк тамагы 9 бука, 9 кочкор, 9 буура, 9

айгыр, 90 саба кымыз. (Т.М. 56-б.) Жолойду Эр Кошой женип, башынан аттап кетет.

Төө чечмей оюнун Оронгу дырдай жыланач болуп барып женип алат. (Т.М. 62-б.) Эр Ағыш менен Конурбай 35 күн алышып, Ағыш женет. (Т.М. 65-б.) Ат чабышта: Алгарага тил бүтүп, (Т.М. 86-б.) Конурбайга кайрылып: «Кулактан айрылып, чунак болдум. Куйруктан айрылып, чолок болдум. Манастан кекти алалы» дейт. Конурбай айбалта менен жүгүрүп келип, Оройго чалты дейт. Андан кийин Манас Конурбайды айбалта менен чалты дейт. Конурбай тонкоюп калды дейт (Т.М. 87-б.).

«Манас» эпосундагы Манастын башына оор мүшкүл иш түшкөндө Аккула тулпары кадимки адамча сүйлөп, кенеш бергендей зле бул белүмдөгү Алгаранын Конурбайга Манаска каршы күрөшөлүп, кекти алалы дегени байыркы түрк тилдүү эпосторундагы окшоштуктарды, жалпылыктарды билдирип турат.

Негизи бул эпизоддорду бардык вариантарды, салыштырып терен изилдөө, тактыкалып келет депойлойбүз. Манасчылар С.Орозбаков, Ш.Рысмендеев, М.Ашымбаев, Ы.Абырахмановдордун вариантында бул белум «Манас» белүмүндө берилсе, С.Каралаев, Тоголок Молдо, А.Рысмендинев, Б.Сазановдордо «Семетей» белүмүндө айтылат. Биздин оюбузча: «Көкөтейдүн ашы», «Манас» училтигинин биринчи белүмүндө зле айтылышы туура. Себеби училтике «Көкөтейдүн ашы» белүмү болбосо, «Чон казат» кайдан жаралмак. «Көкөтейдүн ашы – чырдын башы» дегендей ушул белүмдөгү салттуу сүрөттөөлөр окуянын түйүнделүшү, чыналуусу – «Чон казаттын» жыйынтыктоочу белүмгө айланып, теманын чечилишин шарттап жатпайбы. «Көкөтейдүн ашы» Манас эпосунун сюжеттик курамында кульминациялык баяндоого өтүүдөгү өзүнчө маанилүү композициялык ролду аткара турган ырма катарында белүнүп турат. Бул эпикалык сюжет келечекте боло турган трагикалуу окуялардын алдын ала мотивировкасы катары сүрөттөлөт. Бул эпизод биз изилдеп жаткан варианттарда

Сагынбайда, Саякбайда, Жусуп Мамайда, Тоголок Молдонун вариантында «Семетей» эпосунда орун алган. Бирок, Сагынбайдын вариантында «Көкөтейдүн ашы» «Семетей» эпосунун Жолойдун окуясында берилген. Сагынбайдын вариантында окуялардын жайгашышы салтка айланган сценарий ирети менен берилет. Саякбайда болсо, сюжеттин композициясындагы окуянын хронологиясина көп маани берилбейт.

В.Радловдун жазып калтырган «Манасында «Көкөтейдүн ашы» өзүнчө поэма катары жаралгандыгы айтылат. Бул «Манаска» кийин кошуулган болуу керек деген гипотезасын билдирип. «Манас» изилдөөчү окумуштуу Өмүркул Жакишев «Көкөтейдүн ашы» поэмасы эпостогу өзүнөн мурунку кийинки окуяларды байланыштырган, бирин-бири улаган өзүнчө көпүрө болуп, эсептелинген эпизод» деп белгилейт. Окумуштуу мында «Көкөтейдүн ашын» бекеринен «поэма» деп атап жатканы жок. Окумуштуунун байкоосунда бул В.Радловдун баамдоосу боюнча байыркы учурда өзүнчө чыгарма катары жаралган деген пикир шайкеш келип отурат. Ө.Жакишевдин ушундай жыйынтыкка келгени бул эпизоддо «Манас» эпосунун мазмунуна синген, элдин жайчылык турмуштагы жашоо-тиричилигин, салтын, үрп-адатын көрсөткөн өзүнчө поэма катары караганынын себебин көргөзүп турат [Жакишев. Ө. «Манас» училтиги женундө «Бишкек» басма, Бишкек 2013, 43-б].

Көкөтейдүн көрээзи кыргыз эпосунун эн бир байыркы учурун элестеткен эпизоддордо жатат. Ушуга карабастан бул эпизод Тоголок Молдонун вариантында да айтылат. Бул көрээз өзүнүн стилистикасы жана баяндоо ыкмасы байыркы кыргыздар рундардын, ташка чегип жазылгандардын импровизациялык көчүрмөсүндөй таасир калтырган. Бөтөнчө түрктердүн Енисейлик «Култегинге» арналып чегилген жазуулардын сюжеттик баяндоо төмөнкү айтылган окуялар: «...неимущих он многочисленными имевших колени, заставил приклонить колени имевших головы, заставил склонить... (головы)».

Ч.Валихановдун «Көкөтейдүн ашынан» жазып алган тексттеги төмөнкү салттары жакындашип турганын көрүүгө болот.

Теле күш салдым, баатыр,
Күш кылдым, баатыр,
Тентигенди жыйып, эл кылдым баатыр,
Кулаалы салып, күш кылдым баатыр,
Курама жыйып, эл кылдым баатыр...

[Ч.Валиханов, Ч.Айтматов атындагы Тил адабият институтунун кол жазма фонду, ИНВ № 5187]

«Манасчылардын вариантында туруктуу салтка айланган формулалык стилдин ар биринде законченемдүү кайталанып, салыштыруунун аллегориялык күчетүп айтуу ыкмалары колдонулат. Гипербола каармандын сүрөттөөсүн терендөтүп, эмоциялык таасиринин чыналышын күчетөт. Ар бир манасчы баатырдын элесин күчтөүү учун, каармандын сырткы көрүнүшүнүн ар бирин өзүнчө ажыратып, бүтүндөй касиет сапатын гиперболизациялап, эң бийик көркөмдүккө жеткизүүгө арекеттегенет. Ушундай көркөмдүк салтка айланган системаны муундан-муунга өткөн ыкмаларды манасчылар өзүнүн айтымында толук сактоого умтулат. Ошондуктан, алардын Манастын көркөм образын сүрөттөгөндө бир топ типтүү окшоштуктарды көрүүгө болот» деп Ө.Жакишев айткандай кыргыз эпосунун сюжетиндеги салтка айланган көркөм сүрөттөөлөр боюнча эң туура пикирине кошуулбай коюга болбос. Бир мисалды Күл-Тегиндин эстелигинде анын казасына келген элдин санын жана өзгөчөлүктөрүн белгилеген. Кагандардын көпчүлүгүн сүрөттөгөнүн алып көрөлү: «Көнүл айтууга күн чыгыш тараалтап Бекли талаасынан табгачтар, тибеттин эли-аварлар, Римден-кыргыздар, Учкурукандар, Огуз-татарлар, кытайлар жана тата-бийлер ушунча көп белгилүү кагандар, ый-екүрүк менен келишти» деп ташка чегилген. Ушул руниканын сюжеттик стили кыргыз эпосунун «Көкөтейдүн ашына» келген элдердин көптүгүн сүрөттөөдөгү көрүнүш өйдөдө айтылган тексттин вариациясы катары кабыл алынганын Саякбайдын айтуусунда кандай берилгенин карал көрөлү:

«Ал да келди кобурап,
Асманга учуп топурак,
Ооган каны Акункан,
Желектүү наиза желпилдеп,
Чоң тебетей селпилдеп,
Ооган келди жол менен,
Он эки мин кол менен,
Ара жерден чан келди,
Анысы аз келгенсип,
Индустандан да келди,
Ордолуу шайык, көк чеке,
Оорчун Кокон, Маргулан,
Аргымагы түрсүлдөп,
Ала көөдөн күрсүлдөп,
Анжыянын айрысакал Сынчыбек,
Түркүн-туркүн бөлүнүп,
Түрү суук көрүнүп,
Анжыянын Акканы,
Аттарынын баары айгыр,
Куюшканы такыр жок,
Самаркандан Санжыбек
Бу да келди жол менен.
Он миңчелик кол менен,
Камчыларын бек тиштеп,
Жалгыз атын күш-күш деп
Кокон кандын Козубек,
Маргаландан Малабек,
Алты шаардан Алабек,
Букардын каны Темиркан
Мындан толгон кол келди»

(С.К.Инв. №552).

Мына ушундай руникалык жана эпикалык тексттерди орус окумуштуусу Л.Гумилев өз учурундагы пайда болуу менен алар бир адабий традициянын салтын ала жүргөн агым катары санап, боз үйлөрдө жашаган (көчмен), түрк элдердин сөгизинчи кылымдарда өздөрүнүн ырчылары болгон деп эсептейт. [Л.Гумилев. Древние тюрки. М., 1957, 323-б.] Ушул биз келтирген бир топ мисалдар көргөзүп тургандай «Көкөтейдүн ашы» манасчылардын айтымындағы байыркы сюжетте жатканын тас-тыктап турганын жана алар «Манастын» сюжетиндеги байыркы салттуу издерге жатканын билгизип турат. Бул жогоруда көрсөткөн В.Радловдун пикирин ырастап

тургандай сезилет. «Көкөтөйдүн ашы» мурда «Манас» эпосунун сюжетинде жок болгонун сезген Тоголок Молдо өзүнүн вариантында «Кекөтөйдүн ашы» белүмүн эпостун «Семетең» белүмүндө берет. Ошондой зле С.Каралаевдин вариантында бул эпизод «Семетеңдин» тутумуна эмнегедир жалғап киргизилip, башка варианттагыдай «Манас» белүмүнө кирбей калган. Саякбай кийинчөрээк унтул калган эпизодун «Семетеңге» жалғап койгондой сезилет. Бирок, жогоруда сез болгондой «Көкөтөйдүн ашы» белүмү «Манас» эпосунун сюжеттик курамында берилгени зле он болот деген жыйынтык чыгарууга болот.

Адабияттар

1. С. Орозбаков «Манас» 3-китеп, – Ф. Кыргызстан, 19К1-149–150 б.
2. Ж.Мамай. «Манас» Шинжиан басмасы, 1995, 149-бет.

3. С. Карадаев. 2-китеп. – Ф.: Кыргызстан 1988, 66-б.
4. С. Карадаев. Манас 3-китеп. – Ф.: Кыргызстан, 1991. I: б.
5. Ж. Мамай. Манас, Шинжиан басм, 1995, 137-б.
6. С. Орозбаков. Манас 3-к. – Ф.: Кыргызстан, 1988, 226-б.
7. Ж. Мамай. «Манас» Шинжиан басмасы. 1995, 141-б.
8. М. Мамыров. «Семетең» эпосу, «Манас» трилогиясынын 2-белүгү. 1963, 5–15-б.
9. Ч.Ч. Валиханов. Соб. соч. в пяти томах, – Алма-Ата, 19С Т. 2 101–147-б.
10. О. Жакишев. «Манас» училтigi жөнүндө, – Б., 2013, 43-б.
11. Ч. Валиханов. Ч.Айтматов атындагы, тил адабият институтунун кол жазма фонду, ИНВ № 5187.
12. Л. Гумилев. Древние тюрки. – М., 1957, 323-б.

УДК 82

*Күлтәева Умүт Бекмуратовна,
филология илимдеринин доктору*

ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВДУН КААРМАНДАРЫНЫН ПРОТОТИПТЕРИ ЖАНА АЛАРДЫН КӨРКӨМ ОБРАЗЫ

Аннотация. Макалада Ч.Айтматовдун каармандарынын реалдуу турмушта жашаган прототиптери болгон кайталангыс образдарды жаратууда жазуучуну чыгармачылыкка шыктындырган замандаштары, алардын миллиондогон окурмандарды өзүнө тартып турган руханий кубаты жана адеп-ахлагы талдоого алынат. Прототиптин негизинде көркөм образ жаратуунун жазуучу колдонгон ыкмалары, реалдуу факты, окуя менен ойдан жаратуунун карым-каташы дүйнөлүк масштабдагы улуу жазуучулардын контекстинде каралат.

Негизги сөздөр: прототип, көркөм чеберчилик, жеке тагдыр, доор трагедиясы, типтештируү, анализ, синтез, каармандын портрети, диалог, көркөм шарттуулук.

ПРОТОТИПЫ ГЕРОЕВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА И ИХ ВОПЛОЩЕНИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ

Аннотация. В статье рассматриваются прототипы героев произведений Ч.Айтматова реальные люди, современники писателя, послужившие ему отправным моментом для создания неповторимо удивительных художественных образов, чьи духовные силы и нравственность покоряли сердце многомиллионных читателей. При этом анализируется мастерство и использованные многообразные художественные приемы великого писателя Ч.Айтматова в создании типичных персонажей. Художественное мастерство писателя рассматривается в контексте великих писателей мирового масштаба.

Ключевые слова: прототип, художественное мастерство, личная судьба, трагедия эпохи, анализ, синтез, прототипы героев, диалог, художественная условность.

A PROTOTYPE OF THE HERO CHINGIZ AITMATOV AND THEIR ART IMAGE

Abstract. The article discusses the prototypes of the heroes from the Ch.Aitmatov's works – they are real people, the writer's contemporaries, which served him as the starting point for creating uniquely amazing artistic images, whose spiritual strength and morality conquered the heart of multimillion readers. At the same time, the skill and the various artistic techniques used by the great writer C. Aytmatov in creating typical characters are analyzed. The artistic mastery of the writer is matched in the context of great world-wide writers.

Key words: prototype, artistic mastery, personal destiny, the tragedy of the epoch, analysis, synthesis, hero prototypes, dialogue, artistic convention.

Адабияттын тарыхында эзлөтөн зөлө прототип, протосюжет түшүнүктөрү окуруманды кайдыгер калтырбаган маселелердин бири экени шексиз. Анткени, каармандын прототибы чыгармадагы турмушчыныгына болгон окурумандык ишенимди бекемдейт, жазуучу прототипти түптештируу менен сюжетти өздөштуруунун сапаттык дөнгөзлийн камсыз кылат. Ч.Айтматовдун эң жөнөкөй нерседен татаалдыкты, татаал нерседен жөнекейлүкүтү көрө билген жазуучулук чеберчилигинин сыры эмнеде? – деген суроого жооп берүүгө туура келсе, анын айрым жооптору дал ушул каармандарынын прототип маселесине келип такалчудай. Анткени жазуучу убагында айтылуу акын Женжоктун ақындык өнерүнө: «Жер менен көктүн ортосунда күштай чабыттай, он сегиз мин ааламды оодарыштырып, дүйненү колуна төгерете кармап тургандай ырдаган»¹ – деп тамшангандай, өзү да «он сегиз мин ааламды оодарыштыра» көркөм аңдоого алды. Анын «ааламында» Жер-Энеден космоско чейинки, «туу казыгы» Шекерден адам буту баспаган Жаабарс түнөк кылган улуу тоолорго чейинки мейкиндикте, тээ байыркы «айдар кекүл жанжундар» адам ақылына кол салгандан, кечээги зле мурда «Горбачевдук стаяда» жүргөн интеллектуал-журналист Арсен Саманчиндин класслаши Ташавгандын XXI кылымдагы араанын ачкан базар экономикасына жараша араб ханзаадаларын барымтага алуу планына чейинки мезгил аралыгында не деген адам тагдырлары бар. Айрыкча жазуучунун чыгармачылыгынын биринчи этапын түзгөн жана ага алгач дүйнөлүк атак-данк алып келген «Тоолор жана талаалар» жыйнагына кирген жаркын чыгармаларынын каармандары жазуучунун төгерегиндеги карапайым айылдык жердештери: Толгонай, Ысмайыл, Сейде, Жамийла, Раймаалы, Мырзакул, Мырзагүл

atalgan realduu adamdar ekend. Oshol karpayim adamdar duyneluk masstabda okurmandardyn seziminine jaryk chachip, ar bir okurmandyn suyuuusun arzyip, alardyn akyl-esin arbap alshynyn syry emnede?

Прототиптердин жазуучу менен замандаш жашаган реалдуу адамдар экенин биз окуган китеpten же кулак ukkan oozeki kettentem esmes, alar menen baarlaшуу насибине ээ болгондон ulam aityip olturnabiy. 1998-jyllyk жазуучунун 70 жылдыгына карата Rosa Terekulovnanyn demilgesi menen atayin prototipterdi² izildoe maksatynda Talaas jergesin kydyrganbyz. Marshrutubuz жазуучунун kichi mekenni Sheker → Zhilde → Pokrovka → Kek-Sai → Sheker ailampasynida bolgon. Marshruttun myndai tandalashyнын da себеби bar bolchu. Biz eozubuz menen bирге жазуучунун kojondash esken jænni, Karagyz apasynyn balasys – Zhaparkuldu, klasslaşı Sultamuratты kocho alyp, andan arys Ch. Aytmatovdun ballaligys etken aiyldardary aralap, zamandashtarynyndan oй-pikiirlernerine kulak teşeggenbuz. Al kaisys aiyilda журбесүн tynymsyz Shekerge kattap turgan. 1976-jyllyk жазуучу B. Levchenko menen bolgon maegindie: «Mенин негизги капиталым (сызган – K.Y) – Sheker, көптөгөн калган нерселер сырттан алынган каражаттар, балким bul kaражаттар mенин iшимде кийинчэрээк артыкчылыкка ээ болор»³ деген пикири бекеринен aitylbaganyna oshondo bir taq calganbyz. Chynynda эле жазуучу алгачкы чыгармаларына ruxhani kubattys da, ideyna da, kerkem образын uotkusun da ballalik taasirlerinen alypsty. Tolgonaidyn, Ysmayyl jashagan yilergө kirip, alardyn yil-buloesu menen joluugup, «Жамийланын талаасы», «Маймак» stanциясын, poezdder «чыгыштан-батышка, батыштан-чыгышка байма-бай kattagan» temir joldu koz menen

¹ Айтматов Ч. Ак таңдай ақындын мурасы / Китепте: Жетисаак. – Ф.: Кыргызстан, 1982. – 5-6.

² Карапыз: Күтпәев Г.Б. Түрмүш чылдырылыш көркөм образ: макалалар, документалдык материалдар (Учунчү басылышы) – Б., 2008.

³ Точка присоединения: Диалог В.Левченко. Кызигиз Айтматов Полн. Собр. соч. в восьми томах. Т.7. – Алматы, 2008. – С.40.

kergende chygarmalarda autor koldongon kerkem detaldar kademidet kozge urunat.

Каармандардын прототиптери менен жазуучунун мамилеси жөн гана кошуналык, жердештикке (жазуучу «бытовизмди» жаман көрөрү белгилүү го) негизделген эмес. Ошондуктан бул темада сез айттуудан мурун прототипти изилдөөнүн айрым проблемаларын белүп көрсөтүүгө туура келет:

1. Прототиптин реалдуулугу көркөм образын эстетикалык наркына зыянын тийгизбөөгө тийиш;

2. Прототип менен автордун жеке ар түрдүү байланышы болгондуктан, жазуучунун чыгармачылык өнерканасындагы айрым сырларына «кол салуудан» этият болуу зарыл;

3. Прототипти жалгыз бир адамдын ёмур баяны же анын жеке тагдыры эсептөөгө болбайт.

Толгонай менен жазуучунун үй-бүлөсүн тагдыр кезиктирген. Көрсө, репрессияга дуушар болгон Айтматовдун үй-бүлөсү өз айылында турал калгандыктан, Нагима эне 1942-jyllyk mart aiyynida chiedey tört balasys menen Zhilde aiyylina kochup keliip, charbaga buxgalter kyzmatyna jumushka ornoشكон экен. Aiyyldyn naraktuу baibicesi Tolgonay aynan kiyinalyip, kumday sanaaga eziilip, birok сыртынан bilgizbej jurgenuñ bai kap журет да, 1944-jyllyk жалгыз уулу Subanbek sogushka chakyrylganda, ээнсирей түшкөн үйүнө Nagima Xamzaevnanы kirgizip algan. Oshondon bashtap, eki үй-бүлө bir үйдөн tütün bulattyip, yntymak-yrashkerlikte jashashat. Etsپurum Chingiz alardyn koz jash tegup сырдашып olturnushkanы dalay ukkan. Al kezde болгону энелердин kaiгысына boor tolgot, sezimin kurchutsa, kiyin al koz jashatarda жеке адамдын esmes, door tragediyasi жатканын tushundu. Chondordun turmuşuna эрте aralashkan жазуучу элдик тур-

⁴ Эльза Злотник. Неопубликованное интервью Чингиза Айтматова. «Неделя», 1976. // Интернет сайт: открытая библиотека, 2016, 1-февраль.

⁵ Карапыз: Дурноо А. Прототипы романа Л.Толстого «Война и мир». // Интернет сайт: knigi.mirtesen.

⁶ О некоторых прототипах героев русской литературы// Интернет сайт: gorod.tomsk.ru.

эмне айта аласыз?» – деген суроого, «Энем тууралуу пикиримди «Саманчынын жолу» повестимде айтканмын» – деп жеоп бергени далил. Бул образда Толгонайдан башка чон энеси Айымкандын, кыйын күндөрдө арка-бел болуп, тапканын тартуу кылган Карагыз апасынын (эжеси) адамдык бейнеси камтылган. Ошентсе да чыгарманнын өзөк идеясы Толгонайдын тагдырына түздөн түз байланышат. Толгонай реалдуу жашосунда эки кыз, бир уулдуу болгон. Чыгармада Толгонайдын үчүн болгону анын прототип болгонуна окурманда шек жаратышы мүмкүн. Бул жерде турмуш чындыгын көркөм андоодо жазуучу колдонгон методдордо көнүл белүүнүн зарылдыгы келип чыгат. Көрсө, жазуучунун реалдуу окуянын көркөм андоо чеберчилиги бир нече прототипти бир каарманга типтештируудөн гана көрүнбестөн, бир прототиптин жан-дүйнөсүнүн сүнгүп кирип, андан бир нече тип жаратып билгенинен да ачык көрүнөт э肯. Автор каармандын образын типтештируудө анализ-синтез, индукция-дедукция методдорун айкалыштыра колдонгон. Толгонайдын жалгыз уулунун ысмын каармандын жубайна (Субанкул) бир аз өзгөртүп берип, Субанбектин 37 жашка чейинки өмүрүн, тагдырын, адамдык сапаттарын каармандын уч (Касым, Майсалбек, Жайнак) уулуна белүштүргөнү ачык эле байкалат. Анткени реалдуу жашаган Субанбек талаа менен сырдашып, буудай эккен дыйкан болгон, комбайн айдаган, энесине өзү өстүргөн буудайдан наан жедирген, эл ишине эт-бетинен кеткен эмгекчил да э肯. Бул сапаттар Касымдын образынын негизин түзөт. Анын сырткы келбети, ақыл-эси, зенге күйүмдүүлүгү Майсалбектин образында көркөм жалпылоого ээ болгон. Биз Толгонайдын кызына жоолукканда, андан тумардай сактап жүргөн 2 сүрөт алдык. Бирин – апасынын, экинчиси – агасынын сүрөтү э肯. Субанбектин сүрөтүнө чыгармадагы автордун портреттик мүнездөмөсү толугу менен төп келет: «Сүрөтүндөн айланайыным, ас-

кер форум кийинп түшкөн э肯, тимеле жарашиктуу, чачын артына кайрып, мандайы кере карыш, кабагын саал бүркөрөк тартып тиктеп турат». Ал эми прототиптин жаш улан кези Жайнактын образын түзүүгө негиз болгон. Субанбек жаш кезинде таң заарда эгин сугарып жүрүп, буудайдын ичинде кыбыраган нерсени көрөт. Көрсө, 4–5 жаштагы багар-көрөрү жок бала калың буудайдын арасынан жылуулук издең түнөсө керек. Таңкы суукта калчылдан жатканын көрүп, үстүндөгү тонуна ороп, жазы мандайын жаркылдата кубанып: «Апа, бала таап алдым» – деп Толгонайга көтерүп келген э肯. Бул деталь чыгармада жазуучу тарабынан кайра иштелип, Жайнак «...согуштан сүрүлүп келген бир орус аял чиедей төрт баласы менен биздин станцияга түшүп калган э肯, баары ач-жыланач титиreship... сегиз-тогуздагы тестиер уулуна эчтеке жетпей... Жайнак үстүндөгү чолок тонун ошол балага чечип берген...»⁷ – деп берилет. Убагында Нагима эне да ушул станцияга чиедей төрт баласы менен келип түшүп калганы жазуучунун жүрөгүнөн өчпес кара так эмес беле...

Ошол эле учурда согуш апааты бүт айылды капитап жатканда бала-почтальон кара кагаз тапшыруунун азабын баштан өткөргөн. Бир үй-буледен атасы жана 2 баласына кара кагаз келген учурду өз көзү менен көргөн. Буга дагы бир мисал согуш бүткөн соң Нагима эне балдарын окутуу үчүн жакшы мектеп издең Манас районунун Покровка айылына көчүп келип, Катей аттуу казак байбиченин үйүндө батирде туршкан. Анын болгону 2 уулу болсо, экөө төң согушта курман болуп, кара кагаз келген э肯. Чогуу жашап анын да кайгысына ортоクトош болгон. Натыйжада Толгонайдын образында бутундөй согушта уулдарын жоготкон энелердин тагдыры типтештирилген.

Жазуучунун прототиптин образын көркөм жалпылоодогу чеберчилиги протосюжеттин эң эле урунтуу, маанилүү окуя-

сын тандай билгендиги менен да түшүнүрүлөт. Андай маанилүү окуяга көп «күйлигишпейт», адамдын турмушунда тагдыр чечүүчү андай окуянын «күчүн, күдүретин» сезе билет. Айталы, чыгармада Толгонай рельс күчкөтөн эпизод реалдуу факт. Жазуучу бул окуяны Майсалбек аркылуу адам сезимин алдастаткан көркөм-эстетикалык денгээлге алып чыккан эмеспи. «Субанбек акем согушка кийинирээк кетти – дейт, анын карындашы Жакеш, – Анткени ал Молотовдо башкарма болчу. Адегенде чарбага киши керек деп, бир топторун жибербей туршкан. Болбой эле 1944-жыллы чакырык келди. Ошондо 37 жашка келип калган. Бир уул, бир кызы бар эле. Апам байкуш, баласы Субанбекти бөтөнчө аздектечү. Эненин баары баланы жакшы көрөт дечи. Ошентсе да апамдын мээрими башкача болчу. Согушка кеткендөн кийин анын ар бир буюун бапестеп, эч кимге кол тийгизчү эмес. Велосипедин дубалга илип кооп, ага чан жугузбай сүрүп турчу. Согушка кеткендөн кийин кат келди. Ал катта: «Аскерге Алма-Ата аркылуу кетмек болдум, буюрса Маймактагы станциядан учурашабыз» – деп жазган э肯. Апам байкуш ордунда олтура албай тынчы кетип, белек-бечкегин даярдап алып, түнү менен уктабай, айткан убагынан эрте эле үй-ичибиз менен станцияга барып алганбыз. Жүрөктү түшүргөн сүр менен ичине шыкалган аскер жүктөгөн поезддер биринин артынан бири өтүп жатты, күпүлдөп. Апама кошо эки көзүбүз төрт болуп биз турдук... Бир маалда эле каттуу келаткан поездден «апаа!» – деген каттуу кайкырык чыкты. Карасак Субанбек акем, терезеден белине чейин чыгарып алыптыр. Апам ый аралаш «токто эле, токто» – деп, поезд менен кошо чуркай берди... Поезд ылдамдыгы ыраактай түшкөндө, башындағы шапкеси менен белиндеги курун чечип, терезеден ыргытып жиберди. Поезд токтобой узап кетти. Апам болсо шапкени баса күчкөтөп, ботодой боздоп темир рельске

жыгылды. Асел женем экөөбүз кошо ыйлап аламды, ордунан тургуда албай көпкө убара болгонбүз. Бир кезде өзү кайрат кылды окшойт, ордунан кескин туруп, биздин ыйыбызды токтотту да, анан шапкени жыттап олтуруп калды». Ушул шапке өмүр бою Толгонайдын үйүндө илинип турганын, окуяны айтып эненин жүрөк сыздаты ыйлаганын жазуучу өз көзү менен көрүп жүргөн. Бирок аны, айылдык байбиченин кебин, кайгысын жазуучу жүректөн өткөрүп, эстетикалык күчүн эн бир ааламдык денгээлге алып чыккан: «Дөнгөлөктөр чуркаган кош темир жол ошондо менин жүрөгүм чынылдагандай, зын-зың этип онтоп жатты. Айтчы деги, дүйнө тиреги жер, кай заманда, кайсы эне ушинтип өз баласын бир көрүүгэ зар болуп, көзүнөн кан чачырап, кыйкырыгы таш жарып, жол тосту эле?..

– Айта албайын, Толгонай. Сенин заманындағыдай ааламда согуш болгон эмес.»⁸

«...Бир жылга жетпей жетпей эле курман болсо керек – дейт прототиптин бир тууганы, – Бизге Субанбек сыйланыптыр деп, айыл аксакалдары «Кызыл Жылдыз» орденин алып келишкен. Көрсө ошондо «кара кагаз» кошо келген э肯. Апамдын түрүнөн чочуп, атайдын камданып келип алышып, угуда албай кайра кайтышыптыр. Анын үстүнө ошол учурда жети жаткагы жалгызынын жалгыз эркек түягы да «учуп» кеткен эле. Чыгармада Чынгызын Субанкул менен Касымдан бир күндө кара кагаз келидигинин жөнү бар. Чын эле атасы менен баласы бир мезгилде экөө эки жакта каза болушуптур. Эки баланын елумун көтөрө албай калат го, андан көрө үмүт менен жашай турсун дешкен э肯, айыл карыялары»⁹. Чын эле Толгонай үмүт менен жашаптыр. Бул жөнүндө басма сезде жазуучу жана анын жакындары тарабынан көп айтылды. Бул маалыматты прототиптер да бекемдешет. Белгилүү документалист Изя Герштейн Чынгыз Айтматов жөнүндө фильм тартуу үчүн жазуучунун балалыгы өткөн жерлерге, анын ичинде Толгонайдын

¹ Айтматов Ч. Чыгармаларынын жылнагы: II том. – Б.: Улуг тоолор, 2014. – 58-б.

⁸ Айтматов Ч. Чыгармаларынын жылнагы: II том. – Б.: Улуг тоолор, 2014, 48-б.

⁹ Карапыз: Култаева У.Б. Турмуш чындыгы жана көркөм образ: макалалар, документалдык материалдар (учүнчү басылышы). – Б., 2008.

да үйүнө баруу керек деген экен. Толгонайга жакшы кийимин кийгизип, фильмге даярдашат. Режиссердук талап боюнча Ч.Айтматов кечирээк, капыстан кирип келүү керек эле. Толгонайды камерага тартып жатканда, капысынан бир кезде бир боордош болуп бирге жашаган Чынгызы кирип келбеспи. Үмүтү карыбаган байкүш эне баарынунтуп, ордунан туралып, жазуучуга умтула келип, мойнунан кучактап; «Айланайын Чынгыз, сен Суванбек тууралуу мага жакшы кабар алып келген окшойсун» – деген экен. Бул 1970-жыл эле... Ошондо таланттуу жазуучунун алп журөгү зненин кудурет-кучунө бир толкуган экен. Ошондон көп узабай, көзү өткөнчө уулун өлүмгө кыйбай күткөн зненин үмүттүү журөгү¹⁰ да токтоттур. Балким, ошол таасир жазуучуну кийин тириүлүктүн феномени – энеликтин¹¹: Толгонай-Эне→Жер-Эне→Найман-Эне→Бугу-Эне→Бөрү-Ана деген жалпы системасын түзүүгө негиз болгон чыгар.

Прототип – бул жазуучуну образ түзүүгө шыктандырган алгачкы башат, аны жазмайынча тыңчылпаган күчтүү таасир. Жазуучу ошол таасирди көркөм жалпылоого келгенде дайыма эле башкаларды эмес, кээде өзүн өзү каарман кылыш алган учурлар да адабияттын тарыхында көп учурдайт. Айталы, А.И. Солженицындин «Иван Денисовиччин бир күнү» аталаан повестинин каарманынын прототиби да экөө: бири – өзүнүн кол алдында иштеген Иван Шухов болсо, экинчиси – автордун өзү экени¹² чыгармадагы каармандын тагдырынан ачык эле көрүнүп турат. Ч.Айтматовдун чыгармаларында да, автор өзү, жакын адамдары прототип болгону байка-

¹⁰ Толгонай – Таластын Жийде айылда жашаган, карапайым, кыргыздын наарктуу байбучеси. 1882-жылы туулуп, 88 жаш курагында 1970-жылы дүйнө салган.

¹¹ Карапыз: Ч.Айтматовдун чыгармаларындағы энеликтин көркөм концепциясы./ Китепте: Култаева У.Б. Илимий эмгектердін алты томдук жыйнагы. I том. – Б.: «Библиотека плюс», 2015.

¹² Карапыз: Чубриков Г.А. Герой как объект национального воздействия и как субъект ценностного «само стояния» в творчестве А.И. Солженицына 1960-х годов: дисс..., канд., филол., наук 2007, Воронеж.

¹³ Айтматов Ч. Балалыгым: жазуучунун немец көртөмочусу Фредрих Хитцерге айтып берген өмүр таржымалы.

118-б.

¹⁴ Ошондо.

¹⁵ Точка присоединения: Диалог В.Левченко. Китепте: Чингиз Айтматов Поли. Собр.соч. в восьми томах. Т.7. – Алматы, 2008. С. 36.

лат. Буга мисал Сейиттин образы. Сейит өзү экендигин, «Жамийланын күйөөсүнүн турмуштук негизи – прототиби алсыраак туугандары», Жамийланын прототиби Кексайлык¹³ экенин жазуучу ачык айтып: «Даниярдын прототиби эвакуациялангандардын бирөө. Казакстанда төрөлгөн, балдар үйүндө чонойгон адам эле. Бир топ согуш жарадарлары менен бирге Шекерге жиберилгиттир. Баарынын эле согуштан алган жараттары женил болбогону менен эптеп жумуш кылса болот эле. Даниярды «өкмөттүн баласы» дешчү. Сол буту менен аксал басчу. Бир өспүрүмдүн артыларынан калбай ақмалап, маҳабат майданындағы алардын кыймыл-аракетин, айткан-дегенин көзөмөлдөп жүргөнүн кайдан билишсін?»¹⁴ деген.

Жазуучу «...дүйнө сулуулугун эн бир курч кабыл алган, ...дайыма ойлорду, сүрөттөрдү, жүздөрдү түбөлүк даана элестеткен өмүрдүн ыйык булагы өспүрүм курагындағы таасири»¹⁵ Жамийла повестинин жаркын чыгышынын негизи. Ал ошол өспүрүм кезинде эле чынығы сезимди баалап, ичинен аны колдогон. Бул анын буркан-шаркан түшүп, Жамийланын каргал жаткан Карагыз апасына берген жообунан көрунөт:

– Мурдатан эле эрди-катын болуп жашап алышкан турбайбы?

– Эмне мурда көзүнөрдү ачкан жок беленер? – дедим мен да.

Ал мага ачуулуу бакырды:

– Не деген шермендечилек бул?! Эри фронтто жанын оозуна тишип согушуп журсө, катыны аны күтпөй кайдагы бир селсаяк менен качып кетет деген эмне?! Биздин уруунун бетине көө жапты! Шерменде!

Ушинтип туруп мага жакындал:

– Эмне сен алардын мамилесин мурда эле билчү белен?! Аларга жан тартып, чогуу жүргөн экенсін да?!. – деди.

Мен жооп бере албай калдым»¹⁶.

Тексттен көрүнүп тургандай, жазуучу прототиптердин олуттуу жорук-жосун, аракеттерине анализ жасаган, бир адамдан уккан сөз бир нече кишиге таандык экенин байкаган; сезимдердин гаммасын дифференциялап, аны Жамийланын кайненеси менен күйөөсү Садыкка белүштүргөн. Натыйжада Жамийланын «куттуу үйдү» таштап кеткенине болгон ыза эки эсе күчтүлүп, көркөм чыгармалын окурманга берчү эстетикалык таасири курчуган:

1. – Ме, жип өткөрүп берчи! – деди ал ийне-жипти калчылдаган колу менен сунуп жатып. Анан оор үшкүрүк түтөттү да, жашын сыйып жатып, өзүнчө сүйлөндү. – Аа, шордуу келиним ай, эчтекеден эчтеке жок кор боло турган болдуң ээ... Ушул бойдон колдо журсө не деген гана киши болор эле... Кайран Жамийла... Шордуу Жамийла...

2. Бир күнү... эшик шарт ачылып, үйгө күпкүү болуп сурданган Садык акем кирип келди.

– Муну ким тарткан? – деп, ал чон барак кагазды бетиме сунду. Кагаздагы сүрөттү көргөндө үрөйүм учту: бул менин баягы кырманда Данияр менен Жамийланын калем менен тарткан сүрөтүм экен.

– Мен тарткан элем! – дедим мен.

– Булчү, бул ким өзү?

– Данияр.

– Бузукусун сен! – деп калчылдаган Садык экем сүрөттү майда-майда тытты да, жерге тебелеп, эшикти шарт жаап, сыртка чыкты.

Үйдүн ичин тунжураган, сүрдүү тынчтык көпкө бийледи.

– Сен билчү белен? – деп, сурады бир убакта апам.

¹⁶ Ошондо. – 120-б.

¹⁷ Айтматов Ч. Чыгармаларынын сөзиз томдук жыйнагы. I том. – Б.: Улуг тоолор, 2014, 98–100-бб.

¹⁸ Айтматов Ч. Чыгармаларынын сөзиз томдук жыйнагы. I том. – Б.: Улуг тоолор, 2014, 74-б.

¹⁹ «Мы изменяем мир, мир изменяет нас» / Кн.: Чингиз Айтматов. Поли. Собр.соч. в восьми томах. Т.7. – Алматы, 2008. С.127–128.

– Ооба, билчүмүн¹⁷.

Карагыз апасы өспүрүм Чынгызы Жамийла менен Даниярдын артынан жиберген. Бирок реалдуу прототип каарман Сейит сыйктуу ыйлабайт. Алардын артынан барып, экеенүү станциядан табат, бирок Жамийладан уялып, андан артка кайтарууну ондуу талап кыла албайт. Ал эми көркөм образа келгенде Сейиттин бир жагынан жер чапчып ыйлап, жакшы көргөн женесин жоготуунун ыза-кайгысын баштан кечириши, экинчи жагынан анын адамдар ортосундагы таза, күчтүү маҳабатты ичинен жактыруу сезиминин ортосундагы карама-каршылык аркылуу чыгармадагы драматизм күчүнө кирет. «Мен... бирде туруп, – Жамийла Даниярды сүйсө экен деп, бир туруп, – кайра сүйбөсө экен деп тилечүмүн».

Жазуучу карапайым адамдардын асылдыгын көрө билип, аны эстетикалык асылдыкка жеткирүүде төмөнкү каражаттарды чеберчилик менен пайдаланган:

1. Диалог табигый баарлашуунун формасы катары «Саманчынын жолу» повестинде өзгөчө жаны функцияга ээ болуп, жеке адам менен аалам байланышын камсыз кылуу менен бирге каармандардын ички жашырын жсан-сырларын ачуунун каражатына айланган. Натыйжада автор ≈ каарман ≈ окурмандын ортосунда жандуу баарлашууга шарт түзүлгөн.

2. Диалог аркылуу автор колдонгон *коркак шарттуулук* автордук интенциянын психологизмин терендөткөн. Ушул жерде жазуучу менен В. Коркиндик диалогуна¹⁹ шилтеме жасоого туура келет:

– Чынгыз Төрекулович... Мен түшүнгүм келет – Жер адамга жооп бериши мүмкүн экенине окурман экне үчүн ишенет?

– Кептин баары Толгонай үчүн Жердин кандай мааниге ээ экенинде. Бул – анын тагдыры, эмгеги, сүйүүсү, ыйык ишеними. Жер жооп бербей көё албайт, поэтикалык шарттуулук боюнча алардын сүйлешүүсү табигый нерсө.

3. Ч.Айтматов адамдын ички дүйнөсүн сүрөттөөнүн чебери. Каармандардын ички сезими алардын иши, кыймыл-аракети аркылуу элестүү берилет. Жогоруда белгиленген тексттен корунуп турғандай, апасынын ички сезими «үшкүрүк түтөтүшү, көзүнүн жашын сыйышы» аркылуу элестүүлүктүү камсыз кылса; Садыктын жанын коёрго жер таппаган абалы «эшикти шарт ачып сурданып кирип, калчылдаган колу менен сүрөттү тытып, шарт эшикти жаап кетишенин» көрүнүп турат. Натыйжада чыгармадагы психологизм менен драматизм бири-бирине синип кетет.

4. Жазуучу турмуштук факт, окуяны чыгарманын идеясына жараша иштей билет. Айталы, Толгонайдын баласы чыныгы турмушта бала таап алып, жазы мандарайын жаркылдатып кубанып келсе, аны жазуучу ошол чийки бойдон колдонбайт. Ал көркем образга келгенде, ушүгөн жолоочу балага тонун чечип берген Жайнак «...калчакатч этип тоору» ўйғо кирет, анткени билет соғуш жөнүндөгү чыгарма, аалам кайгырып «мұздап» турат. Ошол эле учурда Жайнак ушүгөнүнө карабай «құлмұңдоң» «қонұлдуң», (курсив – К.У.) анткени ал адамга жасашилык жасады.

5. Жазуучу элдик турмушину, улуттук мүнөздү мыкты билет. Ошол эле учурда алардын жан-дүйнөсүн жалпы адамзаттык баалуулуктар менен байыта билет.

Ошентип чебер сүрөткер жараткан көркем образдар «көптөгөн конкреттүү адамдардын психикасына таасир этет».

Адабияттар

1. Айтматов Ч. Чыгармаларынын сегиз томдук жыйнагы. I том. – Б.: Улуу тоолор, 2014.
2. Чингиз Айтматов. Поли. Собр.соч. в восьми томах. Т. 7. – Алматы, 2008.
3. Айтматов Ч. Балалыгым: жазуучунун немец көтөрмөчесу Фредрих Хитзерге айтып берген өмүр таржымалы. 118-б.
4. Дурново А. Прототипы романа Л.Толстого «Война и мир». // Интернет сайт: knigi.mirtesen.
5. Злотник Э. Неопубликованное интервью Чингиза Айтматова еженедельник «Неделя», 1976. // Интернет сайт: открытая библиотека, 2016.
6. Култаева У.Б. Ч.Айтматовдун чыгармаларындагы энеликтин көркем концепциясы. // Китепте: Култаева У.Б. Илимий эмгектердин алты томдук жыйнагы. I том. – Б.: «Бийнитик плюс», 2015. –55–65-бб.
7. Култаева У.Б. Турмуш чындыгы жана көркем образ: макалалар, документалдык материалдар (үчүнчү басылыши). – Б., 2008.
8. Плеханова И.И. Литературный герой как «прототип» личности писателя: условия «узнавания» и художественного следствия идентификации // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2015. № 1. – С. 141–145.
9. Чуриков Г.А. Герой как объект насилиственного воздействия и как субъект ценностного «самостоянья» в творчестве А.И. Солженицына 1960-х годов: автореферат дисс., канд., филол., наук, Воронеж, 2007. – С. 8–11.
10. О некоторых прототипах героев русской литературы // Интернет сайт: gorod.tomsk.ru.

²⁰ Андреев Д.-Л. Роза мира: Метафилософия истории. – М., 1991. – С. 185.

УДК 82

Култаева Умут Бекмуратовна,
филология илимдеринин доктору

ПРОТОСЮЖЕТ ЖАНА АНЫН ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ТАГДЫРЫНДАГЫ РОЛУ

Аннотация. Макалада Ч.Айтматовдун чыгармачылык тагдырына таасирин тийгизген турмуштук окуялардын – протосюжеттин мааниси талдоого алынат. Өспүрүм куракта жазуучунун балалык сезимине так салган окуялардын жазуучунун чыгармачылык концепциясынын, идеялык постуллатынын өзөгүн түзүшү жөнүндөгү маселе илимий талкууга коюлат. Жазуучунун протосюжетти көркем андоого алуу чеберчилигинде көркем деталдын ролуна көнүл бурулат.

Негизги сөздөр: чыгармачылык эволюция, протосюжет, бетме-бет, драматизм, коллизия, карама-каршылык, өлтүр-өлтүрбө, концепция, постулат, лиризм, көркем деталь.

ПРОТОСЮЖЕТ И ЕГО РОЛЬ В ТВОРЧЕСТВЕ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

Аннотация. В статье рассматривается роль протосюжетов в творчестве Ч.Айтматова. Вносится в научное обсуждение вопрос о детских впечатлениях в определении творческой концепции и идеиного постулата писателя. Анализируется мастерство писателя в эстетической обработке художественной детали.

Ключевые слова: творческая эволюция, протосюжет, лицом к лицу, драматизм, противоречие, коллизия, концепция, постулат, лиризм, художественная деталь.

PROTOSYUJET AND IT'S ROLE OF INVENTIVE FATE OF CHINGIZ AITMATOV

Abstract. The article discusses the role of the proto-plots in the creative fate of Ch.Aitmatov. To the scientific discussionis brought the question of children's impressions in the definition of the creative concept and the ideological postulate of the writer. The writer's skill in the aesthetic processing of artistic detail is analyzed.

Key words: creative evolution, proto-plot, face-to-face, drama, contradiction, collision, kill-not kill, concept, postulate, lyricism, artistic detail.

Ч.Айтматовдун чыгармачылык эволюциясын адабият таануучулар¹ үч этапта бөлүшет: «Газетчи Дзюйо» менен алгачкы ангемелери (1952–1956) – жазуучунун чыгармачылык үйрөнчүк мэзгили (масштаб – Кыргызстан) → «Бетме-Бет» повестинен «Гүлсарат» повестине чейин – чыгармачылык жетилүү жана роман жанрына даярдану мезгили (масштаб – мурунку сооздук) → «Гүлсарат» повестинен «Тоолор кулаганда» чыгармасына чейин чыгармачылыгынын романдашуу жана дүйнөлүк адабияттын (масштаб – дүйнөлүк) сүрөткери катары бекемделүү мезгили. Ушул көз караштан алып караганда «Бетме-Бет» (1957-ж.) повести жазуучунун чыгармачылык жетилүүсүн көч башында турат, аны жазуучу «чыгармачылык дебютум», «алгачкы повестим» деп атаган. «Бетме-Бет» Лениндинк сыйлыктын лауреаты сыйлыгына көрсөтүлгөн «Тоолор жана талаалар» жыйнагына кирген эмес. Ошондуктан бул чыгармага айтылган сындар, берилген баа башка чыгармаларына («Саманчынын жолу», «Жамийла», «Ак кеме» ж.б.) караганда азыраак. Анткени менен жазуучу «Бетмебеттен» чыгармачылыктагы ишениминин символу «реализм жана да реализм» экенин сезди. Болгондо да пенделик майдайчыдөнү натуралистик сүрөттөгөн реализм эмес, чындыкты толстойчо тушундуре алган реализм, адам дүйнөсүн сүрөттөгөн көркөм образда коом, тарых, келечекти айкалыштырган реализмди» тааныды². Дүйнөлүк жазуучулардын бир тилде – журек тилинде³ сүйлөй билүү мүмкүндүгүн туюп билди. Китептик таасирдин негизинде жазылган ангемелерин өзу чанып, баштан өткөн окуялардан алган таасирлерге таянуу зарылдыгын сезген. Натыйжада чыгар-

мачылыктын жаны дүйнөсүнө кирип, ал дүйнө жалпы кыргыз адабий процессине жаны табылгалардын келишин шарттаган. «Бетме-Бет» Лениндинк сыйлыкка татыктуу болгон жыйнакка кирбекени менен ага кирген чыгармалардын: «Жамийла», «Кызыл жоолук жалжалым», «Ботогөз булак», «Биринчи мугалим» повесттеринин жаркын чыгышына «эшик» ачты. Чыгарма «Ч.Айтматовдун таланттынын күчтүү жактарын, ачылбаган, бирок сөзсүз ачыла турган чыгармачылык мүмкүнчүлүктөрүн айкындады»⁴.

Повесттин алгачкы кол жазмасын Москвада мейманканада сынчы К.Асаналиевге окуп бергенде, 2 saat бою үн чыгарбай аягына чейин уккан сон, зирек сынчынын:

– Ошол Ысмайыл чын эле барбы? – дегени бекеринен эмес эле. Ысмайылдын прототиби да кадимки жазуучу көрүп-билип жургөн атактуу мал ууру, Шекер менен жанаша айыл Көк-Сайда⁵ жашаган реалдуу адам, «айылдагы согуштан качкан алгачкы дезертир». А бирок «жазуучунун жаркын жекече өзгөчөлүгү аныктаган, терен чынчыл, укмуштуудай чынчыл «Бетме-Бет» повестинин»⁶ ишенимдүүлүгү жалан каармандын прототиби менен чектелбейт. Эгер азыркы мезгилде Ч.Айтматовдун чыгармаларын талдоого жаны көз караш зарыл болсо, анда дезертиридин образын талдоого караганда повесттеги нравалардын кагылышы, алгачкы «дебюттүн» улуу жазуучунун чыгармачылыгындагы орду боюнча ой толго маанилүү деген ойдобуз. Бул маселе чыгарманын сюжетинин негизин түзгөн протосюжетке түздөн-түз байланышат. Жазуучу дезертиридин эгоизмин көркөм андоого алса деле окумандын сезимиине бүлүк салган бир жакшы чыгарма

¹ Асаналиев К. Ч.Айтматов (Творческая эволюция) /Китепте: Движение во времени. – Ф.: «Кыргызстан», 1978. – С. 47–54; Дмитриева Н.М. Актуальные проблемы многонациональной современной прозы. Калинин, 1981; Зелинский К. От фольклора к роману. – М., 1966. – 22-б, ж.б.

² «Мы изменяем мир, мир изменяет нас» /Китепте: Чингиз Айтматов. Поли. Собр.соч. в восьми томах. Т.7., Алматы, 2008. С.123-124.

³ Ошондо. – 122-б.

⁴ Асаналиев К. Ч.Айтматов /Китепте: Кыргыз совет адабиятынын тарых, 2-том. – Ф.: Илим, 1990. – 544-б.

⁵ Карапыз: Ысмайыл кандай адам? /Китепте: Кулласова У.Турмуш чындыгы жана көркөм образ. – Б., 2008.

⁶ Рудов М. Писатель и время // Советская Киргизия 1962, 12-декабря.

жааралмак. А бирок ошол дезертир элдик иштеги жеке адамдык милдетин аткаруудан качкан керт башын сактоо өзүмчүлдүгүн жетим-жесирдин ырыссызына кол салышы менен дагы күчтүп, образын ачылышын шарттап олтурат. Ал качкын эле эмес, убaldan коркпогон мыкаачылыгы, таш боордугу, айбандык керектүүлүккө багынган адамдык пастыгы – нравалык проблема эле. Же жазуучу тили менен айтканда ал адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу маселесин дал ушул чыгармадан сезген экен. Ошондуктан «Бетме-Бет» повестинин негизги протосюжети уйдун жогалушу болсада, ага балалык күндөрүндө жүрөгүнөн өткөн башка таасир – окуялар кошулган. Согуштун апаат күндөрүндө элден согуш салыгын жыйнап, баштык толгон акча менен Шекерден райборборго баратканда, капысынан ээн жолдо:

– Баштыгында эмне бар?! Кардым ач, жегенге бир нерсе табылабы?!⁷ – деп, «жаагы шимирилип, ичине тартылып, шилбийип арыктаган» ачка адамга жолуккан. Элдин мүлкүнөн корккон жаш бала суроого ачык жооп айта албай, атка камчы басып алыстаганга аракет кылганда, артынан каргап шилеп, таш менен уруп кууп жөнөгөн. Эгер анын талмасы кармап, жыгылып калбаганда, окуянын аягы эмне болушу белгисиз эле. Жүрөктүн үшүн алган бул окуя еспүрүмдүн сезимиин көпкө кеткен эмес. Ал аз келгенин, кыштын суугунда башкарманын талшырмасы менен Жийдеден Грозныйга келатып, үшүгөндөн жолдогу чырагы бүлбүлдөп күйгөн тегирменчинин үйүнө түнөп кетүү суранычы менен кайрылып, үйгө киргендө, ал жерде тоо-ташта качып жургөн качкындарды көргөн. Алардан кекенген коркутуу сездерүн уккан сон, ит ёлгөн сүүкта кайрадан түндөп жолго чыгууга аргасыз

⁷ Айтматов Ч. Балалыгы: жазуучунун немец көтөмочусу Фредрих Хитзерге айтып берген өмүр таржымалы. – 68-б.

⁸ Ошондо. – 48–49-б.

⁹ Ошондо – 52–53-б.

¹⁰ Ошондо. – 54-б.

¹¹ Айтматов Ч. «Я ощущаю жизнь как трагедию...», Уроки Чингиза Айтматова //Литературная газета, №14, 16.07.2014. Литература / Портфель ЛГ / Евразийская муз, Канапъянов Бахытжан.

болгон⁸. Мына ушул реалдуу турмуштук окуялардын синтези көркөм андоого алынган «Бетме-Бет» повестин кайра окуганда, чынында, бул чыгарманын жазуучунун чыгармачылыгындагы ордун таң калууга болот. Ошондо да аталган окуялардын ичинде уйдун жоголушу өзгөчө мааниге ээ.

Атальышы, тематикалык-проблематикасынан сюжеттинин идеялык өзөгүнө чейин карама-каршылыктуу драматизме толгон «Бетме-Бет» повестинин протосюжетин жазуучунун өзүнөн угали: «1943-жылдын февралында үй-бүлөбүздүн башына чоң кырсык келди. Анда биз Жийдеде жарымы урап калган, ...мурда клуб болгон эски жайда жашашибуз. Мал кармай турган жайы жок, жалгыз уюбуз – «Сукраны» ...колхоздун короосунда кармачибуз. ... Бир күнү адаттагыдай эле таң сүрүлө келсем, уюбуз ордунда жок»⁹. Кыйын күндөрдө жан сактоонун бирден-бир каражаты ушул уйга байланып, жазда тууй турган уйдун сүтүнөн «ак ичип, жаны ууз жейбиз, каймакка тоёбүз» деп таттуу кыялга баткан жаш аялмет үй-бүлөгө бул окуя «...алыртуусуз айтканда күнү баткандаи, өмүрдүн сонуна жеткендей чон трагедия (астын сызган – К.У.)»¹⁰ болгону жазуучунун жан-дүйнөсүнө өмүр бою эстен кетпес так салган. Балким, чыгармаларында көркөм андоого алынган «...жашоону трагедия катары сезиши»¹¹ ушул окуядан башталган. Анткени бул чыгармада коом менен мезгил трагедиясы, эл менен жеке үй-бүлөнүн трагедиясы жуурулушуп, сюжеттик драматизди чыналууга жеткирген протосюжет бар. Бул протосюжет жөн гана бир баланын эсинде калган жаман окуя эмес эле. Мындан жазуучунун бүтүндөй чыгармачылык концепциясына негиз болуучу нравалардын кагылышусунан келип чыккан идеялык постулат негизделгенин

байкоо кыйын змес. Фактыга кайрылалы: «Күйөөлөрү фронтко кеткен коншу аялдар келип, бизге кошулуп, улуп-уншуп, кый-кырып-екүрүп ыйлай башташты. Ууруларды Кудайга жете тургандай ачуу үндерүү менен каргал жатышты. Ошол окуяны андагы ачуу үндердү эстегенде бүтүнкүтө чейин ачуудан тамагым муунуп кетет. Эн улуусу болгондуктан, кичүүлөргө камкордук кылып, аларды жамандыктан коргоп, канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокуттай бакчу милдет менин мойнумда турган. Аナン ошорду керүп туруп мага бир ой келди – ууруну кандай болбосун таал, кантит болбосун өлтүрүү (астын сыйган – К. У.) гана керек...»¹².

Согуштун алоолонгон оту күйүп, өмүр менен өлүм бетме-бет, ачкачылык менен жакырчылык бетме-бет, жалпы элдик дүх менен жеке адамын эгосу бетме-бет, «эркиндикти ушунчалык сүйгөн, кулук ат десе жанын берген, бектен-хандан кайра тартпас» Ысмайылдын жан дүйнөсүндө баатырдык менен коркотук бетме-бет, бир үйдө жашаган аял менен эркектин үйбулалук мамилеси бетме-бет кагылышка кабылып турган мезгилди чагылдырган бул чыгарма – жазуучунун чыгармачылыгынын өзгөчө көрүнүшү. Откөөл куракта, өспүрүмдүн жан-дүйнөсүнө да карама-каршылыктуу сезимдер дүрбелөн салып, ал бир зле мезгилде бала, ошол зле мезгилде «кичүүлөргө камкордук кылууга» бел байлаган, мезгилиниң эрте жетилген чон адам зле. Башына келген ушул каргаша ага тагдыр чечүүчү жолду тандоо милдетин жүктөдү. Өзү айткандай, же «сууруну кандай болбосун таал, кантит болбосун өлтүрүү» үчүн коншусу Темирбектин мергенчилик мылтыгын алып жолго чыгып, талааттүздү, тоо-ташты түрө кыдырып, шаардагы касалтарга чейин тинтип чыкмак... Сөзсүз ууруну өлтүрүү максаты азезилдей азгырып, бүт ақыл-эсин, эрк-кубатын, намыс-арын эзлеп алган зле. Ошол учурда бул максат

өспүрүмдүн алдында турган «чоң максат» болчу. Жалан ушул ойго алагды болуп жол кезип бараткан өспүрүмдү капыстан угулган үн токтотту да, кайрадан мылтыкчан бала менен эшик минген карыя бетме-бет келди:

– Токтоп турчу, уулум! Бирөөнү өлтүргөнү баратасынбы?

– Ооба, – дедим, анын бул суроосуна кабагымды да бүркөп койбой: – Ооба, өлтүрөм!

– Андай болсо шашпа! Менин сезүмдү ук!.. Эмне үчүн өлтүргүн келип жатат, уулум?

– Тууганы калган бооз уюбузду уурдал кетиши. Төрт бир тууганбыз, эн улуусу менмин...

– Ошондойбу? Жаман болуптур, аябай жаман болуптур! Бирок сен менин ук! Өч жаман нерсе. Каргыш тийген ууру болсо да аны ойлобошун керек. ...Мендей карыяны ук! Өлтүрбө! Мынданай нерсени ойлоп да койбо! Үйүнө кайт!... Ууруларды өлтүрүү тууралуу кайра ойлонбосон гана акыр аягы бактылуу болосун. Бакыт сени өзү зле издел таал келет¹³.

Ошентип ээн талаада, ээн жолдо өлтүр-өлтүрбө деген өмүр менен өлүм бетме-бет келди да, өспүрүмдүн өлтүрүү максаты быт-чыты чыгып кыйрап, өч алууга белсенген баланын «үмүт-ою биринчи жолу талкаланды». Ушул кыйроо болочок улуу жазуучу үчүн жоготуу беле, табылга беле?! Кызыгы, ызага муунган неме «бакырып-екүрүп ыйлап, калтырап-титирип жатканда, көз жашы бетин жууп, тен салмагын жоготуп, айрылган өтүгүн бутуна эпеп илештирип сүйрөп» баратканда «алдынан алоолонуп жагылган улуу оттун злеси» келген экен. Биздин оюбузча, мына ушул улуу оттун злеси кыргыз адабиятына да, жазуучунун жеке чыгармачылыгына да келе жаткан күт, оамат, бакыт зле. Мына ушул улуу от жазуучунун чыгармачылык кредитосун аныктады: адамдын улуулугун, жашоонун түбөлүктүүлүгүн, сүйүнүн, руханий байлыктын өлбөстүгүн, таза-

лыкты, аруулукту данктаган анын фило-софиялык концепциясынын уюткусун, көрөнгөсүн жаратты. Жазуучунун чыгармачылык дебюту «Бетме беттин» протосюжетиндеги (өзү – өлтүрөм, эшекчен карыя – өлтүрбө дегенинен) өлтүр-өлтүрбө Ч.Айтматовдун акыркы «Тоолор кулаганда» романындагы Арсен Саманчиндин «Өлтүрбө!» ангемесине чейин эн маанилүү роль ойногон идеялык негизги билдүүлүп, постулат улуу жазуучунун чыгармачылык тагдыры эсептелет. Чыгармаларындагы гуманизм, руханий изденүүлөрдү «жараткандын пендө баласына берген эн жогорку шыбагасы – омурдун баалуулугу¹⁴ (астын сыйган – К.У.) менен түшүндүрүп, ... дүйненүн ар кайсы бурчтарында жан кечтиликтөө барып, адамга каршы террорду жүргүзүп жаткандарды адам-зомби, акыл-эстен ажыраган ман-курттар¹⁵ атасы улуу жазуучунун адамзатка калтырган керээздеринин бири болуп калды. «Бетме-бет» повестинин протосюжетиндеги «Өлтүрбө!» – жазуучунун өмүрүнүн акырында жазыган символикалдуу романы «Тоолор кулаганданын» акыркы бетинен орун алды. Бул – залкар жазуучунун чыгармачылык тагдырынын негизги принципи.

Чебер калемгердин дагы бир жаркын чыгармасы «Кызыл жоолук жалжалым» повестинин протосюжети да жазуучу күбө болгон кызыктуу окуя. Ал Кыргыз мал чарбачылыгы илим-изилдөө институтунда зоотехник болуп иштеп жүргөндө, Англиянын түштүгүнде Джерс аралын мекендеген асыл тукум бука алып келип, сүттү арбын берүүчү үйдү аргындаштыруу үчүн Тянь-Шанга топоз алып келүүгө баратып Долон ашуусунда түнөп калууга туура келген. Ошол жолдон биринчи жолу чиркегич сүйрөгөн КамАЗ көргөн. Жолчулар учун эпеп салынган жупуну үйдүн жатуучу бөлмөсүндө жазуучуга таасир эткен окуя

¹² Айтматов Ч. Балалыгым жазуучунун немец котормочусу Фредрих Хигзерге айтып берген өмүр таржымалы. /Азаттык радиосунун архивинен.

¹³ Ошондо.

¹⁴ Айтматов Ч. Балалыгым жазуучунун немец котормочусу Фредрих Хигзерге айтып берген өмүр таржымалы. – 114-115-66.

мындаай зле: «Чон бөлмөнүн ичинде бир нече керебет кюолуптур. Алардын көбүнчөлүк жатышты. Кааласам, каалабасам да ал экөөнүн сезүн угууга аргасыз злем.

«Ошол ашуунун кыл чокусунда менин жактырган жалжалым жашайт. Бирок ал менин кантит да койбайт», – деп бирөө экинчисине өзүнүн дартын божурап, башынан өткөн сүйүү окуясын айтып берип жатты. Чиркегич сүйрөгөн КамАЗдын айдоочусу ... сүйгөнүн такыр унута албаганын, ар дайым ашууну ашканда ошол делбирин көрөүн, махабаты кантит башталып, кантит алоолонуп олтурганын бир баштан айтып берди. Анын башынан өткөн ошол лаазаттуу да, азаптуу да, армандуу да окуялар мага ушунчалык катуу таасир этти... Бийик тоолор тарапка башка милдет менен аттангам. Бирок ошол кан жолдо «Кызыл жоолук жалжалымды» таал, ага негиз берген бир тагдыры менен кезиккем...»¹⁶.

Эми эки протосюжетти салыштырып көрөлү. Биринчиси – трагедиялуу, карамакаршылыктуу, ошондуктан чыгармада лиризмге караганда драматизм өктөмдүк кылат. Протосюжеттин жазуучуга берген кубаты ушунчалык, драматизм да жетишпей калгандай сезип, чыгарманы кайра ондоду. Натыйжада жаны эпизод кошулду. Анда Ысмайылдын апасы өлүп, аны көмгөнгө катышы албай, качкын «...ташка далдаланып» жашынып турду. «Эл көрүстөндөн оолактап кетер замат бу тегеректе өзүнөн башка жан жок калган кезде ал мүрзөнү көздөй төрт аяктап тарбаландап... үйүлгөн топуракты ылай-пылайы менен кошо баса жыгылып, муунган, киркиреген жапайы үн менен буулугуп, ыйлап: «Айланы-йын апам, ...кечирип

мени, кечир! Убалың мага жетсин! Убалың согушка жетсин! Каргышың мага тийсин! Каргышың согушка тийсин! Каргышың согушка тийсин!»¹⁷ – деп зар какшап жатканын өзүнөн башка эч ким уккан жок. Ааламдан орун таптай калган качкындын трагедиясы жалаң эле согуштан качкандыгы менен эмес, элдин бетин карай албай калган нравалық деградациясы, адамдык руханий сапатын жоготкондугу менен түшүн дүрүлүгө тийиш.

Чыгармага негиз болгон протосюжеттердин мазмуну ушунчалык «бай» болондуктан, сюжеттин драматизме мұктаждығын жазуучу өзү эле эмес, сынчы К.Асаналиев да белгилеп: «Чыгарманын ички драматизм мин мындан да күттүү, мазмунун мындан да терен ...өнүктүрүү мүмкүндүгүн» жазуучу жаштыгынан жакшы пайдаланбай»¹⁸ калганына өкүнүп, Сейденин боюна бүтүп калса жакшы болмок деген ойду айткан.

Ал эми экинчи протосюжеттин мазмунун жеке адамдын сүйүдөн жаралган тәгдышы түзгөндүктөн, «Кызыл жоолук жалжалымда» драматизме караганда лиризм өктөмдүк кылат. Протосюжеттен көрүнүп турғандай, жазуучу махабат баянын үчкө: «лаазаптуу да, азаптуу да, армандуу да» (белгилеген – К.У.) деп бөлгөнү да идеялық жүк көтерүп турат. Сюжетти баяндоочу да үчөө: журналист, шофер (Илияс), Байтемир.

Үчкө бөлүнгөн сүйүү баянынын бириңчи белүгүнө орун етө аз берилген, бирок мөлтүр таза сезим ушунчалық назик эле. Жазуучунун чеберчилиги ушунда, ал үлбүрөген назик сезимге адаттан ашыкча зор күч берип, аны кумарлана сүреттөөгө жетишкен. Асель менен Илиястын кабинада жанаша олтурғаны чоң бакыт болуп, кайда баары белгисиз үлпөт сапарында машинасы «ээн жолдо күштай учуп баратканда» талаа, тоо алар менен кошо жарышып, асманда

жаркыган күн алардын күлкүсүн коштол күлүп жаткандай, «салпылдап учкан кулаалы, ...кошо чаап келаткан кош атчан» алардын чаңында калат. Машинаны көлбүп жаткан касиеттүү Ысык-Көлгө бурса, күздө келчү ак куулар жазда келип алышкан.. Жалғыз мүлкү радиону койду эле, анда да «Чолпон» балети ойнолуп, «зал дүркүрөп кол чаап, бийчи кыздардын аяк астына гүл ыргытып жаткандай...»¹⁹. Тәгдүр марттык менен берген мынданай махабаттын туу чокусу Илияс уулдуу болгондо бир бийниктикке көтөрүлдү. Асель уул төрөгөн төрөт үйүнө бир баш баккан Илияс кайрадан машинасына минди да «тоо аралата» учуп женеп, «көзү алачакмактап, өзүнө-өзү ээ боло албай» Долондун белине чыгып:

–Э-эй, тоолор! Мен уулдуу болдум!²⁰ – деп кыйкырды. Ага тоолор бир силкинш, Илиясты кайталап, жанырып алгандай болду.

Эн талаа, бийик тоолор, чалкыган көл күбө болгон эки жаштын нике түнү келген зор бакыт, болгону эки жылга жетиپ-жетпей, колдон учту. Анткени алардын сезиминин аруулугу, айрыкча Асельдин жандүйнесүнүн тазалыгы ар кандай «кирди», эки жүздүүлүктү, чыккынчылыкты көтөр алмак эмес. Жыйынтыгында дал ошондой болду.

Жазуучу эн керектүү деталды кармай билет, анын сюжетке берчу кубатын сезе билет. Буга Долон ашуусунда бириңчи көргөн – бул КамАЗ чиркегичи (астын сызган – К.У.). Баләнин баары ушул чиркегичтен башталат. Ак көнүл, беттегенинен кайтпаган долу мүнөз Илиястын адегендө жолдо мотору очуп калган шоферго ак пейилинен жардам бергиси келип, трасс менен анын машинасын (Долон ашуусунун тарыхында бириңчи жолу) чиркеп чыгып, жеткен «жекиши» кийин өзүнө душман болорун байкабай калды. Өжөрлүгүнө салып, ак дилинен элдик ишке демилгеси менен кызмат этүү максатында

прицеп чиркеп Долондон аша албай, прициби кулап, машинасы аскага урунгандан, махабат баянынын **азабы** башталды. Прицеп кошо кыйраган Илиястын демилгеси аны ызага батырып, жанын көрө жер таптай турган кырдаалдан Кадиича пайдаланып кетти. Көркөм логикага ылайык, бул экинчи белүмгө орун бириңчиге караганда көбүрөөк берилгени байкалат. Анткени, ушул белүмдө Илияс аздектеген бар дүйнөсүн улам бирден жоготуп олтурду. «Кызыл жоолук жалжалы» терс бурулду. Эн негизги ыракаты уулунун наристе жытын искеңей калды. Жакын санаалашы Алыбек карабай кетти. Повестте көп орун анын махабат арманына берилиши бекер эмес эле. Анткени бул арман – түбөлүк Илиясты коштоп жүрүүчү өкүнүч. Долу мүнөз Илияс Долондун «долу» жолунда мас абалында аварияга учурал, аны жол инженери Байтемир үйүнө алып барган күндөн анын **азабы** махабат баянынын **арманына** айланды.

Эки протосюжетти салыштыруу менен алардын көркөм сюжетке айланышын, эки башка тема, эки башка идеянын жазуучу тарабынан көркөм андоого алыныши эки башка нравалық сабак экенине ынануунун өзү эстетикалык ыракат!

Адабияттар

1. Асаналиев К. Ч.Айтматов (Творческая эволюция) /Китепте: Движение во времени. – Ф.: «Кыргызстан», 1978.

2. Асаналиев К. Ч.Айтматов /Китепте: Кыргыз совет адабиятынын тарыхы. 2-том. – Ф.: Илим, 1990.

3. Айтматов Ч. Чыгармаларынын жылнагы: I том. – Б.: Улуу тоолор, 2014.

4. Айтматов Ч. Чыгармаларынын жылнагы: II том, Б.: Улуу тоолор, 2014.

5. Айтматов Ч. Полн. Собр.соч. в восьми томах. Т.7., – Алматы, 2008. С. 123–124.

6. Айтматов Ч. Балалыгым: жазуучунун немец көрмочусу Фредрих Хитзерге айтып берген өмүр таржымалы. – Б., 2008.

7. Айтматов Ч. Манкурт реалдуу адамга айланды: 2004-жылы жазуучу менен Султан Раевдин маеги. /Азаттык радиосунун архивинен.

8. Айтматов Ч. «Я ощущаю жизнь как трагедию...», Уроки Чингиза Айтматова // Литературная газета, № 14, 16.07.2014. Литература / Портфель ЛГ / Евразийская муз, Канапъянов Бахытжан.

9. Дмитриева Н.М. Актуальные проблемы многонациональной современной прозы. Калинин, 1981.

10. Зелинский К. От фольклора к роману., М., 1966, – С. 22.

11. Рудов М. Писатель и время // Советская Киргизия, 1962, 12-декабря.

12. Плисецкий М. Поиски и достижения Чингиза Айтматова / Китепте: Чингиз Айтматов: очерки, статьи и рецензии о творчестве писателя. – Ф.: Кыргызстан, 1975. – С. 265–293.

¹⁷ Айтматов Ч. Чыгармаларынын жылнагы: II том – Б.: Улуу тоолор, 2014. – 226-б.

¹⁸ Асаналиев К. Ч.Айтматов /Китепте: Кыргыз совет адабиятынын тарыхы, 2-том. – Ф.: Илим, 1990. – 545-б.

¹⁹ Айтматов Ч. Чыгармаларынын жылнагы: II том. – Б.: Улуу тоолор, 2014. – 182–185-бб.

²⁰ Ошондо. – 192-б.

УДК 8.082-8

Курманалиева Гүлнуркан Жакынбековна,
октууучу,
Таш-Көмүр инженердик-педагогикалык факультети,
Жалал-Абад мамлекеттик университети

ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВ – ААЛАМДЫН АҚЫЛМАН СҮРӨТКЕРИ

Аннотация. Бул макалада Ч.Айтматовдун чыгармаларындагы жазуучунун сүрөткерлиги, поэтикасындагы эң маанилүү маселелердин бири – автор жана каарман проблемасы каралган.

Негизги сөздөр: повесть, сүрөткер, аалам, образ, жазуучу.

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ – МУДРЕЙШИЙ ХУДОЖНИК ВСЕЛЕННОЙ

Аннотация. В этой статье рассмотрены проблемы автора и героя. Изобразительность писателя – одна из самых важных вопросов в произведении Чингиза Айтматова.

Ключевые слова: повесть, художник, вселенная, образ, писатель.

CHINGHIZ AYTMATOV – THE MYSTERING ARTIST OF THE UNIVERSE

Abstract. In this article are considered problems of the author and hero, from writer – one of the most important questions in composition of the product Ch. Aytmatov.

Key words: story, artist, universe, image, writer.

Чынгыз Айтматовду окубаган адам бол дүйнөдө жок чыгаар. Төгөрөктүн төрт бурчундагы окурмандар анын чыгармаларын окуп гана тим болбостон, жан дүйнөлөрүндө таасирленип, поэтикалык саптарды жазып жиберишкенин да белгилеген факттар көп кездешет.

Бул ысым менен бүгүнкү күндө кыргыздын улуттук руханий турмушунун тарыхый өсүш дөнгөзлиниң бардык тармактары тыгыз байланышкан. Чынгыз Айтматов бүгүн ар түрдүү улуттагы, ар түрдүү диний саясий ишенимдеги, ар түрдүү кесиптеги жана ар кыл жаштагы миллиондогон окурмандардын сүйүктүү жазуучусу.

«Биричинчи мугалим», «Бетме-бет», «Жамийла», «Саманчынын жолу», «Гүлсарат», «Ак кеме», «Дениз бойлой жорткон Ала дөбет», «Фудзиямадагы кадыр түн», «Кыямат», «Кылым карытар бир күн», «Тоолор кулаганда» жана башка чыгармалары – булардын ар бири окуган адамды кайдыгер калтыrbай турган жандуу таасирдүүлүгү, жан дүйнөнүн күүгө келтирээр көркемдүгү менен окурмандын турмуштук тажрыйбасын байытаар, түшүнүгүн арттыраар, акыл сезимин курчулаар, шарапатка ээ чыгармалар. Айтматовдун жазуучулук устарттыгынын эн башкы сыры – көркем ойлоонун көп тараалтуу жана көп тармактуулугунда. Кыргызчабы

же орусчабы, эки тилдин кайсынысында жазбасын, ал баары бир бириңчи иретте кыргыз жазуучусу [1, 56].

Алп жазуучубузун ақылман сүрөткерлигин эмнеден баамдай алууга болот? – деген суроодо эз учурундагы Л.Н. Толстойдун төмөндөгүдөй ақылман сөздөрүн эске салууга болот: «Эн күчтүү драма – жакши адамдардын драмасы» жана Искусство «турмуш үчүн жана айрым адамдын, адамзаттын жыргалчылыкка жетиш үчүн зарыл болгон ақыйкатка» кызмат кылып, «...Элди баш коштурган байланыш куралы. Ошондуктан образ түзүү искусство-көркөм чеберчиликтин бирден-бир өзгөчөлүгүн белгилейт. Ошол сынары Чынгыз Айтматовдун чыгармаларынын сюжеттик-конфликттик негизин да Сейденин, Жамийланын, Толгонайдын, Алимандын, Дүйшөндүн, Илиястын, Танабайдын, Момундун, Едигейдин, Бостондун жана башка рух дүйнөсү бай, күчтүү инсандардын жан дүйнө драмалары, трагедиялары, адамдын ақыл-эс күчүнө, эркайратына болгон ишенимин эч бөксөртбөй оптимисттик дух сакталып кала берет», – деп айтууга болот [2,136].

Чынгыз Айтматовдун ар бир чыгармасын барактап окуганда анын алдын ала көрөгөн даанышмандыгын, ақылмандуулугун, улуу сүрөткерлигин баамдай алабыз. Окурмандын көнүлүн буруп, кызыгуусун күчтүш үчүн автор эз сүрөттөөсүнө кандайдыр бир купуя окуяны алдын-ала билдириүү үчүн ыктуу форманы пайдалангандыгы сезилет.

Жазуучуга алгачкы ийгиликтүү «Бетме-бет» (1957) жана «Жамийла» (1958) повесттери алып келген. Бул повесттер жарык көрөрү менен адабий коомчулук аларга кыргыз адабиятындагы жаны көрүнүш катары баа берип, окурмандар катары жакши кабыл алынган [3, 286].

«Бетме-бетти» жазуучу чыгармачылык жолунун башталышы катары атайт. Бул повесттеги борбордук идеялык-көркемдүк максатты ишке ашырууда Сейденин образы бириңчи орунда турат. «Жеке адам жана согуш» проблемасы чыгарманын ички

организмин аралап өтөт. Ысмайылдын со-гуштан дезертир болуп келишин Сейде адегендө күнөөлөбөй, өтө тайы тар көз караштан карал, «эркек-аял жамандык жакшылыкта бирге болуу керек» деген принциптин туткунунаң чыга албай тургандыгын, бирок, ар түркүн санаа, уят, ар намыс жүрөгүн сыйдатып, жан-дүйнөсүнө уйгу-туйгу ойлор булук салып түйшөткөнүн автор ишенимдүү сүрөттөөгө алган.

Сюжеттин чечилүүсүндө Сейдеде эми Ысмайылдан биротоло кол үзүү ою, адамгерчилүү, намыс талашуу күрөшүү, пикир келишпес коллизиясы күчегендөн күчйт. Ысмайылга кескин каршы күрөшүүгө чыккандыгы повестте айкын сүрөттөлгөн.

«Бетме-бет» менен удаалаш эле жарыкка чыккан «Жамийла» повестин алып көрсөк. «Жамийла» жазуучунун атын алысса тааныткан чыгарма. Жаш сүрөтчү Сеййт өмүр тарыхына жылуу из калтырган балалык учурга көп убакыт өткөндөн кийин кайрылып, окурмандарга зекерип айтып берет. Повесттин баяндоочу жаш каарманы турмуштун көркүн, эл-жердин улуулугун, махабатын терен сырларын алгач ошондо түшүнгөндөй болгон.

Повесть алгач «Обон» деген ат менен жарыкка чыккан. Повесттин мазмундук өзөгүн түзгөн тема-сүйүү темасы.

Повесттин идеялык-көркемдүк мазмуну, пафосу, Жамийла менен Даниярдын ез ара байланышына, мамиле катнашына, бири-бинине пайда болгон дилгирленүүсүнө, махабат сезимдерине байланыштуу берилген.

Кыргыздын карапайым колхозчу кызы Жамийла али махабат жөнүндө түшүнүгү жок кезинде кокустан баш кошуп, ал турмуш курган өмүрлүк жолдошу Садык согуш майданынан жазган салам дубасынан улам барган сайын андан көнүлү ого бетер суүй баштайт. Анан күтпөгөн жерден сүйгөн тенин табат.

Көркем образды түзүүдө каармандардын сырткы кебете-кешпири, кийген кийими, башкача айтканда портрети белгилүү маанигэ ээ.

Жамийла – эски өрөлгө-жерөлгөлердү төбелеп, өзүнүн адамдык эркиндигин, ма-хабатка уккулуктуулугун, керт башынан бийик укугун баалай билүүгө кудурети жеткен өзүн төң укуктуу, эрктүү сезген аял. Анын образы бакыт үчүн күрөшө билүүгө, турмушта активдүү, чечкиндүү болууга чакырык салып турат. Мындаай аялдарды социалисттик турмуш гана тарбиялады деп айттуга болот.

Анын тагдырындагы диллемалуу пикирлерди жараткан «жакшы» жана «жаман», «он» жана «терс» деген критерийлердин эле-гине салганда эки өйүзде калган каарман бул Жамийла болгон.

Социалисттик коомдук түзүлүш мурдагы карангы элдин турмуш түпкүрүндө чөгүп келген аялдардын кандайча бийик даражага көтөрүп адамдык укугун социалдык эркиндигине кенири жол ачканылыгын Ч.Айтматов көркем сүреттөп берген [4, 556].

М.О.Ауэзовдун «Литературная газета» «Сапарың күт болсун!» аттуу макаласын жарыялагандагы сөзү менен жыйынтыктаганда, «Айтматовдо адамды сүреттөө, алардын бири-бирине катнашын, кандайдыр ички дүйнөсүн көрсөтүү жаңылыгы, ачык айтканда кыргыз прозасы үчүн таптакыр кубанаарлык көрүнүш. Айтматовдун «Жамийла» повести психологиялык чындыкка ылайык көркем жана жөнөкөй жазылган.

Биз окуткан балдар билимдүү болсо, коом да ошончолук билимдүү болот. Билим сапатынын ачкычы мугалимдин колунда деп айтышат.«Биринчи мугалим» (1962) – Кыргызстандын айылдарында билим берүү системасын орнотуу жана патриархалдык салттар менен күрөшүү жөнүндөгү повести.

«Айылдын үстүндөгү адырда, мен бала чактан бери билген, эки зор терек болор эле. Бул кош терек азыр да ошол жерде. Мына ошол Шекердеги символикалуу кош терек Дүйшөндүн мектебинин орду, кош теректиң бири мугалим – Дүйшөн, бири окуучу кызы Алтынай» деп эскерет. Автор Дүйшөн менен Алтынайдын образын жогорку че-берчилике ачып берген. Дүйшөн айыл-дагы жаш балдарды чогултуп алардын

сабатсыздыгын жоюуга аракеттенет. Би-ринчи мугалимдин аракети аркылуу рево-люциячыл жаңы замандын өкүлү менен эски көз караштагы адамдардын ортосун-дагы кагылышуу көрсөтүлөт. Бай-манаптардын жоюлушу, элдин сабаттуу болушу үчүн күрөшкөн Дүйшөн менен жаш кыз Алтынайдын ортосунда маҳабат пайда болуп, бирок, ал маҳабат ачыкка чыга албай арман бойдон ичте калгандыгын сүрөттөп берет [5,526].

Согуштун злге алып келген азап-тозоктору, оор кыйынчылыктары, өлүм менен тирешкен мезгил тууралуу бир канча көр-көм чыгармалар жазылса да, «Саманчынын жолу» повестинде жазуучу мурункуларды туурабай, так өзүнчө сүрөттөгөн.

«Саманчынын жолу» повести – бул эненин улуу касиетин, руханий кудуретин ачкан оптимисттик трагедия. Толгонай согушта жапа чеккен бир гана үй-булөнүн гана эмес, жалпы элдин энесине айланып кетет, адамзат алдында дагы бир жолу эненин улуулугу даңазаланат. Повестте жазуучу Адам менен жердин өз ара сүйлөшүүлөрү сыйктуу шарттуу ыкманы чеберчилик менен колдонгон. Мында адам бекем эрки жана кайраты, жашоого болгон сүйүүсү менен улуу жана сыймыктуу деген идеяны көрүүгө болот.

«Гүлсарат» чыгармасы – социалдык планда өтө күрч жазылган чыгарма. Чынгыз Айтматовдун чыгармачылыгынын бийик сереси катары туруп автор жана каарман проблемасы өзүнүн бийик өзгөчөлүгү менен көнүлдү буруп келет.

Чыгармага «Гүлсарат» деген наам жөнөкөй эле коюлган эмес, ал темага шайкеш алынган. Бул повест аркылуу жазуучу «адам өзүндөгү», «коомдогу» жакшы көрүнүштөрдү сүйүп, тарбия, таасир алгыдай, ыплас жорук-жосун, көрүнүштөрдүн ып-ластыгын ашкерелеп окуман ал үчүн «тынчсыздандандай», ойлоно алгыдай бийик идеялык-тематикалык максатта жазууну көздөгөн. Повестте согуштан кийинки мез-гилдеги колхоз айылынын турмуш көрүнүшү, советтик адамдын турмушу реалдуу

турмуштун дал өзүндөй «мезгилдин образы» катары көркөм сүрөттөлгөн. Танабай Бака-совдун образы адамдык бийик наамды актап, турмуш адам тагдырына өткөн жана азыркы учур, келечекке терең, калыс ой жүгүртө билүүгө чакырык салышы менен өтө баалуу.

Танабайдын образын Чоронун образы да ар таралттан кошумчаланып, аны ачууга жардамдашып турат. Танабайдын тагдыры анын жоргосу Гүлсарынын тагдыры менен өтө тыгыз бирдикте сүрөттөлгөн [2, 486].

«Манкуртизм» – бүгүнкү күндө жалпы эле окуман жүртүбүзга кенири таа-ныш терминдердин бири десем жаңылыш-пастырмын. Бул термин Ч.Айтматовдун 1980-жылы жарык көргөн «Кылым карытар бир күн» романына байланыштуу пайда болду. Бул романда жазуучу көркөм ой жүгүртүүнүн үч тибин: 1) мифологиялык-фоль-клордук, 2) фантастикалык, 3) реалисттик ыкмаларды пайдаланып адамдардын турму-шуна тийгизген таасири жөнүндө жазган. Ч.Айтматов өз заманынын чыныгы залкар жазуучусу катары өз элинин келечегин ойло-гон атуулу катары манкуртизм темасын кө-төрүп чыккан.

Манкурт деген терминдин бүгүнкү күндө чет тилдеринде да которулбай, манкурт сөзүнүн синоними да жок экендигин, Ма-настагы манкурт деген сөздү Айтматов дүй-нелүк лексиконго алып чыккан.

Ошондой эле азыркы учурда окуман жүрттүн көнүлү китеңке бурулбай, көбүн-чө телевизор, компьютер, интернет, кол телефондордо бурулуп калганы белгилүү. Мындаай техниканын тез өнүгүшүнүн пай-дасы болгону менен руханий байлыктын адамгерчилик касиетинин бөксөрүшүнө өбелгө түзүүдө. Китең окубаган жаштардан мээримдүүлүк жана кайрымдуулук алыс-таганданулам алыстап барат. Ал эми Чынгыз Айтматов адам баласына жакындан алаа-маттан алдын-ала сактануулары керек экен-дигин айтып, добулбасын кагып келди.

Улуу жазуучубузун ушул окуяны ка-димки өзү аралашып көрүп, кошо жүргөндөй сүреттөп жазганына таң каласын. Романдагы наркомания окуясын камтыган белгүнүн башкы каарманы Авдий Калистратов диний илим-билимге ээ болгон, жан дүйнөсү та-за адам болгон. Ал тириүчүлүктөгө тозоку

Мына ушундай чыгармаларынын би-ри – «Кыямат» романы. Улуу жазуучубуз бул чыгармасында адам дүйнөсү коркунучта тургандыгын жана ал коркунучту адам ба-ласы өз колдору менен жасап алганы ай-тылат. Роман бир канча окуяны камтыган бир нече бөлүктөн турат. Бул окуялар түпкү байланыштар аркылуу бир түйүнгө келип, ақыры кыяматка такалат.

Биринчи окуясында бул жалган дүйнөдө бул карышылардын өмүр кечириүүсү, алар мекендереген токойлордун ертгенүшү, адам баласынан көргөн кордугу, бөлтүрүгүн ал-дырып жибергендеги кайгысы сүрөттөлүп, бул кылыштар үчүн карышкыр Акбара чабан Бостондун эки жаштагы баласын жонуна ар-та салып, сыйып бара жатканында Бостондун мээлеген огу Акбара карышкырга тийбей, үстүндөгү балага тийип кыямат болот.

Экинчи окуя алыссы тоо арасында Со-вет доорундагы чабандардын турмушу, чабандардын жаңычылдык тажрыйбаны кийириүүдө бийлик адамдарынын каршы-лыгы, үстөмдүк менен иш алып баруусу жа-зылган.

Кээде бир кесиптеги адамдардын би-рин-бири көре албас карама-каршылыгы, жарытып эмгек кылбаганы, арамза, куулук менен бийликтегилерге жагынып, тамак-аш, белек-бечкектери менен жакындап ал-гандарын көрүүгө болот. Ошолордун бири Базарбай бийликтегилер менен коюн-колтук алышып, жандап басып, ак эмгектенген бийликтегилерге чындыкты бетке айтып, кээ бирине жакпай калган, Бостонду баскан-турган жерлеринде жамандап, бут тосуп, колунан келген жамандыгын жасаганга жетишшип турат. Бирок, баардык нерсенин ченеми болот тура, кынатчыл Базарбай Бостондун колунан өлүм таап, окуя кыямат менен аяктайт.

Улуу жазуучубузун ушул окуяны ка-димки өзү аралашып көрүп, кошо жүргөндөй сүреттөп жазганына таң каласын. Романдагы наркомания окуясын камтыган белгүнүн башкы каарманы Авдий Калистратов диний илим-билимге ээ болгон, жан дүйнөсү та-за адам болгон. Ал тириүчүлүктөгө тозоку

болгон бангилик менен алтурушуп, жаштар менен өз алдынча күрөш жүргүзүп, аларга түшүндүрүү жолу менен эч майнаң чыкпасына көзү жетип, алар менен жакындан аралашып, өз көзү менен көрүп, ийне-жибине чейин иликтеген соң гана гезит беттерине жарыялоо жолу менен күрөш жүргүзүүнү чечкен. Авдийдин бул демилгесин жетекчи кызматкерлер колдошкон эмес, ошондуктан ал жалгыз күрөшкөн. Авдий өз өмүрүнүн коркунучта экенинне карабай, өнгөлөрдү сактагысы келген ички дүйнөсү таза каарман. Ал дагы ақыры кыяматка дуушар болот. Банги колдонгон жаштарыбыз жазагаттыктуу болушса да, жардамыбызы аябай, кантип да болсо бул оорудан айыктырышыбызга мильтеттүү экенинбизге Чыңгыз Айтматов жана кейип жазгандыгын байкоого болот [8 т., 446 б.].

Анын кайсы чыгармасын албайлы, аларга өз мезгили учүн абдан актуалдуу проблемаларды көтөргөн жаңычылдык мүнөздүү. Улуу сүрөткөр катары Ч.Айтматов ал чыгармаларда учурда кандай коомдук «илдеттер» бар, алардын «ысыгы» эмнеден, «суугу» эмнеде экендигин так көрсөтүп, учурдун социалдык-психологиялык, философиялык көркөм картинасын түзүп бере алган.

Жогорку Кенештин депутаты Каныбек Иманалиевдин Ч.Айтматов тууралуу жасаган баяндамасында – Айтматовдун дүйнөнү дүнгүреткөн улуу акын, жазуучулардан бөлүп турган он эки айырмачылыгын атаган. Алардын бири «Айтматов чыгармаларында королдорду, падышаларды, баатырларды же болбосо райкомдун биринчи катчысын да жазбагандыгында, ал жөнөкөй эле карапайым кыргызды баатыр кылып сүрөттөгөндүгүндө. Мисалы карапайым мугалим

Дүйшөндү, Шекер айылындагы Толгонайды же болбосо Эдигейди, согуш темасындагы чыгармаларын оқтун үнү жок эле, тылдагы көрүнүштердү эн жогорку денгээлде сүреттөп бергендингүү» баса белгиледи.

Жыйынтыктап айтканда, Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы дүйнө окурмандарын өзүнүн көркөмдүгү менен катар философиялык терен мазмундуулугу менен тамшандырып келет. Жазуучунун чыгармалары ар дайым делебенди козгоп, ой-кыялынды улам жаны, башта анча элес алынбаган жактары менен көрүнүп, жандыйнөндү арбап, ан-сезиминди бийлеп турат. Айтматовдук пейзаждын дагы бир өзгөчелүгү бул анын символикалуулугунда. Чон чеберчилик менен тартылган символикалуу картиналар чыгармадагы сүрөттөлүп жаткан окуянын окурманга эстетикалык-эмоциялык таасирин курчутуп, чыгарманын идеялык ачыктыгын күчтөтүп, каармандардын адамдык маңызын философиялуу чагылдырып, адамзаттын көңүлүнен түнек таап, адамдарга Адам болууга жардам берет. Чыңгыз Айтматов – Улуттун улутман улуу сүрөткери.

Адабияттар

1. Азыркы кыргыз адабияты. – Б.: «Бийиктик Плюс», 2015.
2. Керимжанова Б.Д. Ч.Айтматовдун айрым чыгармаларында автор жана каарман проблемасы. – Ф., 1988.
3. Сыдыкова Р. XX кылымдагы кыргыз адабиятынын тарыхы (1940–1980-ж.) – Б., 2013.
4. Чыңгыз Айтматов. Чыгармаларынын сегиз томдук жыйнагы. – Б.: «Улуу тоолор», 2014.
5. Л.Укубаева. Чыңгыздын Айтматовдун каармандарынын көркөм дүйнөсү. – Б., 2008.

УДК 81/83

Мирзахидова М.И.,
фил. илим.доктору, профессор
Жалал-Абад мамлекеттик университети

ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВ ЧЫГАРМАЛАРЫНЫН КОТОРУЛУУ МАСЕЛЕЛЕРИ

Аннотация. Макалада котормонун жана котормотаануунун актуалдуу проблемалары, ошондой эле улуу жазуучу, дипломат Ч.Айтматов чыгармаларынын өзбек тилине которуу проблемалары каралат.

Негизги сөздөр: котормотаануу, Луи Арагон, «Жамийла» повести, идея, идеология, котормо чыгармачылыгы.

ПРОБЛЕМЫ В ПЕРЕВОДЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные проблемы при переводе произведений великого писателя, дипломата, философа Ч.Айтматова на узбекский язык.

Ключевые слова: Луи Арагон, повесть «Джамиля», идея, идеология, переводческая деятельность.

PROBLEMS OF TRANSFERS OF CHINGIZ AITMATOV'S WORKS

Abstract. In this article is considered the actual problems of translation and translation activity in translating writings of great writer diplomat philosopher Chingiz Aitmatov into uzbek language.

Key words: translation, Louis Aragon idea, ideology, translation activity, novella and «Jamila».

Улуу жазуучу жөнүндө ойлогон сайын мага Ч. Айтматов «Адамга эң кыйыны – күн сайын адам болуу» деген сөзүн өзү үчүн жазгандай сезилет.

Мына бүгүн Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына арнал макала жазайын деген ойго келдим. Анткени айттайын деген оюм бышып жетилип калганын сездим.

Мен өзбек кызымын, туулуп өскен жерим – Кыргызстан. Ушул жерде төрөлүп, чоңойгондон кийин элімем жупуну болсо да кызмат кылайын деген максатым бар эле...

Кыргыз тилин жакшы билем деп ойлойм, анткени мен кыргыз тилинде сүйлөшөм, жазам, пикир алышам. Залкар жазуучу Ч.Айтматовдун көп эмгектерин кыргыз тилинде окуп, түшүнгөм. Анан менде «Өзбек эли Ч.Айтматовдун кайсы чыгармаларын көп окуган? Кайсы тилдегисин? Ч.Айтматовдун кайсы эмгектери кайсы тилдерге, алардын ичинен кайсы чыгармалары өзбек тилине которған котормочулар жөнүндө кыргызстан-

дык өзбек окурандары билеби?» деген суроолор пайда болду.

Ар бир элдин өзүнүн улуу жазуучулары, ақындары болот эмеспи. Ч.Айтматов – кыргыздын улуу жазуучусу. Ақын-жазуучулардын чыгармалары ошол элдин мұназуун, тарых-таржымалын, каада-салтын, урп-адатын, тилин, дилин, коозжер-сууларын баяндап сүреттеөчү бирден-бир булак болуп өсептелет. Кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына дүйнөнүн бардык элдериндей зле өзбек зели да кызыгат. Мұнун себеби Чыңгыз Айтматов башка элдер сыйяктуу зле өзбек элинин да сүйүктүү жазуучусу. Ч.Айтматовдун дээрлик бардык чыгармалары өзбек тилине каторулган.

60-жылдары белгилүү инсан, окумуштуу Луи Арагон тарабынан Ч.Айтматовдун «Жамийла» повести француз тилине каторулган жана «ХХ кылымдагы дүйнөлүк адабияттагы сүйүү жөнүндөгү эн зор чыгарма» деп баа берилген. «Жамийла» повести жөнүндө академик Вахид Захидов өз эскерүүсүндө мындаи деп жазат: «...1960 йил охирлари бўлса керак. Камина шифохонада муолажа олаётган эдим... Ўшанды ташки мамлакатлар билан алокадор марокли бир журнал кўлимга тушиб қолди. Ундаги анча материалларни катта кизикиш билан ўқиб чиқдим... Журналда машхур француз ёзувчиси Луи Арагоннинг у вактларда машхур бўлмаган, номи у ер-бу ерда эндиғина ҳурмат ила тилга олинаётган кирғиз адиби ва унинг «Жамийла» асари хакидаги маколасини ютоказб үкий бошладим... Айтиш мумкинки, асар бадий мўъжизадек талкин килинган эди. Ўзбек юрти билан кўшини, кардош кирғиз халкининг шухратини хатто Парижгача – Луи Арагонгача тараттан ёзувчига хавасим келди, жудаям хурсанд бўлдим. Қиссанги топтириб, эрталабга кадар мирикиб ўқиб чиқдим... Китобмутолааси билан тунни бедор ўтказган кунимнинг индинига ўша вактда аспирантурада таҳсил олаётган кобилиятли ўкувчим Асил Рашидов кечга якин биз беморни кўргани – хол сўрагани келди. Ҳозир у салмоқли китоблар, кўплаб маколалар музалифидир. Чингиз Айтматовнинг деярли

барча асарларини ўзбек тилига ўғириб нашар эттирган азаматдир! Луи Арагон маколасидан олган таассуротларимни дархол унга айтиб бердим; журнални эса унинг кўлига тутказдим. «Жамийла» ўзбек тилига ағдариш кераклигини илтимос килдим. Кўп ўтмай бу илтимос жуда одоблива истеъодли адабиётчимиз томонидан дўндириб бажарилди. «Жамийла» асари ўзбек халкининг хам мулкига айланди...» [1.2 с. 17., 1.3.]

Көркем катормо – бир улуттун адабиятынын башка бир элдин көркем мүлкүнө айланышына, ошол улуттун адабиятынын байышына мүмкүнчулук бере турган искуствонун тармагы. Ошону менен бирге көркем катормо катормочунун мээнетин кадырлай, белгилей турган зарыл материалдык база болуп өсептелет.

Өз өмүрүн жана чыгармачылыгын улутту «ойготуу» сыйяктуу улуу ишке арнаган атактуу, залкар жазуучулардын адабияттагы асылдарын өзбек тилине каторулушу, улуттук адабияттын көркем горизонтунун жана мүмкүнчулугүнүн кенеишине, балким ушул мезгилде улуттук көркем сезимдин жогорулашына, ой жүгүртүүнүн кенири канат жаюусуна, адабий-эстетикалык табиттин байышына алып келди, бул абдан чон маанигэ ээ. Ошону үчүн өзбек көркем катормо таануу мектеби ХХ кылымдын башында Туркестанда, андан кийин Өзбекстанда жаны өнүгүү баскычына көтөрүлүп, өзбек элине орус жана дүйнө адабиятынын улуу өқүлдөру менен жакындан танышшуу, жаны көркем ааламды ачуу мүмкүнчулугүн жаратты.

Өзбек тилине көптөгөн дүйнөгө таанымал жазуучу жана ақындардын чыгармалары каторгон өзбек катормочуларынан атасак: Абдулла Каххар, Адил Якубов, Зулфия, Эркин Вахидов, Ахмад Аъзам, Иззат Султан, Ахмад Мелибаев, Ибрагим Гафуров, Шавкат Рахмон, Тохир Карим ж.б. Булардын баары – калеми курч жана мыкты катормочулар. Илимпоз Асил Рашидов устаттары баштап берген ушундай жооптуу ишти чон ишеним менен улантып, чыгармачыл өмүрүнүн бардык мезгилинде көркем катормого атайын

көнүл буруп, маани берип иштеди. Ал биринчилерден болуп кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын өзбек тилине каторду.

Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын коркпой, батынып өзбек тилине каторуга бел байлаган катормочу улуу инсандар тууралуу бул макалада айта кетүүнү туура таптым.

Асил Рашидов дегенде элине, журтуна чын жүрөктөн кызмат кылып, агартуунун, илимдин, адабияттын өнүп-есүшүнө элүү жыл өмүрүн арнап, чон салым кошкон бийик устат, илимпоз, адабияттаануучу, журналист жана чебер катормочу көз алдыбызга келет.

Асил Рашидов 1930-жылдын 1-январында Өзбекстандын Жиззах обласынын Жиззах районунда дыйкандын үй-бүлөсүнде төрөлгөн. Нариманов атындагы жети жылдык мектепти, Жиззах шаарындагы педагогикалык окуу жайын ийгиликтүү аяктап, 1949-жылы Орто Азия мамлекеттик университетинин журналистика белүмүнө окууга тапшырган. Жогорку билимгө ээ болгондон кийин, «Кызыл Өзбекстан» гезитинде эмгек жолу башталат. Алошолучурдан баштап активдүү журналист, адабий сынчы катарында окурандарга тааныла баштаган. Ошондой эле анын Т.Шевченко, И.Франко, Л.Украинка, М. Коцюбинскийлердин чыгармачылыгына арналган илимий макалалары жарық көрө баштаган. 1958–1961-жылдары Низами атындагы Ташкент мамлекеттик педагогикалык институтунун аспирантурасында окуусун улантып, академик В. Захидовдун жетекчилиги менен кандидаттык диссертациясын коргогон.

Илимпоз жүздөн ашуун илимий-публицистикалык чыгармаларын злге тартуулаган. Алардын арасында «Чыңгыз Айтматовдун көркем ааламы» деген монографиясы өзбек элинин китеп текчесинен орун алды. Ал белгилүү сөз устаты Чыңгыз Айтматовдун «Делбирим», «Бетме-бет», «Жамийла», «Бото көз булак», «Саманчынын жолу», «Ак кеме», «Эрте келген турналар», «Дениз бойлой жорткон ала дәбәт», «Кылым карытар бир күн» ж.б. чыгармаларын зор чебердик менен өзбек тилине каторгон.

«Кыргыз адабияты ааламына кокустан кирип калышмыны себеби, – дейт Асил Рашидов, Шерали Карвонли менен болгон маекте, – Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы, айрыкча анын өзүнө магниттей тарткан «Жамийла» повести болсо, бул жолдогу чыйыр жолдо биринчи болуп туура жол көрсөткөн, мага зор жардамы тийген адам – Гайбулла Саломов эле. «Жамийладан» кийин «Делбирим», «Ак кеме», «Кылым карытар бир күн» чыгармаларынын катормолору үстүндө иштеген убакыттарда да досум мага жардамчы болду. Кээ бир сөздөр, айрым атальштардын үстүндө бир топ күндер, бир канча айлап ойлонуп жүргөн убакыттарым болгон. Мынданай убакыттарда досум кыйынчылыктарды женилдеткен. Анын мага, менин чыгармачылыгыма тийгизген таасирин эч унутпайм».

Асил Рашидовдун шыктуу таланты, илимий-чыгармачылык жана педагогикалык ишмердиги Өзбекстан өкмөтү тарабынан сыйланган. Ал – «Өзбекстан Республикасынын эл агартуу отличники», «Эмгектеги артыкчылыгы учун» медалы, «Өзбекстан Республикасынын эл мугалими», «Эмгек Кызыл Туу» ордени, «Хамза атындагы Өзбекстан Мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты», «Эмгек ветераны», «Данк медалы», 1941–1945-жылдардагы согуштун женишинин 50 жылдыгы юбилейине арналган медаль ж.б. орден, медалдардын, Ардак грамоталардын ээси.

Профессор Асил Рашидов злге, окумуштуулар «океанында» өткөн кылымдын 70–80-жылдарында илимпоз жана катормочу, сынчы катары таанылган болсо, ал XXI кылымда эл арасында өзүнүн абирийн, жүрүм-туруму, илими, тажрыйбасы менен жаштарга, болочок илимпоздорго өрнөк болгон устаттардан болду. Илимпоздун мынданай абирирге ээ болуп, элдин назарына түшүшүү анын илим жаатында, адабияттаануу, катормотаануу жаатында тынымсыз кылып жаткан эмгегинде дег өсептесек болот.

Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов Асил Рашидовго өзгөчө жакын болгон. Улуу жазуучу өзбекстандык катормочу тууралуу:

«Мага ыкылас кылып, чыгармаларымды өзбек тишине которгон досторума, айрыкча котормочу Асил Рашидовго өзүмдүн ыразычылыгымды билдиримекчинин. Себеби менин «Ак кеме», «Жамийла» «Делбирим» сыйктуу бир топ повесттеримди Асилжан куду мен кыргыз тишинде жазгандай шандуу которо алган. Мына ошонун өзү да достуктун күчкудурет», – деп айткан Ч.Айтматов [2.1].

Эки кылымдын адамы Асил Рашидов эли-журтун кадырлаган инсан. Ал акыркы эки кылымда тил илими, адабияттаануу, котормотаануунун мындан ары өнүгүшүнө өзүнүн чоң салымын кошкон илимпоз катары бизге таанымал. Белгилей турган дагы бир тарабы ал өзү туура деп тапкан, туура деп ойлогон сөздү айтуудан коркпойт, акыйкатты ачык-айкын экендигин далилдөөгө күчүн аябайт, калпты синире албайт. Туура сөз үчүн күрөштөт. Асил Рашидов өз алдына койгон максатты так аткарууга аракет кылат, берилген милдетти жоопкерчилигин сезип так аткарат. Буга биз залкар жазуучубуз Ч.Айтматовдун чыгармаларын которгондон күбө болобуз.

«Мен Чынгыз агамдын ар бир оюн, ар бир адамга жеткире турган сөздөрүн, кыймыл-аракетин, залкар жазуучунун идеясын, идеологиясын туура, окурмандарга жеткиликтүү кылып которушум керек. Себеби, Ч.Айтматов элдин көйгөйүн чыгармаларында бере алган. Мен муну элиме жеткире алышым зарыл», – деп [2.1] котормочу илимпоз бекеринен айтпаган. Ч.Айтматовдун жазуу стилин жана идеяларын жакшы түшүнгөн Асил Рашидов кыргыздын залкар жазуучусунун алгачкы «Жамийласын» жаш кезинде которгон: «...Ар дайым бир жакка жол жүрөрдө, мен ушул алкагы женөкөй жыгачтан жасалган сүрөттүн алдына келип турат. Мына, эртен да айылга женөймүн. Сүрөттү карап, мен андан жолума ак тилек бата алып жаткан өндүү, аны көпкө көз айрыбай тиктейм. Ушул күнгө чейин бул сүрөттү эч бир көргөзмөлөргө да берген жокмун, ал тургай айылдан туугандарым келгенде, көздөн далдалап бекитип коём. Анча зле жашыргандай эмнеси бар, уяттуубу деп, кокус

оюнарга кетип жүрбөсүн... Жок бул сүрөттүн эч кандай ыкызыз жайы деле жок, же болбосо, ага «көз тийин кетет» дегендей ал бир ашкан укмуш да эмес. Биринчи көрүшкө жөнөкөй зле кадыресе сүрөт...» [1.1., 219].

«..Хар гал сафарга чикишим олдиdan кичкина ёгоч рамкага солинган сурат олдида туриш менга одат бўлиб қолганди. Эртага овулга жұнашим керак. Мана, хозир хам ўша суратта тикилиб, гүё ундан оқ йўл тилаётгандек кўзимни узолмай, узок термилиб колдим. Суратни хали бирон марта хам кўргазмага кўйганим йўк. Овулдан кавм-кариндошларим келишганида кўриб колишмасин, деб яшириб кўяман. Демак, суратда бирор ножўя нарса тасвиirlанган экан, деб ўйламангтагин, унинг ийманадиган, шунингдек, бу бир нодир асар, «кўз тегади» дейдиган хеч жойи хам йўк, шунчаки ўргамчикка чизилган бир сурат. Унда оддий дала манзарасининг айнан тасвири берилган, холос...» [2.2. 8]

Бир караганда женөкөй зле котормо. Бирок, повестти улантып окуп жатып, андагы жазуучунун идеясын акырындык менин окурмандарга жеткиликтүү кылып котормону уланткан. «...Айыл арасындагы жигиттер, өзгөчө фронттон кайтып келгендер Жамийлага кызыгып, тийишип жүргөндөрүн алда нече байкагам. Тамашаны жакшы көргөн женем алар менин тамашалаша берчү, бирок колу шокторду жанына көп жуутчу эмес. Ошондой болсо да, мен өтө ичи тар злем, женемди кызганып, берки тийишип жаткан «бузуктарга» сыр көрсөтөйүн дегендей: «Байкагыла, мында мен, кайиниси турал!» деп коруп, аларга «Эч кимиси жоктой көп зле сугалактай бербегиле!» дегенчилек кылып, алардын сөзүн бөлүп, эпсиз какшыктап, эң акыркы, сүзөнөөк төке-улакчысынан кыйшайып кабактын астынан үлүрөй тиктейм. «Ой, алдагы жаман кантет, жене ушунуку беле!» – деп жигиттер күлгөндө, Кудай билет, кызырып-татарганым аз келгенсип, көзүмө жаш имериле түшөт окшойт. А мени түшүнгөн женем, кубанычтуу күлкүсүн тыялбай суз жылмайып: «Ишинер болбосун, жене деген

жерде жатыптырыбы? Жүр кеттик кайним!» – деп, тигилерди ого бетер кызыктырып, буран этип, башын ейдө чулгуп, мени менен кошо басып бара жатып, өзүнчө ыраазы болгондой да, ызалангандай да, унчукпай күлүмсүрэйт...» [1.1., 219]. «...Овулдаги йигитлар, айникса фронтдан кайтиб келган йигитларнинг Жамилани кўз остига олишиб, тегишиб юрганларини неча бор пайкардим. Ҳангоматалаб янгам улар билан бемалол хазил-хузул килишарди-ю, бирок хаддидан ошганларнинг таъзирини бериб кўярди. Бари бир бу менинг иззат-нафсимга қаттик тегар, янгамни раشك килардим. Шунинг учун хам ҳалиги «безориларга» ўзимни кўрсатиб кўяй деб: «Хой, билиб кўйинглар, бу менинг янгам бўлади-я, кўп пашшахурда бўлаверманглар!» дегандек, уларнинг сўзи ни шартта бўлиб, викор билан хўмрайиб қарадим...»

«Энди нима қилдик, бунинг янгаси экан-ку!» деб йигитлар масхара килиб кулишганида, қизариб-бўзариб, азбаройи хўрлигим келганидан йиглаб юборай дердим. Буни сезган янгам хурсанд бўлиб, кулгидан ўзини тиёлмай жилмайиб: «Ишларнинг бўлмасин, нима, янга деган ерда колибдими? Юр кетдик, қайниним!» деб уларнинг баттар китигига тегар, сўнgra бошини мағрур кўтарганча дадил кадам ташлаб кетарди. У йигитларнинг таъзирини берганидан хам хурсанд бўлиб, хам ўзига хўрлиги келиб, менга қараб бир кулимсираб кўярди...» [2.2. 43].

Байыркы замандан баштап зле сүйүүгө бекем, берилгендиң сыйктуу сапаттар аядарга тиешелүү сапат болуп белгиленип келет. Аялдардын ушундай жакшы сапаттарын ачуу үчүн жазуучулар тарабынан ушундай чыгармалар жаралган, аларда аялга тиешелүү бекемдик, берилгендиң аябай жогорку денгээлде экенин көрөбүз. Ч.Айтматовдун «Жамийла» повестинде да буга чоң маани берилген.

«...Жамийлам, жаным-калкатаим, кызыл гүлүм, Жамалтай! – деп Данияр кыргыз менин казакта болгон эн назик аттарды сүй-

гөнүнө арнап, – Мен сени алда качан сүйгөм, ёмурмуде көрбесөм да, окопто жатып сени ойлогом! Көрсө, менин сүйгөнүм тууган жеримде турат! Көрсө, ал сен экенсин, Жамийлам, кызыл гулум!»

«...Жамилам, жонгинам, севгилим, Жамолхон!» – деб Дониёр киргизча ва қозоқча энг нафис сўзлар билан ўз маъшукасини эркалатар эди. Мен хам сени кўпдан бери севибюардим. Севганёрим Ватанимда эканлигини билардим. Бу сен экансан, Жамилам!...» [2.2. 67].

«...Бўркүтум! Шаншыган бўркүтум! Бери болчу, көзүнду көрсөтчү! О, шаншыган бўркүтум!»

«...Шункорим, мард лочиним! Бу ёкка карачи, кўзларингга тўйиб бокай!» [2.2. 67]

1958-жылы бут дүйнеге дун болгон «Жамийла» повестинин автору Ташкентте өткөрүлгөн Азия жана Африка жазуучуларынын биринчи конференцияна катышат. Ошондон кийин Ч.Айтматов Өзбекстанда өткөрүлгөн бардык конференция, симпозиум, фестиваль жана бу.с. иш-чаралардын ардактуу коногу болуп барып турат. Жазуучу өзүнүн китеттеринде, макалаларында Өзбекстан жөнүндө жылуу ойлорун айтат. Өлкөнүн белгилүү инсандары, жазуучулары, илимпоздору менин достук мамилелери бар эле. Ар бир жолугушууда, албетте, Асил Рашидов менин маектешип, ага өзүнүн жылуу сөздөрүн айттып, ангемелешип турчу.

Өзбек окурмандары Чынгыз Айтматовдун эн алгачкы ангемесинен баштап бардык чыгармаларын өзбек тишинде окуганы менин сыймыктанабыз.

Жогоруда биз залкар жазуучу, дипломат, философ Чынгыз Айтматовдун чыгармаларын өзбек тишине которгон бутун ёмурүн элине-журтуна арнаган илимпоз, котормочу, педагог, филология илимдеринин кандидаты, профессор Асил Рашидов жунунде сөз кылдых.

Ч.Айтматовдун чыгармаларынын өзбек тишине которулушу тууралуу дагы маалыматтар кийинки макалаларыбызда улантылмакчы.

Адабияттар

1. Айтматов Ч. Чыгармаларынын жыйнагы: 5-том. Роман, ангеме. Түзгөн академик Абдылдашан Акматалиев. 2-бас. – Б.: Бийиктик, 2009. 504 -б.

2. Арагон Л. Самая прекрасная повесть о любви в мире //Культура и жизнь, 1959. №7. – с. 13.

3. Захидов В. Хотиралар, Ташкент, 2014. – 167-б.

Интернет булактар

1. <https://nuz.uz/mening-zbekistonim/33293-chingiz-aytmatov-va-asil-rashidov.html>

2. Айтматов Ч. Жамила. Чоп этилган 09.01.2014. Муаллиф: Ziyouz.uz/

УДК 821.51

Мырзабекова Айзада,
окуттуучу

Таш-Көмүр инженердик-педагогикалык факультети,
Жалал-Абад мемлекеттік университеті

КЫРГЫЗДЫН КЫЛЫМ УУЛУ – ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК АРЫМЫ

Аннотация. Бул макалада кыргыз элин дүйнө элдерине тааныткан улуу жазуучу жана коомдук ишмер Ч.Айтматовдун чыгармачылык арымынын бийктиги, философиялуулугу, сүрөткердиги берилди.

Негизги сөздөр: урпактар, дүрбелен, өнөрпөз, феномен, фольклор, үлкөн, дарамет.

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ВЕКОВОГО КЫРГЫЗСКОГО СЫНА ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

Аннотация. В этой статье рассматривается высоко философский, творческий путь великого кыргызского писателя и общественного деятеля Чингиза Айтматова.

Ключевые слова: феномен, фольклор, творчество, потомки, паника, универсальность.

CREATIVE WAY OF THE KYRGYZ AGENDA OF CHINGHIZ AYTMATOV

Abstract. This article discusses the high and philosophical career of the great Kyrgyz writer and public figure Chingiz Aitmatov.

Key words: phenomenon, folklore, creativity, descendants, panic, universality.

Дүйнөлүк адабиятты өзүнүн терен философиялуу ойлору жана гуманизмге сүгарылган чыгармалары менен байыткан кылым уулу жазуучу Ч.Айтматовдун адамгерчилигин, жазуучулук дараметин, коомдук ишмердүүлүгүн кыскача бир-эки ооз сез менен айтууга мүмкүн эмес. Анткени, кеменгер жазуучу тар алкакка сыйбаган XX жана XXI кылымдын улуу ойчулуу, даркан жазуучусу эмеспи. Ал өз чыгармачылыгын XX кылымдын 50-жылдарында баштап,

кыска убакыттын ичинде космикалык ылдамдык менен чыгармачылыктын эң бийик даражасына көтөрүлдү. Дүйнө элин өз талантына таазим эттирип, дүйнөлүк улуу жазуучулар: А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, М.Шолохов, М.Ауэзов, Э.Хемингуэй, Л.Арагон, Г.Гарсия Маркес ж.б. катарынан татыктуу орун алды жана ал орунду өмүрүнүн акырына чейин алдырбай, тескериシンче, чыгармадан чыгармага бекемдеп келди.

Жазуучунун чыгармачылык ийгилигинин сыры эмнеде? деген суроого жооп издесек, ага кыскача төмөндөгүлерду айтууга болот. [1, 306.]

Ч.Айтматов жазуучулук өнөргө эс тарткандан аң-сезимдүүлүк менен мамиле жасаган. Ар дайым окуп, изденип, тынымыз кругозорун байытып, орус жана дүйнөлүк адабияттардын классиктеринин тажрыйбасын боюна синирген жана аларды сездүн толук маанисинде чыгармачылык менен ездештүрүүгө жетишкен.

Жаш кезинен турмуштун ачуу-таттуусун таткан, атасынан эрте ажыроонун драматрагедиясын баштан кечирген. Эл турмушун жакындан таанып, элдин башынан еткөргөн тарыхый окуяларды, аларга аналитикалык мамиле жасап, үйрөнүп жыйынтык чыгара алган жана аларды өз чыгармаларында көркөм жалпылоого жетишкен.

Жазуучу балалыгынан элдик оозеки чыгармаларга кулагын кандырган. Чон энелеринин жомокторун угуп чонойгон. «Манас» эпосу баш болгон элдик эпикалык чыгармачылык менен жакындан таанышып, элдик тарыхый акыл-эстен жарагалган көркөм дөөлөттердүн табиятына сүнгүп кирип, алардан азыркы учурдун маселелерине шайкеш ойлорду табат. Айрыкча 1970-жылдардан баштап Ч.Айтматовдун улуттук фольклорго болгон чызыгуусу күчөп, өз чыгармаларында турмуш чындыгын фольклор менен синтездеп, фольклордук чыгармаларды чыгармачылык менен ездештүрүп, иштеп чыгып колдоно баштайт. Фольклор жазуучунун чыгармаларынын поэтикасын көп түрдүүлентүп, кайталангыстыгын арттырат. Ч.Айтматов – турмуштук окуяларды терен эмоционалдуу чагылдырууда өздүк адабий жомокторун жаратууга жетишкен жомокчужазуучу.

Жазуучунун чыгармачылыгында фольклордун улуттук чеги жок, ал универсалдуу мүнөзгө ээ. Айрым бир учурда бир эле сюжетке бир канча улуттун мифин, легендасын синтездеп, колдоно билген. Чыгармачылык палитрасы аябагандай бай жана универсалдуу. Баяндоо, сүрөттөө стили көп

түрдүү, полифониялуу. Жазуучу бир эле чыгарманын алкагына лиро-романтикалык, реалисттик, катаал реалисттик стилдерди сыйлыгыштырып, реалисттик-турмуштук, мифтик-метафоралык, фантастикалык-метафоралык сүрөттөөлөрдүн гармониясын түзүүгө устат.

Ч. Айтматовдун жалгыз чыргыз адабияты эле эмес, дүйнөлүк адабияттагы орду өзгөчө. Анткени, анын чыгармалары Адам жашоосунун төрт тарабына төп келген терең философиясы, гуманизмге сугарылган көркөм идеясы, абан да эн негизгиси бийик адабий талаптарга жооп берерлик денгээлде жазылган үлкөн идеялык-эстетикалык чеберчилиги аркылуу башкалардан айырмаланып, өзүнүн оригиналдуулугун тастыктап турат. «Манас» эпосунда айтылган «түгөнгөн сайын тутөгөн» деген керемет салтар Ч.Айтматовдун чыгармаларына да тиешелүү. Жазуучунун ар бир чыгармасы руханий баалуулуктардын, адам рухунун түгөнгөсүнүн түгөнгөн жактан байытып, зор сүрөткерлик таланты менен өзүнө багындырып келет. Жазуучуда бекем ишеним, улуу максаттар болгону үчүн анын чыгармаларында муундар ортосунда ажырагыс байланыш көрсөтүлүп, адамдын жашоо-турмушунун улуулугу даназаланат. «...Адамзат качан чечет, качан коёт? Канткенде адам уулу Адам болот?...» деген түбөлүк суроону алдына кооп, адам рухунун улуулугун, түбөлүктүүлүгүн даназалап, адамдарды күн сайын адам болууга тынымыз чакырып өттү. Ал өзүнүн романдарында женөкөй гана өтүп жаткан адамдардын турмушун көркөм сүрөттөө аркылуу адамзаттын келечегин, умтулган бийиктигин көрөгөчтүк, кыраакылык менен сезип түя алды. Бирок, адамдар Айтматов көргөн бийиктикке бүгүн же эртен жете көрүү күмөн. Анткени, ал жол ары татаал, ары мин кырдуу жана көп сырдуу. Ал адамдардан бийик руханий интеллекти талап кылат. Андыктан залкар жазуучунун чыгармалары түрдүү аспектиде, ар тарастан изилдөөнү талап кыла бермекчи [2,5-6 б.].

Айтматовдун устарттыгынын эн башкы сыры – көркөм ойлонуунун ар тарааттуулугунда жана көп түрдүүлүгүндө. Ал өзүнүн чыгармаларында улуттук тамырга теренирээк киргенте, фольклордук эпикалык баяндоонун булактарына кайрылганга умтулат.

Айтматовдун феномени – баарынан мурда анын көркөм дүйнөгө көз карашынын системасы элдик салтка, «Манас» эпосу баштаган эн бай фольклорго азыктанып, таянгандыгында жана ошону менен бирге жазуучу бир эле убакта Батыш менен Чыгыш элдеринин көркөм маданияттынын эн жакши тажрыйбасын ширелиштире билгендигинде.

Психологиялык анализ – жазуучунун чыгармачылыгынын эн күчтүү жагы. Ч.Айтматов рентген сымал өзүнүн каармандарынын жан дүйнөсүнүн байлыгын көрсөтүп турган ички монологдорго көп кайрылаары белгилүү. Ал адабиятта көркөм-психологиялык анализдин жаны көп тармактуу мүмкүнчүлүктөрүн ачты. Инсандын психологиясы – бул Чынгыз Айтматовдун накта көркөм ачылыши.

Чынгыз Айтматовдун каармандары жан дүйнөсү бай жогорку маданияттын адамдары экенин, жазуучу чыгармаларында анын негизги философиясы – жогорку гуманизмдин пафосу, адамдагы кайрымдуулуктун жана асылдыктын идеясы бекемделгенин баса белгилесек болот.

Чынгыз Айтматовдун философиялык, психологиялык концепциясы адам мүнөзүнүн, дүйнөсүнүн диалектикасын кенири ачып, ал адамды чырмоок сымал чырмал келген эски көз караштан, моралдан кутулууга, инсандык касиетке тарбияланууга, өздүк турмуш менен элдин тагдырын органикалык бириктириүүгө жардам берет. Жалпы идеяны издөөсү жазуучунун дагы бир артыкчылыгы. Жалпы идея – Чынгыз Айтматовдук көз караштын баштадынын башталышы. Анын максаты – адамдык тиричиликтин эн негизги суроолоруна өзүнүн чыгармалары менен жооп берүү. Чынгыз Айтматовдун эстетикасынын негизи – бул мезгилдин жана урпактардын

алдындагы адамдын жоопкерчилигинин идеясы. Чынгыз Айтматовдун чыгармаларында мезгилдин жандуу тамыры кагып турат. Татаал, дүрбөлөндүү кылымдын глобалдык маселелери коюлат, ал адамдар планетасынын тагдырына болгон кооптонуусу менен, адамда анын адамдык баштадын сактап калайын деген каалоосу менен окурманды кызыктырат. Ыймандык түшүнүктүн ойгонушу Чынгыз Айтматовдун көркөм дүйнөсүнүн негизги, түпкү идеясы болуп саналат. Анын чыгармаларынын уникалдуулугу, улам мезгил өткөн сайын жаныланып, жанырыктап турушунун негизги сыры да дал мына ушул касиетинде [3, 1386].

Ч.Айтматовдун чыгармачылыгынын новатордук маанисин жана да жазуучунун көркөм ишмердүүлүгү кайсы чектен башталгандыгын түшүнүү улуттук адабиятыбыздын XX кылымдын бешинчи он жылдыгына чейинки басып өткөн тарыхый жолун ой элегинен өткөрүү зарыл [4,118 б.].

Дүйнө жүзүндө Ч.Айтматовдун чыгармаларына таасирленбеген өнөрпоз жана карапайым адамдар болбосо керек. Чыгармалардагы каармандардын образдарын өзүнүн боюна синирип, ошого жараша турмуш жолун тандап жүргендөрдү көрүп жүрөбүз.

Ч.Айтматов улуу гуманист жазуучу катары Адамга, адам жашоосунун цивилизациясына каршы болгон бардык кыйраткыч, бүлүндүргүч кара күчкө каршы жана азыркы карама-каршылыгы курчуп турган заманда, бардык жоопкерчилик Адамдын өзүнде экендигин адамзаттын эсine салуудан эч чарчаган жок. Өмүр бою, чыгармачылыктын түйшүктүү жолунда ушул чындыкты бардык планетада жашаган адамдардын эсine салып, акыл-эстүүлүктүн, гумандуулуктун добулбасын кагып өттү. Ошондуктан ал адамзаттын Айтматову болуп түбөлүк эсте калды [1,31 б.].

Жыйынтыктап айтканда жазуучулук өнөр – адамзатты алдыга үндеп, сүрөп жол көрсөтүп турған чон каражат. Чынгыз Айтматов чыргыз элине жана дүйнө элдерине кылымдан-кылымга жете турған зор мурас калтырып,

ошону менен бирге кыргыз элинин эсинде кылымдар бою сакталып жүрө бермекчи.

Адабияттар

1. Л.Укұбаева. «Чынгыз Айтматов». – Б., 2018. – 29–31-б.

2. Келдібай к М. «Ч.Айтматовдун роман-дарында конфликт, мүнөз маселелері» кан-

дидаттык диссертациянын авторефераты. – Бишкек, 2013. – 5–6-б.

3. Л.Укұбаева. «Чынгыз Айтматов жана азыркы адабий процесс». – Б., 2013. – 138-б.

4. Л.Укұбаева. «Кыргыз адабияты: талдоолор жана ой жүгүртүүлөр». – Б., 2006. 118-б.

УДК 81,354

Рыскулова Гүлжамал Уметкуловна,
фил. илим. канд., доцент,
Жалал-Абад мамлекеттик университети

ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ АДАМ АБАЛЫН БИЛДИРҮҮДӨГҮ ФОНЕТИКАЛЫК КАРАЖАТТАРДЫН ОРДУ

Аннотация. Фонетикалык каражаттар коммуникация процессинде жагдайга ылайык адамдын ички абалын билдириүүдө так кызмат кылат. Макалада фонетикалык каражаттарга арналган бир топ эмгектерге, изилдөөлөргө көнүл бурдук. Кеп процессинде адам абалын билдириүүдө фраза, синтагма, фонетикалык сөздөр, пауза, интонация жана тыбыштардын аткарган кызматын аныктоодо белгилүү жазуучубуз Ч.Айтматовдун чыгармаларынан контексттүк мисалдарды колдондук.

Негизги сөздөр: психофонетика, психолингвистика, айтыйм, кабыл алуу, таасир этүү, фонетикалык каражат, интонация, синтагма, пауза.

ФОНЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ВЫРАЖАЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

Аннотация. В коммуникации и в процессе речевой ситуации фонетические средства служат выражению внутреннего состояния человека. В данной статье рассматриваются исследования и труды посвященные фонетическим средствам языка. Внутреннее состояние человека определяются через фразу, синтагму, фонетические слова, паузу, интонацию, звуки и при выявлении их в процессе речи приводятся примеры из произведений великого писателя Ч.Айтматова.

Ключевые слова: психофонетика, психолингвистика, высказывание, восприятие, воздействие, фонетические средства, интонация, синтагма, пауза.

PHONETIC MEANS OF EXPRESSING THE HUMAN CONDITION IN THE WORKS OF CHINGIZ AITMATOV

Abstract. In communication and in the process of speech situation phonetic means serve to express the inner state of a person. This article discusses research and works on phonetic means of language. Inner state of a person is defined through the phrase, syntagma, phonetic words, pauses, intonation, sounds and identifying them in the process of speech examples from the works of the great writer Chingiz Aitmatov.

Keywords: psychophonetics, psycholinguistics, statement, perception, influence, phonetic means, intonation, syntagma, pause.

Адам абалын билдируүдө коммуникация процессинде түздөн-түз колдонулган маанилик жактан тизмектешкен тыбыштык айтымдардын кулакка угулушундагы өзгөчөлүктөрү, таасир этүүсү, адамдын кабыл алуусу жөнүндөгү маселеге психолингвистикалык, тагыраак айтканда, психофонетикалык жактан илимий көз караштан карап, мисалдар аркылуу анализ жүргүзүү макаланы жазуудагы негизги максат болуп саналат. Макаланы жазууда орус окумуштуулары Бодуэн де Куртэненин [15], В.Виноградовдун [8], Н.Валгина, Д.Розенталь, М.Фомина [9], Л.Лачимова, Т.Гусева, А.Янсюкович [10], Ковалев Г.А., А.Леонтьев [7], Р.Немов [5], кыргыз окумуштуулары Т.Ахматов, С.Давлетов, К.Сартбаев, С.Иманалиев [16], С.Өмүралиева [11], С.Мусаев, Ж.Чыманов, Т.Мааралыков [6], Т.Аширбаев [3], Р.Акунованын [2] эмгектери теориялык негиз катары пайдаланылды. Аталган окумуштуулардын эмгектеринде тыбыштардын функционалдык жагы болгон психофонетикалык аспектиге атайын көнүл бурушпаса да, учкай айтып белгилеп кетишкенин эске алсак, каралып жаткан маселебиз келечекте иликтеөгө муктаж болгон алгачы саамалыктардын бири болуп саналат. Ал эми кыргыз элинин улуу жазуучусу Ч.Айтматовдун калеминен жарагалган залкар чыгармалары макаланын мазмунундагы айтылган теориялык ойлорду талдоого, анализдөөгө негиз катары колдонулду.

Бүгүнкү күндө фонетикалык каражаттарга арналган бир топ эмгектер, изилдөөлөр бар. Орус окумуштуулары Н.Валгина, Д.Розенталь, М.Фомина фонетикалык каражаттарга: фраза, кептик такт, фонетикалык сөздөр, муун жана тыбыштардын кирзээрин белгилешкен [9:50]. Ал эми О. Ю.Орлова орус тилиндеги фонетикалык каражаттардын стилдик максатта колдонулушуна арнаган макаласында өзүнө чийинки фоностилистикага арналган орус окумуштууларынын Щерба, Гайдучук, Дубовский өндүү окумуштуулардын жана психолингвистикалык багыттын өкулдөрү

Якобсон, Фан, Сепир, Журавлевдин кептеги тыбыштардын угулушун кабыл алуудагы жана алардын таасир этүүсү жөнүндөгү маселеге карата айтылган пикирлерине токтолгон [12:93]. Ошондой эле кыргыз тил илиминде Т.Аширбаев сүйлөөчүнүн жүрүшүндө колдонулган фонетикалык каражаттарга фоностилистикалык иликтеө жүргүзген. Ал кыргыз тил илимидеги фоностилистиканын проблемаларын талдоодо, өзүнө чейинки фонетикалык бирдиктерге жакын изилденген эмгектерге токтолуп: «Кыргыз тилинин фонетикалык стилистикасына тике тишелүү болбогон эмгектерде, мисалы, К.Рысалис «Кыргыз ырларынын түзүлүшү» аттуу эмгегинде, фонетикалык бирдиктерди, ал эми Т.Ахматов, А.Орусбаев, Ж.Сыдыковдор интонациянын элементтерин дабыш кооздугун жаратуучу каражаттар катары карашканын белгилейт. Ошондой эле Т.Аширбаев: «Фонетикалык бирдик деп тыбыш, ал эми фонетикалык каражат деп интонация жана анын элементтери, тыбыштык түрдүү кыскаруулар жана узаруулар ж.б. кубулуштар түшүнүлөт» дейт. [3:15]

Адам абалын билдируүдөгү кызмат кылган фонетикалык каражаттар сүйлөмдөгү ойго түрдүү кошумча маанилерди киргизип, сүйлөп жаткан адамдын ички сезимдеги адамдын так, даана туюндурат. Макалада талдоого алынып жаткан психолингвистикалык каражаттар белгилүү жазуучубуз Ч.Айтматовдун чыгармаларындағы каармандардын образын ачып берүүдө, көркөм каражат катары колдонулуп, алардын дүйнөгө болгон көз караштарын, жүрүм-турумдарын элестүү билдириет. Кыргыз элинин улуу жазуучусу Ч.Айтматов адам адабынын түрдүү кыларын чагылдырган чыгармалары аркылуу дүйнөлүк жана улуттук маданияттың нүктүрүүгө, адамзаттагы гуманисттик салттарды сактоого, адам коомундагы адеп-ахлаттык түркүктөрдү коргоого, саясий системаларды интеграциялоого баа жеткис салым кошо алды.

«Э-э, дың дегенин, дың конторот дегенин, казганактаган калыц эл жабыла

иштеген улуу жүрүш деп жүрбөдүм беле!»
[1:7 Бото көз булак]

Алынган мисалдагы Э-э-э сырдык сөзү адамдын өкүнүү адамын билдири. Мында сүйлөөчүнүн өкүнгөн адамын билдириң сырдык сөздөн кийин, кыска убакытка түзүлгөн психологиялык жагдайын натыйжасы болгон өкүнүү адамы андан ары тыным аркылуу уланууда. Тынымдан кийин фонетикалык каражаттын бири болгон синтагмалар «Дың дегенин», «дың конторот дегенин» адамдагы психологиялык ададын уланышын күчөтүп, жагдайы татаалдантып, сүйлөөчүнүн айтып жаткан кебинин темпи жайлап, ойдун ақыр жагында «улуу жүрүш деп жүрбөдүм беле» дегенде үн көтерүнкү айтылып, басым «беле» сөзүнө түштү. Келтирилген мисалдагы «Э-э-э» кыска үндүү тыбыштарынын нормадан бир аз ашыгыраак созулуп айрым айтылыши учурады. Бул болсо кыргыз тилиндеги үндүү тыбыштарын сандык жана сапаттык айырмачылыктарын белгилейт. Сөздөгү бардык эле муундагы үндүүлөр нормадан ашыкча созулуп айтыла бербейт. Басым түшкөн муундагы үндүү тыбыш гана ушундай созулуп айтылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ошондой эле «дың дегенин, дың дегенин» деп кайталоодо «дың» деген сөз басым менен кайталанып айтылып, өзүнөн муурнук сырдык сөздөн кийинки келген тынымдан сон үндүн бийиктеши сүйлөп жаткан адамдын өкүнүү адамын курчутуп, бир ададан экинчи адабга өтүп, көнүл калууну да билдирип жатат.

Мен аскерде жүрүп каттаанын келдим. Менин молдолук жайын ошондой.

— А-а, бали де.

— Аның жон экен, — демини болушту
[1:57. Биринчи мугалим]. Ал эми мындағы алынган мисалдагы «А-а» сырдык сөзү эки түрдүү психологиялык адады билдирип турат десек болот. Анткени «А-а» сырдык сөзүндөгү биринчи *a* тыбыши таң калуу адамын билдирилсе, ошол эле учурда экинчи үндүү тыбышка түшкөн басым аркылуу угуучунун жаны маалыматты кабыл алгандағын билдирип, жооп кылып жаткан аба-

лын кабарлайт. Мындан кийин келген кыска тынымдан сон, «бали де» сырдык сөзүндө да кубаттоо, жактырбоо сезимдеринин коштолгонуна күбө болобуз. Кийинки фразанын ақырындагы «демиши болушту» деген сөз аркылуу (Дүйшөндүн аракетин) экинчи угуучу тарааттын (элдин) алган маалыматты жактырбаган ададарынын ачык аракети билдирилди. Алынган мисалдан көрүнүп тургандай каармандардын психологиялык ададары жөнүнде, түзүлгөн жагдайшарт тууралуу берилген кыска диалогдогу интонация аркылуу билүүгө болот. «Интонация дегенибиз – тилдин добуштук материалдасы болуу менен, атайынучурунда сүйлемдүн негизги грамматикалык каражаты катары кызмат кылып, адамдын эмоционалдык-эрктик адамын билдируүдө өзгөчө семантикалык касиетке ээ болгон тилдик кубулуш. Интонация тилдеги лексикалык жана грамматикалык каражаттар сыйктуу эле ойдун материалдык суперсегменттик бирдиктеринин бири катары сезимди, эркти жана башка адамдын эмоционалдык адамын билдирип» [2:32].

— И-и, кызыке, келегой, секет! – деп жесем жароокерлене кайрылды. [1:78]

— Ур! Башка чап, Өлтүр! Кан сийдир! – деп жабыла токмокко алганды, тамга жесем менен түлкү төбөтөй зоокүр жуулунун киришип, чачымды мойнума ороп кылкындыра, эшикке сүйрөн чыгышты. [1:83]

Келтирилген мисалда каармандардын алдыда болуучу жагдайга карата жасаган аракеттерин сүрөттөөде, алардын ички психологиялык ададарын, эмоция аралаш айтылган сездердүн интонациянын коштоосу менен Ч.Айтматов көркөм чебердиктө берген. И-и сырдык сөзүндөгү биринчи *i* кыска айтылса, экинчи *i* тыбышина басым түшүп айтылганда, бир аз созулуп, адамды кекетип, коркуткандағы адады билдирип, көтерүнкү айтылат. Андан кийинки жасалган кыска тыным, ичтеги ачуусун сыртка билдиригиси келбей, өзүн карманып, кийинки сездерүн айтууга даярданып, *келегой* дегендөн кийинки кыска тынымдан сон *секет* эркелеткен сырдык сөзү күчтүү сезим-

де, какшык аралаш мааниде айтылып, женекесинин кантар экен дегендай калп жасакерленип, ичинен кыздын алсыздыгына маашырканып сүйүнгөн абалы берилет. Женесинин мындаи калп жасакерленген, жаман оюн ишке ашырууну каалаган абалын *жароокерление кайрылды* деген сөз аныктоодо Көбүнчө бул *секет* сырдык сөзү ички сезимди билдириген эркелеттүү, жакшы көрүү иретинде айтылат. Ал эми алынган контексттеги *Ур, Башка чап, Өйтүр* деген сөздөр жеке маанилерине караганда контекст ичинде интонациянын жардамы менен адамдын психологиялык абалын көбүрөөк билдирип, бир багытка конкреттүү багытталган күч колдонууну талап кылган кыймыл-аракетти түшүндүрдү. Мында интонация каармандардын аракетин, кылыш-жоругун, образын ачууда чыгармага жандуу боёк киргизип, окурмандын жан-дүйнөсүнө образдуу таасир эттүүдө чон роль ойноду. Ж. Дүйшееев «Сүйлөө маданияты жана стилистика» деген эмгегинде интонациянын оозеки сүйлөшүүдөгү мелодикалык касиетин белгилеп: «Интонация дегенибиз, тилдеги физико-акустикалык, фонетикалык каражаттардын жыйындысынын негизинде оозеки сүйлөөнү ритмо-мелодикалык жактан уюштуруп, тилдин эмоционалдуу эрктүү жана интелектуалдуулугун билгизип, карым-катнашууда ар кандай компоненттери менен ой-пикерди калыптандырган суперсегменттик бирдикти айтабыз» – дейт [4:78].

– *Айланайын, ага-ай! Өйтүрт экен булар! Айланайын, агай!.. Артыбыздан бир убакта: «Алты-на-ай!» – деген кулакты тундурган ачуу кыйкырык чыкты.* [1:84]

Алынган контексте жалынтып-жалбарган сезимди билдириген *айланайын* деген сырдык сөз басым менен айтылып, андан кийинки кыска тынымдан сон сөздүн күчтүү сезим менен айтылышина мүмкүнчүлүк түзүлүп, *ага-ай* деген сөз бөлүнүп, ақыркы үндүү тыбышкан басым түшүп, үндүү тыбыш созулуп айтылат. Алтынайдын ақыркы умуту, ишенгени жалгыз агайы, башка ишенээр эч кимиси жок, жалбарган, жалынган сезимдин коштоосу менен *а* тыбышы ичики бөлүнүп

күчтүү сезим менен айтылып жатат. Андан кийинки жалбарган сезимди интонация коштоп, ачуу кыйкырык коштогон жалынуу абалдагы берилген сырдык сөздөр кайталаңып, азыркы турушунда эч бир аракет көрө албай, эс учун билбей канжаланып жаткан Дүйшөндөн кандай болгондо да чон ишеничте жардам күтөөрү жөнүндөгү жандалbastagan абалы берилет. Алтынайдын жалбарып ыйлаган ачуу кыйкырыгы абага тарагандай алсыз синип, эс-учун билбей жаткан Дүйшөндө таасир этип, капыстан өзүнө келе калып, Алтынайды эстеп, жанагы каранғы түркөй адамдарга каршы эч бир аракет кыла албаганына ачууланып, ошол эле учурда өзүнүн алсыз жатканына жаны кейип ачуу кыйкырып, болгон аракетин ушул ачуу үн менен бардык жаратылышка, жанагы түшүнбөй кеткен адамдарга *Алтына-ай* деген сөз менен жеткиргендай берилет. Дүйшөндүн бул ачуу кыйкырыгы Алтынайды *ишин мен сени жалгыз таштабайм, акийкапиттуулук биз тарапта* дегендай, Алтынайга кичине болсо да ишеничин үмүтүн жандырат. Дүйшөндүн мындаи абалы *Алты-на-ай* деп ачуу үн менен кыйкырып, сөздү муундарга бөлүп айтусу менен берилди. Мындаагы сөздүн муундарга бөлүнүшү, андагы үндүү тыбыштардын созулуп, бир аз көтөрүңкү айтылыши адамдын психологиялык ичики абалын билдириүүдө кызмат аткарды.

– *Э, ботам, күн минтип турса, энтигип кантип барасың? Үйдо эле отурсаңчы... [1:21. Саманчынын жолу].*

Үн ыргагы жана басымдын мүнөзү бөюнча келтирилген фразадагы «*күн минтип турса*», «*энтигип кантип барасың?*» деген эки синтагмалык бирдикте басым «*турса, барасың*» деген сөздөргө түшүп жатат. Мында синтагмалык басым түшкөн «*турса, барасың*» деген сөздөр сүйлөөчү адамдын ичики психологиялык абалын, б. а. ичики аёо сезимин билдирип, ошол эле учурда коммуникативдик маанилүү элементти түзүп, ал эми синтагмадагы калган сөздөр ага ыкташып келди. Ал эми кийинки фразада сүйлөөчүнүн сурануу, көнүлүн

тынчтууну каалаган абалдары берилip жатат. «*Отурсанчы*» деген сөзгө басым түшүп, сүйлөөчүнүн ой-пикерин, ичики сезимин толук билдириди. «*Оозеки сүйлөө интонациянын жардамы менен семантико-синтаксисттик бирдиктерге синтагмага ажырайт*. Синтагма-интонациянын эн кыска маанилик бирдиги. Синтагмалар басымдын, үн ыргагынын убакыттык (үн узундугу) жана динамикалык тилдик каражаттардын жардамы менен мүнөздөлөт» [4: 79].

Алиман бир жактан кыркырап, жан талашип жатса, о, шумдугай, кулагымды тундуруп дагы да баягы эшапон-кыйкырык улаш эки паровоз алып учкан вагондор мээмди как жарып отуп бара жасапсанып, «Ана-а! Алима-ан!» деп аркыраган шамал жесула качкан унго, баланын «ба-а-а!» деп бакырган уну кошулду [1:218].

Келтирилген мисалда *олум, амур* деген турмуштун түбелүктүү болгон антонимдик мүнөздөгү темалары Ч.Айтматовдун чыгармаларынын мазмунунда камтылып, алар бөюнча жазуучу пикерлерин каармандары аркылуу билдириет. Алимандын ичээр суусу түгөнүп бараткандагы ақыркы минуталарындагы жашоо учун күрөшкөн жүрөк титиреткен абалы *kyrkyrap, жан талашип*, анын бул абалын көрүп туралуу бир дагы жардам бере албай, ичен сыйып жалооруп турган эненин абалы *о, шумдугай* деген сырдык сөздөр менен берилip жатат. Ошол эле учурда жаны жашоосу башталып, биринчи жарык дүйнөнүн абасынан дем алып жашоого келген наристенин үнү жанырат. Үч бурчтук сымал уч образдын уч түрдүү абалдары алынган контекстте «*Ana-a!*» «*Алима-ан!*», «*ба-а-а!*» деген интонациянын коштоосундагы сөздөрдө бирдей үндүү *а* тыбыштарынын күчтүү басым менен түрдүү үн менен айтылыши аркылуу ошондогу окуянын көрүнүшү обrazduu, элестүү билдирилди.

– *М-м. Эми кайда бармаксың?*

– *Үйго. Сарыгоого.*

– *Tuu!.. деп ышкырып жиберди шофер* [1:259].

Мында үнсүз тыбыштардын нормадан өзгөчөлөнүп айтылышын байкоого болот. Кыргыз тилиндеги үнсүздөр да кепте нормадан өзгөчөлөнүп айтылып, сүйлөмдөгү ойго кошумча маани киргизет. Үнсүз тыбыштардын бул өзгөчөлүгүнүн он же терс мааниге ээ болушу сүйлөмдөгү ойго көз каранды болот. Башкача айтканда, сүйлөмдөгү ой он маанилүү болсо, үнсүз тыбышты нормадан өзгөчөлөнүп айтуу менен сүйлөмдөгү он маани терендетилет. Мисалдагы *M-м* үнсүз тыбыштардын катар келип, созулуп айтылып андан кийин тынымдын келиши ойду тактоо маанинде колдонулду. Мында токтоолук менен кийинки айтылчу ойду тактап, алдыдагы жагдайды аныктоо максатындагы адамдын ичтеги абалы үнсүз тыбыштардын катар келиши менен билдирилди. Ал эми *Tuu!..* созулма үндүү тыбышынын күчтүү интонация менен берилиши андан кийинки келген тыным чоочуган абалды билдирип, абалдын тез башка кырдаалга өзгөрүшүнөн кабар берет.

Пикер алышууда адамдардын психологиялык ал абалын билдириүүде да фонетикалык каражаттардын бири паузанын, тынымдын да мааниси бар. Сүйлөшүү процессинде психологиялык абалдан улам айтылып жаткан ой логикалык жактан үзүлүп калышы мүмкүн. Мындаай учурда интонациянын элементи болгон тыным (пауза) жасалат. Ж.Дүйшееев пауза, тыным жөнүндө мындаай дейт: «*Аз убакытка сүйлөөнүн кармалуусу, токтолуусу, тыным, аралык*. Адамдарды өз ара байланыштыруучу, пикер алмаштыруучу каражат катары биздин сүйлөөбүз сөздөрдүн тынымсыз агымы катары каралбастан, фразанын ичинде маани жактан байланышкан сөздөрдүн группаларынын ортосу бир аз тынымдар (пауза) менен бөлүнүп, чектелип турат». [4:110.] «*Оозеки сүйлөө учурундагы тынымдар пауза деп аталат. Пауза оозеки кепти (үн ыргагы менен бирге) фраза жана синтагмаларга (сөз айкаштарына) ажыратат. Бул паузанын лингвистикалык (тилдик) негизги функциясы болуп эсептелет. Паузанын физиологиялык функциясына дем алуу кирет*» – дейт Т.Ахматов [15:80].

— Бир убакытта кимдир бироонуң басын келе жатканы угуулуп: «Токон ана-ана-ана» — деген баланың ыйламсыраган үнчүкты [1:180. Саманчының жолу].

Сүйлөп жаткан адамдын ой-пикерин, чындыкка болгон мамилесин угуучуга кылдат билдириүүде, интонация синтаксистик жана лексикалык каражаттар менен биргэ негизги мааниге ээ. Алынган мисалда *а* тыбышы баланың ички сезиминдеги коркуу абалын билдириди. Күтүү убактысы узакка созулганы кандай гана адамды болбосун жан дүйнесүндө тынчсызданууну жаратып, ачуулануу, коркуу, таарынуу, капа болуу ж.б. сезимдердин жаралышына алыш келет. Алынган мисалда жан дүйнесүндө эч бир жамандыкты ойлобогон, наристенин сезимин коркунуч ээлеп, чыдамсыздык менен үн салып кийкырып «Токон ана», бала бул аракеттинен бир дагы жыйынтык чыкпасына көзү жеткенде коркунучтун ашып кеткен чегинде «Токон ана-ана-ана» ыйлаган абалы берилет. Берилген мисалда көрүнүп тургандай баланың абалын окурмандарга элестүү жеткириүүде үндүү *а* тыбышы баланың ыйлаган абалдагы үнүнүн үзүлүп-үзүлүп абага тараганы интонация аркылуу, ал эми жазууда дефис менен ажыратылып берилди.

— Балакет, *оо-ой!* Карасаң! — деп жестине албай кийкырды [1:242-бет Гулсаратор]. Мында адамдын сүйүнгөндөгү абалын *оо-ой* деген тыбыштардын созулуп, бийик басымда айтылыши билдирип турат. Бириңчи созулма *о* тыбышы созулуп айтылып, бирок басым түшкөн жок. Ал эми кийинки *о* тыбышына басым түшүп үн бийик тондо айтылат да, контексттеги калган сөздөрдү ушул кубанычтын үнү коштогон темп менен интонация коштойт.

— Жо-ок, бай болгур! — деп Жайдар арстан-корстон болду. — Эмие кылсаң ошо кыл, мен чатырыца тура албаймын [1:312. Гулсаратор] Ал эми алынган бул мисалда *о* тыбышы ачуусу келген адамдын абалын билдириүүде кызмат кылды. Мында экинчи айтылган *о* тыбышына басым түшүп, үн бийик айтылып, эки *о* тыбышынын ортосу

үзүлгөндөй болуп айтылат. Мында болгон себеби бириңчи *о* тыбышы басым менен айтылган жок. Кийинки *о* тыбышында үн күчтүү басымда айтылып, адамдын ачуусунун жеткен чеги ушул экинчи *о* тыбышы аркылуу билдирилди. Калган сөздөрдү ушул үндүн темпи коштогон интонация улайт. «Пикир алышуунун, ички сезимди кимдир биреөгө туюнтуунун түрдүү жагдайларында кептин интонациясы мааниге ээ. Бириңчилен, интонация аркылуу речибизди синтагмаларга ажыратабыз. Экинчилен, интонация ар түрдүү синтаксистик конструкция менен сүйлөмдүн типтерин түзөт. Учунчүдөн, интонация адамдын ар түрдүү сезимин, оюн, эркин билдирип» — дейт Т.Ахматов [15:3].

Сүйлөө ишмердүүлүгүнүн жаралышын-дагы адамдын жүрүм-туруму, кылых-жоругу психологияны, үн чыгаруу фонологияны, адамдардын сүйлөшүүсүндө кызмат кылган физиологиялык уюмашкан организмдин түрдүү аракетин физиологияны, ой жүгүртүүнүн сүйлөшүү менен болгон байланышы логиканы ж.б. бир нече илимдердин изилдөө объектисине айланган аралаш маселелер адам муктаждыгын биргеликтө канааттандыруу максатында биригүүнү жана жаны көз карашты талап кылууда. Ал эми фонетикалык каражаттар Ч.Айтматовдун чыгармаларында каармандардын ар түрдүү психологиялык абалдарын, түрдүү окуяга карата түзүлгөн жагдай-шарттын көркөм-эстетикалык таасир этүүсүн, эмоционалдык-экспрессивдүүлүгүн күчтөүүчү психолингвистикалык каражат катары кызмат аткарған.

Адабияттар

1. Айтматов Ч. Чыгармалар жыйнагы. — Б., 2009.
2. Акунова Р. Азыркы кыргыз тили. — Б., 2013. — 32-б.
3. Аинирбаев Т. Кыргыз тилинин стилистикасы фонетикалык, сөз жасоо жана лексикалык стилистика: 2-китеп. — Б., 2000.
4. Дүйшесев Ж. Сүйлөө маданияты жана стилистика. 2-китеп. — Б., 2007. — 78-б.

5. Немов С.Р. Жалпы психология. Китепте: — М., 1997.
6. Мусаев С., Ж.Чыманов, Т.Маразыков. Тил илимине киришүү. — Б., 2001.
7. Ковалев Г.А. Психология воздействия. — М., 1987.
8. Виноградов В. Грамматика русского языка. Том 1. — М., 1960.
9. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык: Учебник. — М., 2002.
10. Лачимова Л.Я., Гусева Т.И., Бегаева В.И., Янсюкович А.А. Современный русский язык. Практическое пособие. — М., 2005.
11. Өмүралиева С. Кыргыз тили. — Б., 2005. — 8-б.
12. Орлова О.Ю. Фонетические средства выразительности в языке и тексте: существующие подходы и перспективы исследования/ Вестник Пермского университета. — 3(23). — 2013. — С. 93.
13. Өмүралиева С. Кыргыз тили. — Б., 2000.
14. Сапарбаев А. Азыркы кыргыз тили Бишкек. — 1997. — 11-б.
15. Ахматов Т. Кыргыз адабий тилинин грамматикасы. — Фрунзе, 1978.
16. Ахматов Т.К., Давлетов С., Сартбаев К., Иманалиев С.И. Тил илимине киришүү. — Ф., 1980. — 37-б.

УДК 82-1/9

Сатыбалдиева Г.А.,

филол. илим. канд., доцент,

Жалал-Абад мамлекеттик университети

ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ СТИЛИСТИКАЛЫК КАРАЖАТТАРЫНЫН ТЕКТЕШ ЭМЕС ТИЛДЕРДЕ БЕРИЛИШИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Аннотация. Макалада Чынгыз Айтматовдун чыгармаларындагы көркөм сөз каражаттарынын текстеш эмес тилдерде берилиши каралган. Ошондой эле, стилистикалык каражаттардың өзгөчөлүктөрү берилген.

Негизги сөздөр: көркөм сөз каражаттары, текстеш эмес тилдер, троп, стилистика, стилистикалык каражат, лингвистика.

ОСОБЕННОСТИ СТИЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

Аннотация. В статье рассматриваются стилистические средства в произведениях Чингиза Айтматова в разносистемных языках. А также определены особенности стилистических приемов в произведении.

Ключевые слова: художественные средства, разносистемные языки, троп, стилистика, стилистические приемы, лингвистика.

PECULIARITIES OF STYLISTIC DEVICES IN NON-RELATED LANGUAGES IN THE WORKS OF CHYNGYZAITMATOV

Abstract. The article devoted the stylistic devices in the works of Chyngyz Aitmatov in different system languages. And also peculiarities of stylistic devices of the works.

Key words: literary words, non-related languages, tropes, stylistics, stylistic devices, linguistics.

Кыргыстандын залкар жазуучусу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чынгыз Айтматовдун чыгармалары бүткүл дүйнөлүк адабияттык, маданияттык көнч экендиги баарыбызга белгилүү. Ч.Айтматовдун чыгармаларын кыргыз эли жана дүйнөнүн булун-бурчундагы ар түрдүү улуттагы окурумдардың кызыгуу менен окушат. Ал өзүнүн чексиз таланты, эмгекчилдиги менен кыргыз эли учун опол тоодой эмгек өтөп, өзүнүн

нүн эмгегинин үзүрлүү жемиштери менен дүйнөлүк атак-данкка жетишти. Чыгармалары аркылуу кыргыз элин бүткүл дүйнөгө таанытып, журтубуздун сыймыгы экендигин белгилеп кетсек болот.

Ч.Айтматов бул дүйнөгө өзүнүн жасаган эмгегине жараша из калтыргандыгы, дүйнө жүзүнө көрүнүп турғандай чоку жаратты десек жаңылыштайбыз.

ЮНЕСКОнун билдириүүсү боюнча Чынгыз Айтматов бүгүнкү күндө чыгармалары көп басылган классиктердин бири. Анын чыгармалары дүйнөнүн 165 тилине котурулуп, бир нече ирет чон тираж менен кайталап басылган.

Жазуучунун чыгармаларында жалпы адамзаттык гуманисттик, ыймандык жана да коомдук социалдык маселелерди көтерүүдө, улуттук салттарды колдонуу менен, чыгармаларын стилистикалык көркөм сөз каражаттарын колдонуу менен окурумдардың кызыктыра алган. Кыргыз элинин жашоо турмушунун көркөм сөз каражаттары же троп менен чагылдыруу менен, чыгармалары аркылуу канадайдыр бир адамга таасир бере турган чыгармаларды окурумдарга тартуулады.

Согуш убагын чагылдырган «Саманчынын жолу» повестинде, Толгонайдын образы аркылуу аялдардын согуш учурундагы оор күндөрдү баштарынан өткөргендүгүн, кайгы-мун, азап-тозок, жоготуу сыйктуу катаал турмушту чагылдырган.

«Бетме-бет» повестинде Ысмайыл аркылуу согуштан качкан качкындын образын берсе, Сейде аркылуу патриоттуулукту күйөсүнөн да жогору койгон образды берип, ошол учурда көйгөйлүү маселе болуп турган патриоттуулук сезимди злге жайылтысы келген.

Жазуучунун «Ак кеме» повести жазуучунун чыгармачылыгында бөтөнчө маанигээз. Бул чыгармада адам тагдырынын катаал жактарын изилдөөдөгү жазуучунун кыраакылыгы, интеллектуалдуулугу, ийкемдүүлүгү көрүндү. Чыгармадагы адамдын бийик сапаты жана нравалык тазалыгын баланын образы, куулук-шумдугу жоктугу, ак пейилдүүлүгү менен чагылдырып берет.

«Дениз бойлой жорткон Ала-Дебет», «Кылым карытар бир күн», «Касандра тамгасы» чыгармаларында учурдагы көтөрүлүп жаткан, дүйнөлүк башкы темалардын болгон аба ырыйынын, экологиянын бузулушун, адамзатын жан-дүйнөсүнүн жардыланып, манкуртчулукка айланып, жан дүйнөнүн байлыгынан материалдык байлыкты жогору

койгондугун чагылдырып, дүйнөнүн тен салмакта кармап калуу маселесин көзгөп, бул маселелерди чечүү үчүн бүт адамзаттын күрөшүүсү керек экендиги тууралуу чакырык иретинде чыгарма жараткан.

Ошондой эле, жазуучу учурдун актуалдуу проблемаларын, илим, техниканын, дүйнөлүк, эл аралык коммуникациялык байланыштын күчтүү басымы алдында адам өзүнүн жеке адамдык өзгөчөлүгүн, индивидуалдуулугун, адамгерчилик сапатын, өзүнө, келечекке болгон ишенимин сактап калуу аракеттерин Едигей, Бостон, Авдий, Филофей, Роберт Борк, Руна Лопатиналадын образдары аркылуу чагылдыруу менен адамзатты өзүнүн чыгармалары аркылуу ыймандык тазалыкка чакырат.

Ч.Айтматов «Жамила» повестиндеги Данияр менен Жамийланын ортосундагы сүйүүнүн күчүн мындайча сүрөттөйт: «Мин кырдуу, бир сырдуу Даниярдын айкөл жан дүйнөсүн Күркүрөөдө жалынга окшоп жалбырттал күйгөн Жамийла гана тааный алды. Акыры Жамийла «Мен сени бүгүн эмес, кечээ эмес, сыртындан билгендей, бала болуп эс тарткандан бери сүйөм... бүркүтүм! О, шашыган бүркүтүм!» Ошентип, Жамийла дагы ашык жар аялдын тени жөнүндөгү ичинен тымызын эңсеп келген идеалын Даниярдан тапты. «Мен сени алда каян сүйгөм, өмүрүмдө көрбесөм да, сени ойлогом» – деп ишендирет Данияр.

Автор жогорудагы сүйлемдердө стилистикалык каражат гипербола (Мин кырдуу, бир сырдуу Данияр), («Мен сени алда каян сүйгөм, өмүрүмдө көрбесөм да, сени ойлогом»);

Эпитет (Даниярдын айкөл жан дүйнөсүн), (Жамийла дагы ашык жар аял);

Салыштыруу (Күркүрөөдө жалынга окшоп жалбырттал күйгөн Жамийла);

Сырдык сөз (О, шашыган бүркүтүм!);

Метафора (Жамийла өзү агынан жарылып, ачылып келди) жана башка көркөм сөз каражаттарын ар бир сүйлемдө колдонуу менен, чыгарманы көркөмдейт.

Ч.Айтматовдун таланттуу чыгармалары – бүткүл дүйнөлүк адабияттык, маданияттык кенч. Учурда Ч. Айтматовдун чыгармачылыгына карата кызыгуу жыл өткөн сайын көбөйүүде. Анын чыгармаларын дүйнөнүн ар түрдүү улуттагы окурмандар кызыгуу менен окушат. Ошондой эле тил илими боюнча изилдөө иштерин жүргүзүп жаткан окумуштуулар Ч.Айтматовдун чыгармаларын пайдаланышып, ийгиликтерди, ачылыштарды жаратышууда.

Азыркы учурдагы лингвистиканын актуалдуу маселери болгон текстеш эмес тилдердин грамматикалык, лексикалык жана стилистикалык айырмачылыктарын жана өзгөчөлүктөрүн илимий жактан изилдеп, текстеш эмес тилдерди салыштырууда Ч.Айтматовдун англий тилине котурулган чыгармаларынан алынган кызыктуу сүйлөмдөр мисал боло алат.

О, кайран Ысык-Көл! Ысык-Көлүм – Өмүр бою ырдалып бүтпөс ырым! Дал ушул жар кабактын боюнда Аседи кучактап турган күндү кайдан эстедим! (Ч.Айтматов «Кайдасын сен, кызыл жоолук делбирим». Чыгармалар жыйнагы. 2-том, 372-б.).

Oh, Issyk-Kul – my unfinished song! Why did I have to remember that day when I came here with Asel and stopped on the same rise right above the water? (Ch. Aitmatov. «My pretty poplar in a red kerchief» . Short novels, p. 102)

Жогорудагы сүйлөмдөрдү көркөмдөөдө жазуучу стилистикалык каражат гипербола жсана метафораны (Ысык-Көлүм – Өмүр бою ырдалып бүтпөс ырым! – Oh, Issyk-Kul – my unfinished song!) колдонуу менен автор окурманды кыргыздын керемети болгон Ысык-Келдүн сүрөттөп бергис сулуулугун өзүнүн чыгармасында көркөмделген сез каражаттары менен берген.

Ал эми төмөнкү мисалдар менен көркөмделген сез каражаттары этиитетти (Кайдасын сен, кызыл жоолук делбирим? – Where are you, my slender poplar in a red chief, where are you now?) колдонуу менен окурманды өзүнө тарткан окуя жаралган.

Баары дал ошол күнкүдөй. Бир гана Аселим жок жанымда. Кайдасын сен, кызыл

жоолук делбирим? (Ч.Айтматов «Кайдасын сен, кызыл жоолук делбирим». Чыгармалар жыйнагы. 2-том, 373-б.)

Everything was the same, only there was no Asel with me. Where are you, my slender poplar in a red chief, where are you now? (Ch. Aitmatov. «My pretty poplar in a red kerchief» . Short novels, p. 103).

Ал эми төмөнкү сүйлөмдөрдө автор лексикалык стилистикалык каражат – метонимиияны (Жарымдан чыгып калган чагым. Менин доорум отуп кеткен-I am not good for anything much any more. My time has passed) колдонуу менен чыгармадагы каармандын жашоодогу ордун кызыктыруу менен сүрөттөгөн.

Картайып калдым балам. Эми менден партияга не пайда? Ага мен кандай кызмат көрсөтө алам. Жарымдан чыгып калган чагым. Менин доорум отуп кеткен. Көнүлүнө алба, мен ойлонуп көрөйүн. (Ч. Айтматов «Гулсарат», 177-б.).

«I am too old now. What good can I be to the party? What can I do for it? I am not good for anything much any more. My time has passed. Don't offence. Let me think it over». (Ch.Aitmatov. «Farewell Gulsary»)

Ч.Айтматовдун чыгармалары көркөм эстетикалык баалуулук менен каармандын жеке тагдыры, жалпы адам баласына таандык мазмундуулукка, баалуулукка айлануу менен чагылдырып, окурманды кызыктырат.

Ч.Айтматовдун чыгармаларынын эл аралык таанылуусу жана автордун адеп-ахлак, философиялык ой-жүгүртүүсу менен чыгармаларынын стилдик өзгөчөлүгү окурмандарды өзүнө тартат жана кызыктырат.

Ал эми жазуучубузун дүйнө тилдерине котурулган чыгармаларынын текстеш эмес тилдерде изилдениши – азыркы коомдогу окумуштуулардын, илим изилдөөчүлөрдүн лингвистикадагы актуалдуу маселелери десек жаңылышпайбыз.

Жазуучунун улуу көркөм мурасын терен ездөштүрүү, кенири жайылтуу жана анын гуманистик идеяларын окуп үйрөнүүдө өзгөчө маанинге ээ. Айтматов – доордун унү, доордун чындыгы. Айтматовдун көркөм дүйнөсү түбөлүктуү.

Гениалдуу чыгармаларды өз заманында тартуулап турган улуу жазуучубузду жаны идея, ойлор менен өз чыгармалары аркылуу мезгилди жаныртып, тарыхка өчпес из калтырды десек туура болот. Ошондой эле келечекте Кыргыз эл жазуучусу, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, КР УИАсынын анык мүчесү, социалисттик эмгектин баатыры, Лениндиk жана СССР мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, Европа илимдер, искусство жана адабият академиясынын анык мүчесү, бүткүл дүйнөлүк илим жана искусство академиясынын академиги, «Ысык-Көл форумунун» президенти, Австралия, Америка, Индия, Италия, Турция, Япония ж.б. елкелөрдүн эл аралык сыйлыктарынын лауреаты, Кыргыз Республикасынын эл баатыры Чынгыз Айтматовдун чыгармаларына болгон кызыгуубуз артып, дүйнө элине мындан ары да даңазалоо биздин, жаш муундардын колунда деп жыйынтык чыгарсак болот.

Адабияттар

1. Айтматов Ч. «Кайдасын сен, кызыл жоолук делбирим». Чыгармалар жыйнагы. 2-том, 372-б. – Ф., 1961.
2. Айтматов Ч. Биз дүйнөнү жаныртбазы, дүйнө бизди жанырттат. – Ф.: Кыргызстан, 1988.
3. Укубаева Л. Чынгыз Айтматовдун каармандарынын көркөм дүйнөсү. – Ф.: Кыргызстан, 1984.
4. Айтматов Ч. «Джамиля». – Ф., 1958.
5. Айтматов Ч. «Гулсарат». – Ф., 1966.
6. Satybaldieva G. Contrastive typology of Kyrgyz, Russian and English languages. Jalal-Abad, 2013.
7. tyup.net/page/kyrgyz-soviet-enciklopedijasy.
8. <http://www.turmush.kg/news>.

УДК 82

Тойчубекова Г.Ж.,
окутуучу;

Майлуу-Суу колledge
Жалал-Абад мамлекеттик университети

ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЖАН ДҮЙНӨСҮНУН ТАРБИЯЛЫК ТААСИРИ

Аннотация. Макала Чынгыз Айтматовдун жан дүйнөсүнүн байлыгынын жаралуу булактары 1917–1937-жана 1937–1957-жылдардагы ата-энесинин татыктуу жашоосунан экендигин жана изденип, тынчтыкта толеранттуу жашоого чакырыкты чагылдырат.

Негизги сөздөр: алп жазуучу, тарбиялуу, билимдүү, баалоо, жаш курак, жан дүйнөнүн байлыгы, чарбачыл жетекчи, кызы аркылуу баалануу, достук, тынчтыкта жашоо.

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДУХОВНОГО МИРА ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

Аннотация. Содержание статьи выражает, что воспитательное значение духовного богатства Чынгыза Айтматова, в основном, передается от достойной жизни его интеллигентных родителей в 1917–1937 и в 1937–1957 гг., а также выражает вызов к творческой и толерантной жизни людей.

Ключевые слова: великий писатель, оценить, в расцвете лет, духовные ценности, хозяйствственный руководитель, дружба, миролюбие.

THE INFLUENCE OF CHYNGYZ AITMATOV'S SPIRITUAL VALUES

Abstract. The article expresses the influence of Chyngyz Aitmatov's spiritual values through his parents' worthy life during the years of 1917–1937 and the years of 1937–1957 and to the creative, tolerant life.

Key words: the greatest writer, well-bred, intelligent, appreciate, blooming age, spiritual values, thrifty leader, friendship, live in peace.

Адам баласы канча доорду башынан еткерүп, эмнелерди гана көрбесүн, дайыма жашоо-турмушту жакшыртуу максатындагы аракеттеринде түрдүү көйгөйлөргө учуртай. Жанылануу пайдалуу болсо да, зыяндуу жагын көрсөтсө да, мындай аракеттердин пайдалуу жагын ёстуруп, зыяндуусунан

арылуунун жолун дагы эле Адам баласы тапкандыгын түшүнүүнү жана жалпы Адам аттуунун ынтымакта жашоосуна чакырыкты Чынгыз Айтматовдун өмүр жолу менен жакындан таанышып, анын чыгармаларын окуп, аларга терен маани берип ой жүргүткөн зирек, көрөгөч угарман, окурман

жана согуш менен тынчтыкта жашоонун айырмасына зээн салган Адам айта алат. Алп жазуучу дүйнө элдеринин биримдигин каалагандыгын «Дүйнөдө болуп жаткан окуялардын баары мени кызыктырат» – деген пикири менен айткысы келген. Анын саясий оор кырдаалдарды 10 жашынан башынан еткөргөндүгү жана ар бир Адам бир гана өмүр кечирээрине маани бергендиги, из-

денип, үй-бүлөсүндөгү окуяларды талдап, жалпы адамзаттын ынтымакта жашоосу учун жыйынтык чыгара алган негизги сапаттарынын күчтүүлүгүнөн, баалуулугунан гана ал улуу жана алп жазуучу боло алды. Анын чыгармалары жан дүйнөсүнө тыгыз байланыштуу болгондуктан жандуу, таасирдүү каармандары улуу жазуучунун өмүр жолундай көп сырдуу жана түбелүктүү.


Ачуу тагдыр керемети

Ачуу тагдыр ажыратып атадан.
Аны билбей узак жылдар жашашкан.
Ак сүйүүден жараган төрт баланы,
Акыл менен туулган жерге алып барган.
Ал ким? – Ал – Нагийма Төрөкулдун сүйгөнү.
«Айтмат уулу Төрөкул» – деп, түбөлүккө күйгөнү.
Ал – атактуу татар кызы болсо да,
Ардактады Кыргыз уулун, дайым аны сүредү!
Уул-кыздары Төрөкулга татыктуу.
Унупастан атасын, максаттары багыттуу
Урматташып, дүйнө эли сыймыктанат,
Уулу менен Чынгыздай, Кыргыз эли бактылуу!!!

(Т.Г.Ж., 29.10.2018-жыл.)



«Жаман болбой, жакшы жок» – деген пикиримдин далилине күбө болунуздар. Репрессия жөнүндө сез болбосо, анын бир четин «Чоң-Таш» спорттук лыжа базасында 1932-1940- жылдары 8 жыл кароолчу болуп иштеген Абыкан Кыдыралиев, секелек кызы Бұбұра экөө көрбөсө, 1973-жылы өлеөр алдында Абыкан кызы Бұбұрага көрээз катары, шейит кеткендердин балдарына жеткирүүнү айтып кетпесе, Абыканова Бұбұра менен Болот Абрахмановдун чындыкка, адилеттүүлүкке умтулуп, адамдык жана кызметтүүк жоопкерчиликтерин аткарбаса,




Мындай окуяга кез келерибизди деги эле күткөн эмеспиз ...Айтматовду айыптоо корутундусу толук сакталыптыр, дал ушул айыптоо корутундуларынын аркасында Мамлекеттик Коопсуздук комитетинин архивдик материалдары боюнча Чоң-Ташта көмүлгөн бөлөк адамдардын да аты-жөнүн аныктоого мүмкүндүк болду», – дейт Розетта Айтматова.


Төрөкүл Айтматов билимдүү, илимдүү мыкты адам болбосо, аялы – Нагийма аны

ачуу, бирок тарыхый чоң окуянын бетин ачууга өкмөттүн кызматкерлеринен да жардам көрсөтүлбөсө: 137 кыргыздын мыкты уулдары атууга өкүм болуп, үй-бүлөлөрүнө «белгисиз» аталаپ жүргөндөрүн, Төрөкүл Айтматовдун ким экенин бул азапты көргөндөрдөн жана 20 жыл жакшылыкка ишнеген үй-бүлө мүчөлөрүнөн башка эч ким билбейт эле!

«...документ, болгондо да айыптуу корутундусу жазылган маанилүү документ, 53 жыл бою топурактын арасында жатса да кадимкідей сакталып калган.



түшүнбөсө, уулдарынын, кыздарынын АДАМДЫК САПАТТАРЫ БИЙИК: кечиримдүү, чыдамдуу, мекенчил болушпайт эле! Ата-энесинин көз карашы таза, терен, жаңылыкка жол бере билген болбосо, ошондой эле Чынгыз Айтматов өзү изденип, коомдогу езгерүүлөрдү терен, кенен талдай билбесе, ДҮЙНӨНҮ дүнгүрөткөн чыгармаларды жаратылбайт эле!!! Элдин уулу болуп калбайт эле!



Анын төш чөнтөгүндө сакталып калган документ, андагы жасалма кол тамга, кыскасы, учурдагы Ата бейиттин окуясын тарыхка кызыккан сабаттуу адамдар билишет. Бирок мындай окуяны кайталатпоо учун «күн сайын Адам болуубуз керек». Мындай милдетти ар бир пенде аткара алабы!?

Кыргыздын акылмандары, улуу сынчылары «Аккан арыктан суу агат» – деп, өтө чыгаандарга: түпкү тегин ойлоп, чыныгы намыскәй, акылдуу, каада, нускадан кабары бар, чечкиндүү уулдарына, кыздарына элдик баа беришкен.

Чынгыздын чоң атасы Айтмат дагы өз мезгилиниң өнөрлүү, жыңылыкты колдогон, тың жашоого умтулган эл уулдарынан болгон экен.

Төрөкүл Айтматовдун мамлекеттик ишмер, Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн, ошол кездин өтө сабаттуу жана мекенчил жетекчилеринен экендигин далилдөөчү архивдик документтерди кенже кызы Розетта Айтматова тапкан. «Эгер баары пландаштыргандай болсо, айыл чарба товарларын кайра иштетип чыгууну өндүрүү жана айландыруу өнөр жайы үчүн биринчи беш жылдык пландын жыйынтыгында күчтүү база түзүлөт» – деген экен Төрөкүл Айтматов.

Анын эсеби боюнча, мал чарбачылыгынын продукциясы 1927–1928-жылдары 18

миллиондон 1932–1933-жылдарда 93 миллион сомго, ушул эле жылдар аралыгында жерди иштетүү түшүмүнүн продукциясы 18 миллиондон 103 миллион сомго өсмек.

Атайдын экономикалык жана техникалык билими жок эле Кыргызстандын гана эмес, Орто Азиянын эң маанилүү тармактары боюнча беш жылдык планга өтө кылдат талдоо жүргүзгөнүнө Р.Айтматова таң калган. «Булар: – энергетикалык жана жылуулук базалары; – курулуш материалдарын өндүрүп чыгаруучу ири комбинаттар; – түстүү металлдарды изилдөө иштерин жүргүзүүчү шарттар; – коргошун жана сурьма металлдарын иштеп чыгаруучу ишканалар; – айыл чарба продукцияларын иштетип чыгаруучу өнөр жайлардын өнүгүүсүн күчтүүчүү шарттар боюнча эле.

Айыл чарбасын электрификациялоо көйгөйлөрүн чечүү үчүн ошол беш жылдыкта электростанциялардын курулушун күчтүү керек болчу.

Атам андан башка дагы өнөр жайды өнүктүрүүчү жылуулук булактарын изилдептир. Республикада (Көк-Жаңгак, Кызыл-Кыя, Сүлүктү, Шураб) жылуулук станцияларын куруу учун көмүр кенинин байлыктарын сунуштаптыр» – деп жазат Роза Айтматова.

12-ноябрда Майлуу-Суу колледжинде Ч. Айтматовдун кенже карындаши Розетта

Айтматованың «Тарыхтын актай барактары» деген китебиндеги архивдик материалдардын жана ата-энемдин көзу менен көрүп, бизди

Аадамдын адп жазуучусу – ал түбелүк!

Адамдын алпы зле, ал – жазуучу.

Адамдардын мунүздөрүн түр-түрунен казуучу.

Аламзаттан залкар эле, ал – жазуучу.

Адамзаттын келечегин эрте көрө алуучу.

Ааламдын алпы өттү, артында из калтырып,
Адамзаттын залкары өттү, окурмандын эс-акылын талдырып.
Алп болууга себеп болду жеке тарых дастаны,
Айтматовду окуйлу биз каармандарын талдашып!

Бир өзүнөн ашып- ташып билгени,
Билинбестен ачып койду сезимталга дүйнөнү.
Барактасан Чыңгыздын чыгармасын.
Байкалат келечекке чындал анын күйгөнү.

Дүйшөн менен даңазалап билим баркын,
Дүнгүрөттү дүйнөнү үндөп калкын.
Данғыр жол жок экенин изденгенге,
Делбиримден татытты сүйүү даамын!

Улуулугун эмгек менен даңазалап каратты,
Уул-кызына «окусун!» деп чыгармалар жаратты.
Каармандары түбөлүккө изденишет,
Үрпактарга берүү үчүн «турмуш» деген сабакты!

**Жер, сүү менен авторлошуп жараткан,
Каармандары тириүү сымал бараткан.
Жерин, элин сүйгөн Адам окуса,
Адам алпы Ааламга жол ачкан!**

Адам ётөт, Аалам күбө баарына.
Адал эмгек дайым жетет жалпыга.
Ааламдын Айтматову Чынгыз болсо,
Кыргызымдын келечеги алдыда!

Ааламдын алпы ётту, улуу инсан!
Артындан сөз айтылат эмгек кылсан.
Айтматов Чыңгыздын чыгармасын,
Окугула, данктансын Кыргызстан!

Тойчубекова Г.Ж.

2018-жылы 11-ноябрда I Дүйнөлүк соғуштун бүткөнүнө 100 жыл, 5-8-ноябрда репрессиялангандарды атууга өкүм болуп, анын аткарылгандыгына 80 жыл толду. Атабабалардың эрдиктерин күжүрмөн эмгектеринен, Мекенди коргоодогу каарман-дыктарын эскерип туруу биздин миңдет.

Улуу жазуучу

Бала чакта ажырап атасынан
Балалыгын сезбей ёскөн жашынан
Басса- турса ойлонуп турмуш сырын,
Бел байлаган аны ачууга жаштайынан!

Кенедейден апасына жардам берген.
Он жашынан түшүктөнүп, кейгөй чечкен.
Ошондуктан жаратты далай эмгек,
Ой жугуртуп, Чыңгыз дайым дүйнө кезген!

«Дүйнөдөгү окуялар болуп жаткан,
Баары мени кызыктырат» – деп айткан!
Дүйнөнү кыймылдаткан адамзаттын,
Баарын сыйласап, чыгармалар жараткан!!!

(Т.Г.Ж. 01.11.2018-жыл)



Канчалык кейін Нагима ат-
мээримин көрішгө күйеңдік болып
балдарды тарбиядағы
бодушуна шарт тізбек болып келді. Эки уулунун бири
Чынғазы атасын тартақтырылғанда әкисіндеу бала гана болбостон,
Элжан күйеңдік болуп чыга келди.

УДК 130.2.

Токтогулова Гүлжасамал Тыныбековна,
фил. илим.канд., доцент,
Жалал-Абад мамлекеттик университети

ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ ТИЛ ФИЛОСОФИЯСЫ

Аннотация. Бул макалада Ч.Айтматовдун чыгармаларындагы тил философиясы илимий өңүттө анализденди. Ошондой эле тилдин түзүмү да философиялык өңүттө анализденди. Ч.Айтматовдун бир катар эмгектериндеги тил маселесинин актуалдуулугу белгиленди.

Негизги сөздөр: тил, философия, коом, адам, эл, этнос, аалам, социалдык түзүм, болумуш.

ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

Аннотация. В статье был сделан историко-философский анализ философии языка в произведениях Ч.Айтматова. А также, в статье дан философский анализ структуры языка. Значит исследование феномена языка является актуальным вопросом нашего времени.

Ключевые слова: язык, философия, общество, человек, народ, этнос, мир, социальная структура, бытие.

PHILOSOPHY OF THE LANGUAGE IN THE WORK OF CHYGYZ AYTMATOV

Abstract. It was made historical and philosophical analysis of the philosophy of language in the work of Ch. Aitmatov. The article also provides a philosophical analysis of the structure of the language. Hence, the study of the phenomenon of language is a pressing issue of our time.

Key words: language, philosophy, society, man, people, ethnus, world, social structure, being.

Бүгүнкү күндүн актуалдуу жана көйгөйлүү темаларынын бири – тил маселеси. Майда болумуштардан баштал, ири жаныбарларга жана жалпы адамзатка таандык касиет ар биригин өзгөчөлөнгөн тили. Анткени, тил коомдо эң негизги, түшүнүү, түшүндүрүү, өз ара мамилени еркүндөтүү, коомдук түзүлүштү аныктоо функциясын аткаруу менен адамдар ортосунда коммуникациялык башкы каражат болуп кызмат кылат.

Мына ошол тил, айрыкча, түпкүлүктүү кыргыз эли колдонуп, муундан-муунга откерүлүп, сакталып келген кыргыздын тилинин XX кылымдын экинчи жарымында жок болуп кетүү коркунучу ачык эле байкала баштаган.

Тактап айтсак, согуштан кийинки жылдарда өлкөнүн борборунда кыргыз тилиндеги бир да бала бакча болбондуugu белгилүү.

Өлкөбүздө орус тилин жана орусташтырууну жайылтуу, айрыкча борбор калаада улуттун социалдык бүтүндүгүнө жаракат келтирген.

Ушул күнгө чейин кыргыз улуту ошол абалдан чыга албай келет.

Кыргыз эли толук кандуу социалдык түзүмдү түзө албагандыгы менен сыйпатталып, өлкөнүн тилдик жашоосундагы оорусу байкалат.

Демек, Чынгыз Айтматов ааламдын жазуучусу боло туруп, бул кырдаалды байкабай калышы мүмкүн эмес.

Бул пикерди Чынгыз Айтматовдун өзүнүн сезү менен толуктай кетсем: «Өлкөнүн борборунда кыргыз тилдүү бала бакчаларды ачуу зарылдыгы алда качан эле бышып жетилген. Бул иш менен эч ким алектенбей, эске да албай жүре берген менен эл үчүн жашоодогу эң маанилүү көрүнүш. Өзүнүн базасын түзбөгөн, эмне деген улуттук маданият» деген ой-толгоолору белгилүү.

Мындай ойлорду айтуу менен Чынгыз Айтматов ар таралтуу соккуга дуушар болгонун да айта кетели.

Бир жагынан өзүбүздүн улуттук нигилисттер сокку урса, экинчи жагынан, союздан борбордук бийликтери мындай идеяларды сын көз караш менен карап, маалымат беттерине чыгарып турушкан. Сөзүм далилдүү болуу үчүн төмөнкү жагдайга токтолсом: Мисалы, кыргыз адабиятынын аксакалы Аалы Токомбаев «Комсомольская правда» газетасындагы ангемелешүүсүнде: эки тилдүүлүктүн болушуна каршы эместикин, улуттук тилди билүү эркиндигин колдой тургандыгын, ошол эле мезгилде мамлекеттик тил болуп саналган орус тили өлкөнүн бардык масштабын камтыши жана баары билүүгө милдеттүү экендигине токтолгон.

Аалы Токомбаевдин пикерин жана анын сүйлөө логикасын анализдеген К.Асаналиев кыргыз тилди билүү эркиндиги – кааласан бил, каалабасаң жок дегениби. Ал эми орус тилди сөзсүз билиш керек дегендин өзү жанылыштык экендигин белгилеп, бир канча тилде көркөм чыгарманын бийик образын

жараткан Чынгыз Айтматовдун көсөм көрөгөчтүгүнө токтолгон [2.264].

Чынында Чынгыз Айтматов зэди, тилди, каада-салтты, маданиятты, адабиятты, баркаган улуу инсан экендиги чындык. Кала берсе Чынгыз Айтматов еткөн кылымдын 70-жылдарында эле дүйнөлүк өнүгүүнүн саясий, экономикалык, маданий, айрыкча тилдик күчтүү конкуренция каптаарын түшүнгөн.

Мындай күчтүү атаандаштыктан бүгүнкү күндүн ири күчтүү мамлекеттери болуп саналган орус жана кытай тилдерди да жабыр тартышы мүмкүн экендигин боолгойт.

Чынында, бүгүнкү күнгө көз таштасак, Россияда ақыркы 25 жыл аралыгында бир да жаны сездер же терминдер кошулбай, тескерисинче англий тилинин каптоосу күч алып бараткандыгына ынанаасын.

Ал эми Кытай тили оной-олтон үйрөнө албай турган татаал тил болуп саналгандыктан, Кытайда тилди сактоо аракеттери күчтөлүп, чет тилдерди бала бакчаларда жана башталгыч класстарда окутууга тыюу салынып, жогорку класстарда жана окуу жайларда аз өлчөмдөгү саат менен окутушат.

Мына ушул нерселерди эске алган улуу жазуучу Чынгыз Айтматов кийинки муун учун: элдин өмүрү анын тилинде, элдин тили бул феномен, бул жалпыга маанилүү кымбат нерсе. Ар бир тил – жалпы адамзат генийинин кенчи. Кайсы элге тиешелүү болгондуугуна, өнүгүүсүнүн кандай дөнгөлдө экендигине карабастан, биз ар кандай тилди тенсингиппей, аны менен эсептешпей коуюга абысыз жок. Дүйнө тилдеринин маданий байлыгынан таасирленүү жана өз эсебинен өнүгүү жолу менен ынгайлуу шарттарда ар бир тил алга карай өсүп-өнүгүүгө жана калыптанууга жөндөмдүү. Бизди жараткан жана ар бирибизге өзүнүн эң чоң байлыгын – тилин ыйгарган элдин алдында ар бирибиз граждандык жактан милдеттүүбүз. Ошону менен бирге башка алдынкы маданияттардын жетишкендиктерин активдүү пайдалануусуз жеке бир улуттун духовный маданиятын өнүктүрүү мүмкүн эмес экендигин да эске тутууга тийишпиз деп катуу экспертken. Жана

өзү да аалам эли окуган бийик дөнгөлдөгүү көркөм чыгармаларын тил философиясы аркылуу жаратып, жалпыга жеткиликтүү тилде жаза алды. Чынгыз Айтматовдун чыгармаларындагы тилдин философиясына токтолсом:

Тил – Курчап турган айланы чөйрө – бул маселе Чынгыз Айтматовдун дээрлик бардык чыгармаларынан орун алган.

Тил – бул билим. Бул тема «Биринчи Мугалим», «Эрте келген турналар» ж.б. кездешет.

Тил – бул өзүбүздү өзүбүзгө көрсөткөн күзгү. Бул көрүнүштүү табият менен адамзаттык мамилени чагылдырган «Кыйямат» романынан кездештирешибиз.

Тил – бул адамдын адамдык сапаты. Бул образды Чынгыз Айтматов Бостон, Базарбай, Момун, Орозкул жана башка бир катар каармандар аркылуу берген.

Тил – бул тааным инструменти. Мынданай көрүнүш бардык чыгармада бар.

Тил – бул сүйүү. Жамила менен Данияр. Тил – бул жандуу жансыздын гармониясы. Жер эне менен Толгонай.

Тил – бул адам жана жаратылыштын көзөвөлөүсү. Танабай менен Гүлсарат ж.б.

Демек, Чынгыз Айтматов жана кыргыз элинин тарыхый таңдыры түздөн-түз улуттук маданиятынын, каада-салтынын, эне тилинин өнүгүшү жана сакталышы менен байланышкан десем жанылбайм.

Акыр аягында айтаарым тил – бул улуттун өзү. Тил жана маданият улуттун негизи, анын генетикалык коду.

Адабияттар

1. Ж. Сааданбеков. Философия Ч.Айтматова. – Б., 2013. – с. 147.
2. А. Асаналиев Айл Шекер и Космос. – Б., 2004. – с. 264.
3. Ч. Айтматов. Биз дүйнөнү жаныртбыз, дүйнө бизди жаныртат. – Ф.: «Кыргызстан», 1988. – с. 29, 30, 31.

УДК 8.82-31

Чодошева Тынара,
окутуучу,

Таш-Көмүр инженердик-педагогикалык факультети,
Жалал-Абад мамлекеттик университети

ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН «ЭРТЕ КЕЛГЕН ТУРНАЛАР» ЧЫГАРМАСЫНДАГЫ УЛУТТУК КААДА-САЛТТАНЫ САКТАЛЫШЫ

Аннотация. Бул макалада кыргыз элинин байыртадан сакталып келе жаткан каада-салт, үрп-адат салттары Чынгыз Айтматовдун «Эрте келген турналар» повестинде сакталышы жөнүндө сөз болду.

Негизги сөздөр: каада-салт, үрп-адат, мураскер, фронт, десант.

СОХРАНЕНИЕ НАРОДНОЙ ТРАДИЦИИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «РАННИЕ ЖУРАВЛИ»

Аннотация. В данной статье рассматривается сохранение обычаев и традиций в повести Чингиза Айтматова «Ранние журавли».

Ключевые слова: традиции, обычай, наследник, фронт, десант.

PRESERVATION OF NATIONAL TRADITION IN MANUFACTURE CHINGIZ AYTMATOV «EARLY CRANES»

Abstract. This article discusses the preservation of customs and traditions in the story of Chingiz Aitmatov's «Early Cranes».

Key words: traditions, customs, successor, front, landing.

Каада-салт, үрп-адаттар адам баласын төрөлгөндөн баштал, о дүйнөгө узаганга чейин коштоп келет. Кыргыз эли байыртадан уюткулуу улут болуп, улуу тарыхка, салтсанжырага бай, узак жашаган өз каада-салтын жоготпой келген улуу кыргыз болуп эсептелет эмеспи.

Ушул улуу журттун урпактары, келечек эзлери, жаш муундар бүгүнкү күнү атабабалардын башынан кечирген тарыхты жана каада-салты урматтабай, унутуп бара жаткандары ойлондурбай койбoit.

Себеби, коом өзгөргөн сайын ададардын көз карашы да өзгөрүлөт. Ошол себептен кыргыз элинин үрп-адат, каада-салттары бүгүнкү күндө жаштар арасында колдонулбай келүүдө. Бирок каада-салт кандай гана өзгөрүүлөргө учурал, унуктарылууга мажбурланса дагы ал өзүнүн түпкү нугун бузбай сактап кала берет. Себеби байыртадан элдин аң-сезиминде жашап, жашоо – турмушуна синип калган атабаба салтын түп-тамырынан жок кылууга эч мүмкүн эмес. Анын сынары залкар

жазуучубуз Чыңгыз Айтматов улуттук каада-салттарынын ичинен улуттун жашап кетүүсү, элдин келечеги үчүн керектүү, пайдалууларын сактап калуу аракетин көрө билген жана чыгармаларында чагылдырып кеткен.

Адабиятчы, педагог жана журналист Абыкерим Муратов белгилеп кеткендөй: «Ар кандай чыгармачыл адам, мейли ал жазуучу болсун, мейли сүрөтчү болсун, мейли музыка жаратуучу болсун, сөзсүз түрдө өз элинин, белгилүү бир улуттун өкүлү болуу менен ошол өзүнүн катыштыгы бар элдин жана улуттун салттарынан өнүп чыгат. Бул же тигил чыгармасын жаратууда билинип да, билинбей да, атайын максат менен да, атайын максат койбосо деле канындагы жана таалым тарбиясындагы өзү курамында болгон элдин салттары ар кандай жол менен өтүшүп турат» – деген [2,726.]. Анын сынары Ч.Айтматовдун канына синген жана тээ бала кезинен бери өз көзү менен көрүп, жан дили менен аралашып чоңойгон элдик маданияттар, каада-салт, үрп-адаттар келечектеги жазуучунун чыгармачылыгына күчтүү таасир берген. Ошол таасирлерден улам өз чыгармаларында элдик каада-салттык, үрп-адаттык көрүнүштердүү ийинине жеткире ача билген жана бир топ ийгиликтерге жетише алган десек болот.

Улуттук салттын сакталышын жазуучунун «Эрте келген турналар» повестинен да көрө алабыз. Бул чыгармасы атынан эле айтылып турганда согуш убагында жашоо – турмуштун оор азабына эрте аралашкан, элдин түйшүгүн эрте жаштарында эле көтерүп баштаган мектеп окуучуларынан түзүлгөн «Аксай десанттары» деп аталган Султанмурат баштаган балдардын тобунун, аларды сынаган турмуштун, согуштун оор сыноолору, оор кырдаалдары чагылдырылып берилет. Аナン да эң негизгиси бул повест өзүнүн мазмунуна каада-салт, үрп-адаттардын маанилүүлорун эл арасында дагы да колдонулуп жатканын туюнтурганы менен да маанилүү.

Султанмурат – бир үйдүн улуу баласы. Андан кийин ииниси, карындаштары бар. Ииниси Ажымурат өтө эрке болуп, атасына аябай жакын болгон. Атасын ушуначалык жакши көрүп, ач кенедей жабышып алаарына кошуналар да таң калаар эле. Чыгармада ал мындайча берилет: «Аруу坎 деген коншу кемпирден элдин баары сестенип турушчу, мүнөзү катуу, өзү каржайган сөөктүү, чанырып сүйлөгөн киши эле. Кээде Ажымуратты тарбайган колу менен кулактан аткып, жекирип калчу: «Ой, какмар, бала да ушинтчу беле, мунун жакшылыктын жышааны эмес! Бир балээ болоордо бала ушинтип атасына эзилип калчу эле. Тирүү басып жүргөн атасын ойноок бала ушуначалык сагынат деген эмне шумдук, кокуй! Мунунар бала эмей эле балээ! Деги койдурсанар болбайбу, бул жакшылыктын жышааны эмес, жоругун жолдо калгыр! Өз башына көрүнсүн» деп, апасы кемпирдин артынан жерге үч түкүрүп, анан атасына ашкере элжиреп кеткен Ажымуратты көк желкеге бир муштап, үйгө кубалап кирип кетер эле [5, 2506.]. Бирок Аруу坎 энеге бет келип каяша айтуу жок» – деп чагылдырып кетет. Кыргыздарда улуу муундуун өкүлдөрү, өзгөчө чон энелер үрп-адатка, ырым-жырымдарга өтө көнүл бурушкан. Анын сынары Аруу坎 эне да обу жок эркелегендик, тирүү жүргөн атасын ушунача сагынгандык жакшылыктын жышааны эместигин сезет да, аны жамандыкка жоруйт. Ал эми баланын апасы мунун баарын угуп отуруп, ага каяша айткан эмес, себеби кыргыз салтында, наркында улуу кишиге карап каяша айтуу деген жок болгон. Каяша айтмак түгүл улуу киши келатканда келин – кесек жолду кесин өтүп кетпей, ал өтүп кеткенче күтүп турган, ал эми атчан кетип бараткан киши жолдон улуу кишилерди көрүп калса, түшө калып учурашкан. Булар башка элдерде учурабаган кыргыз злине гана таандык улууларды сыйлоо салттарынан болуп саналат. Анын сынары Султанмураттын апасы да Аруу坎 кемпирге ачуусу келип же болбосо ал менен урушуп кетпейт. Жөн гана «Өз башына

көрүнсүн» деп жерге үч түкүрүп коёт. Мындай көрүнүш ошол кемпир айткан балээден алдын – алуу, башкача айтканда «кандай болбой эле койсун» деп ырымдала коюу болуп саналат.

Дагы бир салттык көрүнүш Султанмураттын атасы менен Жамбылга бара жаткандағы учурдан көзге тартылат. Ошондо жолдо баратып, атасы божуну уулуна карматат. Божуну карматуу, уулунун колуна тапшыруу деген бул аталардан келаткан нарк. Ушул тууралуу Абыкерим Муратов: «Мергенчи уулунун өз ишин улантарына көзу жеткенде мылтыгын баласына карматкан, ага чейин ага эч кимди катылткан эмес, дыйкан өз кетменин уулуна да ушундайча берген, тигүүчү биринчи кезекте оймогун өз кызына гана ыраа көргөн. Мал артында жүргөн киши атын базарга сатып, уулуна башкасын алып берген эмес, өзү минип жүргөнүн атайын ырасым – салт боюнча эр жеткен эрек каласына мингизген. Ал – балага берилген укук, атадан балага өткөн мураскерлик. Чыгармада Султанмуратка божуну берүү – ага араба айдоого ишеним берүү гана эмес, арабага чегилген аттар Чабдар менен Чонторуну кошо ишенүү» деп белгилеген. Демек Султанмураттын атасынын божуну бергени – ата-бабалардан бери келаткан каада-салтты сактап, улантуучулук, уулуна ишенгендик, анын чоноюп, эс тартып калганын сезгендик, өзүнүн орун басары болооруна ишенгендик болуп саналат. Атасы божуну бергенден кийин жолду катар аттары Чабдар менен Чонторунун сырларын ачып берип, «Ач кылбай, кор кылбай багып, абзелин мыктылап турсаң ара жолго таштабайт. Ат кордогон жолдо калат деген, табын таап, жакши баксаң ат адамдын канаты да, кубаты да. Эч жерде кор болбайсун, жолдуу болгонун ошол» – деп уулуна элдик тарбиядан да сез козгойт.

Ал эми согуш учурунда башкарма Султанмурат баш болгон беш баланы алып Аксай айдоо талаасына барып кош айдап, жүздөгөн гектар дың жерди бузуп, эгин эгип ёстүрүүнү тапшырат. Абыкерим

Муратов «Деги эле ээн жерге жиберип эр жеткен баланы сындан өткөрүү, анын канчалык турмушка даяр болгонун көрүп-билиүү кыргыз этносунун байыртан келаткан салттарынан» деп баса белгилейт. Анын сынары балдар жашоонун оор түйшүгүнө эрте аралашып, аталарапын ордун жоктотпой элдин камын көрүү милдетин моюндарына эртелеп алышат да айылдан алыс жердеги Аксайга кош айдап, эгин эзүүгө милдеттенидирилет. Бирок күн жылыганча алар колхоздун арыктап жүрбөй калган өлөсөлүү аттарын багып жазга чейин калыбына келтирүүгө киришишет. Күндөр өтүп, көркүнө чыккан аттарды көрүүгө кызыгып, сарайга баш баккандар көбейт. Аттарды көрүп, балдарды макташат. Карыялар эски сөзгө кирип: «Ат адамдын канаты, ат адамдын жолдошу, жакши кишинин колундагы ат баласындай ысык көрүнөт, баккан ээсине ат да ынак болуп калат дешет [5, 265-б.]. «Ат баласын арык деп, жолго таштап кетпенер, адам уулун карып деп, колго таштап кетпенер» деп ылакап сөз менен маселдетишет».

Албетте бул сөздөр тээ ата-бабалардан бери айтылып келаткан улуу сөз, нарктуу, сөз, салттуу сөз. Анын сынары ушундай улуу сөздөрдү угуп эс тарткан балдар, малдын баркын билип, аттарды таптап багышат, алар менен сүйлөшүп, сырдашыят. Ат багуу тууралуу, керек болсо ат жабдыктарын кантип кароо, сактоо тууралуу да башкарма Тыналиев балдарга элдик педагогикага таянып сабак өтөт. Ал «иштен кийин ат жабдыктарын жаткан жерге, жамгыр, суу тийбеши учун алаачыктын ичине коюу керек дейт, себеби биринчиден кайыштын баары эзилип суу болбайт, экинчиден ат жабдыктары тээ илгертеден бери эле мал артында же жоо артында жүргөн кыргыз учун жаздык катары да кызмат кылган» – дейт. Демек бул жерден башкарма Абыкерим Муратовдун айтуусу боюнча: «Башкарма улуу катары кылымдардан кылымдарга келе жаткан ошол традицияны эске салып, кийинки муунга өткөрүп берүүчү рухий көпүрөнүн милдетин аткарууда». Чыгармада

кездешкен өлүм зыйнатында колдонулган дагы бир салттык көрүнүштү чагылдыруу менен автор ошол салтты сакталып калуунун аракетин көрсөтүп жаткандай.

Чыгармада бир күнү Чекиши чал Анатайды үйүнө жиберип, балдарды чогулуп алыш: «Мына бүгүн да бир суук кабар келди, Анатайдын атасы Сатаркул фронтто окко учуптур, шейити болгур. Бирөөнердүн башынارга мүшкүл түшкөндө башканар тикенерден тик туруп, караанджелек болуп, кайрат бергенинэр он. Жаш эмессинер. Баргыла, батага келген элдин атын алыш дегендей, каралашып тургула. Аナン Анатайдын жанына туруп алыш, сайсыздатып бышактай бербей, ыйласанар жакшылап өкүргүлө. Анатайдын досу экениндерди эл билсүн» деп балдарды өлүк чыккан үйгө алыш барат [5, 346 б.]. Чекиши чалдын балдарга айткан сөзү – бул элдик каада-салт. Анткени кылымдардан бери эле кыргыздарда өлүк чыкса тууган-урук, алыш эли кары- жаш дебей ошол жерде өлгөндүн үй- бүлөсүнө тикеден тик туруп каралашып, кызмат кылышкан. Бул каада элдин ичинде тынбай уланып отуруп элдик каада-салтка айланган. Ошондуктан ар ким өлүк чыккан үйгө барып көз көрсөтүп, кайрат айтыш, кызмат кылууну парз катары эсептешет. Чекиши чал илгертеден бери келаткан ушул салттын унтулуп, колдонуудан чыгарылып калбай кийинки урпактар тарабынан сакталып калышына аракеттенип, балдарга атаянын айтыш билдирип жатат. Балдар да ата салтын улай Анатайдын үйүнө жакындағанда жабыла «Эсил кайран атакем со – ой, эми кайдан көре-лү-үү!» деп өкүрүп келишип, Анатайга кайрат айтыш, желек болушат. Аナン да алар эн негизгиси салт боюнча алар «өздөрүн бул жердеги көп иштерге милдеттүү сезишип, аракет кылыш жардам көрсөтүп туруу керегин билишет. Төртөөлөп арыктан суу ташып, отун жарып, самоор коюп, келгендердин атын алыш, жакандарды аттантыш жүрүштү».

Демек, автор ушул кичинекей эпизод аркылуу элдик каада-салттын маанилүү

бир учурун көзгө тартып, эл ичинде жашап жаткандыгын чагылдырып кетти.

Чынгыз Айтматовдун чыгармаларында көрсөтүлгөн ар бир окуя, ар бир сюжет, адамдардын ортосундагы ар кандай мамиле жөн эле берилип калган эмес, алар өздөрүнө чон милдетти жүктөп турат. Жакшылап баамдаган окурман анын чыгармаларындағы кичинекей эле эпизоддон болсо да чон бир идеяны таба алаарына жана андагы берилген ар бир сүйлөмдө чон бир табышмак, маселе катылып жаткандыгына ишенээрине күмөнүбүз жок. Анын сыңары бул чыгармасында улуттук колориттеги жашоо-турмушту, элдик каада- салт менен үрп-адаттарды кичинекей бир шилтемдер менен чагылдырып кеткени, кийинки урпактар ата-бабалардан мурас болуп калган каада-салт, нарк-насилдерди билип жүрсө, алардан өздөрүнө пайдалуу жактарын синирип ала алса деген терен идея жатат.

Корутунду

Кыскача жыйынтыктап айтсак, Чынгыз Айтматов чыгармаларында чагылдырып кеткен ар бир салттык көрүнүш өз ичине терен маани-мазмунду камтып, ата-бабалардан бери келаткан жакшы салттардын подтекстинде катылып жаткан идеялардын көркөм чагылдырылышы десек болот.

Адабияттар

1. А. Акматалиев. Каада-салт: адамдык он-терс сапат. – Б., 1996. – 69-б.
2. А. Муратов. Ат этнопедагогикасы Айтматовдо: «Эрте келген турналар» повестинин мисалында. – Б., 2005. – 72-б.
3. А. Муратов. Ч.Айтматов – жазуучу-этнопедагог. – Б., 2006.
4. Б. Салтобеков. Кылымдарды карыткан кыргыздардын каада-салттары. – Б., 2000. – 4-б.
5. Чынгыз Айтматовдун чыгармаларынын 8 томдук жыйнагы. – Б., 2008, 3-том, 172-б.

УДК 82-1-9

Чокоеева Дилбар Манаткуловна,

фил.ишим.канд., доцент,

Жалал-Абад мамлекеттик университети

ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН «ТООЛОР КУЛАГАНДА» РОМАНЫНДАГЫ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИСТИК МОТИВДЕР – ЭЛДИК ФИЛОСОФИЯНЫН КОНТЕКСТИНДЕ

Аннотация. Макалада Ч.Айтматовдун чыгармаларындағы экзистенциалистик мотивдер иликтөөгө алышып, жазуучунун адамдын жашоосундагы (экзистенциясындағы) эркиндик, жоопкерчилик, камкордук сияктуу негизги онтологиялык сезип-туюларды сүрөттөөдө батыш экзистенциализминен айырмаланып терен улуттук колоритте экендиги тууралуу жыйынтык чыгарылат.

Негизги сөздөр: экзистенциализм, улуттук, эркиндик, жоопкерчилик, камкордук, онтология, Арсен, капитализм.

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИСТИКИЕ МОТИВЫ В РОМАНЕ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

«КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ» В КОНТЕКСТЕ НАРОДНОЙ ФИЛОСОФИИ

Аннотация. В данной статье анализируются экзистенциалистические мотивы в произведениях Чингиза Айтматова. Автор работы делает вывод, что в изображении писателя, такие человеческие основные онтологические интуиции, сопровождающие человеческое существование (экзистирирование), как свобода, ответственность, забота, в отличии от западных философов и писателей носит своеобразную национальную краску.

Ключевые слова: экзистенциализм, национальное, свобода, ответственность, забота, онтология, Арсен, капитализм.

EXISTENTIALIST MOTIVES IN THE NOVEL BY CHINGIZ AITMATOV

«WHEN THE MOUNTAINS FALL»

IN THE CONTEXT OF FOLK PHILOSOPHY

Abstract. This article analyzes existentialistic motives in the works of Chingiz Aitmatov. The author concludes that, in the portrait of the writer, such human basic ontological intuitions accompanying human existence (existence), such as freedom, responsibility, and care, in distinction from Western philosophers and writers, wear a kind of national paint.

Key words: existentialism, national, freedom, responsibility, kindness, ontology, Arsen, capitalism.

Экзистенциалисттер адам тууралуу философияны, башкача айтканда, антропологиялык негизги тезистин ички манзызын башкача кабылдоосу менен жалпы философтордан айырмаланышат. Ал мисалы, француз жазуучусу, коомдук ишмер жана экзистенциалист Ж.П.Сартрын түшүндүргөнүй боюнча мындай: «адамдын жашоосу (бытиеси, экзистенциясы) анын манзызынын алдында келет (же турат). Ал эми экзистенциалисттерден башка философтор, ал тургай: Дени Дидро, Вольтер, И.Кант сыйктуу атеисттик көз караштагы философторго чейин: адамдык маныз, анын жашоосунан мурда турат – дешкен. «Булар (атеисттер) Кудайды жок кылышты, бирок, «адамдын жашоосунан мурда анын манзызы турат» деген диндик көз карашты сактап калышты¹» деп жазат Ж.П.Сартр. Ал эми Сёрен Кьеркегор болсо «Экзистенция бул биринчиден адамдын жашоосу, экинчилен, бул феноменологиялуу караптан т.а. адамдын жашоосун ичкериден карап таануу. Анткени, адамдын жашоосу, бул жөн гана белоктордун кыймылы эмес, рухтанган, мааниленген жашоо, бул – экзистенция» дейт. Ошондо, адам жашоосу төрт илтиктен турара: экзистенция (адамдык жашоонун езу т.а. адамдын (акыл-эстүүнүн) өмүрүнүн агымындагы рухтанган, мааниленген учурлары), феноменология (адамдык сапатбелгилерин аныктоочу сезим-түйгулары), адам турмушунун баалуулук жактары (аксиологиясы) жана ушулардын трактовкалалышы – (герменевтика) белгилүү болот. Жогоруда С.Кьеркегор айткан «рухтанган», «мааниленген» жагы, адам жашоосун (экзистенциясын) ушундай төрт илтиктин алкагында өтүүсүн шарттап турат. Жаныбарлар жана өсүмдүктөр баш болгон табияттын калган бөлүгү аморфтуу түрдө өмүр кечиришет. Алардын (жаныбарлардын) «ойлонуу», «кам көрүү», «коркуу», «жакшы көрүү», «жек көрүү» сезимдери табигый нормалар менен чектелген. Эч качан алар ошол нормадан ашышпайт. Алардын жашоо-

сунун б.а. бар болуусунун баалуулук жагы бир гана адам ан-сезиминде, акылында гана таанылат, бааланат жана трактовкалалат. М.Хайдеггер «экзистириует только человек» деп ушундан улам айткандыр. Хайдеггер, өзүнүн онтологиясында жөн эле болумду (бытиену) эмес, а Daseindi, башынан эле адамдык ан-сезим менен жараплан адам жашоосун айткан. «Адамдын жашоосу, сөзсүз, ааламдагы бир орунда («мында», «ушерде»), бир мезгилде «азыр» (кыска гана мөөнөттө) етет. Бул кубулушту М.Хайдеггер Dasein жана Daznan (каждый есть другой, и никто он сам – человек находится постоянно под гипнозом)» деп берген. «Адам гипнозду жене алабы?» – деген суроого Ж.П.Сартр, «Адам адаттан тыш кырдаалда гана (согуштук кырдаал же, жеке адамдын өлүм менен тикелей бет мандай келиши) гипноздук абалдан чыгып, чыныгы жашоону тааный алат» деген.

А.Камюнун айтылуу притчасында таштын ар бир жолу төмөн карай томолонуусу, Сизифти өмүр жөнүндө ой толгоого түрттөт. Альбер Камю үчүн адамдын жашоосу, бул Сизифтин ташы. Ал эч качан каалаган жерине жетип, жаны жай алыш жатып калбайт. Сизифтин колундагы Таш сыйктуу тынымсыз төмөн томолонгону томолонгон. Ал эми адам болсо аны жогору көздөй ташыганы ташыган. Жашоо болгону ушундай абсурд. Ошондуктан, Альбер Камю адамдын өмүрүндөгү негизги маселе: «Бул жашоо, жашоого татыктуубу же жокпу?» – деген суроого жооп табуу деп эсептеген. Ал эми Ж.П.Сартр «Дубал» аттуу ангемесинде үч каарманын өлүм менен бетме-бет абалга көт. Испаниядагы атуулдук согушта анархисттер (анархисттер менен республикачылардын ортосундагы) тарабынан колго түшкөн үч жоокерге өлүм жазасына өкүм чыгарылат. Бирок өкүм аткарылар алдында, алардын бирөөнө: «Эгерде анархисттердин жол башчысынын (Р.Грис) жашынган жерин айтып берсен, өмүрүн сакталат» деп өкүмдүн аткарылышын убактылуу токтолушат. Ошол

кыска убакытта Ыббиете Павлонун жашоого карата «көзү ачылып» адам өмүрүнүн эч бир мааниси жок, абсурд экендигин тааныйт. Бар-жокко кайдыгер карап калат жана өз өмүрү бирөөнүн сатуу менен сактап калууга турбайт деген жыйынтыкка келет. Ошондуктан, Рамон Гристин кайсы жерде жашынганын билсе да, «көрүстөндө» деп башка жакты айтат. Мында, партиянын жол башчысынын өмүрүн сактоо, ошону менен дүйнөнү жакшыртуучу өздөрүнүн идеясын сактоо, дүйнөгө кам көрүү аракети жок. Жөн гана өзүнө карата өкүмдүн аткарылышын каалоо, ошону менен убайсыз жашоо убачылыгынан кутулуу аракети бар. Башкача ситуацияда, бирок, өлүм менен тике мандайлашуу тагдырына кабылган Ч.Айтматовдун каармандарын эстеп көрөлүчүү: алар да үчөө. Орган карыя, Эмрайин жана Мылгун. Ушулардын кимиси жашоону «абсурд» деп табат. Менимче, эч кимиси. Тескерисинче, алар ошол ақыркы мүнөттөрдө өмүрдүн ушунчалык кымбаттыгын, өмүр деген кандай чон баалуулук экендигин демейдегиден башкача сезишет. (Эми албетте, эки үчтүктүн кандай кырдаалда өлүм менен бетме-бет келип калышканышы да эске алышууга тийиш. Бирок, ал жөнүндө азыр кеп кылууга бул макаланын көлемү мүмкүндүк бербейт). Бирок, үчөө тен ортолорундагы жалгыз баланы сактоо үчүн өз өмүрлөрүнөн кечишет. Анткени, нивкилер үчүн жашоонун мааниси ушунда. Эмне үчүн мындай айырмачылык келип чыгып жатат? Анткени, Ч.Айтматов талтакыр башка дүйнө таанымдын өкүлү. Анын дүйнө таанымында жашоо маанисиз, абсурддай (курулай убакыт өткөрүүчүдөй, ошондуктан, өлүмдүн эртекчинин айырмасы жоктой) көрүнүүчү абалга алыш келүүчү кырдаал жок, же, б.а. батышта адамды ушундай ойго кептей турган кырдаалды кыргыздар башкача кабыл алат, ага башка философия менен карайт. Кечээги эле тарыхта көчүп-конуп күн көргөн көчмөндөрдүн тукумдары үчүн кандай кырдаал болбосун жашоо үчүн активдүү күрөшүү адамдык жашоонун биринчи милдети деген көз карашы улантылып

жатканышы, азыркы улуттук көркөм чыгармачылыктан да көрүнүп жатканышы. Кыргыз эли, бардык адамдын жашоосу эртеби, кечпи өлүм менен бүтө тургандыгын башынан тааныган («өлүм ак», «өлүм карыжашты ылгабайт»), тубелүк тирүү калуу, же жаштыгын жана өмүрүн узартуу жөнүндөгү иллюзиясы жок эл. Тескерисинче, элдик философия, баары өз убакты-сааты менен болуу зарылдыгын кабылдайт. Ошондуктан, элдик этикада адамдардын (аял-эркектин) курактык езгечелөгү (кандай кийинүү, каерге отуруу, кантит сүйлөө, кандай жилик алуу сыйктуу ж.б. күнүмдүк тирчиликтүн агымында тынымсыз кайталанып туроочу болумдун (бытиенин) белгилери) боюнча так нормалар иштелип чыккан. Адамдын өмүрү, жаштыгы анын канынан жараплан баласында (болгондо да эркек балада, кыргыз үчүн: эркек бала менен кызы бала эки башка феномен болгондуктан, экеөнө карата эки башка мамиле калыптанган) гана уланаары бекем улуттук позицияга айланган. Ошондуктан кыргыздар тукум улоону биринчи планга коюшат. Турмуш кандай кыйын болбосун бала үчүн (демек келечектеги езү үчүн) бул өмүрдү жашоо, өтөө милдет. Адамдын баркбаасынын бирден-бир өлчөмү – Бала. Бала жаратылган адам, өзүнүн жеке башы алтындан болсо дагы ал майып, бир мүчөсү кем адам катары кабылданары Женижоктун «Балам жок» аттуу ырында, баласы жоктүк эн трагедиялуу көңүл (субъект) экендиги абдан таасын чагылдырылган. Баласыз адамдын жашоосу өзү үлээ эмес, тегерегинде гилер үчүн да кем баа. Мисалы, «Манаста» мындай эпизод бар: бир куну Жакыптын кошнасы Канымжандын баласы Жакыптын атын издең токойго кетип, кечигип келбайт. Ошондо, Канымжан Чыйырдыга сүйлөнүп, эгер баласы бир нерсе боло турган болсо, алардын тутөгөн малын баласынын бир тал чачына алмашпай турганын айтат. Бул кеп Жакып менен Чыйырдыны онбогондой кайгыга салат.. Ал эми балалуу адамдын бар мүдөөсү, баласын аман-эсен чоноитуу, эл катарына кошуу болот. Эл катарына кошууллуу үчүн эл менен болуунун көптөгөн жол-

¹ Сартр Ж.П. «Экзистенциализм – это гуманизм».

жоболору иштелип чыккан (туугандык, уруулук, кошуналық, куда-сөөктүк, тагажээндик, элчилик, элгерчиллик ж.б., ж.б.) жана анын кепчүлүгү бүгүнкү күндө да активдүү колдонулууда. Муну «кыргызылык» деп жеригендер да бар болгону менен жооп жиберүүгө күчтерү жете элек. Жоюш үчүн анын ордуна жаны этикалык нормаларды иштеп чыгыш, аны жалпы элге кабыл алдырыш керек да. Ага кимдин күчү жетет. Ошондуктан, «кыргызылык» болбой эле уланууда. Буга кийинки кезекте Ч.Айтматов баш болгон чыгармачыл элита өзгөчө маани берип карай башташканы, глобализациялоо жарайында кыргыздын улуттук өзгөчелүгүн, колоритин сактал кала турган бир күч дал ушул «кыргызылыкта» (сөздүн он маанинде) экендигин кабылдоо байкалат. Буга кийинки кезде дагы бир себеп кошууду. Исламдын эпигончул таасиринин аябай күчөп баратышы, буга каршы бир күчтү коюу зарылдыгын пайда кылууда. Ага салттан башка эмнени кө алабыз? Мына ушундай элдик философия бүгүнкү күндөгү капиталисттик системада жашап жаткан кыргыздын жашоосунун онтологиясы болуудан кала элек. Ч.Айтматов нивкилерди да ушундай өз элинин жашоо философиясына жакындытып сүрөттейт. Себеби, аларда кыргыздар сыйктуу саны аз, жаратылышка абдан жакын жашаган, бир жагынан жашоо булагын табияттан гана тапса, экинчи жагынан анын жапан күчү менен дамамат курешүп жашап келген зл эмеспи. Аларга табият коомдон кем эмес таасир этери повестте ишенимдүү көрсөтүлөт. Мисалы, анчылардын денизге чыгышын «токойго кетти» деп тергеп айтуусунда – табияттын жапан стихиясынан адам өмүрүн коргоо (кам көрүү) байкалса, «кубал» категориясын кыргыздар табиятты өзүнөн коргоо үчүн (табиятка кам көрүү, түпкүлүгүндө, өзүнө кам көрүү) иштеп чыккан десе болот. Эки элдин тен: кубаныч-кайгысы табият менен ортоクトош. Табиятты баш ийдирип зле эмес, ага баш ийнп да эриш-аркак жашаган доорунун алда-канча узак болушу кыргыздардын элдик

философиясынын өзүнчөлүктүү болуусун шарттаган (Ч.Айтматов дүйнөнү дал ушул философиянын спектринен карап талдаганы учун ага «улуттук колориттеги жазуучу» катары баа берилген).

Кыскасы, европалыктарга нравалык кризис алып келген рационализм философиясы жана экономиканын капиталисттик уклады кыйгап өткөн элдердин бири катары кыргыздарга жашоону абсурд катары кабылдоо, таанып-билиүү түпкүлүгүндө анча жайылтылган эмес. Жашоону абсурд катары кабылдоо кыргыз психологиясына таандык эмес жалгыз феномен эмес. Жашоодогу коркунуч сезими (тревога), адамдын дүйнөдөгү жалгыздыгы (анын, адамдын өз каалоосунан сырткары бул дүйнөгө ыргытылып салынган таштандыдай сезилиши, бул дүйнөдө аны күткөн эч ким жоктой көрүнгөн сезим) кыргыздар учун тоталдуу эмес, кээде кырдаал-шартка карата келип-кетүүчү системага айланбаган келди-кетти сезимдер. Кыргыз өз алдына эч качан батыштын адамдарын сыйактуу «Бул өмүрдү жашоо керекпи же жокпу?» деген суроо койгон эмес. Эгер коюлса, кыргызда бир гана онтологиялык жооп бар: өмүрдү өтөө – милдет. Ошондуктан, кыргыз жазуучусунун калеминен Мерсодой (А.Камю «Посторонний»), Пабло Үббитедей (Ж.Сартр «Стена») кайдыгер каармандардын тиби (өмүрдү өтөбөй жатып андан күдөр үзгөн) жаралышы мүмкүн эмес (жок дегенде азырынча). Анткени, кыргыз ан-сезиминде: өзүнүн жаралып-жашоосу учун эч кимге милдеттүү эмесмин деген түшүнүк Кудайга шүгүр азыр кенкесири орун ала злек. Бирок келечекте орун албайт деп ишенүү кыйын. Себеби, карылар үйүнүн, балдар үйүнүн көбөйүп жатышы кооптондурат. Сандын көбөйүшү акыры сапатка алып келбей койбогон сыңары, мунун сезсүз түрдө бир натыйжага алып келери бышык. Анын алгачкы көрүнүшү кийинки кезде аябай көбөйүп кеткен сүицид болушу мүмкүн. Бирок андай нерсе көркөм чыгармачылыктан байкалбаганы көнүлдү жубатат.

Мисалы, кыргыз жазуучусунун калемине таандык чыгармаларда: адамга дайыма өмүрдүн ақырында жыйынтык чыгаруу таандык (Омор (Т.Сыдыкбеков «Тоо балдары»), Танабай, Эдигей (Ч.Айтматов «Гүлсарат», «Кылым карытар бир күн»), кемпир (М.Байжиев «Бир кемпир»), (баса, экзистенциализмге мүнөздүү бир категория «бунтчулук» болсо, жогорудагы каармандардын мунөздөрү коомдук көз караштарга келишпес мамилелеринен курулат. Ал эми М.Байжиевдин «кемпир» болсо, жок дегенде өмүрүнүн ақыркы мүнөттөрүндө «чектөөлөргө каршы бунт чыгарып» (А.Кадырмамбетова) өмүрүндө биринчи жолу көнүлүндөгү каалоосун «эл эмне дейт» дебей ишке ашырат (небересине пиво алдырып ичип, чанкоосун кандырыши). Булардын катарына Арыковду кошо турган болсок (К.Жусубалиев «Муздак дубалдар»), ал, албетте, жогорку каармандардан айырмаланып, дегеле, жашоону элдикинен башкача көз менен карайт. Бирок, андан да, жашоону абсурд катары кабыл алуу көрүнбөйт. Азыр деле жашоого карата улутбузда ушундай парасаттуу мамиле, көз караш уланып жатканы: Ч.Айтматовдун ақыркы каарманы, капитализм менен бетмебет келип, накта духовный кризис чакырчу кырдаалга кабылган Арсен Саманчиндин иш-аракетинен көрүнөт. Ошондай ситуация да Арсенде жашоонун мааниси барбыжокпу деген суроону пайда кылбайт. Андан жашоону өз ыгына таштап куюу, күрөштөн баш тартуу (жогоруда аталган каармандарга окшоп) Арсендин оюна да келбайт. Тескерисинче, кайра күчөп, өз чейрөсүндөгү мурдагы салабаттуу ордун кайра кайтарып алуу үчүн, өзү жалгыз бүтүндөй системага каршы күрөш (бунт) ачмак болуп белсенет (Эрташ Курчал жалгыз эмес, алар бүт-баарын курчоого алышкан). Ошондой сезимдин пайда болбогону, колтиие злек табият кыргыз жеринде гана сакталып калганы сыйктуу, ушундай мунөз-психологиянын азырынча биздин улутта жалпысынан (анча-мынча адаттан тыш учурларды эске албаганда) сакталып турганы «артта калуучулуктан» уткан жалгыз бактыбыз, артыкчылыгыбыз. Эми аны сактоо, баштапкы калыбына келтирүү не-гизги улуттук проблемабызга айланып барат-кандыгы кийинки кезде жараган чыгармалардан («Тоолор кулаганда» Ч.Айтматов, «Архат» К.Акматов, «Атанын керээзи» Б.Мукул) көрүнөт. Ошентип, Арсенди, ошол өзүнө арзыбаган кылмыш жолуна түшүүден сактоочу себеп пайда болот (атасынын иини-си Бектур Саманчиндин шыңгырагы). Агасына болгон сүйүсү, урматы, берген убадасы жөнүндөгү ойлору, анын артынан бир туугандарын эстеткен туугандык сезимдер, отон эли-жеринин мээрими, өзгөчө табияты, капиталисттик системанын экономикасын өздөштүрүп, ага кирсе да, анын философиясына кирбей, адамдык табияты боюнча элдик философияда кала берген (муну романтикалык мотив катары кабылдагандар да болор) Элестин сүйүсү Арсенди Айдана Самарова менен Эрташ Курчал тартуулаган көнүл оорусунан биротоло айыктырат. Кадимки жашоо образына кайра алып келет. Мындай турмуштук кырдаалды кыргыз адамы үчүн типтүү кырдаал катары эсептөөгө болот. Ошентип, бир балээден аман калат. Бирок, баары бир аман калбаганы, бул балээ кыргыз жерин системалуу түрдө курчоого алгандыгын көрсөтөт. Саксан Саксагайдын дүйнөлүк адилеттүүлүктүү калыбына келтирүү «философиясына» биротоло, акыл-эстен айрылганча «ууккан» Ташафгандын капиталисттерче жасаган эсеп-чотунун (өзү тапчу пайданы гана эсептеген) ан-сезимдүү курмандыгы болот. Арсен ақылдуу адам катары Ташафгандын бул аферасы курмандыксыз бүтпешүнө көзү жетип, акылсыз сары эсепчил Таштан класс stashы эле эмес, бүтүн Кыргызстандын бейпилдигине өзүн курман чалат. Ошентип, Авдий Каллистров, Руна Лопатина, Филофей, Роберт Борк, Энтони Юнгер сыйктуу универсалдуу, дүйнөлүк бир туугандар, дүйнөнү нравалык кризистен сактап калууга аттанышкан – дүйнөлүк нравынын сакчыларынын, экзистенциалисттердин (реализм

менен чектешкен) катарын Арсен Саманчин да толуктайт (акыры кыргызулутунун оқулу жергиліктүү мааниде болсо да ушундай дөңгөлгө көтөрүлүшү биз үчүн маанилүү жана кубаныштуу).

Ч.Айтматов өзү жашоону трагедиялык боёкто кабыл алса дагы (мунун өзүнчө себептери бар экендиги белгилүү) анын экзистенциализми европалык жазуучулардыкынан айырмаланып реалиzm менен чектешет «Экзистенциализм больная совесть определенной прослойки западной интеллигенции. Он тянеться к реализму в пору подъема и смыкается в своих слабостях с модернизмом»². Эгерде Ч.Айтматовдун чыгармаларында алгачкы мезгилден баштап эле экзистенциалисттик мотивдер пайда болгон болсо, кийинки мезгилде жараган кыргыз жазуучуларынын чыгармаларынан экзистенциалисттик (модернисттик, постмодернисттик) элементтердин улам көбүрөек кездешип жаткандыгы төгүндөлгүс көркөм фактыга (кубулушка) айланып баратат десек болот (бул жагдай өзүнчө сөз кылууга арзыйт). Башкача айтканда, биздин (улуттук) жазуучулардын дагы адам жашоосунун (экзистенциясынын) төмөндө М.Хайдеггер жана башка философтор белгилеген «Бытие в мире» темасын өздөштүрүп жатышканы баамдалууда: «Бытие-в-мире, с одной стороны, раскрывается у Хайдеггера через неотъемлемое от человека «озабоченное делание» – и это напоминает немецкую классическую философию, в частности понятие «дело-действие» у Фихте. Бытие-в-мире «светится», по Хайдеггеру, через «делание», а «делание» раскрывается через «заботу». Не следует, поясняет мыслитель, путать заботу как категорию философии с конкретными «тяготами», «печалью», «жизненными заботами» – в философии экзистенциализма речь идет об общей, «метафизической» заботе: обеспокоенности миром, самим бытием. Итак, Dasein спо-

собно не только вопрошать о бытии, но и заботиться о себе как бытии, заботиться о бытии как таковом. Эти моменты, действительно, характеризуют бытие человека в мире и очень важны, особенно сегодня, когда именно забота человека и человечества о бытии, о сохранении бытия планеты, цивилизации, о сохранении природной среды должна противостоять вырвавшимся из-под контроля деструктивным тенденциям человеческой жизни». Аларды (жогоруда саналып өткөн Ч.Айтматовдун экзистенциалист – каармандарын) биринчирип, туташтырып, бир тууган кылып көрсөтүп турган сапат (бул сапат алардын сырткы көрүнүшү эмес, ар биринин жан-денинде жашап турган онтологиялык мүнездөрү) алардагы жоопкерчилик сезими. Эркиндик жана жоопкерчилик, гуманизм жана камкордук категориялары экзистенцианын (адам жашоосунун) айрып алгыс түрдүү жактары экендигин экзистенциализмдин теоретики белгилеп өтүшкөн. «Гуманизмом является честное отношение друг к другу. Ценность экзистенциализма – это критика, а не соглашайство. Сартр запрещал утешаться иллюзиями. Сартр еще говорил, что подлинность и неподлинность экзистенции. Кто имеет неподлинную экзистенцию, он пользуется всеми видами благополучия жизни, кто хочет подлинно жить, в его жизни всегда стоит тревога»³. Демек, экзистенциализм, бу дүйнөдө адамдын жашоосун («рухтанган», «мааниленген») чечмелөөчү философия. Андагы ортолук суроо: адамдын бу дүйнөдөгү (тиги дүйнөдө эмес, жана келечекте эмес, ушу дүйнөдө, ушу тапта Dasein) жашоосунун проблемасы. Ошондуктан: коркунуч, аби-иип, эркиндик, жоопкерчилик, тандоо, камкордук, конул калуу, жайдактык, жалгызык сыйктуу демейки адам жашоосунун негизин түзүп турган адамдын онтологиялык сезим-түйгулары, мүнөз – ка-

сиеттери экзистенциализмге таандык категорияларга жатат. Ч.Айтматов өз чыгармаларында мындай адамдык сезимдерди (ошол сезимдери менен дүйнөнүн сакталышына камкордук көргөн адамдарды) көркөм сүрөттөөнүн чебери эле эмес, анын

философиялык маңызына терен сүнгүй алган даанышмандыгы менен да өзгөчөлөнген. Ошондуктан, анын чыгармаларындағы экзистенциалисттик мотивдерди ачып берүү маанилүү маселе.

² И.Великовскийдин сөзү А.Л.Луцкийдин «Экзистенциализм и японская литература» штуу монографиясынан келтирилди – Ч.Д.

³ профессор А.Трапшиндин Онлайн сабактарынан.

УДК 82-1/9

Чоксева Д.М.,
фил.илим.канд., доцент.
Жалал-Абад мамлекеттик университети

ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН ФЕНОМЕНИ

Аннотация. Бул макалада Ч.Айтматовду жазуучу катары түйшөлтөн маселелердин түп-жайы, кайдан чыккандыгы жана жазуучу аларды кандайча көрүп-түшүнүп, көркөм трактовкалоосу изилдеөгө алынып, сүрөткердин феноменин ачып берүүгө аракет жасалат.

Негизги сөздөр: феноменология, экзистенциализм, маңыз, мамиле, аң-сезим, мурда, жашоо, күрөш, кайдыгердик, пайгамбардык, кабылдоо, христианчылык, ислам.

ФЕНОМЕН ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

Аннотация. В данной статье анализируются, откуда черпал Ч.Айтматов те вопросы, которые волновали его и его видение, как писателя и его художественное трактование. Таким образом, исследователь старается раскрыть феномен художника.

Ключевые слова: феноменология, экзистирирование, сущность, отношение, сознание, раньше, жизнь, борьба, безразличие, пророчество, восприятие, христианство, ислам.

PHENONEMENS OF CHINGIZ AITMATOV

Abstract. This article analyzes where Ch. Aitmatov exhausted the questions that worried him as a writer and he saw them as he understood them and understood them artistically. Thus, the researcher tries to reveal the phenomenon of the artist.

Key words: phenomenology, existentialism, essence, attitude, consciousness, earlier, life, struggle, indifference, prophecy, perception, christianity, Islam.

Адам өзүнүн чыныгы адамдык маңызын күндөлүк жашоодо эмес, демейки эмес кырдаалдарда (согуш жана башка адаттан тыш ситуацияларда) теренирээк андайт. Ошондо гана, өзүнүн, айланасындағыларга жооптуу экендигин сезет. Экзистенциалисттик көз караштан алганда философия рационалдуу илим менен эмес, дал ушул: адамдын ички сезип-туулары; интуициясы (алдын-ала, алыстан, жакындан транценденттик жол

менен билүү); эмоциясы (кубаныч, кайги, сүйүү, коркуу сезимдеринин сыртка көрүнүшү), толгонуулары (переживание – бир нерселерге кабатырланышы) менен толкундоолору, чындыкка карата түрдүү мамилеси (экзистенциалисттик мамиле – чындыкты издеө, чындыктын жолу менен кетүү (өзүнө жана айланасындағыларга калп айта албоо), кам көрүүсү (дүйнөнүн, ааламдын сакталышына, жакшырышына),

өмүрдү адамдык маңызга чейин көтөрүүсү, жеткириүүсү (экзистенцирование – жашоосун рухтандыруу, мааниленидирүү) же, тескерисинче, айбан сыйктуу жан багуу денгээлине таштап коюу, өз кызыкчылыгына ойлонбостон башкалардын кызыкчылыгын курмандыкка чалуу (одним словом не экзистенцирование), тандоо жана анын жоопкерчилигин моюндоо, адам эркиндигинин түрдүү денгээлдеринин көрүнүшүн ачып чыгуу сыйктуу адамдын (коомдун) ички (феноменологиялык) жашоосунун маселелери менен алектенүүсү, ошолорго рефлексия кылуусу керек. Ошондуктан, экзистенциалисттер философиялык көз караштарын негизинен көркөм чыгармаларында чагылдырышкан. Алар учун: адамды аныктоонун татаалдыгы, анын, адамдын, адегенде эч нерсе (эч ким) эместиги болгон. Ал акырындык менен гана адамга, болгондо да өзүн-өзү кандай жасаса, ошондой адамга айланганында. Демек, экзистенциалисттер Кудайды күльт тутпаган көптөгөн диндер сыйктуу эле, «Адам, Кудай бешенесине эмнени жасса, ошону көрөт» деген, диндик постулатты (далилсиз эле негиз кылып алынган жобону) четке кагышат да, ордуна «Человек кузнец собственного счастья» деген макалдагыдай маанини көвшат. Мисалы, бычакты адам жасайт. Аны жасоодон мурда бычактын жашоодогу функциясын аныктайт жана ошого ылайыктап жасайт. Бычак жашоосунда ошол алдын-ала аныкталган кызматты аткарғаны-албетте, чындык. Дин боюнча болсо: адам Кудайдын колундагы, адамдын колундагы бычак сыйктуу нерсе: Жараткан-Кудай адамды эмнеге арнал жасаса, ошону гана аткарат. Кудайдын адамды жаратуудагы максаты – адамдык жалпы табиятка берилген. Ал эми жеке адам, жалпы адамдык табияттын бир бөлүгү катары, сезсүз Кудайдын максатын иш жүзүнө ашыруучу болуп эсептелет. Экзистенциалисттер (бардыгы: диндик же атеисттик лагерде экендиктерине карабай) адамга карата мындай көз карашка каршы

жогорудагыдай позицияда турушат. Бул позиция адамдын адамдыгы (же, анын Кудайлык касиеттери) жөнүндөгү буддисттик принципке абдан жакын. Бекеринен «экзистенциалист бул, адашкан буддист» деп айтылган эмес. Себеби, Ж.Сааданбеков белгилегендей: «В экзистенциализме, как и в нетеистических системах, не существует духовной сферы, лежащей вне человека или выходящей за его пределы»¹. Ошентип экзистенциалисттер үчүн эч кандай адамдык жалпы табият жок, аны ойлоп тапкан Кудай да жок. Киши адегенде пайда болот. Ал кийин гана, өзүн кандай жасаса ошондой Адам болот. Балким динде деле адегенде ушундай көз караш болгон чыгар. Мисалы, түрктөрдүн: Сулайман падышанын жашоосун жана ишмердүүлүгүн көркөм трактовкалаган «Даназалуу доор» фильминде жаш шайык: «Аялга өзүн барасын дагы, ал төрөгөн баланы «Кудай берди» дейсин, айтчы, буга Кудайдын кандай тиешеси бар?» деп айланасындағыларга суураа узатат эмеспи.

Албетте, мындай эркин ой жүгүртүүлөрү учун, Кудай бөзөри катары, ал бечараны өлтүрүшөт. Орустун улуу жазуучусу жана ойчулу, христиан дининин чаалыкпаган пропагандисти Л.Н.Толстой: «Христиан дининин баштапкы беренелерин бурмалашкан...» деп, кийинки дин ишмерлерин катуу айыптаса, Курандын эң мыкты көрмөчүсүсү катары таанылган Валерия Порохова «Куран жазылган мезгилдеги араб тили менен азыркы араб тилинин ортосундагы чоң айырма – бул Куранды бурмалоолорго кенири жол бергендик» деп айтып келет. Албетте, мындай бурмалоолор орун алгандыгы чын болсо, ал аң сезимдүү түрдө кимдир бирөөлөрдүн, же, бир топтун кызыкчылыгына туураланып жасалғандыгын, исламдын азыркы трактовкасындағы логикалык алашемдиктердин айрыкча көп орун алыши айгынелейт. Бирок, улутуу швед, он алтынчы кылымда жашап откөн атактуу космостук визионер (космостун бардык катмарларына көп жолу саякат

¹ Сааданбеков Ж. Философия Чингиза Айтматова. – Б., 2013, 113-б.

жасаган) Эмманиул Сведенборгдун көз карашы боюнча: Кудайды мындай примитивдүү (логикага сыйбагандай кылыш) түшүндүрүү нүн төмөндөгүдөй негиздүү себеби бар: пайгамбарлар «Кудай көрсөтөт», «Кудай жаңанды берет» деген сыйктуу жараткандын табиятына такыр төп келбegen (чындыгында Кудай мунун бирин да кылбайт) коркутуучу жаалы катуу сөздөрдү, адам өзүнүн бу дүйнөдөгү журум-туруму менен тиги дүйнөдөгү үлүшү кандаи болорун өзү аныктаары сыйктуу метафизиканы түшүнө албай тургандай денгээлдеги эң төмөнкү аң сезимдеги ададар үчүн гана колдонушаары, сезим-туюму жогору тубаса ақылдуу, же, билимдүү ададарга мындай коркутуулар бейпайды экендиги жөнүндө айтат. Баса ал дагы Кудай менен Адам бир деп эсептейт (буддист же экзистенциалист сыйктуу): «Бог есть Самый Человек (Ipse Homo). Ни в каком Небе нет другой идеи о Боге, кроме как о Человеке»². Муну менен айтайын дегенибиз: экзистенциалисттер адам жөнүндөгү жогоркудай көз караштары менен жанылык ачпай эле, балким, унтулуп калган эски түшүнүктөр менен көз караштарды калыбына келтиришкендир деген ой. Албетте, алар, экзистенциалисттик көз карашка өздөрү келишкендигине (терен билимдери, дүйнө таануу өзгөчөлүктөрү менен) эң кандаи күмөндөнүү жок. Болгону алардын табылгасы, байыркы мезгилиде бар болгон, кийин унтулуп, чөп басып калган «жолдордун» ары жагында калган эзелки дүйнө тааным менен дал келишип калуусунун мүмкүндүгү жөнүндө гана сөз болууда. Эң негизгиси эркиндик (адамдын рухтанган жашоосу учун эң маанилүү феномен) эң жогорку түшүнүгүндө адегенде Кудайдан башталган сыйктанат. Мисалы, экзистенциалисттердин трактовкалоосундагы эркиндик, бул, эң кандаи турмуш-шарт, жагдай жана коомдук абал, көз караштар менен шартталбаган абсолюттук эркиндик (чыныгы, түпкү эркиндик – оюна келгенди кылган жиндилик эмес). Анан, ал эркиндигин жоготуп «гинноздолуп»

² Э.Сведенборг. Мудрости ангельская о божественной любви и божественной мудрости. – Киев, 1997. – 54-б.

(каада-салт, этика-эстетикалык көз караштар, ал түрдүү «измдер» менен, айрыкча диндик түрдүү конфессиялар – адамдын ақыл-есин алуу менен түздөн-түз шугулданышкан институттар эмеспи) жаттайбы. Ч.Айтматов сүрөттөгөн эркиндик дагы ушундай, бир эле учурда универсалдык мүнөзгө жана улуттук колоритке ээ жасаты бийик, манзызы терен эркиндик (мисалы, Жамыйла адамдык сапатты ырастаган баалуулуктардын эч бирине карши турбай туруп өзүнүн жүрөгүнүн, көнүлүнүн каалоосуна жараша иш кылат. Ага айбандыкындай дene кумары үстөмдүк кылса Осмон менен «жакындаша» бербейт беле, андайга жол бергенде Осмондон башка ангилер да толтура табылмак. Жамыйлага терс каарман катары карагандар: ушул эпизодго көнүл бурбагандыгы: алардын өздөрүнүн ан-сезими күлдүк, күндүк кишен менен маталуу көр пендeler экендигин өздөрү сезишпегендиги). Андай эркиндикке ээ адам, бул дүйнөдөгү эң күчтүү адам. Жакында, белгилүү журналист жана коомдук ишмер Э.Нурушев Ч.Айтматовдун Жамыйласын талдоого алган кызыктуу макаласын («Айтматология: «Жамыйла» жана улуттук эрос») жарыялады. Макалада каарманга карата мурда-кийин айтылбаган жаны көз караш бар: журналист апокрифтик (тыюу салынган) китептерде Адам атасын Евадан мурда Лилит деген аялы болгондугу жөнүндө кеп салат. «Ал экөөнү тен Кудай ылайдан жасаптыр. Лилит болсо ошону бетке кармап Адамга такыр баш ийгиси келбейт. Бир күнү турат да Жерге (Эдемден) баса берет. Адам Кудайга арызданып барат. Кудай дароо үч перишесин Лилиттин артынан салат. Алар аны Кызыл дениздин үстүндө кууп жеткен экен. Бирок Лилит кайтпай коёт». (Ушул жери, анда бала Чынгыздын өз айылында болгон окошош окуяда Жамыйланын артынан кууп өзү баргандыгын эстетет: анда Жамыйланын айткан жообу менен Лилиттиki ушунча окошош экендиги чындыгында тан каларлык – Ч.Д.). «Азыркы илимпоздор – деп жазат, Э.Нурушев, – жалпы ургаачылар

журтун эки генотипке белуп, аларды шарттуу түрдө лилииттер жана евалар деп аташат. Алардын тыянактарына ишенсек, генетикалык денгээлде алар үй-бүлө, сүйүү, жеке эркиндик маселелеринде бир-биринен кескин айырмаланышат. Евалар демейде жакшы күйөө издейт, үй-бүлө күтүп, бала-бакыралуу болгонго, аларды чоңойтуп-өстүргөнгө умтулат, күйөөсүнөн эч качан кетпейт, ал «өл» десе өлөт, «тирил» десе тирилет. Лилииттерге колунда бар, байгер күйөө эмес, биринчи кезекте ышкысын жандырган, болгондо да өзү чындал ынтыгы түшкен өнөк керек. Кокус күйөөсүнөн көнүлу калса, «кечтим байдын баласынан» деген принципке салып, баарын таштап баса берет. Алар үчүн өз алдынчалык, эркиндик башкы орунда турат. Ошонусуна жараша өктөм келет, үй-бүлөдөгү бардык жумушту өз колуна алат, күйөөсүн тескеп, башкарый турат. Айрым учурларда айланы-тегеректеги адамдар түшүнө алгыс, күтүүсүз кадамдарга баргандан кайра тартпайт. Жамийла генотиби жагынан лилииттерге жакын экенинде талаш жок. Жалжактап тийишинен Осмонго ал мындай дейт: «Көзүм катмак турсун миң жыл так өтсөм да сага окшогон шүмшүккө кесиримди артканым арткан!» Анан бир аздан кийин Сейитке кайрылып: «Сен жанагыны оюна албай эле кой, кичине бала, Ушул Осмонго окшогондор да кишиби? Дөбөттөр да ал бир...» – дейт. Жамийла унчукпай калып, күндүн кылтыйып үзүлүп бара жаткан четин ойлуу карап, Сейитке эмес, өзүнө угуза: «Андайлар адамдын черин жазмак кайда... Ал жүрөктүн түпкүрүндө жатат да. Кудай билет, андай эркектер дүйнөдө жок да чыгар?»³ Ал эми Айтматовдун чыгармачылыгынын башталышында эле мындай руху (духу) эркин аялдын көркөм образын жаратып калышына улуттук архетип да («коллективное бессознательное» К.Г.Юнг) өзүнүн ролун ойногондугун ушул салтардын автору мындайча айтат: «Адабий чыгармачылыктын эчен түрүн көргөн француздарды, күйөөсүнөн өз эрки ме-

нен башкага кетип калган жаш аялдын таржымалынан турган чакан повесттин ушунчалык арбал алгандыгынын өзү эле үстүртөн караганга логикага сыйбай тургандай көрүнгөнсүйт. Бирок, Жамыйланын психологиясынын теренинде бүтүндөй кыргыз фольклорунун мухити жаткандыгы жөнүндө эч ким айтпай келет. Дүйнөнүн бир бурчунда жашаган кыргыз деген элдин түпкү философиясы тенирчиликте аял эркектен кийин турат деген түшүнүк болбогондугун, ал экөө бирдей адам деп кабылдаарын, ошондуктан, алардын баш чыгармасы болгон «Манас» эпосунда Каныкей деген аял ақылмандыгы боюнча Бакайдан кем эмес, нравалык жана уюштуруучулук салаттары боюнча күйөөсү Манастан кем эмес, Сайкал деген кыздын баатырдыгы Манаска тен коюлуп сүрөттөлгөндүгүн, Айчурек сүйгөнүн өзү издел, ак куу кебин кийип алып Таласка учуп келсе, Жаныл деген бир кызы, кемситет айткан бир сөзү учун Түлкүндөй мырзаны елтүрүп салганын жактырып «Жаныл мырза» деген дастанга айлантып даназалап айтып жүргөн, адам эркиндигин ан-сезиминин теренинде тааныган эл бар экендигин европалыктар кайдан билишсин. Анткени, алар Борбор Азиянын бардык элдерин исламдын контекстинде гана карап келишет (XIX кылымда Алайга келген европалык саякатчы «...биз келгенде үйдүн көжөюнүн жок экен. Бирок аны он алты жаштагы жаш аялы, бизди аттан түшүрүп, күлүп-жайнал коноктоп, анат аттандырып жиберди. Буга чейин биз көргөн мусулман аялдары болсо, минтүүнүн ордуна кыйкырып артын көздөй качмак (ислам аялдарды кандаи шылдындуу орунга кооп жаткандыгын ушундан эле билсе болот – Ч.Д.)» деп жазган. Кыргыз аялдарынын (айрыкча колунда жоктордун) эркиндиги, үй-бүлөлүк саясатты жүргүзүүдө алардын орду эркектигинен алда канча жогору экендиги, кыргыз эркеги, көбүнчө үйүнде үн-сөзү жок ардаствуу конок катары экендигин этнограф С.Абрамзон дагы белгилеген»⁴.

³ Рухш сайтынан алынды.

⁴ Чокоеva D.M. «Айтматовдун аламдары орду аныкталууда...» Акыйкат (№ 46–47), 26.11.2018.

Исламдын, дегеле бардык диндердин түпкүлүгүндө эркиндик болсо керек деп, жогоруда айтып өттүк (кайсы дин болбосун ал чон акыл-билимдин (метафизикага айрыкча таянган) натыйжасы болуп, кийин, андан алда-канча төмөнкү акыл-эстер тарабынан өнүктүрүлүп, тармакталғанын (илимий коммунизмдин теориясы сыйктуу) унутпоого тийишип). Бул, Ишеним лагерине таандык орус экзистенциалисти Н.Бердяевдин төмөнкү сөзүнөн дагы көрүнөт: «В свободе скрыта тайна мира. ...Бог захотел свободы, и отсюда произошла трагедия мира (Жамайланын өзүнө-өзү эркин мамиле жасашын – айланадагылар трагедия катары кабылдашы менен салыштырып көрүнүздөр-Ч.Д.). У меня есть основное убеждение, что Бог существует лишь в свободе и действует лишь через свободу»⁵. Баса, экзистенциалисттерге карата колдонулган: «динник» жана «атеистик лагерге таандык» деген сөздөр, салттуу маанисингеги: «Кудайды тааныгандар жана тангандар» деген түшүнүктүү бербейт. Бул жөнүндө Н.Бердяев төмөндөгүчө жазат: «Под верой же мы разумеем раскрытие сознания для иных миров, для смысла бытия. Философ не верующий есть существо с очень суженным опытом и горизонтом, сознание его закрыто для целых миров»⁶.

Ошентип, экзистенциалисттик философия батышты, адамды Кудайдын катышуусуз өз алдынчалуу субъект катары тааныгандыктын биректириет, же, жок дегенде аларды жакындаштырат. Мисалы, Ж.П.Сартр: «...И поскольку он (человек) представляет себя уже после того, как начинает существовать, и проявляет волю уже после того, как начинает существовать, после этого порыва к существованию, то он есть лишь то, что сам из себя делает. Такой первый принцип экзистенциализма (за это нас упрекают в субъективизме)»⁷. Бирок, дүйнөдө адам жалгыз эмес, аны коомсуз жана курчап турган

табиятсыз элестетүү мүмкүн эмес. Адамдар: чон, кичине коомдордордо кош-кабат адамдык курчоолордун (үй-булө, коллектив, тугандар (уруулаштар), мамлекет сыйктуу) ортосунда жашайт. Адамды, булардын сыртынан табият дагы курчап турат. Жеке адамдын адамдык манызы, анын, өзүнө окшогон жеке адамга, коомго жана табиятка карата ички сезим-туйгуларынан келип чыккан мамилеси аркылуу аныкталат. Жана ошол мамилелери аркылуу адам өз жашоосунда бакыт же шор табат (мисалы, Бостон жана Базарбай сыйктуу). Мында ақыркы трагедиялуу окуяга чейин Бостон менен Базарбайдын өздөрүн сезүүсүнүн онтологиялык абалы эске алынып жатат. Бостондун ар бир күнү: элжиреген сүйүүгө (аялы, баласына карата), камкордукка (үй-булесү, мал-жанына карата, бирок, бул камкордук жеке пенделик камкордук эмес), келечекке жаркын пландарды түзүү, аларды ишке ашыруу аракеттери менен өтөт. Ал эми Базарбайды алсак: көрүнгөнгө кырчангылык кылуудан (аялын токмоктоо, Бостонго асылуу) башка эч нерсе менен шугулданбайт (бекеринен карышкылардан жан-талашып качып баратып, ақылына: ушул жолу аман калса, аялын токмоктоону токтолтуу келбейт). Бирок, тилекке каршы, мындаи жан дүйнөсү эч качан рухтанбаган, жаркыбаган, жалаң майда мудеөлүү көр пенделик сапаттан турган (дүйнө, аалам, алардын тагдыры жөнүндөгү ой эзели башына келбegen) ушундай бактысыздар да адам арасынан (kyргыз реалдуулугунан) табылаары сейрек кезикпеген чындык экендиги факт).

Пенде айланасындаштырат менен алакалашпай жашай албайт. Адамдар бири-бири үчүн зарылдык. Мындаи, инсандардын өз ара мамилеси (интерсубъективность) өзүн-өзү чагылтуунун жана таанып билүүнүн фактору – деген ойду өнүктүрүү менен Ж.П.Сартр «...другой человек необходим для моего существования так же, как и

⁵ Б. И. Александрович. Хрестоматия по философии. – М., 1997. – 160-б.

⁶ Ошондо. – 166-б.

⁷ Сартр Ж.П. «Экзистенциализм это гуманизм». – 2-б.

для моего самопознания» деп белгилеген. Адамга карата мындаи экзистенциалисттик көз караштардын башында турган Блез Паскаль: адамдардын өз ара мамилеси, ал тургай адамдын өзүнө-өзүнүн мамилеси жалаң жалган менен анткорлуктан, эки жүздүүлүктөн турат. Адамдар бири-бирин жеке көрөт, анткени, адамдык табият ушундай – дейт. Адам өзү жөнүндөгү чындыкты укусу, башка бирөө жөнүндөгү чындыкты айткысы келбейт. Ошондуктан, Жан Поль Сартр адамдардын ортосундагы мамилени түздүргүч, өөрчүткүч фактор катары конфликтти эсептейт («Конфликт есть первоначальный смысл бытия для другого»). К.Ясперс үчүн болсо ар бир индивиддин айласыз жалгыз экендигин күбелөөчү нерсе, бул – коммуникация, Мартин Хайдеггерде: адамдардын чогулуп өткөргөн тирилигинде алардын жалгыздыгы жана бири-бири үчүн чоочундугу ачылат. Ал эми япон адабиятынын экзистенциализмин изилдеген Луцкий А.Л. япон жазуучусу Абз Кобонун чыгармалары аркылуу Япон (демек чыгыш) экзистенциализминин өзгөчөлүгү эмнеде экендигин төмөндөгүчө көрсөткөн: япондуктардын өз ара мамилелеринде «...не только люди враждебны друг к другу, но и толпа в целом враждебны каждому человеку в отдельности, как враждебна к нему в целом и окружающая его природа»⁸. Ал эми кыргыз жазуучусу Ч.Айтматовдун экзистенциализмине келсек: анда, батыш, чыгыш эки дүйнө таанымдан тен өзгөчөлөнгөн жактарын байкоого болот. Биринчиiden, анда, табият адамга кас деген көз карашты, бардык чыгармаларын микроскоп менен шыкаалап карап чыксан да таппайсын.

Ч.Айтматовдун чыгармаларында табият адамга дос эле эмес Эне катары көрүнөт. Ал эми адамдын өзүнөн башка адамга, табиятка карата мамилесинде деструктивдүүлүк бар (жалпы жонунан адамдар (kyргыздар) табиятка дос, анын баласы

катары мамиле кылса, айрымдары (Орозкул, Базарбайлар) жаратылысты сезбейт, алар үчүн табият жок нерсе (Ничто). Ошондой эле булар үчүн өздөрүнөн башка адамдар, такыр башка, чоочун дүйнө. Алар бир да жолу аларды (башка адамдарды) өзү аркылуу өткөрүп көрүшпөйт. Бул айрыкча Орозкулдан, Абуталип Куттыбаевдин таңдырын колунда калчаган Таңсыкбаевден көрүнөт. Мындаи адамдар турмушта аз эмес. Ал эми советтик тоталитардык бийлик, аларды дагы эсепсиз көбөйтүүнү көздөгөн («Кассандра эн тамгасы»). Ч.Айтматов жаратылыш менен адамдын ортосундагы мамилелери сүрөттөөдө бекеринен элдик чыгармаларга (kyргыз элинин) кайрылбайт. Элдик философия боюнча Бугу адамдын (kyргыздын) ыйык энеси болсо, Орозкул ал ишенимди, ошол ишенимди алып жүрүүчүнүн өзүнө (Момунга) таш-талканын чыгартат (ошону менен Орозкул кош-кабат кылмыш жасайт, эки бирдей ыйыкка (атага жана Табият энеге) кол көтөрөт). Бала муны кабыл албай, ал кордондон «кетет». «Кыямат» романында да адамдын табиятка карата эки башка мамилеси сүрөттөлөт. Дегеле, Ч.Айтматовдун чыгармаларында жаратылышка өзүндөй карап мамиле кылгандар: Танабай, Эдигей, Авдий, Бостон. Анын эмне экендигин, бар экендигин этибарга дагы албагандар: Абдираим («Гулсарат»), Сезизбаев, Кащкатаевдер, Орозкул, Обер Кандалов, Базарбай сыйктуулар. «Кылым карытар бир кундө» Эдигейдин Каранарды аябай сабаган жери бар эмеспи. Муну каармандын табиятка карата кастыгы катары дегеле кабыл алууга болбайт. Мында Эдигей өзүн-өзү сабап, өзүн-өзү бар билген ачуу сөздөрү менен жемелеп жатканын көрүүгө болот. Бул эпизоддон Эдигейдин Өзүн Каранар аркылуу сезип-туяры, Каранарга табигый түрдө өзүнүн конгениалы катары карай тургандыгы байкалат. Ошентип, жогоруда ай-

⁸ А.Л.Луцкий «Абз Кобо и Альбер Камю: экзистенциальное сопоставление»//Духовная традиция и общественная мысль в Японии.

тылгандардан жыйынтык чыгара турган болсок: Ч.Айтматовдун дүйнө таанымынын негизинде тенирчилик (шаманчылык) жатат, башкача айтканда, ал, дүйнөнү негизинен (түпкүлүгүндө) кыргыз элдик философиясынын призмасы аркылуу андал-билиген жазуучу; ал пайгамбардык аң-сезим менен (маалыматты мифологемдик блок аркылуу алган) жарагалган адам, ошондуктан, өз улутунун эс-тутумунун түпкүрүнө чейин жете алган жана Жамыйланын (башкалардын да) образын «ошол жактан» «таап» чыккан. Анын чыгармачылыгын жыйынтыктоо үчүн кайрадан кыргыз чындыгына (анын адамдары менен табиятына) кайрылгандыгы: өз элинин дүйнөнү, ааламды сактоо, ага (ааламга) «кам көрүү», ага карата жоопкер-

чиликтى сезүү; өзүнүн (адамдын) эркиндигин таануу философиясын дагы бир жолу андал көрүп, анын теренинде жаткан маани: ааламды, дүйнөнү сактоо учун бүгүнкү күндө бүт акыл-эстүү адамзатты түйшеттүп жаткан маселелер менен теренден үндөшөөрүн, ал кыргыз элинде эзледен эле болгон элдик болумдун онтологиясы экендигин дагы бир жолу жаңыртып, адам аң-сезиминин «устункү бетине» чыгарып коюп кетти. Ушундан улам, биз, жазуучунун улутташтары Ч.Айтматовду «жаны типтеги дүйнөлүк манасчы» (К.Асаналиев) жана өзүбүздүн улуттук пайгамбарыбыз катары кабыл алуубузга, таануубузга толук негиз бар ойлойбуз.

УДК 82-1/-9

Чокоеva D.M.,
фил.илим.канд., доцент,

Жалал-Абад мамлекеттик университети

ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВ – ИШЕНИМ ЛАГЕРИНДЕГИ УЛУТТУК ЭКЗИСТЕНЦИАЛИСТ

Аннотация. Макалада Айтматовдун адамзатка калтырган улуу сабактарынын ичинен кайсылары кыргыз улуту үчүн маанилүү экендиги иликтенип чыгып, мааниси чечмеленет.

Негизги сөздөр: сабак, каада-салт, мектеп, университет, Кудай, түбөлүктүүлүк, жол, багыт, маселе, мүнөз, заманбап, физика, кванттык белүкчөлөр.

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ – ВЕРУЮЩИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИСТ

Аннотация. В данной статье анализируется и делается заключение из айтматовских наставлений, направленных на все человечество, которые актуальны для нас, для кыргызской нации.

Ключевые слова: урок, обычай, школа, университет, бог, вечность, дорога, направление, вопрос, характер, современный, физика, квантовые атомы.

CHINGIZ AITMATOV – NATIONAL EXISTENTIALIST

Abstract. In this article, the author analyzes and draws a conclusion from the Aitmotov manuals aimed at all of humanity, which are relevant for us and for the Kyrgyz nation.

Key words: lesson, customs, school, university, God, eternity, road, direction, question, character, modern, physics, quantum atoms.

Ж.П.Сартр француздардын эн баалуу улуттук сыйлыктарынан дагы, нобелдик сыйлыктан дагы баш тарткан («нобелдик сыйлыкты алган да» деп карши чыкчуларга алдын-ала жооп берип көйөн: туура кийин сыйлыкты алууга макул болгон, бирок акчасын гана алган, сыйлыкты тапшыруу аземинде болуучу бардык салтанаттардан, ал тургай академияда сез сүйлөөдөн дагы

баш тарткан). Мунун себебин, ал мындайча түшүндүргөн: «Мен өзүм жазган тексттердин мааниси үчүн өзүм гана жооптуумун, башка эч ким эмес» деген. Себеби, экзистенциализмдин башкы маселелеринин бири, бул жоопкерчилик сезими болгон. Өзүнүздөргө белгилүү болгондой Ч.Айтматов бардык көркөм чыгармаларында жана публицистикаларында дал ушул тандоо жана

сөзсүз анын коштоочусу болгон жоопкерчилик сезимине терен басым койгон. Улуттук жазуучубузун көз караштарындагы ушул жана башка көптөгөн Ж.П.Сартр, А.Камю, Г.Маркес сыйктуу жазуучулардын дүйнө кабылдоосундагы үндөштүктөргө таянуу менен философия илимдеринин доктору, профессор Жумагул Сааданбеков жазуучуну экспириенталист катары мүнөздөгөн¹. «Айтматовдун философиялык ой жүгүртүүлөрүнүн негизинде» – деп оюн уланткан андан ары профессор, – дүйнөнү метафизикалык кабылдоо жана гениалдуу интуиция жатат. Анын чыгармаларында турмуш материалдары, Кудай, Түбелүктүүлүк, Жашоо маңызы, Тагдыр, Рух сыйктуу эң бийик метафизикалык түшүнүктөргө тиешелүү феноменологиялык башталма етмө катар тепчилип турат². Ч.Айтматов, бир эле учурда: «Адам аң сезиминен тышкary Кудай жок» десе, экинчи жагынан, «Адам аң сезиминин чектеринен ары кандайдыр бир духовный күч бар экендигине ишенеби?» деген көз карашка жазуучунун тагдыр жөнүндөгү ойлору түрттөт. Мисалы, европалык экспириенталисттердин диний лагерине таандык К.Ясперс адамдын экспириентациясын төмөндөгүдей түшүнет: «Экспириентация есть то, что никогда не становится объектом, есть источник моего мышления действия, о котором я говорю в таком ходе мысли, где ничего не познается. Одним словом экспириентация неразрывно связана с «трансценденцией», с Богом»³ (Трансцендентный-трансцендентник-идеалисттик философияда билүүгө мүмкүн болбогон, тажрыйбадан тышкary туроочу. К.Юдахин. Орусча-кыргызча сөздүк. 867-б.). Ч.Айтматов дагы ааламдагы адамдын жашоосун К.Ясперсче (тагыраак айтканда, диний лагерге таандык экспириенталисттерче) кабыл алган десе болот. Адамдын аң сезиминин түпкүрү, ааламдын түпкүрүнөн башталчу айлануу мый-

замдары менен байланышта болорун тааныгандыгы, тактап айтканда, адамдын аң-сезими өзүнөн сырт дүйнө менен болгон байланышка ачык деп кабыл алуусу, аны экспириенталисттердин Ишенүүчүлөрдүн лагерине таандык көз караштагы жазуучу экендигин аныктайт. Ч.Айтматовдун дүйнөнү мындай түшүнүүсү жазуучунун тагдыр жөнүндөгү ой жүгүртүүлөрүнөн көрүнөт. Адамдык тагдыр менен ааламдын жашоо процессинде бир байланыш бар экендигине бардык чыгармаларында ишаара жасайт. Бирок акыркы чыгармасында Бектур менен Арсен Саманчиндердин тагдырдын чабалекейлер аркылуу берген белгилерин (бир эмес, бир канча жолу) түшүнбөй туруп алгандыктары аркылуу Адам ааламдык жүрүшүн трагедиялуу аяктоосуна жакындал бараткандыгына берген белгиси да болушу мүмкүн. Буга чейин («Тоолор кулаганда» романына чейин) жазуучу, адамга өз тагдырына, өз тагдырына эле эмес, бүтүндөй өзүн курчаган адамдар менен табиятка карата жоопкерчиликти жүктөөдөн тартынган эмес, болгондо да чоң ишеним менен жүктөп келген. Айтматовдун концепциясы боюнча: дүйнөдө болуп жаткан жана болчу иштерге Адам гана жооптуу эле. Анын Сейдеси, Жамыйласы, Дүйшөнү, Толгонайы, Танабайы, Эдигейи, Бостону, Авдийи, Руна Лопатинасы, Арсени дал ушундай адамдар. Булардын дүйнөнү жакшы жакка оодарууга жасаган аракеттеринде ички бекем ишенимден чыккан, мындай башкача болушу жөнүндө ойлоп да көрбөгөн онтологиялык (булардын табиятынан айрып алгыс болуп жабышып өскөн) мүнөз бар. Жана ал мүнөздөру дайыма аталган каармандардын жан-дүйнөсүн жаркырып рухтандырып, адам жашоосунун терениндеги маанилер жөнүндө ойлондуруп, маани бердирип турат. Мындай сапаттары – алардын адамдык маңызы. Ошондуктан, алар өздөрү тандап алган тагдырларынан башкача

¹ Сааданбеков Ж. Философия Чингиза Айтматова. – Б., 2013. – 9-б.

² Ошондо 11-б.

³ «Немецкий экспириентализм». Философский словарь.

жол жөнүндө ойлоп да коюшпайт. Чыныгы Адам үчүн (экспириентация үчүн – адамдын «рухтандын», «мааниленген» жашоосу үчүн) андан башкача жол болушу мүмкүн да эмес. Бул каармандардын мындай тагдырларына жазуучу эмес, өздөрү гана жооптуу. Жазуучунун кызматы, өз тандоолорунда эркин жана тандоосу үчүн жоопкерчиликти мойнана алган адамдарды таап жана алардын мүнөздөрүн ача билгендигинде. Ч.Айтматовдун чыгармачылыгында реализм менен чектешкен экспириентализм мына ушул.

Биз, жогоруда, Ч.Айтматов, адам аң-сезиминен тышкary турган бир күч бар экендигин «тааныган» деп айттык. Албетте, муну (ал күчтү) тааныган элдердин баары аны кудай деп (Кудай, Тенир, Бог, Эллохим ж.б. түрдүү атальштарда) аташкан. Бирок, Ч.Айтматов тааныган ал күч, диний чейрэнүн, дегеле, көпчүлүктүн Кудай катары тааныган түшүнүгүнөн айырмаланат. Анын бул дүйнө таанымы окумуштуулар, айрыкча физиктер, улам барган сайын көбүрөөк айтып жатышкан кванттык белүкчөлөрдүн касиети жөнүндөгү гипотезаларына жакын. Мисалы, жазуучу, өмүрүнүн ар кайсы мерчемдеринде жазылган чыгармаларында Тагдыр жөнүндө көп ой жүгүртүп, анын татаалдыгына, сактагыч «акылдуу» күчүнө (эн бир көрөн көзинде «кол созгондуугуна») тан берген учурлары дамамат көзигет. Бул албетте суроо жаратат: Айтматов айрымдар айтып жүргөндөй атеистти, же, дүйнөнү Кудай жараткандыгын моюндаган мөлдөкеби? Эгерде, жазуучунун колунан чыккан тексттерге үнүлсөн, жогорудагы эки суроого төн жооп талпайсын. Жазуучу, Кудайдын күдүретин танбайт, бирок, анын Кудайы, адамдын сыртында эмес, ичинде, адамдын өзүндө, ошондуктан, жазуучу адам аң-сезими менен кошо Кудай да өнүгүп отурушу көрек деп эсептейт:

«... Шоктук дебениз, бирок айттарым – биздин түшүнүгүбүздө Кудай чексиз. Демек, тириүлүктүн ою бирден экини таанып өнүгө

⁴ Айтматов Ч. Кыямат. – Ф.: Адабият, 1988. – 84-б.

⁵ Кадыров Дамир. Уйгу талаа таануу. – Б., 2014.

турган болгон сон Кудай (деген түшүнүк) да өнүгүп отурушу көрек да. Буга сиз кандай дейсиз, аким?

Ушул жерде Координатор-ата жооптон буйтай албады,

– Анткен менен кызуу кандуу окшойсун, үммәтүм, – деди да, тамагын кырына жетелүп, үстүндөгү калың кийимин ондонду.

– Жаш болсун, кары болсун, адам Кудай жөнүндө антип ойлогону жарашипайт. Башталышы, бүтерү жок Жаратканы толук кандуу түшүнүү бизге буйруган эмес. Кудай биздин эркибизден тышкary. Дүйнө биздин аң-сезимибизден эркин тышкary деп материализм деле мойнана алып отурбайбы. Кудай-таала төтөн улук. Кечириңиз аким, канткенде да ар нерсени өз аты менен атаган жакшы. Биздин аң-сезимибизден тышкary Кудай жок да.

– Ошого көзүн жетеби?

– Жеткен учун айтып турам⁴.

Мында, Авдий Каллистратов заманбап Кудай табуу идеясы менен күйүп-жанат. Албетте, ал жазуучунун идеясын алып жүрүүчү функциядагы каарман болгондон кийин, Авдийге айттырган ойлору, автордун өзүнүн пикири катары кабылданууга тийиш. Ошондо Ч.Айтматов дагы Толстойдун артынан Кудайды трактовкаодо өзүнүн (официалдуу чиркөөнүкүнөн айырмаланган) көз карашы менен экспириенталисттер менен чогуу буддисттикпринципке жакындал барууда. Кудай адамдын өзүндө. Адам өзүндөгү Кудайды «ойгото» алса гана анын ақыл-эси космостук аң-сезим менен бириге алат. Демек, ааламда эки аң-сезим бар экен да. Адамдык жана космостук (же, бир аң-сезимдин бир убакта адамда жана космосто болуу мүмкүндүгү). Космостук аң-сезим (жалпы мааниде – Ч.Д.), бу физиктердин айттуусуна караганда кванттык белүкчөлөр. Тактап айтканда, «кванттык белүкчөлөр ааламдын курулуш куму болгондуктан, дүйнө түзүмдүн бардык денгээлине катышат. Ал «кумдар», кванттык белүкчөлөр⁵, алар

жарыктын ылдамдыгынан миң бир эсे тездикте бири-бирине кабар жеткирет. Мындан да тагыраак айтсак, кванттык бөлүкчөлөр чатыраш мисалында («квантовая запутанность» Н.Бор) (kyргыздын чатыраш ойнун эске түшүрөлү-Ч.Д.) бири-бири менен дайыма байланышта турат. Абдан каалаган нерсендин алдынан чыккандыгынын түпкүрүндө дал ушундай табияттын мыизамы (же, жашоосу) жаткандыгына таянуу менен Н.Бор Эйнштейнге (анын салыштырмалуулук теориясына) каршы чыккан. Кванттык белүкчөлөр (электр тогунун эн майда үзүмдерүү) жаратылышта да, адамдын денинде да бар болгондугу үчүн адам менен табият түпкүрүлгүндө бир талаада ойношоорун физиктер көптөн бери ар кандай аспектиде айтып келатышат. Бул маселе барып-барып Кудай темасы менен чырмалышаарын да алар белгилешкен. «Кудай жердик-объект-жандуу нерсенин образына ээ эмес. Ал-чексиздик, бардыгын толтуруучу жана бардыгын кучагына алуучу чексиз дүйнөлүк талаа. Ал боштук эмес»⁶.

Ошондой эле Жоопкерчилик жана Тандоо сыйктуу экзистенциализмдин негизги феномендери менен Ч.Айтматов башынан баштап алектенген. Анын алгачкы ангемелеринде эле («Асма көпүре», «Ак жаан», «Түнкү сугат» эске алынып жатат), турмуш жолун жаңыдан баштаган жаш каармандардын жогорку эки адамдык сапатка (тандоо жана жоопкерчилик) болгон мамилелерине карап, алардын биреөлөрү жаңылса (Нурбек, Карапай), экинчилери (Жумабек, Асия, Саадат, Канымгүл) өздөрү тандаган багытта бекем турушуп, жаңылгандардын өз жолун табуусуна жардам беришет. Анын чыгармачылыгындағы ушул өтө жөнөкөй көрүнгөн башталма улам өнүгүп, барган сайын татаалдашып жана ушул багытта терендеп жүрүп отургандыгы жазуучуну экзистенциалисттер менен жаңындаштырган. Ошондой эле жазуучунун алардан айырмасы да ушул башталыштын башында эле байкалат: бул, Айтматовдун

каармандары жалгыз, бул дүйнөгө өзүнүн эркинен тыш «ыргытылып» салынган эч кимге кереги жок, өзу менен өзү калган «нокотектор» эмес экендигинде. Алар адам катары кимдир-бирөөлөр үчүн керек жана баалуу. Мисалы, сырттан караганда Карапай көп адамдык сапаттардан куру калган «жайдау» («неустроенный к жизни») адам болгону менен аны аялы Канымгүл жанга тенебейт. Карапайдай күйөөсү, тепкедей үйү, атасынын көчүрмөсүндөй көрүнгөн кара тоголок борбогой уулу, бир ую бар үчүн өзүн ушунчалык бактылуу сезип, ошого «көз тийбесе экен» деп коркот. Өзүнүн тандоосу үчүн (Карапайдын жаңында көп артыкчылыктары бар Жумабек эмес, анын тагдырына ушул күйөөсү туш болгондугуна) дегеле өкүнбейт. Ал акырына чейин күйөөсүнүн жаңында калат, анын адамдык аби-ири ордунда калышы үчүн колунан келишинче күрөшөт жана күйөөсүнүн жоруктарынан ирежигендигин эч жерде көрсөттөйт. Асия, Саадаттар да ушундай жаштар. Алар өздөрүнүн тандоосу үчүн жоопкерчиликтүү экендиктерин бекем сезишиет жана өздөрү тандаган багыттын ар кандай кыйынчылыктары менен күрөшүүгө даяр турушкандыгы айрыкча Асиядан көрүнөт жана ал өзүнүн бул сапаты менен Нурбектин өз жаңылыштыгын теренден түшүнүүгө жардам бергендигин, кезинде трактордун «кулап калгандыгын» мөюнга алуудан, чындыкка тике карагандан заарканип качкан Нурбек, эч ким жок жерде дагы асма көпүрөнүн «жащигин» бузулуп калган жеринде таштап койбостон, өлүмгө тике барып, аны ондоп, ордуна коюп, анат кетет. Анткени, ал Асиянын эртең келгенде асма көпүре бузулуп калганын көрүп, артына кайтып кетпестен, өмүрүн тобокелге салып, өзүнүн изилдөө станциясына жетүүгө аракет кыларын ачык билгендиги, аны бул жоопкерчиликтен качууга жол бербейт. Ошентип, жазуучу, ангемесинин («Асма көпүрөнүн») акырында Нурбектин ички дүйнөсүнде кайра курулуу жүрүп

⁶Ошондо 213-б.

жаткандыгын, ал мурунку Нурбектин жан дүйнөсүнөн таптакыр айырмаланаарын Нурбек менен Асиянын келечекте табышыны мүмкүн экендигине ишаарат жасоо менен аягына чыгарат. Эч кандай Кудайга жана дагы бир башка күчкө эмес, адам өзүнө гана таяна алат деген экзистенциалисттик идея ушул жерден баш-багып турат биринчиден. Экинчиден болсо, экзистенциализмдин негизги принциби адам өзүн-өзү гана (сөзсүз айланасында гылардын катышы менен) Адам кылып жарата аларынын башталмалары ишенимдүү көрсөтүлөт. Бирок, Ч.Айтматов чыгыштын адамы катары, кыргыз катары адамдар ортосундагы мамилени, анын тагдыр чечүүчү күчүн эч качан четке какпайт. Бул анын улуттук кайталангыс экзистенциалист экендигин көрсөтөт. Мына ушул эч кандай табышмагы жок, баары объективдүү, ачыктай көрүнгөн бул тандоолордун артынан Ысмайылдын, Сейденин, Жамыйланын тандоолору жаралат. Алардын тандоолорунун татаалдыгы, бир мааниде талкуулоо мүмкүн эместиги, жаңы заман, жаңыча көз караштар келгенде, булар дагы жаңы кырынан ачылуу мүмкүнчүлүгүнүн бардыгы менен «Бетме бет» жана «Жамыйла» повесттери жазуучунун полисемантикалуулукка, масштабдуулукка, терендикке карай ишенимдүү курс алгандыгын таасын көрсөттү. Буга, айрыкча Жамыйланын тандоосу жөнүндөгү талаш-тартыш эмгиче басылбай келе жаткандыгы күбө.

Ж.П.Сартр «Экзистенциализм бул гуманизм» аттуу атактуу макаласында, философиялык бул агымга байланыштуу: анын ашыкча субъективдүүлүгү, жалан: адам жан-дүйнөсүндөгү карангы жактарын гана сүрөттөөчү, инсандын психологиясынын зыяндуулугун гана көрсөтүүчү агым катары эсептешкен күмбөндүүлөр менен түшүнбөстүктөрдү жокко чыгаруучу, экзистенциализмдин пайдасына, анын көз караш катары жашоого укуктуулугун жана керектигин далилдөөчү аргументтерди келтирген. Биз жогоруда белгилеп өткөн экзистенциализмдин негизги принциптеринин Ч.Айтматовдун чыгармачылыгына,

дегеле, анын дүйнө таанымы менен жашоо концепциясына тиешеси барбы, болсо ал канчалык деген маселелердин тегерегинде ой жүгүртүп көрүү абдан кызык. Анын кызыктыгы, негизинен жазуучунун чыгармачылык мурастарын, биз, анын улутташтары кандай түшүнүүдөбүз. Аны пайдаланып жатабызы?.. Ч.Айтматовдун философиясы биздин жашообузду жакшырууга, басаар жолубузду аныктоого канчалык даражада он таасирин тийгизүүдө, же эч пайдасын тийгизбей жатса, анын себептери эмнеде деген өндүү суроолорду алдыбызга кооп, анын жоопторун табуу бүгүнкү күн тартибиндеги алдынкы маселелерден экендигин жашырууга, же, жан тынчыбызды көздел, көрмөксөнгө салууга акыбыз жок деп ойлом. Бул маселенин шойкомдуу жагы мында: бүгүн биздин коом интенсивдүү түрдө экиге белүнүү процессин баштан өткөрүп жатат десек аша чаплаган болор злек. Сокур түрдө молдорду ээрчиген жаштар жана чон адамдар (алардын ичинде интеллигентиянын өкулдөрү, ал эмес илимпоздор да аз эмес), экинчи тарабында болсо, советтик идеологиянын инерциясы боюнча динге ылымы жоктор, чыныгы билимдүүлөр жана ушул чейрөнүн таасиринен улам динге нейтралдуу мамиледе калган жаштар. Тилекке каршы биринчи топтогулардын санынын алда канча көптүгү кыргыз мамлекети үчүн чыныгы коркунуч жаратып жаткандыгын, негизинен биринчи топко кирген саясий элита (мамлекеттин эки тизгин, бир чылбырын колуна кармагандар) «көрбөй» (көрө албай) жаткандыгы ал коркунучту дагы эки эселендирүүдө. Жалган тарапта көпчүлүк турса, ал жалган чындыкка окшогон реалдуулукка айланат эмеспи. Кытайdagы бир боордошторубуз (kyргыз, казак, уйгурлар) мына ушундай чындыкка окшошуп калган жалгандын азабын тартышууда деп ойлом. Биз түбүбүз бир түркпүз. Ал эми түрктердүн түпкү дүйнө таанымы тенирчилик кытай дүйнө таанымына алда-канча жакын буддизм менен эч жакындан чектешин турат эмеспи. Бирок, жогорудагы туугандарга бул

чындыкты жеткирүү дегеле мүмкүн эмес-тиги өкүнүчтүү. Алардын ан-сезими ислам таасири менен ушунчалык «уулангандыктан» антиүгө мүмкүн эмес. Азыр кыргыз коомчулугу да ушундай түбүнен адашып, жалган жолго түшүүнүн активдүү процессин баштан өткөрүп жатканың абдан ачыкка чыккан, ачык жүрүп жаткан (бийликтин сокурдугунаң улам) жарайяңга айланып кетти. Ошондуктан, Ч.Айтматов, улам кийинки чыгармаларында ар бир эл өзүнүн башталкы бағытынан адашпай, ошол жол менен кеткени түпкүлүгүндө туура болорун көп жолу эскерти. Тагыраак айтсақ, жазуучу, роман жанрына етүү менен социалдык маселелер менен катар адамдын рухий маселерине да терендеп кирип, анын түрдүүтүмөн жактарына карата өзүнүн баалуу көз караштарын билдириүү мүмкүнчүлүгүнө жетишти. Радиоманбаштык (манкуртук) элдин каада-салтына маани бербей, ага жок нерсе (ничто) катары карап кала тургандыгынан башталаарын атасынын тажиясында Сабитжандын өзүн кандай алып жургөндүгүн майда-чүйдөсүнө чейин сүрттөө менен көрсөттү. Кыргыз менен Казактын байыркы бабалары өлүмгө (адам өлүмүнө) карата өзгөчө философиялык көз менен караарын, өлүктүү коюу салты – тириүлөр үчүн чоң университет экендине (мындай тарбияны билим берүүнүн дүйнөлүк эталону катары каралып келе жаткан Гарвард университети бере албай тургандыгын) ачык басым жасаган. Башкалар өз өлүгүн кандай койсо ошондой койсун, бирок, кыргыздын өлүк коюу салты кыргыздык катары сакталышы керек да. Кыргыздын өлүк коюу каадасы – бул адамдардын ортосундагы мамилени данакерлештируүнүн чоң мектеби. Аны ушул бойдон сактап калуу, бүгүнку күндүн кечинтирилгис күн тартибиндеги маселеси. Душманы елсө да барып көз көрсөтүш кыргыздын салты. Ушундай мыкты салтты жаратыш үчүн, буга чейин кыргыз канча кылым жашап келсе,

дагы ошончо убакыт керек. Ошондо да ал жарапалбы, жокпу, эч ким билбейт. Салтты сактоонун түбүндө ушундай сөз менен айтып бергис чоң маани жатканын айтат жазуучу Казангаптын өлүмү жөнүндө кеп кылып жатып. Ушундай мааниде Айтматовдон үйрөнө турган сабак толтура. Бирок анын 90 жылдыгын белгилеп жатып ушундай меселелерге көнүл бура алдыкп? Себеби, жашоонун (болум – бытиенин) чыныгы мааниси ушунда: болумду өз маанисинен кемитпей түшүнүп мамиле кылууда да.

Ошондуктан, экзистенциализмдин негизги маселеси: коом менен личносттун өз ара мамилеси деп табылган эмес. Коомдун адамга карата таасирине экзистенциалисттер негизинен пессимистик көз карашта. Ал адамдын «менин» жоготууну шарттайт да, акыры адамды социалдык роботко айландырып тынат деп эсептешет (коомдо жашап туруп, андан сыртта боло албаган себептен улам). Ч.Айтматов болсо андан сактануунун жолу катары ата-бабанын эзелки дүйнө таанымын таануу, аны пайдалануу аркылуу өзүнчө улуттук жол менен кетүүнү сунуш кылат. Ал жол – Жамыйланын жолу. Бул жол – бизге коомдо туруп эркин боло алуу мисалын көрсөтүүчү жол. Жана анын мындай сунуштары универсалдуу дүйнө тааным, универсалдуу болум (бытие) шарапатына барып кошулат: «Бытие» это не Бог, не основа мира. Бытие шире, чем все сущее, и все равно оно ближе к человеку, чем любое сущее... Однако ближайшее остается для человека самым далеким» «Человек – пастух Бытие». Вводное определение «бытие есть транценденция в прямом и первичном смысле»⁷. «Постоянная задача философствования такова: стать подлинным человеком посредством понимания бытия. ...Целью всегда остается обрести независимость единичного человека. Он обретает ее посредством отношения к подлинному бытию»⁸.

⁷ М.Хайдеггер. Хрестоматия по философии. МГУ. – М., 1997, 479-6.

⁸ К.Ясперс. Ошондо 140-б.

Ч.Айтматов чыныгы жашоодо жашай билүү маселеси менен өмүр бою алпурушуп еттү. Эгер биз, анын улутташтары (башка дүйнө билет Айтматовдон эмнени үйрөнүш керек экендигин), анын мындай осуятына

туура мамиле жасоону үйрөнсөк, биз туура жол менен кете алабыз. Айтматовдун сабактарынын биз үчүн баалуулугу мына ушунда.

УДК 82-131

*Шерипбаев Амангелди Рахманович,
улук окутуучу, Жалал-Абад мамлекеттик университети*

САЯКБАЙ КАРАЛАЕВ МЕНЕН ЖУСУП МАМАЙДЫН «СЕМЕТЕЙ» ЭПОСТОРУНДАГЫ ТРОПТУН ТҮРЛӨРҮ

Аннотация. Макалада манасчылар С. Карадаев менен Ж. Мамайдын «Семетейлеринде» кездешкен эпитет менен метафора белгилүү адабият теоретиктеринин аныктамаларына ылайык мисалдар аркылуу талдоого алынып, окшоштуктары менен айырмачылыктары белгилендиди.

Негизги сөздөр: эпитет, троп, тилдик каражат, эки арам, төрт арам, көркөм сөз каражаттар, метафора, бала, сүрөттөө, троптун түрлөрү, элестүүлүк, эмоционалдуу.

ВИДЫ ТРОПА В ЭПОСЕ «СЕМЕТЕЙ» ЖУСУП МАМАЯ И САЯКБАЙ КАРАЛАЕВА

Аннотация. В статье дана сравнительная характеристика эпитета и метафоры использованные в эпосе «Семетей» в вариантах известных манасчи С. Карадаева и Ж. Мамая и их оценка известными теоретиками.

Ключевые слова: эпитет, троп, метафора, языковые средства, средства художественного слова, дитя, зарисовка, художественное воображение, виды троп, эмоциональный.

TYPES OF TRAIL IN EPOS «SEMETEI» OF SAYAKBAI KARALAEV AND ZHUSUP MAMAI

Abstract. Through examples and in conformity with famous literary theorists, in the article, Epithet and metaphor in «Semetei» of Manas tellers Zhusup Mamai and Sayakbai Karalaev were analyzed, similarities and differences were defined.

Key words: epithet, trope, language aids, literary aids, metaphor, boy, description, imagination, emotional.

Эпитет. Эпитет троптун жөнөкөй түрүнө кирет. Троптун бул түрү сүрөттөлүп жаткан нерсенин (каарман, буюм, курал-жарак, ж.б.) жана кыймыл-аракеттин түрдүү мүнөздүү белгилерин аныктап, ага көркөм элес, поэтический түс бере турган эффективдүү көркөм сөз каражаттарынан болуп эсептелет. Эпитет боюнча адабият теоретиктеринин, лингвист-

окумуштуулардын пикирлери бирдей эмес, тактап айтканда, Л.И. Тимофеев менен Д.Э. Розенталдын пикирлери анча-мынча айырмачылыгы менен бири-бирине окшош. Алар эпитет заттын эле ар түрдүү белгилерин көрсөтпестөн, кыймыл-аракеттин да ар түрдүү касиеттерин көрсөтүүчү тилдик каражат. Экинчиден, алардын пикири боюнча, бардык

эле грамматикалык аныктоочтор жана сыпат бышыктоочтор менен өлчөм бышыктоочтор да эпитет боло алат.¹

Ал эми Ж.Шерниев менен М.Борбугулов эпитет зат, көрүнүш, мүнөздөрдүн гана өзгөчө белгилерин көрсөтөрүн жана эпитет белгилүү дөңгөлүк түрлөрүн өтмө мааниге ээ болорун белгилешет.¹ Демек, бул окумуштуулардын айтуусу боюнча, бардык эле аныктоочтор эпитет болбостон, кайсы бир дөңгөлүк түрмө мааниге ээ болгон гана грамматикалык аныктоочтордун өзгөчө түрү эпитет болот.

Бул эки түрдүү пикирдин алгылыктуу жактарын эске алуу менен С. Карадаев жана Ж. Мамайдын «Семетейлеринде» эпитеттердин көркөмдүк дөңгөлүн, стилистикалык оттенкаларынын жалпылыктары менен өзгөчөлүктөрүн салыштырып талдоого алабыз.

Дүйнөлүк адабият казынасынан өзгөчө орунду эзлөген «Манас» училтигинин бардык вариантында троптун бул түрү ар түрдүү түзүлүштө, ар кандай семантикада кенири колдонулган. Бул көрүнүш А. Карадаев менен Ж. Мамайдын «Семетейлеринде» да кенири колдонулат.

Мисалы, *эки арам, торт арам же алты арам* эпитети эки семетейчиде тен Абыке, Кебөш, Чыйбыт (Жусуп Мамайда Чыйбыт), Кочкор жана Алыбай (Жусуп Мамайда Алыбай менен Көлбай) аттуу терс каармандарга карата колдонулат.

C. Карадаевде:
Кулупум, Абыке, Кобиш эки арам,
Мындан көрдүм көрдүкту,
Чыйбыт, Кочкор торт арам,
Ошондойн көрдүм зордукту,
Алыбай, Колбай алты арам,
Аныктап көрдүм көрдүкту, уулум, – де-
 ген саптарындагы эпитеттер «алты ханга»
 карата түркүтүү эпитеттер болуп саналат.
 Ж. Мамай да бир жерде:

Эки арамың ээрчүтүп,
Эми келдин чабам, – десе, дагы бир учурда:

¹ Шерниев Ж., Муратов А. Кыргыз адабияты: Терминдердин түшүнүлүрмө сөздүгү. – Б.: Мектеп, 1994. – 59-б.

¹ Борбосолов М. Адабият теориясы. – Б.: Кыргыстан-Сорос фондусу, 1996. – 312-б.

Чыйбыт Кочкор эки арам,
Адыбай, Колбай торт арам, – деген саптарда өз түүгандарына карата мына ушул арам сөзү аркылуу туюнтулган эпитетти пайдаланат. Демек, эки семетейчи бирдейнен өздөн чыккан жат, өзөктөн күйгөн от болгон душмандарга түркүтүү эпитет кылыш алган. Буга мисал катары Жусуп Мамайдын: «*эки арамың ээрчүтүп*», – деген сабынан Абыке, Кебөштүн аты аталбаса деле алар туралуу сөз болуп жатканын түшүнүүгө боло турганын көрсөтүүгө болот.

«Семетей» эпосунун башкы каарманы – Семетей, эпостогу окуянын сюжети анын катышуусунда, башкача айтканда, бардык окуялар анын түздөн-түз катышуусу менен өнүгөт, композициялык курулушу да башкы каармандын айланасында болгон окуялардан турат. Ошондуктан Саякбай да, Жусуп Мамай да Семетейдин образын түзүүдө ага өзгөчө маани берип, анын балалык кезинен баштап, баатырдык иштерин, адамдык сапатын көркөм сөз каражаттардын жардамы менен ачууга аракет кылышкан. Мисалы, С. Карадаев Семетейдин бала чагын *бала түйгүн, арстан, кабылан* сыйктуу сөздөрдү эпитет катары пайдаланса, Жусуп Мамай *бала жалборс* эпитетин көбүрөөк колдонот. Жусуп Мамайдын *бала жалборс* эпитетин Семетейдин балалык чагы үчүн Семетейди мүнөздөгөн индивидуалдуу эпитет (Семетейге гана тиешелүү) катары эсептөөгө болот. Албетте, семетейчилер экөө тен Семетейди мүнөздөө үчүн айрым сөздөрдү эпитет катары алганда ага *бала* сөзүн компонент кылыш кошот. *Бала* сөзү акыл-эске, күч-куватка толо элек, эмне туура деп эсептесе ошону кыла берген, улуулар катарга или кошо элек куракты туюндурат, бирок ошону менен бирге балалык кезөмүрдүн таза, күрч мезгили.

Метафора. Метафора нерселерди, кубулуштарды, кыймыл-аракетти башка бир окшош нерсеге, кубулушка, кыймыл-аракетке ооштуруп, ошого өткөрүп көрсөтүүчү

троптун түрү болуп саналат. Ал троптун башка түрлөрүнө салыштырмалуу сүрөттөлүп жаткан нерсе, кубулуштардын бардык өзгөчөлүктөрүн көрсөтө алгандыгы менен айырмаланат, башкача айтканда, сүрөттөлүп, баяндалып жаткан нерсенин, кубулуштун, аракеттин **сырткы корунышу менен элесин жана мазмундук өзгөчөлүгүн** образдуу чагылдырууга ылайыктуу. Анткени метафора ар кандай түшүнүктүү башка атальш аркылуу ансезимге чагылдырат. Метафораланган тилдик бирдиктер кептиин кайсы стилинде болбосун, ийкемдүүлүгү, образдуулугу жана эстетикалуулугу жагынан ошол стилди тейлөөгө абдан ынгайлашкан. Троптун бул түрүнүн мындай касиетте болушу анын «эки пландуу – материалдык жана эстетикалык мазмунду өз ичине камтыган семантикалык-стилистикалык кубулуш»¹ экендиги менен шартталган.

Метафора бардык көркөм чыгармаларындай эле кыргыз адабиятында да кенири тараалган. Өзгөчө фольклордук чыгармалардын ичинен эпостордо коп пайдаланылган көркөм сөз каражаты.

Биз талдоого алып жаткан Жусуп Мамай менен С.Каралаевдин «Семетейлеринде» пайдаланылган метафоралардын томондөгүйдөй өзгөчөлүктөрү менен жалпылыктары бар. Албетте, троптун бардык түрлөрү сыйктуу эле метафора көркөм чыгармада катышкан бардык нерселерди, кубулуштарды, коруныш менен окуяларды сүрөттөөде жана баяндоодо аларды элестүү, эмоционалдуу корсочтуу касиетине ээ. Мисалы, Жусуп Мамай Жакыптын Каныкейге ачуусунун келгенини жоң эле ачуусу келди же жини келиди дебестен:

*Ал аңыча болбоду,
Жакып хандын ичине,
Жыйылып шайтан толгону;* – деп, метафора аркылуу берүү менен Жакыптын ачуусунун келгенини чегинен ашыра көрсөтөлгөн.

Жусуп Мамай ачуусу келүү, жини келүү түшүнүгүн ичине шайтан толуу көпчүлүк учурда метафорасы менен берет. Мисалы, Каныкей менен Чыйырды Семетейди Букарга алып качып баратканда, аларга жолуккан бала Каныкейдин ким экендигин билип, Темирканга кабар айтууга барат да, ордого уруксатсыз киргенин көргөн Темирканга Жусуп Мамай:

*Мына ошондо Темиркан,
Шайтани ичке толду зми,
Сакчылары баланы*

Сабай турган болду зми, – деген мүнөздөмө берет. Мындан башка учурларда да бул метафораны пайдаланган учурлары аз эмес.

Метафора элестүүлүгү жана эмоционалдуулугу менен өзгөчөлөнгөндүгүн Жусуп Мамайдын Жакыптын жана анын уулдары Абыке менен Көбөштүн кордугунан жапа чеккен Каныкей менен Чыйырдынын абалын сүрөттөөдөгү:

*Укмушту Жакып баатады,
Унутуп эки зайынты,*

Өз жүртүнүн таштады, – деген саптардагы унутуп деген метафорасынан көрүүгө болот. Ошондой эле Жусуп Мамайдын абадык жана кыймыл-аракеттик метафораларды көбүрөөк иштеткенин белгилөөгө туура келет. Мисалы:

Абыкени аймады,

Жакыпханды эжалмады², – деген сыйктуу метафораларды да биз айткан принципте түзүлгөн метафоралар дегенге толук негиз бар.

Мындан сырткары, биз буга чейин белгилегендей, Жусуп Мамайдын жазгыч манасчы (семетейчи) болгонуна байланыштуу, троптун түрлөрүн уюштурууда (айрыкча бүтүндөй строфаны метафоризациялоо) Жусуп Мамай профессионалдык поэзиянын дөнгөзлине жеткирген учурлары аз эмес. «Семетей» эпосунун финалында:

*Заркыран улуп тоо жели,
Саткынды карган заар чачты.*

*Коңур күз болбой жалбырак,
Сабалып тушуп жер жасыты, –*

же:

*Кайгынын кара булуту,
Канаттуу тулпар миниттир,*

Кара ниет Канчоро

Канжарлап элди кириппир, – деген строфалар биз айткан ойдун ачык далили боло алат. Бул, албетте, Жусуп Мамайдын жазгыч манасчы болгондугу менен түшүндүрүлөт.

Жыйынтыктап айтканда, биринчиден, кыймыл-аракеттик түрлөрүнүн арбындыгы, экинчиден, профессионалдык адабияттагыдай бүтүндөй тексттин метафораланышы, үчүнчүдөн, элдик метафоралардын колдонулушу Саякбайга салыштырмалуу Жусуп Мамайды айырмалап турат.

Адабияттар

1. Ж.Мамай. Манас. – Урұмчы: Шинжиан зл басмасы, 2004.

2. М. Борбулов. Адабият теориясы. – Б.: Кыргызстан-Сорос фондусу, 1996.

3. С. Карадаев. «Семетей» 1-китеп. – Ф.: «Кыргызстан», 1987.

4. А. Сапарбаев. Кыргыз тилинин лексикологиясы жана фразеологиясы. – Б., 1997.

5. Л.И. Тимофеев. Основы теории литературы. – М., 1963. 207-б. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е, испр. доп. – М.: Просвещение, 1976.

6. Ж. Шерипов, А. Муратов. Кыргыз адабияты: Терминдердин түшүндүрмө сездүгү. – Б.: Мектеп, 1994.

¹ Сапарбаев А. Кыргыз тилинин лексикологиясы жана фразеологиясы. – Б., 1997. 59-б.

² Жусуп Мамай. Семетей. 1-китеп.

СВЕДЕНИЕ ОБ АВТОРАХ
АВТОРЛОР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ
INFORMATION ABOUT AUTHORS

1. *Айталиева Кундуз* – улугу окутуучу, Талас мамлекеттик университети.
2. *Асакеева Динара Даисолдошевна* – профессор, филология илимдеринин кандидаты, К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети.
3. *Ашур улугу Байырбек* – окутуучу, Жалал-Абад мамлекеттик университети.
4. *Бакирова Гүлжасан Коккозовна* – доцент, филология илимдеринин кандидаты, Кыргыз тили кафедрасынын башчысы, Жалал-Абад мамлекеттик университети.
- E-mail: Guljan.b.k@mail.ru
5. *Дабыт Абылбары уулу* – докторант-Ph, Кытай борбордук университети, КЭР, Бээжин, E-mail: dabyt91@mail.ru
6. *Кадырова Анара Кадыровна* – филология илимдеринин кандидаты, доцент, Жалал-Абад мамлекеттик университети.
7. *Калчекеев Кубаныч Бекбатышович* – филология илимдеринин доктору, профессор, Жалал-Абад мамлекеттик университети. E-mail: jamu_dekanoya@mail.ru.
8. *Култаева Умут Баймуратовна* – доктор филологических наук, г.Бишкек.
9. *Курманалиева Гулиуркан Жакыпбековна* – окутуучу, Таш-Көмүр инженердик-педагогикалык факультети, Жалал-Абад мамлекеттик университети.
10. *Мирзахидова Мұясар Инамисановна* – филология илимдеринин доктору, профессор, Жалал-Абад мамлекеттик университети.
11. *Мырзабекова Айзада Ыманалиевна* – окутуучу, Таш-Көмүр инженердик-педагогикалык факультети, Жалал-Абад мамлекеттик университети.
12. *Рыскулова Гүлжамал Уметқуловна* – филология илимдеринин кандидаты, доцент, Жалал-Абад мамлекеттик университети.
13. *Сатыбалдиева Гүлмира Абдулаевна* – филология илимдеринин кандидаты, доцент, Жалал-Абад мамлекеттик университети. E-mail: satybaldieva.g@mail.ru.
14. *Тойчубекова Гулсада* – окутуучу, Майтуу-суу коллежи, Жалал-Абад мамлекеттик университети. E-mail: msk_jagu@mail.ru.
15. *Токтогулова Гүлжамал Тыныбековна* – филология илимдеринин кандидаты, доцент, Жалал-Абад мамлекеттик университети. E-mail: toktugulova.72@mail.ru.
16. *Чодошова Тынара* – окутуучу, Таш-Көмүр инженердик-педагогикалык факультети, Жалал-Абад мамлекеттик университети.
17. *Чокоеva Дилбар Маматкуловна* – филология илимдеринин кандидаты, доцент, Жалал-Абад мамлекеттик университети.
18. *Шерипбаев Амангелди Рахманович* – окутуучу, Таш-Көмүр инженердик-педагогикалык факультети, Жалал-Абад мамлекеттик университети.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Президиума
НАН КР от 25 мая 2016 года

ПАМЯТКА ДЛЯ АВТОРОВ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

Редакция журнала «Известия НАН КР» убедительно просит авторов руководствоваться приводимыми ниже правилами и ознакомиться с ними, прежде чем предоставлять статьи в редакцию. Работы, оформленные без соблюдения этих правил, возвращаются без рассмотрения.

1. Журнал публикует сообщения об исследованиях в области математики, технических, медицинских, биологических, сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных наук, авторами которых являются академики, члены-корреспонденты, научные сотрудники и иностранные члены НАН КР.
2. Для опубликования статей в журнале необходима рецензия, представленная доктором наук по соответствующей специальности.
3. Письмо в произвольной форме на имя главного редактора журнала «Известия НАН КР» академика Джуматаева Мурат Садырбековича, на гербовом бланке, подписанное руководителем.
4. Авторы должны предоставить индекс по Универсальной десятичной классификации (УДК). К статье прилагаются фамилии авторов на трех языках (русском, кыргызском, английском), а также электронные версии текста статей и рисунков.
5. В начале статьи нужно указать полное название учреждения, в котором выполнено исследование, фамилии, имена, отчества, научные звания и регалии всех авторов, в конце статьи продублировать указанные данные, добавив почтовый индекс, адрес, номера телефонов (служебный, домашний, мобильный), факс и электронную почту каждого соавтора. Необходимо также указать лицо, с которым редакция будет вести переговоры и переписку.
6. Авторы в обязательном порядке прописывают названия темы статей, аннотации и ключевые слова на русском, кыргызском и английском языках. Носитель – флеш-карта.
7. Возвращение рукописи автору на доработку не означает, что она принята к печати. После получения доработанного текста рукопись вновь рассматривается редколлегией. Доработанный текст автор должен вернуть вместе с исходным экземпляром, а также с ответом на все замечания. Датой поступления считается день получения редакцией окончательного варианта.
8. Редакция журнала «Известия НАН КР» принимает сообщения объемом до 15 печатных листов, размер шрифта – 14-й через 2 интервала. Рисунки должны быть выполнены четко, в формате, обеспечивающем ясность передачи всех деталей. Каждый рисунок должен сопровождаться подписью независимо от того, имеется ли в тексте его описание. Страницы должны быть пронумерованы. В тексте нельзя делать рукописные вставки и вклейки. Математические и химические формулы и символы в тексте должны быть набраны и вписаны крупно и четко. Следует избегать громоздких обозначений. Занумерованные формулы обязательно включаются в красную строку, номер формулы ставится у правого края. Желательно нумеровать лишь те формулы, на которые имеются ссылки.
9. Ссылки в тексте на цитированную литературу даются в квадратных скобках, например [1]. Список литературы приводится в конце статьи. Для книг: фамилия и инициалы автора, полное название книги, место издания, издательство, год издания, том или выпуск и общее количество страниц. Для периодических изданий: фамилия и инициалы автора, название журнала, год издания, том, номер, первая и последняя страницы статьи. Ссылки на книги, переведенные на русский язык, должны сопровождаться ссылками на оригинальные издания с указанием выходных данных.
10. Не принятые к публикации работы авторам не высылаются.
11. Статьи и материалы, отклоненные редколлегией, повторно не рассматриваются.
12. Для покрытия расходов на публикацию материалов сумма оплаты за публикацию статьи составляет для авторов, не являющихся членами НАН КР – 500 сомов; для авторов из стран СНГ – 50 долларов США; для авторов из стран дальнего зарубежья – 60 долларов США. На основании Решения Президиума НАН КР от 25 мая 2016 года каждый автор обязан дополнительно выкупить журнал по цене 500 сом.

Издательская группа:
и.о. директор Шерик уулу Дуулат (руководитель),
Акылбек кызы Мээрим, Р. Дунганаева, А. Абдыкалыкова, Г. Касмамытова,
Ж. Кочкорбаева, Табылды кызы Нурмира

Подписано в печать 20.12.19. Формат 60×84 1/8.

Печать офсетная.

Тираж 100 экз.



Информационно-издательский центр «Илим» НАН КР
720071, г. Бишкек, пр. Чуй, 265а

